

Марк Твен



Том Сойердин  
жоруктары

**Китептин маалыматтары**

**Марк Твен**  
**Том Сойердин жоруктары**

© АКШ элчилиги, 2010. Китептин Кыргызстандагы басылмасын Америка Кошмо Штаттарынын Элчилиги каржылаган. Кыргызчага көрөнгөн Түрүсбек Мадылбай.

Текст же анын үзүндүлөрүн коммерциялык максатта пайдалануу жана нускасын чыгаруу уруксат әмес

Марк Твен. Том Сойердин жоруктары. – Бишкек: «Albino LTD» басмасы, 2010. – 188 б.  
китебинен алынды

УДК 821.111(73)-93

ББК 83.8

Т 26

Т 48004040100-10

ISBN 978-9967-11-290-2

Тиражы 1300 нұска

Көрөнгөн *T. Мадылбай*

Басмасын редактору *Ы. Кадыров*

## **Бет ачаар**

«Сүйүү, өлүм жсана аруулук жөнүндөгү “Том Сойердин жоруктарына” кош келиңиздер!»  
 «Том Сойерди» карман турган кымбаттуу балдар (жсана бардык чоң кишилер)!

Жаңы дүйнөгө кош келгиле! «Том Сойердин» татынакай, окурманды суктандырган, жсай күнүндөй жсадыраган дүйнөсүнө кош келгиле. Кырк жылдан кийин Марк Твендин ушул шедеврин кайрадан окуп чыгып, азыркы «балдар» адабияты менен салыштыра келгенде, кайталангыс нерсе катары мени уч жсагдай абдан таң калтырыды.

Биринчиси – сүйүү. Том, балким, болгону он жасшадыр, бирок ал ашык болуу эмне экенин, бирөөгө кам көрүү кандаи боловрун, сүйгөнү Бэкки учун өзүн садага чабууну билет. Мунун баары кудум эле «чоңдордун сүйүүсүндөй» болуп жайбаракат, татынакай бир жасалымдуу таризде жүрөт. Албетте, мында жумашак юмор да бар. Ал ашыгынын терезесинин түбүнө азап чегип өлмөк болуп жсата кетсе, бирөө жсугундуу үстүнө төгүп жибергенин окуганда бооруң эзилип күлөсүң! Ал эми алардын алгачкы өбүшкөнүү башка бир эки ашыктын, «Ромео менен Жүльєттанын» өбүшкөнүндөй сонун...».

Мында өлүм да бар, бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар балдар менен (ал турсун кээде чоңдор менен да) бул теманы сүйлөштөйт. Кичинекей кезинде отут кеткен досун кадыресе киши катары эстеп жүргөн Том андай эмес. Ал турсун Томдун наристе дүйнөсүндө да өлүм жасаоонун бир көрүнүшү катары каралат, купуя кала бербестен кээде баяндалат жсана талкууланат. Томдун өлүмдү идеалдаштыруусу викториан заманынын эпкини катары 21-кылымдын окурмандарын таң калтырыши ыктымал, бирок, менимче, балдар менен мууну ачык сүйлөшкөн жакши.

Акырында, таң калтыра турган дагы бир нерсе – бул Томдун чөйрөсүнүн жсана Томдун өзүнүн тазалыгы. Таежеси демейдегиден катуурак айтып койгон сөзү учун өзүн дароо күнөөлүү сезип калат. Том да өзүнүн балалык кылыштары учун чындана өкүнөт. Бардык ашыктар сыйктуу эле Бэкки менен Том да бирин бири кызганышат – болгону оюн аянтчасында башка бирөө менен китеп окуудан! Бардык нерсе мээримдүүлүк менен бейкүттүкка чөмүлүп турат.

Балким, «Том Сойер» азыркы кичинекей окурмандар учун эски тема болуп жүрбөсүн? Бала өстүргөн эне катары мен жсок деп айтар элем. Балдардын азыркы мууну Марк Твен китебин арнаган муундай эле бала болгусу келет. Алар да олуттуу маселелер жасашына ылайык жсана юмор менен баяндалган «Том Сойер» сыйктуу новелланы эңсешет. Ошентип, кымбаттуу окурмандар, мен силерге «балдардын китебин» эмес, наристелер тууралуу баяндалган романтикалык новелланы сунуш кылам. Силер да кырк жыл мурунку мен сыйктуу ыракат аласыңыз го деп ойлойм!

Татьяна Гфеллер,  
 АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчиси  
 Бишкек

**Мазумуну**

<i>Бет ачар</i> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Биринчи бап. БААРЫ МУШТАШУУДАН БАШТАЛДЫ .....	6
Экинчи бап. ЖАЛДАМА АКИЛЕГИЧ .....	11
Үчүнчү бап. ТАТЫНАКАЙ БЕЙТААНЫШ .....	14
Төртүнчү бап. КӨЙРӨНДҮК ЭМНЕГЕ АЛЫП КЕЛЕТ .....	18
Бешинчи бап. КАНДЕК ЖАНА КЫПЧЫКЕЙ КОНУЗ.....	24
Алтынчы бап. КАРА ДУБА ЖАНА КЫЗ БАЛАНЫН АРБАЛУУСУ .....	27
Жетинчи бап. КАЙРАДАН СҮЙҮҮ ЖАНА ЖУРӨК ЗАРЫ .....	35
Сегизинчи бап. ДЕҢİZ КАРАКЧЫЛАРЫ ЖАНА ТАЛООНЧУЛАР ЖӨНҮНДӨ .....	39
Тогузунчү бап. КӨРҮСТӨНДӨГҮ КИШИ ӨЛТҮРҮҮ .....	42
Онунчү бап. КАЧУУ .....	47
Он биринчи бап. ЭЛДИК СОТ .....	51
Он экинчи бап. ДАРЫ ИЧҮҮДӨ .....	54
Он үчүнчү бап. УЧ КАРАКЧЫ .....	57
Он төртүнчү бап. СУУГА ЧӨККӨНДӨРДҮ ИЗДӨӨ .....	61
Он бешинчи бап. ТОМДУН ҮЙУНӨ БАРЫШЫ.....	65
Он алтынчы бап. КАРАКЧЫЛАР ТУРУГУНДА .....	68
Он жетинчи бап. КАРАКЧЫЛАРГА АЗА ЗЫЙНАТЫ .....	73
Он сегизинчи бап. ТАҢ КАЛЬШТУУ ТҮШ .....	75
Он тогузунчү бап. ТОМДУН ӨКҮНГӨНҮ .....	81
Жыйырманчы бап. ТОМ КҮНӨӨЛҮҮМҮН ДЕДИ .....	83
Жыйырма биринчи бап. СЫНАКТАР .....	85
Жыйырма экинчи бап. ТОМ КЫЗЫЛЧА МЕНЕН ООРУП КАЛДЫ .....	89
Жыйырма үчүнчү бап. ТОМ МАФФ ПОТТЕРДИ САКТАП КАЛДЫ .....	91
Жыйырма төртүнчү бап. КАРА ЖОЛТОЙ КААРМАН .....	95
Жыйырма бешинчи бап. КЕНЧ ИЗДӨӨ .....	96
Жыйырма алтынчы бап. КАЙРАДАН ИНДИ ЖО .....	101
Жыйырма жетинчи бап. АНДУУ .....	106
Жыйырма сегизинчи бап. АЧЫЛЫШ .....	108
Жыйырма тогузунчү бап. ХЕК ЗӨӨКҮРЛӨРДҮН ИЗИНЕ ТҮШТУ .....	110
Отузунчү бап. ХЕКТИН АҢГЕМЕСИ .....	115
Отуз биринчи бап. ҮҢКҮРДӨ АДАШЫП КАЛЬШТЫ.....	120
Отуз экинчи бап. АЛАР КУТКАРЫЛДЫ .....	126
Отуз үчүнчү бап. ТАБЫЛГАН КЕНЧ .....	128
Отуз төртүнчү бап. ЖЕСИРДИКИНДЕГИ КЕЧЕ .....	134
Отуз бешинчи бап. БАЙЛЫКТЫН ЭКИНЧИ ЖАГЫ .....	136
<i>Корутунду</i> .....	139

## Автордон

*Бул китепте баяндалган көпчүлүк окуялар чындыкта болгон; айрымдары менин өз башымдан өткөн, калгандары мектепте мени менен окугандардын жоруктары. Хек Финн турмуштан алынган; Том Сойер дагы, бирок ал бир бала эмес, мен тааныган уч баланын мүнөзүнөн чогултулган, ошондуктан ал айкалыштыруунун эң татаал түзүлүшү болду.*

*Ошол кезде Батыштагы жапайы ырымдар, мындайча айтканда, отуз же кырк жыл мурун балдардын жсана кара түстүүлөрдүн арасында көп тараган эле.*

*Менин китебим көбүнчө балдар-кыздарды кызыктырыши учун жазылганы менен, аны чоң кишилер дагы эске алабы деген үмүттөмүн. Анткени менин максатым чоңдорго алардын бир кезде кандай болгонун, эмнени сезип, ойлоп жсана сүйлөшкөнүн, кээде алар кандай кызыкттуу окуяларга учураганын эске салуу болчу.*

**Хартфорд, 1876-ж.**

## 1. Баары мушташуудан башталды

– Том!

Жооп жок.

– Том!

Дале жооп жок.

– Кызык, ал кайда жоголду? Йа, Том дейм!

Эч жооп жок.

Байкуш кемпир көз айнегин ылдый түшүрдү да, үйдүн ичин бир сыйра карап чыкты, анан көз айнегин өйдө көтөрүп алыш, анын астынан дагы карады. Бул көз айнеги менен тигил бала сыйктуу күэде майда-чуйданы карачу же дегеле карачу эмес, көз айнеги анын сыйга тагынып, көңүлүн көтөргөн буюму эле, аны иш кылыш үчүн эмес, көркү үчүн гана пайдаланчу, ошондуктан аны менен караганда, мештин жапкычын карагандай эле эч нерсе көрүнчү эмес. Ал өзүн бир аз онтойсуз сезип, анан өтө катуу эмес, бирок үйдөгү эмерекке угулчудай кобурады:

– Колума тиерсин, сазайынды гана бербесемби сенин!..

Ал унчукпай калды, анткени ушул маалда эңкейип, шыпыргысы менен төшөктүн алдын сайгылап жаткан учуро болчу. Ал жактан мышыкты гана көрдү. Эми анысын да токтотту, себеби бир аз дем алышы керек эле.

– Ой тобо, бул баладай шумдукту көргөн жок элем!

Ал ачылып турган эшикти карай басты да, босогодо туруп сырттагы чырмоок менен помидордун сабактары баскан багына бир сыйра көз чаптырды. Том көрүнбөйт. Ошондо ал үнү алыска угула тургандай катуу кыйкырды:

– Ой-у-у, То-о-ом!

Артынан угулар-угулбас шыбырт чыкты, ошондо ал шарт бурулуп, баланы күрмөсүнүн боосунан шап кармады.

– Мына сага! Баяле ашкананы эстебей. Аерде эмне кылыш җүрдүн, ия?

– Эчтеке.

– Эчтеке? Колдорунду кара. Оозунду кара. Бул эмне?

– Билбейм, таеже.

– Эмесе мен билем. Бу кыям! Кыямга тийбегин, колунду чагам деп кырк жолу какшабадым беле! Чыбыгым кана, апкелчи.

Чыбык абада шуулдап келатты... Качууга мүмкүн эмес эле...

– Менби? Артыңыздагы эмне, таеже?

Кемпир бир нерседен сактангандай белдемчисин өйдө тартып, артына бурулду. Бала көз ачып-жумгучу дубалдан секирип түштү да, көздөн кайым болду.

Полли таежеси эмне болгонун түшүнбөй бир паска турду да, анан күлүп жиберди:

– Буга эч арга жок экен да! Ушу чунактын айласын таба албай койдум, ээ? Көрсөтпөгөн жоругу калдыбы мага? Акылым жетер мезгил деле болду го. Көрсө,

алжыган ақмактан ашкан ақмак жок турбайбы бу дүйнөдө. «Карт бөрүдөн карылык качпайт», – деген накыл бекеринен айтылбаса керек. Болбосо күнүгө бир балекетти табат, анын эч бириң билип болбойт. Мени жүдөткөнүн өзү да билет: канткенде мени күлдүрүп же бир паста алдаң коёрун да билет, делдейип эле калам, атүгүл ургум да келбей кетет. Кудай ақы, өз милдетимди аткарбай жүрбеймбү! Таякты аяган баланын шоруна калат деп Ыйык Китепте айтылбады беле. Күнөөдөн башка мунун эч жакшылығы жок. Шайтандығы бар бул жубарымбектин, бирок ыраматылык эжемдин баласы да, байкүшту канттың көрдөн алыш жерге чабам? Оюна койсом – шерменде кылат, жазаласам – жанымды ачытат. Ооба, ооба, адамдын өмүрү аз, кайғысы көп деп Ыйык Китепте бекер айтылған эмес да, мен да ушуну туура көрөм. Бүгүн мектепке барбай койду, эртең сазайын бербесемби. Бирок балдардын баары ойнап журсө, бу баланы иш кылдырганым да туура эмес го. Аяйм деп баланы бузуп албайын, мелдетимди да аткарайын.

Том мектепке барбай, убактысын жакшы өткөрдү. Ал кечки тамакка чейин Жим деген кара түстүү бала менен эртеңкиге отун араалады, отко ичеги белендеп, үйгө кайтып келүүгө араң үлгүрдү. Жим иштин төрттөн үч бөлүгүн бүтүргөнчө, Том башынан өткөргөндөрүн бүт айтып чыкты. Томдун иниси (тактап айтканда, аталаш бир тууганы) Сид чамынды терип, отун ташып, аткара турган ишин бүтүрүп койгон, анткени ал элпек, шоктугу жок бала эле. Том тамагын ичип, ыңгайы келгенде чөйчөктөн бир чагым кант ала коюп отурду, Полли таежеси болсо, тамак ичип бүткүчө ага нары татаал, нары жаңылтма суроолорду бере берди. Томго улам бир суроо узатып, анын тамырын тартып көрдү. Куулук-шумдугу жок бардык кишилердөй эле, ал дагы өзүн купуя жана каймана сүйлөгөнгө жөндөмүм бар деп астейдил ойлоочу, ошондуктан ал өзүнүн кашкайып сезилип турган куулуктарын укмуштай айлакердик катары көрчү. Бир маалда ал сурап калды:

- Том, мектеп жылуу бекен?
- Ооба, таеже.
- Аябай жылууубу?
- Ооба, таеже.
- Сууга түшкүң келген жокпу, Том?

Бир баләэни сезип, Томдун жүрөгү шуу дей түштү. Полли таежесинин өңүнө тигилди эле, бирок эч бир сыры билинбейт. Ошондо ал:

- Жо-о, анча деле эмес, – деди.

Кемпир колун сунуп, Томдун көйнөгүн сыйпалап көрдү да, анан мындай деди:

- Ооба, тердебептирисиң деле.

Оюндағысын эч кимге сездирбей, Томдун көйнөгүнүн кургак экендигин билип алдым деп ичинен сүйүнүп калды. Бирок Том шамал каяктан согуп жатканын сезип турду. Ошондо ал алдын-ала утурлай сүйлөдү:

– Кээ бирибиз башыбызга кудуктагы суудан куюнуп алдык. Көрдүнүзбү, башым дала суу?

Полли таежеси дал ушул айқын нерсени өзү байкабай калганына абдан өкүндү. Ага дагы бир жаңы ой келе калды:

– Том, башыңа суу куюп жатып, мен көктөп берген жаканды сөгүп жиберген жоксуңбу, йа? Күрмөндү чеччи!

Том эч чочуган жок. Ал күрмесүн чечип жиберди. Көйнөгүнүн жакасы тыкан көктөлүү бойдон экен.

– Кашайгырдықы десе! Жогол нары! Сабактан качып сууга түшүп жүрөт десе. Болуптур, бу жолу кечирдим сени. Мен сени бейбаштын бири деп жүрдүм эле, түзүк бала көрүнөсүң... Азырынча.

Ал бир жагынан өзүнүн баамчылдыгынан тайганына капаланып, бир жагынан ушул саам Томдун тил алганына ыраазы боло түштү.

Бирок Сид үн катты:

– Менимче, анын жакасын сиз ак жип менен көктөгөндөй болдуңуз эле го, эми кара жип болуп калыптыр.

– Эмне дейт? Мен ак жип менен көктөгөм. Том!

Бирок Том андан аркысын күтүп отурган жок. Ал эшикке чыгып баратып кыйкырды:

– Сид, сени элеби, көрөсүң!

Далда жерге жеткенде Том күрмесүнүн жакасына кадалган эки чоң ийнени көрдү, бирөөндө кара, бирөөндө ак жип бар экен. Ал кобуранды:

– Сид айтпаганда, ал эчтемени билбейт эле. Шайтан алгырдықы! Бир туруп ак, бир туруп кара жип менен көктөп салат. Анын кандай жип менен көктөгөнүн билип болобу, башым катты, өлүп кетейин, Сид, эми жейсис! Мен сага көргөзөм!

Том шаарчадагы үлгүлүү бала эмес болчу, бирок ал бир үлгүлүү баланы жакшы таанымак түгүл аны аябай жек көрчү.

Бир саамдан кийин, балким, ага жетпей эле, ал бүт кайгысын унутуп калды. Кайгысы чоң кишиникинен кымындай да жеңил же ойдай эмес болчу, бирок аны азыр башка кызык бир нерсе алаксытты: чоң киши дагы бир башка ишке алаксыганда өз кайгысын тез эле унутуп салат эмеспи. Аны кызыктырган нерсе – ышкыруунун дагы бир жаңы ыкмасы болчу, аны ал жакында эле бир негр баладан үйрөнүп алган, эми ошол өнөрүн үйрөнүү менен алек болду. Анысы чымчыктын сайраган үнүнө окшогон өзгөчө бир ышкырык эле, андай кубулжуган ышкырыкты чыгаруу үчүн обондун ортосуна келгенде, тилди тандайына улам-улам тийгизип туруш керек, – бир кезде бала болуп көргөн окурман, мұмкүн, кантит мынданай ышкырганын эстесе керек. Дамамат аракети Томду тез эле ийгиликке жеткирди, оозу обонго толо, көңүлү куунак көчөнү бойлоп келатты. Ал өзүн жаңы жылдыз тапкан илимпоздой сезди, – ушунчалык күчтүү, ушунчалык терен, ушунчалык чексиз кубаныч илимпоздун эмес, баланын көңүлүн шексиз көкөлөтүп турду.

Жайкы кечтин узакка созулмагы бар. Караптагы кире элек болчу. Бир маалда Том ышкырыгын токтотту. Караса, алдында бирөө туруптур, карааны өзүнөн чоңураак бир бала. Сент-Питербург деген чакан шаарча эмеспи, ошол жарды шаарчага келген кандай курактагы, жыныстагы адам болсо да, эстен чыккыс таасир калтырчу. Тигинин деги эле татынакай болуп кийинип алганын кантесис, – жөнөкөй күнү деле жасанып алыптыр! Тим эле укмуш. Калпагы келишет, көк кездемеден тигилген, боору тегиз топчуланган жаңы күрмөсүнүн татынакайын айтпа, шымы дагы ошондой. Бутунда бут кийими бар, болгону бүгүн жума күн эмеспи! Жада калса, жаркыраган ала-була кездемеден жагоо тагынып алыптыр. Томдун кыжырын келтиргени – тигинин өңү шаардыктарга окшойт. Бул сыланкородзу канчалык караган сайын, Том тигинин ошончолук мурдун көтерүп турганын көрдү, өзү болсо, уламдан-улам андан пас көрүнө берди. Эч кимиси унчуккан жок. Бири кыймылдаса, экинчиси кыймылдайт, бирок

бири-биринин капиталынан тегеренип басат, алар көз ирмебей бири-бириң көздөрүн албай тура берди. Акырында Том үн катты:

- Эй, азыр токмоктоп салам сени!
- Көрөм сенин токмоктогонунду!
- Токмоктойм эле.
- Колуңан келбейт.
- Келет.
- Келбейт!
- Келет.
- Келбейт!

Тирешип туруп калышты. Анан Том сүйлөдү:

- Атың ким?
- Сенин ишиң әмес.
- Ишим болсочу?
- Эмнеге болбайт?
- Көп сүйлөсөң болот.
- Мына, көп-көп сүйлөйм.
- А-а, сен өзүндү қыйынмын дейсинбى, яа? Керек болсо, менин бир колума да жарабайсың, мен сени бир колдоп эле сабап коём.

- Эмнеге антпейсиң? Жөн эле сүйлөй бересиңбى?
- Болуптур, дагы калжандасаң сабайм.
- Тигини, сага окшогондун далайын көргөм мен.
- Жасанып алганын дегеле! Өзүндү қыйын сезет окшойсун! Калпагын кара!
- Тебелеп сал, колундан келсе. Ким кыжырыма тийсе, анын сазайын берем.
- Бас оозунду!
- Өзүң бас!
- Сен ооз көптүргөнүң менен, колундан эчтеке келбейт.

- Э-э, жоголчу нары!
- Дагы оозунду ачсан, башынды таш менен жара коём!
- Ооба, жара коёсун!
- Жара коём эле.

– Анда эмнеге антпейсиң? Сен сүйлөгөндү гана билесиң. Эмнеге урбайсың?  
Коркосун да?

- Коркпойм.
- Коркосун!
- Коркпойм.
- Коркосун!

Кайра унчукпай калышты, бири-бирине көздөрүн тигип, бири-бирине кыр көрсөтүштү. Эми алардын ийиндери тирешти.

– Жогол биерден! – деди Том.

– Өзүң жогол!

– Мен кетпейм.

– Мен да кетпейм.

Экөө төң буттарын буттарына матап, күчтөрүнүн болушунча тирешип, бири-бирин жекире тиктеп турушту. Бирок бири да жеңген жок. Итиреңдеп тирешкенден кийин экөө төң кызырып-татарып артка акырын чегинди да, анан Том:

– Сен коркоксун, күчүксүң, – деди. – Агама айтып эле койсом, ал сени чыпалагы менен гана жеңип салат, мен ага айтам, көрөсүң.

– Сенин агаң эмне болуп калыптыр? Менин сеникинен да чоң агам бар, ал сенин аганыды мына ушул дубалдан ашыра ыргытып жиберет! (Экөөнүн төң агасы ойдон чыгарылган болчу.)

– Мунуң калп!

– Сен калп десен эле, калп болуп калмак беле?

Том топурактын үстүн бутунун учу менен сыйып, анан минтти: – Ушул чийинден аттасаң эле, мен сени турбас кылып сабайм. Эч кимди өткөрбөйм.

Жаңы келген бала чийинди дароо аттады да, мындай деди:

– Мына, эми айтканыңды кылып көр, колундан эмне келет экен көрөйүн!

– Сен мени шаштырба, көзүндү ачып жүр, эй!

– И-и, жана көрсөтөм дебедиң беле! Эмнеге көрсөтпөйсүң?

– Атаңдын көрү, ай-ье! Эки тыйынга эле сени сабап таштайм.

Жаңы келген бала эки чоң жез тыйынды чөнтөгүнөн сууруп чыкты да, аны шылдыңдагансып сунду. Том аларды колунан ыргыта чапты. Заматта эки бала чаңга оонап жатып калды, мышыкчасынан бири-бирин тытмалашты, бир пастын ичинде чачташып, кийимдерин жулккулашып, бири-биринин мурдун былчылдатып, алар чаң менен даңкка бөлөнүп жатып калышты. Ошондо иштин жайы ачыкка чыкты, анан чаң тараганда, жаңы келген баланын үстүнө минип алышп, аны муштагылап сабап жаткан Том көрүндү.

– Жетиштүүбү? – деди ал.

Берки бала болсо, бошонушка аракеттенди. Ал ызаланып ыйлап жиберди.

– Жетиштүүбү? Том муштаганын токtotкон жок.

Акырында тигил бала: «Жетиштүү!» деди, ошондо Том аны коё берип минтти:

– Бу сага сабак болот. Эмкиде көзүндү ачып, ким менен акылашканыңды биле жүр.

Жаңы келген бала кийиминин чаңын күбүп, ыйламсырап, мурдун шор тартып, улам-улам артына кылчайып башын чайкап, «эмкиде сага көргөзбөсөмбү!» дегенсип сүрдүү кетип баратты. Анысына Том ырсаландап койду да, көңүлү жай жолуна түштү. Узап-узай электе жаңы келген бала таш ала коюп, ызалуу уруп калды эле, анысы барып эки далынын ортосуна тийди. Тигил болсо, куйругун түйүп, жейрендей беле качты. Том аны үйүнө чейин кууп барды, ошентип анын каерде жашаганын билип алды. Ал

касташканын сыртка чакырып, дарбазанын түбүндө бир топко турду, бирок касы терезеден өңү-башын тыржандаты эликтеп, сыртка чыкпай койду. Акырында касынын апасы чыгып, Томду бейбаш, зөөкүр, орой бала экенсің деп урушуп, анын кетүүсүн талап кылды. Том кетти, бирок балаңдардын сазайын берем деп кекетип кетти.

Ал ошол түнү үйүнө аябай кеч келди, акырын терезеден ашып киргенде, аңдып отурган таежесинин колуна түшүп калды. Устүндөгү кийиминин кейпин көргөн таежеси ага ишемби күндү дем алыш кылбай, оор иш жүктөп туткунга айландырынын айтып, бул оюнан эч кайтпай турган болду.

## 2. Жалдама акилегич

Ишемби күндүн таңы атты, жайкы дүйнө жаркылдаган таза нурга бөлөнүп, жашоо кумарына толду. Ар бир жүрөктө ыр таңшып, кайра жашарып, көмөкөйдөн обон куюлуп турду. Ар бир өндөн кубаныч, ар бир кадамдан жаз көрүнүп жатты. Ак гүлдүү алтыгана гүлдөп, жыты аңкып турду.

Шаарчанын капиталында суналган Кардифф тоосу көктөмгө оронуп, чексиздикти карай жайылган өзүнчө бир укмуш өлкөдөй мемиреп, балкып, азгырып жатты.

Акиташ салынган чөлөгөн жана узун саптуу актагыч чачысын көтөргөн Том көчө боюнда пайда болду. Кашааны бир сыйра карап алыш, анын бүт кубанычы тараап, көңүлүн терең кайғы ээледи. Узуну отуз кадам, бийиктиги тогуз таман тактадан жасалган кашаа. Жашоо ага бекер убара, тиричилик жалаң түйшүк болуп көрүндү. Үшкүрүнүп алыш, ал чачысын чөлөгке малды да, кашаанын эң жогорку тактасын актады, ишин дагы кайталады, абан дагы. Акталган бираз жерин кашаанын акталбаган учу-кыйырсыз аралыгына салыштырып көрүп, көңүлү чөгүп, талдын түбүндөгү кутунун үстүнө отура кетти. Колуна калай чөлөгин кармап, «Буффалонун селкилерин» ырдап, дарбазаны аттап-буттап Жим жетип келди. Шаарчадагы күдүктан суу ташуу Томду бир кезде жадатып жиберчү, бирок азыр ал бул ишти башкacha көз менен карады. Көз алдына күдүкту тегеректегендөр тартылды. Ак жуумал, аргын, кара түстөгү балдар жана кыздар дайыма ал жерде өз көзегин күтүп турчу, эс алыш, оюнчуктарын айырбаштап, талашып-тартышып, чурулдап урушуп ойношчу. Күдүкка чейин жүз элүү кадам болсо да, Жим ал жерден суу толтурулган чөлөгин көтөрүп бир сааттан эрте келчү эмес, анда дагы артынан дайыма бирөө издең барышы керек болчу.

Том мындай деди:

– Йа, Жим, сен бир аз актай турсаң, мен сууга барып келет элем.

Жим башын чайкады.

– Болбойт, Том мырза. Картан айым мага барып суу апкел деди, бирөө менен алаксып ойноп кетпе деди. Ал дагы айтты, Том мырза кокус акташып кой десе, сенин ишиң болбосун ага, актаганды өзүнө кой деди.

– Сен аны укпай эле кой, Жим. Ал дайыма ошенте берет. Берчи мага чөлөгөн, мен заматта эле келип калам. Ал билбей деле калат.

– Жо-ок, болбойт, Том мырза. Картан айым башымды жулуп алат. Анын колунан келет.

– Албы? Ал эч качан бирөөнү урган эмес. Оймогу менен эле башыңа нукуп коёт, ошондон да коркосунбу? Ал болгону тилдейт, ал эми тилдегендөн бир жериң оорумак беле, кайра өзү эле ыйлап калат. Жим, мен сага укмуш бирдеме берейинби. Мына, мармардан жасалган тоголок ак коргол ташты берем!

Жимдин көңүлү оой баштады.

– Ак мармардан коргол таш, Жим! Мына, укмуш коргол таш.

– Ой-у-уй, чын эле бир укмуш турбайбы! Бирок, Том мырза, картаң айымдан мен иттей корком...

– Эгер кааласаң, мен сага жарылган бармагымды да көргөзөм.

Жим да ишенчээк бир пенде болчу – ал ушундай азгырыкка алданып калды. Челегин жерге коюп, ак коргол ташты алды да, Том таңылган бутун чечкиче, анын бармагын үңүлүп тиктеп турду. Бир маалда ал челегин ала коюп, ачышкан жонун сыйпалап көчөнү бойлоп учуп жөнөдү, Том күчүнүн болушунча актап кирди, колунда бут кийими, көзүндө күлмүндөгөн жениш оту жанганды Полли таеже болсо, салгылашуу майданынан басып кетти. Бирок Том кыйратып деле иштеген жок. Ушул күнгө болжогон оюнду эстегенде, кайгысы ого бетер күч алды. Жакында колу бош балдар үйлөрүнөн чыгып, көчөдө сейилдеп ойногону жөнөйт, анан алар анын иштеп жатканын көрүп шылдындайт – мына ушул ой эсине түшкөндө, ал өзүн отко күйгөндөй сезди. Ал болгон байлыгынын баарын чөнтөгүнөн алып чыгып чачты да, эмнеси бар экенин көрдү: болгону биртике оюнчук, мармар коргол таш менен майда-чуйда, аны бир нерсеге айырбаштаса болот, бирок эң кур дегенде жарым сааттык эркиндикти сатып алганга жарабайт. Ал чакталуу буюмдарын кайра чөнтөгүнө салды да, балдарды сатып алам деген оюнан баш тартты. Ошентип, башына каран күн түшүп, үмүтсүз болуп турганда ага бир илхам келди. Ал болгондо да бир укмуш, керемет илхам эле!

Ал чачысын алды да, беймарал ишин улантты. Ошол маалда Бен Рожерс анын көзүнө илинди – мына ушул баланын мазактарынан ал абдан коркчу. Бендин жайдары секирип басканы анын көңүлү ток, маанайы шайдоот экенинен кабар берчү. Бен алмасын кемирип, созолонто ырдап, кээде конур үнү менен «дин-дон-дон», «дин-дон-дон» деп келатты. Бул анын кемени туураганы болчу. Жакындалап келгенде, ал ылдамдыгын бир аз басаңдатып, «кемесин» көчөнүн ортосуна бурду, он капиталына кыйшайды да, салмактуу, салтанаттуу түр менен жээкити карай шашпай бурула баштады. Мунусу анын тогуз таман суунун астына чөккөн «Чоң Миссури» кемесин туураганы болчу. Кеме өзү, капитаны да өзү, кеменин конгуроосу да өзү болчу, ошон үчүн ал кеменин түмшүгүндө туруп, өзү буйрук берип, анысын өзү аткарып жатты.

– Токто, мырза! Тиң-илиң-илиң! – токтой калган «кеме» жай жылып, киябанды беттеди.

– Кемени артка тарт! – колун ылдый түшүрүп, эки жагына жыйды.

– Оңго бур! Тиң-илиң-илиң! Чү! Ч-ү-өү! Чү! – анын он колу тегеректи сзызып кирди: бул анын кырк таман дөңгөлөктү көргөзгөнү болчу.

– Солго бур! Тиң-илиң-илиң! Чү! Ч-ү-өү! Чү! – Эми сол колу чарыкты сыза баштады.

– Токто, онго! Тиң-илиң-илиң! Токто, солго! Оң жакка алга! Токто! Өзүн тарапты жайыраак айда! Тиң-илиң-илиң! Чү! Ч-ү-өү! Башынан жипти таштагыла! Болгула эми! Оролгон арканыңарды сыртка ыргыткыла, болбойсунарбы! Зым тартылган мамыны бурагыла! Ушу бойдон орноткула, эми коё бергиле! Кыймылдаткыч ёчту, мырза! Тиң-илиң-илиң! Ишт-ишт-ишт! (Шамал өлчөгөн жебени туураганы).

Том актаганын уланта берди, кемеге эч көңүл бурган жок. Бен аны бир аз тиктеп турду да, анан мындай деди:

– Ай-ий, күнөөндү актап атасыңбы!

Унчуккан жок. Аткарған ишине Том сүрөткердин көзү менен карады, кайра чачысы менен дагы бир секин шилтемиши болуп, анысын мурдагыда эле карап туруп калды. Бен анын катарына турду. Алманы көрүп Томдун шилекейи акты, бирок ал иши менен алектенди. Бен ага кайрылды:

– Салам, дос! Иштетип койдубу, йа?

Том ага буруулуп, мындай деди:

– А-а, бу сенсиңби, Бен? Байкабай калыштырмын.

– Билесиңби, мен сууга түшкөнү баратам. Сен кошулбайт белең? Бирок албетте, сен иштешиң керек да, э? Албетте, иштешиң керек.

Том Бенди бир сыйра карап алды да, анан сурады:

– Сен эмнени иш деп атасың?

– Булчу, бул эмне, иш эмеспи?

Том актаганын улантып, акырын гана жооп берди:

– Мүмкүн, иштир, мүмкүн, иш эместири. Бир билгеним, бу Том Сойерди канааттандырат.

– Э, койчу, сен эми ушул иш сага жагат дегени тұрасыңбы?

Чачы кыймылдай берди.

– Жакканыбы? Эмнеге мага жакпай калышы керек? Күнүгө эле бизге кашааны актаганга мүмкүнчүлүк берип атыптырбы?

Бардык нерсе башкача түскө келгендей боло түштү. Бен алмасын аймаганын токтотту. Том тықандык менен актап, кандай болгонун көрүш үчүн артына кетенчиктеп, ала жерлерине кайрадан аки тийгизип, анысына дагы көз жұгуртүп жатты. Бен анын ар бир кыймылын карап, улам-улам кызығып, кайра-кайра суктана берди. Андан кийин ал сурана баштады:

– Токтосон, Том, мен дагы бир аз актайынчы.

Том макул болуп, берейин деп ниеттенди эле, анан кайра оюн өзгөрттү:

– Жок, Бен, сен жакшылап актарыңа мен ишене албай турам. Билесиң го, Полли таежем бу кашаага өзгөчө күйпөлөктөйт. Өзүң көрүп тұрасың го, бу тұз эле көчө тарапта. Короону караган тарабы болсо да мейли эле, мен да, ал да әчтеке демек эмеспиз. Бу кашаа үчүн Полли таежем тим эле күйүп кетет. Муну өтө кылдат акташ керек? Мин баладан бирөө, жок, эки мин баладан бирөө гана муну кандай акташ керектигин билет.

– Жок... Же ошондойбу? Болуптур, эми бир эле көрөйүнчү. Мен сенин ордунда болсом, сага берет элем го, Том.

– Бен, мен берейин эле дейм, кудай урсун, инди чындығы!<sup>1</sup> Бирок Полли таежемчи... Жимдин да актагысы келген, бирок ага уруксат бербей койду. Сиддин да актагысы келди, ага да болбой койду. Кандай жоопкерчилик экенин эми көрдүнбү? Сен кашааны актай баштасаң, анан бирдеме болуп кетсе...

<sup>1</sup> Америка индилеринин анты.

– Э кокүй десе, Том, мен деле аракеттенем да. Берчи эми, мен да бир көрөйүн. Уксан, мен сага алмамдын өзөгүн берейин.

– Мейли эмесе... Жок, Бен, болбойт. Мен коркуп турал...

– Алмамды бүт эле берейинчи!

Том чачыны сыртында кыйылуу, ичинде кубануу менен берди. «Чоң Миссуринин» ақыркы кемечиси аптапта тердеп-тепчип иштеп жатканда, эс алыш жаткан сүрөткер болсо, көлөкөдөгү чапчактын үстүнө отуруп алыш, буттарын салаңдатып, алмасын кемирип коюп, курмандыкка аңкоолордордон дагы кимисин азгырыш жолун ойлонуштурду. Балдардан өксүк болгон жок, алар улам көбөйө берди, алар шылдыңдаганы келип, кайра актаганы калып жатты. Бир аздан кийин Бен чарчады, Том кийинки кезекти Билли Фишерге жакшылап ондолгон батперекке сатты, ал күйүккөндөн кийин Жонни Миллер айланктанга ыңгайлуу болушу үчүн жип байланган өлүк келемишке сатып алды. Ошентип, биринин артынан бири туруп, saat сайын кийинкиси келе берди. Түш маалы болгондо, эртең менен эле колунда эч нерсеси жок Том байлыкка көмүлүп эле жатып калды. Тигил айтылган байлыктан башка, ал он эки коргол таш, сынык ооз комуз, дүрбү кылып ойнолчу көк шишенин сыныктары, чыгырыктан жасалган замбирек, эчтекени ачалбаган ачкыч, бир сындырым бор, көөкөрдүн капкагы, калайдан жасалган жоокер, эки көнөк баш, алты от аттыргыч, бир көзү көр мышык, каалганын жез туткасы, ит өзү эмес, анын каргысы, бычактын сабы, алты апельсиндин кабыгы жана терезенин бузулган алкагы – мына ушуладын ээси болду.

Том жоро-жолдоштору менен бош убактысын жыргап өткөрдү, анын ортосунда кашаа үч сыйра акталды. Акиташ түгөнүп калбаганда ал шаарчанын балдарынын бүт чөнтөктөрүн кагып алмак.

Том өзүнчө ойлоду: жашоо андай деле жаман эмес окшойт. Өзү байкабай туруп эле адамдарды кыймылдаткан бир улуу мыйзамды таап алды, тактап айтканда, чоң киши болобу же бала болобу, аларды бир нерсеге кызыктырыш үчүн ал эңсеген нерсесине жетиши кыйын болуш керек тура. Эгерде ал ушул китеити жараткан жазуучу сыйктуу улуу жана даанышман ойчул болгондо, ал сөзсүз Эмгек – кандай гана киши болбосунatkara турган милдет, Оюн болсо, кандай гана киши болбосунatkara турган милдет эмес деген тыянакка келмек. Бул ага дагы бир нерсени түшүнүүгө жардам бермек: эмнеге кол менен гүл жасоо же бир өңчөй иш аткаруу – эмгек, ал эми качма топ ойноо жана Монбландын чокусуна чыгуу жөнөкөй гана оюн-зоок болуп саналат. Англияда айрым байлар бар, алар құнұ бою төрт ат чегилген унааны жайкы аптапта нары-бери чапкылайт, себеби алар акчасын төлөп ойнoit, ал эми алар ошол эле нерсени акча табуу үчүн кылганда, анда алардын оюну жумуш болуп, кызыгы тараф кетмек.

Бала дүйнөнүн шарттарына жаравша аң-сезиминде болгон ушул маанилүү өзгөрүүнү дагы бир паска ойлонуп турду да, аткарылган иш жөнүндө кабарлаганы башкы жетекчисине жөнөдү.

### 3. Татынакай бейтааныш

Том Полли таежесинин алдына келсе, ал таптаза кылып жыйналган, бир эле маалда жатаканасы дагы, мейманканасы дагы, ашканасы дагы, китеңканасы дагы болгон бөлмөсүнүн ачык терезесинин алдында отуруптур.

Жайдын мелүүн жели, жайбаракат тынчтыгы, гүлдүн жыпар жыты, аарылардын мемиretken шарпасы өз таасирин берди, Полли таеже токуп отуруп үргүлөп кетти, себеби мышыктан бөлөк эч ким жок эле, мышыгы болсо, анын этегинде уктап жаткан. Көз айнегин түшүрүп албайын деп ак аралаган чачына көтерүп коюптур. Ал Томду, албетте, небак эле безип жоголгон десе керек, камарабай анын алдына өзү келгенин көрүп таңыркады. Том суранды:

- Мен эми барып ойной берсем болобу, таеже?
- Эмне, болдуңбу? Канчасын бүттүң?
- Баарын бүтүрдүм, таеже.
- Том, мага калп айтпа. Мен калп айтканды жаман көрөм.
- Калп айткан жокмун, таеже, баарын бүттүм.

Полли таеже мындайга көп ишнене берчу эмес. Ал өзү барып көрмөк болду, Томдун айтканынын жүздөн жыйырмасы эле чын болсо, ыраазы болмок.

Кашаанын толук акталганин, ал эле эмес эки-үч сыйра акталып, андан тышкary жерге да бир тилке сыйып койгонун көрүп Полли таеже таң калгандан оозу ачылып калды. Анан мындай деди:

– Мынакей, көрдүңбү! Дагы эмне дейм, иштегиң келсе, колуңан баары келет экен го, Том, – анан ал мактаганынын эсесин чыгарып алды. – Бирок иштөө деген оюңа өтө сейрек келет, муун дагы айтып коюшум керек. Мейли, анда бар ойной бер, бирок аптасына бир жолу болсо да, уйгө убагында кел, антпесең таяк жейсин.

Анын ийгилигине аябай таңгалгандыктан, ал аны ашканага ээрчитип барып, эң сонун алманы тандап берди да, адал мээнет менен, күнөө тартпай, абийирдүү аракетинин натыйжасында жеткен сыймыгы өтө барктуу, жагымдуу экенин узак насааты менен мээсине куюп жатып, ақырында ага алманы сунду. Ал Ыйык Кителептен жаттап алган сөздөрү менен насаатын айтып бүткүчө, Том анын аркасындагы май боорсоктон бирди илип кетти.

Ал эшикке атырылып чыгып баратып, экинчи кабаттагы арткы бөлмөлөргө сырткы шаты менен Сиддин чыгып баратканын байкап калды. Кесектер кол алдында болчу, алар абаны чаңызгытып түшө баштады. Биринин артынан бири Сиддин үстүнө мөндүрдөй жаап, аң-таң калган Полли таеже эсин жыйыгыча, беш-алты катуу кесек арналган кишисине барып тийди, Том болсо, кашаадан аша секирип түшүп жоголду. Каалга деле бар го, бирок Том дайыма ошол каалгага батпай калып жүрүп, аны эч пайдаланбай койгон. Анын жаны эми жай алды: ал Сиддин сазайын берди, тигини бирөө Полли таеженин көңүлүн кара жипке буруп, анын айласын кетир дептирби.

Том үйдүн чет жагы менен айланып өтүп, Полли таеженин уйканасынын жанынан баткактуу тар көчөгө кайрылды. Ал курчоодон качып чыгып, опурталдуу жерден аман-эсен өтүп кетти да, мурунтан макулдашылып согуш тартибиндеги жесек тизилген эки аскери бар шаар аянына чуркады. Ал аскердин бирөөнү Том генерал, экинчисин анын эски досу Жо Харпер генерал башкарчу. Эки улуу аскер башчысы өздөрү жекеме-жеке салгылашкандан арданышчу, андай иш чабал балдарга ылайык да, ошондуктан экөө дөңсөөгө отуруп алып, буйруктарды жан-жоокерлери аркылуу жөнөтүп кооп, салгылашууга жетекчилик кылышчу.

Томдун аскери көпкө созулган оор таймашуудан кийин улуу жеңишке ээ болду. Курман болгондордун эсеби алынды, туткундар кайтарылды, эмки чыр-чатақтын шарттары убадалашылды, ошондой эле келерки салгылашуунун күнү белгиленди, ошондон кийин эки аскер төң катарга тизилип, жолуна түштү, Том болсо, үйүнө өзү жалгыз кетти.

Жеф Тетчер жашаган үйдүн жанынан өтүп баратканда, ал бактын арасынан чоочун бир кызды көрүп калды. Татынакай көк көз кыздын сары чачы экиге бөлүнүп өрүлгөн, жайкы ак көйнөк жана саймалуу шым кийген. Жаңы эле даңазаланып келаткан баатыр эч ок чыгарбастан жеңилип берди. Лоуренс деген кыз анын жүрөгүнөн орун бошотуп, тез эле эсинен чыгып кетти. Ал аны чексиз сүйөм деп жүрчү, ашыгына тим эле сыйына турган болуп калган, бирок анысы жөн эле убактылуу кызыгуу тура. Ал айлап анын дилин өзүнө карата албай жүрдү, тигил болсо, бир апта мурун эле дилин ачкан, ал өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу, эң сыйлуу адам сезгенине жети гана күн болгон, мына, эми заматтын ичинде ал кыз анын жүрөгүнөн кокусунан бир келип, кайра кетип калган коноктой жок болду.

Том жаңы периштени көз кыйыгы менен гана узатып коюп жүрдү, кийин кыз аны байкаганын сезди, аナン ал кызды көрмөксөн болуп, периштеге жагынуунун ордуна, балдарга мүнөздүү арына келип, каадалана баштады. Бир топко чейин ал ар кыл өнөрүн көрсөтө берди. Бир күнү ал опурталдуу гимнастикалык өнөрүн көрсөтүп жатып, капысынан карай койсо, кыз үйүн карай кетип бара жатыптыр. Том кашааны көздөй басып келип, кабагын бүркөп, тактага жөлөнүп турду, анткени кыз бакта дагы бир аз болор бекен деп үмүттөндү. Кыз кире бериште бир аз турду да, аナン каалганы көздөй басты. Кыз босогону аттай берерде Том оор үшкүрүп жиберди. Бирок өңү кайрадан жарк дей түштү, анткени кыз кирип кетерден мурун бото көз гулүн кашаадан ашырып ыргытып жиберди.

Бала жүгүрүп барып, гүлгө бир-эки кадам калганда токтоду, аナン серепчилип карап, көчөдө эч ким көрүнбөйбү дегенсип кылчактады. Аナン жерден бир бакалды ала коюп, башын артка чалкалатып, мурдунун үстүнө бакалды коюп алыш, улам бир капиталы менен жылып отуруп, гүлгө улам жакындай берди, ақырында жылацайлак буту гүлгө тийгенде, бармактарын ийилте гүлдү кыпчып алды да, ошол олжосу менен бурчтан бурулуп кетти. Ал жерде болгону бир пас гүлдү күрмөсүнүн ичине, жүрөгүнүн тушуна, мүмкүн, курсагынын тушунадыр, ал анатомияны анчалык жакшы билчү эмес, майда-чүйдага да көңүл бурчу эмес, катып алганы гана бурулду. Ал кайтып келип, эми күүгүм киргөнчө кашаанын жанында турду, мурдагыдай арына келип, ал жерде нары-бери темселеп жүрдү. Бирок кыз кайтып келген жок, Том болсо, мүмкүн, азыр ал терезеге жакын келип, менин ушул аракетимди көргөндүр деп өзүн сооротту. Ақыры ал сар-санаага батып, терең ойго чөмүлгөн бойdon кайран башын ар кандај божомолго толтуруп үйүнө келди.

Кечки тамактануу маалында ал жиндене баштады, таежеси болсо: «Бул балага жин тийгенби?» – деп таңыркады. Сидди кесек менен койгулаганы үчүн аябай тил укту, бирок Том аны тоготуп да койгон жок. Таежесинин алдынан бир кант ала коём деп, колго жеди. Ал ызаланды:

– Таеже, сиз Сид кант уурдаганда, ага тийбейсиз го.

– Анткени менен Сид бир да сендей болуп кыжырланбайт. Сенден улам коруп турбасам, сен дегеле кант салгычтан башынды албайсың да.

Бир маалда таежеси ашканага чыгып кетти эле, ошондо Сид жазасыз калганына мактанып, кант салгычка жулкунду, бул Томду аша чаап мазактаганы болчу, буга чыдан болбайт. Бирок чөйчөк Сиддин колунан жылмышып кетти да, жерге түшүп,

быркырап калды. Том жыргай түштү. Ушунчалык жыргагандығынан ал тилин тишине катып, унчукпай турду. Ириде ал Полли таежеси келип, муну ким талкалады деп өзү сурабаса, унчукпай тим болмок, сураса анан айтмақ, сүймөнчүк уулунун сазайын бергенине курсант болмок, мындан өткөн жыргал барбы! Ушунчалык кубанганынан ал таежеси ашканадан келип, көз айнегинин үстүнөн тигиле тиктеп, сыныктарды карап калганда, өзүн зорго токтотуп турду. Ал ичинен: «Эми көрөбүз!» – деди. Бир маалда эле ал жерге көмөлөнүп кулап түштү! Килейген алакан дагы урмак болуп үстүнө көтөрүлүп келатканда, Том чаңырып жиберди:

– Токтоңуз, эмне сиз мени урасыз? Аны Сид сындырды.

Полли таежеси селдейип унчукпай туруп калды, Том болсо тигини аяйбы же жокпу деп күтүп турду. Бирок тигинин ооз ачкандағысы бул болду:

– И-ий, койчу, сен деле таякты жөн жеген жоксун. Мен жокто сен деле бир балакетти кылгандырысын.

Анан ал өзүн уяткарып, балага бир жакшы сөз айтып эркелеткиси келди, бирок анда натуура ишимди мойнума алган болуп калам деп ойлоду, ал эми балага тарбия берүү ашыкча болбайт. Ошол себептен ал унчуккан жок, жүрөкзаар бойдон иштери менен алек болду. Том кабагын бүркөп бурчка отурду да, эски арыз-муңун баштады. Ал билет, таежеси оюнда анын алдында чөгөлөп турат, ошондуктан ал көңүлүндө өз оюна маашыр болду. Том дегеле әчтекени билбegenсип, сыр алдыргысы жок. Таежеси көзүнө жаш алып, бирде кейиштүү карап турганын ал сезди, бирок байкамаксан болуп койду. Ал минтип кыялданды: өлүм алдында жатсам, анан Полли таежем менден кечирим сурап жалбарып, үстүмө үйрүлүп түшсө, бирок мен кечирбей, дубал жакка бурулуп өлүп калсам. Анда таежем эмне кылар эле? Дагы кыялданды: мени суудан өлүк бойдон сууруп чыгышса, тармал чачым суу болуп, жабыркаган жүрөгүм сокпой калса: сулк жаткан өлүгүмдү таежем кучактап жыгылып, көзүнүн жашы көл болуп, баламды кайтарып бергин деп кудайга жалынар эле, анан мага такыр тийбейт эле! Том болсо, эч нерсени сезбей, купкуу, мупмұздак болуп жата берет, бүт азап-тозокту ақырына чейин тарткан, бүжүрөгөн байқуш бала! Ушул сыйктуу кыялдардан жашый түшүп, тунарган көзүнүн жашын зорго тыйып, деми кысылды, көзүн ирмегенде жашы жаагынан ылдый ағып, мурдуунун учунан тамчылай берди. Ал өзүнүн кайты-капасына ушунчалык берилип кеткен экен, бул дүйнөдө кандайдыр бир кубаныч же жүрек толкуткан шаттык болот экен деп ойлоого кубаты жетпеди, өзүнүн кайты-капасын ыйык нерседей кабыл алды. Ошондуктан, жылдай болуп созулган бир жума убактысын кыштакта өткөрүп, үйүнө кайтып келгенине сүйүнүп жадырап-жайнаган кичинекей бөлөсү Мэри элеңдеп жүгүргөн бойдон бөлмөгө кирип келгенде, Том ордунан туруп, кабагына кар жааган бойдон башка бир эшикten чыгып кетти, берки эшикten болсо Мэри менен кошо жаркыраган кубаныч, күндүн ак жарығы кирди.

Ал өзүнүн көңүлүнө ылайык далдаа булун-бурчтарды издең, дайыма балдар ойноп жүрчү берки көчөлөрдөн четтеп жүрдү. Суунун үстүндө калкыган сал ага эң ыңгайлую жай катары көрүндү, анын учуна барып, бозомтук киргилт сууну шашпай карап турду. Жаратылыш түзүп койгон бекем тартипти сактап жүрбөстөн, кыйналбай-этпей, дароо эле чөгүп кетсембі деп гана самады. Бир кезде баягы гүл эсине түшө калып, аны уйпаланып солуган бойдон чөнтөгүнөн алып чыкты, гүл анын кайгысын ого бетер күчөттү. Ушул абалын билсе, бейтааныш кыздын боору ачыйт беле, деп ойлоду ал. Балким, ыйлап да жиберет беле, мойнунаң кучактап, көңүлүн жибитет беле. Мүмкүн, көңүлдү суутуп, бурулуп басып кетет беле. Бул санаа аны ушунчалык жашытып, ушунчалык муунун бошотту, биротоло тажап бүткөнгө чейин аны бир бул жагынан, бир тигил жагынан айландыра карай берди. Акырында ордунаң үшкүрүп турду да, сүйрөлүп басып, караңгыга сиңип кетти.

Кечки saat тогуз жарымдарда ал эч ким баспаган ээн көчө менен тигил татынакай бейтааныш кыз турган үйдү карай келатты. Үйгө жетип, бир паска токтоп калды, анын сак кулагына эч бир дабыш угулган жок.

Үйдүн экинчи кабаттагы пардасына шамдын бүлбүлдөгөн жарыгы тийип турган. Мүмкүн, бейтааныш кыз бекинип, ошол жерде отургандыр? Том дубалдан ашып түшүп, гүлзарды этияттык менен аралап өттү да, терезенин түбүнө келип токтоду. Анын жүрөгү дүкүлдөп, мойнун созуп, көпкө чейин терезени тиктеп турду: анан көк чөптүн үстүнө солдойуп кыймылдабай бир аз жатты. Бир аздан кийин колдорун бооруна алыш, тигил уйпаланган гүлүн төшүнө койду. Же баш калкалаган жайы жок, же өлөрүндө анын муздал бараткан маңдайынdagы терин аарчый турган жакыны жок, же акыркы saatta аны аяп, үстүнө боюн таштап ыйлагыдай күйгөн кишиси жок – коколой башы менен бул жарык дүйнөдөн өтүп кетет окшойт. Таң сүргөндө, бейтааныш кыз анын солдоюп жаткан өлүгүн көрөт. Эң кур дегенде анын өлүгүнө көз жашын бир тамчылатып, кырчын курагында бир канкордун колунан жабыр тарткан кичине баланын көзү ачык бойдон кетишине ал бир үшкүрүп коёр бекен?

Бир маалда терезе ачылып, үй кызматчы аял чаңкылдаган үнү менен түнкү бейпилдикти бузду, анан солдоюп жаткан бечара баланын үстүнө шаркыратып суу төгүп жиберди.

Том аз жерден гана тумчукпай калды, ал какап-чакап, ордунан секирип турду. Кобуранган сөгүнүү менен қошо терезени көздөй таш ыргыды, айнек быркырап, майдаланган сыныктары жайнап жатып калды, көрүнөр-көрүнбөс караан дубалдан ашып түшүп, түндүн караңгысына сицип кетти.

Том жылаңачтанып алыш, шөмтүрөп суу болгон кийимин үлдүрөп күйгөн шамдын алдында карап жатканда, Сид туруп келип, Томду келекелеп сүйлей турган болду да, бирок азыр өтө опурталдуу учур экенин тигинин көзүнөн баамдал, кайра айныды окшойт, унчукпай калды.

Түнү табынам деп дагы бир балээге чалдыгып калбайын деген Том төшөгүнө кирип жатты, Сид болсо анын бул жосунун эсине тутуп койду.

#### 4. Көйрөндүк эмнеге алыш келет

Күн бейкүт жаткан дүйнөгө жаркырап чыгып келип, бейпил шаарчага батасын бергенсип нурун чачып турду. Полли таеже эртең мененки тамактан кийин үй-бүлөлүк табынууга бардыгын чогултту. Мунажаты Ыйык Жазмалардын насааттарынан алышып, каттуу зоокадай бекем тургузулган пайдубалга өз оюнан кошкондорун чыланган суюк акиташ менен чаптай койгонсуп, өзү болсо, Синай тоосунун чокусунда тургансып, Муса пайгамбардын мыйзамдарынын кардуу бабынан жарыя баштады.

Андан кийин Том чымырканып Ыйык Китептин насааттарын жаттаганга кирди. Сид аларды бир топ күн мурун эле жаттап алган. Том бүт күчүн чогултуп беш насаатты жаттамак болду, ал үчүн Тоодогу накылдарды тандады, себеби алардан кыска башка бир да ыр жок эле. Жарым saatтан кийин Томдун сабак менен деле иши жок болчу, анткени анын дарты таптакыр башкада эле, колдору болсо, бөлөк бирдемелерди кармалап чыйпылыктап жаткан. Мэри анын сабагын текшермек болуп колундагы китебин алды эле, Том ар нерсени тантырай берди:

– Бактылуулар... и-и...

- Жардылар...
- Ооба, жардылар... бактылуу болушат жардылар... и-и-и...
- Дили менен...
- Дили менен... Дили менен жардылар бактылуу болот, себеби алар... себеби алар...
- Себеби алардын...
- Себеби алардын... Дили менен жардылардын, себеби алардын жаны жаннатта болот. Зарлагандар жыргайт, себеби алар... себеби алар...
- Бол...
- Себеби алар... а...
- Бол...
- Себеби алар бол... Нары эмне экенин билбейм!
- Болот! Болот...

Жыргайт, себеби зарлагандар, себеби алар... себеби зарлагандар... Андан наркысы кандай эле? Мен билбейм, чын эле! Эмнеге айтып койбайсун, Мэри? Сен эмнени айттайын дедиң эле?

– Э-э, Том, башың маң да. Мен сени шылдыңдаган жокмун, аны каалабайм дагы. Сен барып, кайрадан баарын жатташың керек. Капаланба, Том, бул сенин колундан келет, сен жаттайсың. Жаттап келсең, мен сага бир жакшы нерсе берем. Эми ақылдуу бала бол!

- Мейли! Ал кандай белек, Мэри, айтсаң!
- Убагында көрөсүң. Жакшы дегенден кийин жакшы.
- Сен чынын айттың, Мэри. Мейли, дагы бир аракет кылайын.

Ал «дагы бир аракет кылды». Кызыгып, белекти алсам деп тырышкандыктан, ал эң мыкты ийгиликке жетти. Мэри ага жапжаңы Барлоу макисин берди, анын баасы он эки жарым цент болчу. Бүт денесин ар бир тал чачынан тырмагына чейин кубаныч каптады. Ырас, аны менен эч нерсени кесип болбойт эле, бирок бул чыныгы Барлоу макиси болчу, ага чексиз кызыгуусунун себеби да ушул эле: батыштагы штаттардын балдары мындай куралды колго жасаса деле болот, жасалганы түп нускасынан эч айырмаланбайт дегенин кулагы чалган, балким, чын эле ошондой чыгар. Том ыгын таап, макиси менен жабанды кесип көрдү, ал тартманы деле кесип көрмөк, бирок дал ошол учурда аны жекшемби мектебине барууга даярдан деп чакырып калды.

Мэри ага суу куюлган калай чылапчын менен бир тоголок самын берди. Ал сыртка чыкты да, кичинекей отургучтун үстүнө чылапчынды койду. Анан ал самынды сууга малды да, аны кайра ордуна койду. Ал жеңин түрдү, сууну секин жерге төкту да, ашканага кирип, каалганын артында илинип турган сүлгү менен бетин аарчыды. Бирок Мэри сүлгүнү жулуп алды да, тилдеп кирди:

- Эми уялбайсыңбы, Том! Жаман бала болбоочу. Суудан эч жериң оорубайт го.

Том өзүн онтойсуз сезип калды. Чылапчынды кайрадан толтурду, бул жолу ал чылапчындын үстүнө эңкейип, бир аз оюн чогултуп турду да, анан терең дем алыш жууна баштады. Андан кийин ашканага кирип, ал эки көзүн жумуп, сүлгүнү сыйпалап издеп жатканда, жасаган ишинин чыныгы далили катары беттеринен самындын көбүгү чууруп турду. Сүлгүнү четке алыш койгондон кийин деле, анын бети анчалык таза

болгон жок: жаагы менен ээги кеп кийгенсип агарып, мойнунун алды менен арты чала сугарылган жердин аласындай болуп турду. Мына ошондо бул ишке Мэри өзү киришти, ошондон кийин гана Том ак жуумал туугандарынан эч айырмаланбай калды. Ал суу чачын тарак менен жакшылап тарады, ошондо гана кыска тармал чачы жылмакай, тегиз болуп чыкты. (Чачын жылмакай кылыш учун Том далай аракеттенди, аябай тырышып, тармалын жазам деп, убара да тартты. Чачынын тармалы өзүнө кыздарга окшошуп тургандай сыйктанчу, ошондон улам кыжырлана берчү.) Анан Мэри Томго эки жылдан бери жекшемби күндерү гана кийе турган «башка кийиммин» алып чыгып берди. Ушундан улам биз анын кийим-кечеси жөнүндө кеп кылсак болот. Кыз Том кийинип бүтөрү менен аны бир аз тартипке келтире баштады: ал Томдун таза күрмөсүн ээгине чейин топчулады, көйнөгүнүн чоң жакасын сыртка кайрып түзөдү да, тазалап, ала-була чий калпагын кийгизди. Ал өз өңүн көрүп өзү онтойсуз болуп турду: жаңы кийим менен тазалык аны аябай кысынччу, себеби жаңы кийим менен тазалыкты өтө жаман көрчү. Ал Мэри бут кийимин унтууп калат го деген үмүттө эле, бирок ал үмүтү да ишке ашпай калды. Тигил бут кийимин тыкандал кийгизип, аны жалтырата майлап берди. Том чыдабай кетип, өзү каалабаган ишти ага таңуулай бергенин айтып ыйлактады. Бирок Мэри аны сооротуп айтты.

– Болдучу, Том, сен жакшы баласың го.

Ал балбалактап отуруп бут кийимин кийди. Мэри тез кийине коюп, үчөө жекшемби мектебине жөнөштү. Мектепти Том жаман көрсө, Сид менен Мэри жакшы көрчү.

Сабак тогуздан он жарымга чейин созулчу, андан кийин дин парздары аткарылчу. Үчөөнүн экөөсү дин парздарына өз ыктыяры менен калчу, үчүнчүсү деле калчу, бирок өтө олуттуу себеп менен калчу. Чиркеөдө аркасы бийик, жаздыгы жок орундуктарда үч жүздөй киши отурчу. Имарат чакан, баёо жасалгаланган, чокусунда карагай талдан куту сыңары жасалган устун орнотулган чиркөө болчу. Эшиктин түбүндө Том бир аз токтоп, салтанаттуу кийинген шериги менен баарлашып калды:

- Токточу, Билли, сенин сары чиптең бар беле?
- Ооба.
- Анын ордуна эмне сурайсың?
- Эмне бересин?
- Мыя кактан бир кесим, аナン балык уулоочу кайырмак берем.
- Кана көргөзчү.

Том көргөздү. Шериги мақул болду да, алар буюмдарын айырбаштап алды. Анан Том эки коргол ташын үч кызыл чиптеге, дагы ар кыл майда-чүйдөсүн эки көк чиптеге алмаштырды. Ал чейрек сааттай убактын ичинде улам келген балдардан ар кандай түстөгү чиптелерин сатып алып жатты. Андан кийин ондонуп-түздөнүп, чуулдаган балдар-кыздарга кошуулуп, чиркөөгө кирип барды да, болбогон жерден өзүнө жакын отурган бала менен уруша кетти. Кекирейген, кары окутуучу арачалап койду эле, ал нары басары менен Том астындагы баланы чачынан тартып койду. Тигил бери караганда, Том китең окумуш болуп калды. Дагы бир баланы ийне менен бир сайып, анын «какый!» дегенин укмаксан болду эле, ал ашата тилдеди. Томдун сыйыпташтарынын бардыгы тентек, тынчы жок, чыр балдар болчу. Сабакта жооп берип жатканда, эч кимиси ырды жатка айтып бере алышчу эмес, аларга шыбырап айтып туруш керек эле. Ошентсе да, эптеп аягына чейин айтып, алар Ыйык Жазманын сөздөрү бар кичинекей көк чиптени сыйлыкка алышчу, ар бир көк чипте эки сап ырды жатка айтуунун акысы эле. Он көк чипте бир кызыл чиптеге барабар, ошондой эле

наркта алмаштырса болот, он кызыл чипте бир сары чиптеге теңелет, он сары чиптеге мектеп мұдұру окуучуга мукабасы арзан Библияны берет (ошол бейпил заманда Библия қырк цент турчү). Эки миң ырды, мейли, Доренин<sup>2</sup> сүрөттөрү менен деле болсун, Библия китебине жетиш үчүн жатта алганга окурмандардын канчасынын тырышчаактыгы жана жөндөмү жетет? Бирок Мэри эки жыл тырышып жүрүп, эки Библия алган, ал эми теги немис бир бала төртпү, бешпи Библияга жеткен. Ал бир мертебе үч миң ырды биринин артынан бириң тынымсыз жатка айтып берген, бирок ошондон кийин анын мәсси бир нерсе болгонбу, бала айбан чалыш болуп калды, бул жағдай мектеп үчүн соң жоготуу болчу, себеби кандай салтанат болбосун көрөрмандарга мұдұр ошол окуучуну чыгарып, Том айткандай, дайыма «өзүн көргөздүрчү». Чоңураак окуучулар гана элтеп әбин таап, өз чиптelerин алып калышчу, сыйлыкка Библия алмакка жөн эле жаттай бергенден аябай жадашчу, андыктан мындаі сыйлык сейрек берилген учур унтуулгус окуя болчу. Сыйлыкка жеткен ак жолтой окуучу болсо ошол күнү ушунчалық барктуу, ушунчалық көрүнүктүү болчу, аны көргөн башка окуучулар кээде эки аптадай алдастан жүрүшчү. Балким, Том андай сыйлыкка анчалық деле таңсык әместир, бирок анын даңқын жана шаң-шөкөттү чын дили менен әңсегенинде эч шек жок эле.

Ошол күнкү дарста мектеп мұдұру кафедрага чыгып, кудайга даңаза китебин колуна алып, анын барактарынын арасына сөөмөйүн салып, әлден көңүл бурууну талап кылды. Жекшембى мектебинин мұдұру демейдегидей кыска сөз сүйлөгөндө, сахнадагы жалғыз ырдаган ырчыга нота баракчасы кандай керек болсо, даңаза китеби да ага ошондой керек болчу. Эмне себептен ушундай экени белгисиз: даңаза китебине да, нота баракчасына да бул шордуулар эч качан көз чаптыrbайт. Мұдұр отуз беш жаштардагы өнү серт, жәэрде теке сакалдуу, кыска сары чачтуу киши эле, анын тике жакасынын үстүңкү кыры кулактарын тиреп, учтуу бурчтары эки ууртуна кадалып турчү. Кашаадай тиреген жакасынан улам бет маңдайын гана кароого мүмкүн эле, капитал жагын карагысы келсе, бүт денесин бурганга туура келчү, эни кагаз акчадай, бапик учтуу жагоосуна мударис ээгин таяп алчу, заманбап бут кийиминин түмшүгү, күдүм жапқакка окшоп өйдө кайкалап турчү: мындаі бут кийимге окшоштурууш үчүн ал кездеги жаштар бут кийиминин түмшүгүн кайкалатып, дубалдын түбүнде нечен saat бою турушчү, бул талыбас әмгек, кажыбас кайратты талап кылат. Уолтерс мырзанын келбети сүрдүү, пейили ак, өзу акыйкатчыл адам эле. Ал көзүнө бир аз адал көрүнгөндүн баарын эле етө кадырлачу, динди күндөгү жарандык иштерден өйдө койчу, жекшембى мектебинде жүргөндө болсо, күн сайын сүйлөгөн үнүнөн башка үн менен сүйлөгөнүн өзү да байкабай калчу. Кебин ал мындаі баштады:

– Эми балдар, сilerden бир суранарым, мүмкүн болушунча тынч, түз отургула, бир пас менин кебимди көңүлүнөрдү күнт коюп уккула. Кеп мында. Адептүү балдар өзүн мына ушундай алып жүрүшү керек. Тигине бир кыз терезени тиктеп отурат, балким, ал мени бөлөк жерде жүрөт десе керек, балким, мен талдын башына чыгып алып, чымчыктар менен кеп куруп жаткандырмын. (Күлкү менен коштолду.) Нечен татынакай, нечен таза балдар бул жерге туура жүрүп, адептүүлүктү үйрөнөйүн деп келгенин көргөнүмдүн өзү эле кандай сонун нерсе экенин айткым келет.

Мына ушундай жана ушул сыйктуу сөздөр. Мындаі сөздөрдү аkyрына чейин мисал келтирүүнүн бул жерде кажети жок го дейм. Ал сөздөр эч өзгөрүлбөс калыпта түзүлгөн, дал ошол себептен алар бизге ушунчалық тааныш.

Тигинин кебинин аkyрыкы учтөн бир бөлүгү жаман балдардын арасындагы чырчатақ, дагы башка оюн-тамаша, ошондой эле ар кандай күбүр-шыбыр менен коштолуп, ал бейбаш жосундар аkyрындан жайылып отуруп, дегеле кенебей, аскадай камырабай

<sup>2</sup> Доре – XIX күлгүмдөгү Франциянын сүрөтчүсү.

отурган Сид менен Мэриге дагы жетти. Бирок арт жагында Уолтер мырзанын соңку сөзү ызы-чууну токтотуп, анын кеби жымжырттыкка бөлөнүп барып бүттү.

Шыбыр өзгөчө күтүлбөгөн, сейрек болуучу окуядан, меймандардын келишинен улам башталды: укукчу Тетчер бөкчөндөп калган бир чал, орто жаштагы, чачы коргошундай сурдалган ықчам кыймылдуу бир киши жана тигил кишинин зайыбы болсо керек, сүрдүү бир аял менен кирип келди. Аял кызын ээрчитип алыптыр. Том тынч отура албай, кабатыр болуп, сарсанаага батты, ал Эйми Лоуренстин көзүн тике карай албай жалтактап, анын жоодураган мөлтүр көз карашына тайсалдай түштү. Анткени менен кичинекей чоочун кызды көргөндө, анын көңүлү көтөрүлүп, жүрөгү балкыды. Анан ал жан талашып балдарды түрткүлөп, алардын чачтарын тарткылады, өңү-башын тыржаландатты, ыскасы, кыздын көңүлүн өзүнө буруп мактаныш үчүн билген өнерүн бүт көрсөттү. Бир гана иренжиткени – ал перизатты издең бакка барганды үстүнө жугунду төгүп жибергени болчу, бирок көңүлүн жибиткен бакыт толкуну аны да жууп кетти.

Меймандарды төргө отургузгандан кийин Уолтерс мырза сүйлөп бүтүп, аларды мектеп окуучуларына тааныштырды. Орто жаштагы киши өтө жогорку даражадагы адам болуп чыкты, көрсө, ал аймактын соту экен, мындай адамды балдар биринчи көрүшү эле, ошондуктан алар бир чети тигинин кандай заттан жараганын билгенге, кантип кыйкырарын укканга ынтызар болсо, бир чети чочулап да турушту. Ал Константинополдон экен, он эки чакырым алыстыктан келиптири, демек, ал саякат кылып, дүйнөнү кыдырып көрүптүр. Дал ушул көздөрү менен үстү тунуке менен жабылган аймактык соттун имаратын көргөн тура. Ушундай суктанууну туудурган анын асердүү аброюн жымжырттык, анан аны кадала тиктеген көздөр айгинелеп турду. Ал бул жердин жактоочусунун бир тууганы атактуу сот Тетчер болчу. Улуу киши менен тааныштыгы бар экенин көрсөтүп, Жеф Тетчер дароо алдыга умтулду да, мектептегилердин ичин күйгүздү.

– Карабы, Жим! Ал тиякка баратат. Көрдүнбү, ага колун сунганы жатат, ана кол алышты! Ой, тобо! Сенин да Жефтей болгун келеби?

Ушундай шыбырды анын кулагы чалып калса, анда ал анын кулагына жагымдуу обондой гана угулмак.

Уолтерс мырза өзүнүн билерман, иштермандыгын көрсөткөн болуп, туш тарапка буйрук берип, ар кимди үйрөтүп, көзүнө илингендерди кагып-силкип жүрдү. Китеңканачы болсо майда-чүйда башкаруучуларга жагынып, ызы-чуу салып, топ-топ китеңтерди ташып, эки жакка жүгүрдү. Буга чейин кичине балдарды сөөмөйүн көрсөтүп опузалап, жакшы көргөндөрүн сүймөнчүк менен далыга чапкылаган жаш мугалим айымдар болсо окуучуларына эми жылмаймыш этип ийилип жатышты. Жаш мугалим мырзалар болсо анча-мынча тилдемиш болуп, биртике бийлигин көрсөтүмүш этип, тартипке көңүл бурган түр көрсөтө башташты. Мугалимдердин бардыгы, эркеги болобу, аялы болобу, кафедранын жанындағы китең салғыч жабандан бирдеме алғысы келгесип, иши барлары да, жоктору да ал жерге үч-төрт жолудан барып келишти. Кыздар дагы өздөрүн ар кандай көрсөттү, балдар болсо тырышчаактыгын ушунчалык көрсөткүсү келип, тегерегинин баарын чайналган кагаз менен ызы-чуунун күрүгүүсүнө толтурушту. Анан ушунун бардыгына үстүртөн көз жүгүртүп өзүнүн укукчул жылмаюусу менен даңқынын нуруна бөлөнүп, улуу адам отурду, анткени ал да өзүн көргөзүп жаткан.

Чыныгы бакытка бөлөнүү үчүн Уолтерс мырзага бир гана нерсе жетпей турду: азыр ал сыйлыкка Библияны тапшырып, өз билимин көрсөтсө, кандай сонун болмок. Айрым окуучулардын сары чиптелери бар болчу, бирок биринде да жетиштүү көлөмдө

эмес эле, муна ал өзү эң мыкты окуучулардан сурал билген. Эгер тигил немис бала кайра ақылына кирсе, ал бүт дүйнөсүн берүүгө даяр эле.

Дал ошол маалда, үмүт үзүлүп турганда, Том Сойер тогуз сары, тогуз кызыл, он көк чиптеси менен алдыга чыгып, Библияны талап кылды. Чайыттай ачык асманда капыстан күн күркүрөндей эле болду. Уолтерс мырза бул жак Библияны болочоктогу он жылда да талап кылат деп эч күткөн эмес. Анткени менен айла жок – кол коюлган чектер жанында турат, таптатынакай бойдон. Том сот жана башка аттуу-баштуу кишилер турган жерге чыгарылды, анан бул чоң жаңылык төрдөн туруп жарыяланды. Бул ақыркы он жылдагы өтө чоң таасир калтырган эң таңгалыштуу окуя болчу. Ал жаңы каарманды заматта соттун деңгээлине жеткирди да, эми мектептегилер бир эмес, эки кереметти дароо көрүп турушту. Балдардын бардыгы ичинен чыйылыктады, бекеринен кашааны актаган ишине сатып чогултуп алган Томдун байлыгына чиптелерин бере коюп, болбогон жерден женүүчү болуп чыга келгендин күлпөңүнө өздөрү жардам бергенин түшүнгөндөрдүн ичи өзгөчө ачышты. Мындай амалкөйдүн алдаганына ишенип, жыланга жем болуп бергендиги үчүн өздөрүн абдан жек көрүштү.

Сыйлыкты Томго жамғырдай жааган сөздөр менен тартуулашты. Мұдур өз сөздөрүн айласыздан кысталып сүйлөдү, бирок анын үнүндө чындал шыктануунун жышааны жок болчу. Бечара мұдур бул жерде бир сыр бар экенин сезип турду: он эки ырды жаттай албаган бул шумпай Библиянын эки миң ырын көкүрөгүнө кантип түйүп алсын? Том бирде сыймыктын, бирде сүйүнүп, Эйми Лоуренс аны өңүнөн билсе экен деп далалат кылды, бирок тигил аны карап да койгон жок. Кыз ойго батты, анан кичине чурмуя түштү, андан соң бирдемеден шексинди, кайра бир туруп шекшип, бир туруп оңоло түштөт, аңдый баштады, күтүлбөгөн жерден келген күдүк ой анын сарсанаасын көбөйтүп, жүрөгүн туталантты: ал ызасы менен ачуусунан ыйлай турган болуп калды. Ал бүт дүйнөнү жек көрүп кетти. Өзгөчө Томду – кыздын өзүнө ушундай сезилди.

Томду сотко тааныштырышты, бирок анын тили буулуп, жүрөгү дүкүлдөп, деми кыстыгып кетти – бул бир жагынан ал кишинин ушунчалык улуулугунан, бир жагынан ал тигил кыздын атасы болгондуктан. Эгерде каранғы болгондо, Том соттун бутуна бүк түшүп, сыйынып жибермек. Сот колун анын башына коюп: – Мыкты бала экенсиң, атың ким? – деп сурады. Бала дел болуп, мукактанып барып, анан зорго ооз ачты:

– Том.

– Жок, Том эмес, кандай десем...

– Томас.

– Дал ушундай. Мен дагы ойлодум эле, атың бир аз узунураак болушу керек деп. Эң жакшы. Эми аты-жөнүндү толук айтып берет болушуң керек, туурабы?

– Мырзага аты-жөнүндү толук айтып бер, Томас, – деди Уолтерс, – Анан «таксыр» деп кайрылганды да унутпа, адеп дегенди унутпашиң керек.

– Томас Сойер... таксыр.

– Туптуура! Бул жакшы бала экен. Мыкты бала. Кичинекей болгону менен эр экен. Эки миң ыр деген эң эле көп да, өтө көп. Сен буга көп күч коротконуңа эч өкүнбө, билим деген эң баалуу нерсе, ал адамды улуу да, жакшы да кылат, сен дагы бир кезде улуу, мыкты киши болосун, Томас. Ошондо сен артыңа карайсың да, ушуга бала кезимдеги жекшембى мектебинде окуган күндөрүм себепкер, мени билимге үйрөткөн ардактуу мугалимдериме, мага баш-көз болуп, түбөлүккө менчигим болуп сактала турган мына бу татынакай, кооз Библияны тартуу кылган мыкты мұдүрүмө милдеттүүмүн, ушунун баары туура тарбиянын натыйжасы дейсин. Сенин айта турган сөзүң ушул, Томас. Анан ошол эки миң ырды сен башка эч кандай акчага теңебейсинг,

эч теңебейсін да. Эми сен мага жана бул айымга жаттагандарыңан айтып бергенге каршы эместириң? Каршы эмессиң да, себеби биз жакшы окуган балдар менен сыймықтанабыз. Эми пайғамбарыбыздың он еки жандоочусунун аты сага белгилүү экенинен күмөн санабай койсок деле болсо керек? Балким, сен бизге алгачкы экөөнүн атын айтып коёрсуң?

Башында Том топчусун кармалап, койдон жоош турған. Эми қызара түшүп, жерге тигилди. Уолтерс мырзанын жүрөгү түшүп калды. Ал өзүнчө ойлоду: бул бала жөнөкөй суроого жарытып жооп бере албайт эле, сот эмнеге эле сурап калды экен? Канткенде да ал бир нерсе деши керек да, ошондуктан ал үн катты:

– Таксырга жооп бер, Томас, коркпо.

Том дале унчукпай турду.

– Билем, азыр ал жооп берет, – деди айым. – Алгачкы еки жандоочтуң аты...

– Дөөтү менен Гөлүйө<sup>3</sup>!

Эми бул сахнаны ырайымдуулук пардасы менен жаап туралы.

## 5. Кандек жана қыпчыкей конуз

Саат он жарымдарда кичинекей чиркөөнүн жаракалуу конгуроосу чалынып, эртең мененки табынууга эл чогула баштады. Жекшемби мектебинин шакирттери чиркөөнүн туш тарабынан жайнап келип, ата-энелери менен чогуу орун алды, анткени алар көз жаздымда калбашы керек эле. Полли таеже да келип, Том, Сид менен Мэри анын жанына отурду. Томду ачык терезеден, азғырган жайкы кереметтен мүмкүн болушунча алыс отурсун деп, еки катардын ортосуна жакыныраак отургужушту. Чиркөөнүн ичи элге жык толду: учурунда тың жүрүп, эми жакырланып калган кары почтмайстер, мэр аялы менен (бул кичине шаарда эч нерсеге жараксыз нерселер менен кошо мэр дагы бар болчу), калыс укукчу, жесир Дуглас, ал ак жуумал, сулуу чырай, жашы қырктарда, ачык мунөз, жоомарт жана байлыгы менен бардыгына таанымал, шаардагы жалгыз ак сарайдын ээси, эң меймандос жана Сент-Питерсбургду даңазалаган мыкты майрамдарды уюштуруучу айым, бели бакандай ийилген, бирок урматтуу майор Уорд зайыбы менен, кайдандыр бир алыс жаткан келип, туруп калган атактуу укукчу Риверсон, кийинкиси шаарчанын сулуусу, жанында аны коштогон, чүштө менен тесмеге оронгон, нечендерди жүрөкзаар кылган бийкечтер бар, артынан бетмай сүртүнгөн, бийкечтерге ашык болгон шаардын жаш кызматчылары кирди, алар акыркы селки өтүп кеткиче асаларынын туткасын соруп, далисте тегерек тизилип турушту, эң соңунда үлгүлүү бала эсептелген Вилли Мафферсон кирди, ал апасына тим эле быркырап кете турган шише сыйктуу кылдат мамиле кылчу. Ал дайыма апасын чиркөөгө жеткирчү, ошондуктан аны энелердин баары жакшы көрчү. Балдардын баары аны жек көрүшчү, анткени ал ушунчалык жакшы бала да. Анткени менен аны дайыма башкаларга үлгү катары көрсөтүшчү. Жекшемби сайын, кокусунан болгонсуп, анын аппак жүз аарчысы арткы чөнтөгүнөн чыгып турчу, Томдун жүз аарчысы жок эле, ал жүз аарчысы бар балдарды бүт мактанаак көйрөң дечү.

Табынуучулар толугу менен чогулду, эми ыкшоолор менен кенебестерди эскертип, конгуроо дагы бир чалынды, анан чиркөөнү салтанаттуу жымжырттык каптап,

<sup>3</sup> Үййик китеңтердеги кейипкерлер (Давид жана Голиаф).

аны бийик далистеги ырчылардын кыткылыктаганы менен шыбыры гана бузуп жатты. Ырчылар табынуу бүткөнчө кыткылыктаганы менен шыбырашканын токтотушкан жок. Ал кезде жалгыз бир гана чиркөөнүн ырчылары адеп-ахлагы жактан аты чыккан, бирок мен ал чиркөөнүн каерде экенин унутуп калдым. Ага көп жыл болуп калды, ошондуктан ал жөнүндө чала-була менин эсимде бар, бирок ал кайсы бир чет өлкөдө болсо керек деп ойлойм.

Чиркөө кызматкари даңаза ырын бул аймактагыларга жаккан өзгөчө бир кыраатта берилip окуду. Анын үнү алгач конур чыгып, анан бара-бара бийиктеп, андан кийин эң бийик жерине жеткенде, муздак сууга секирип түшкөн кишидей болуп, акыркы сөздөрүн катуу окуду:

*Жүрөр белем бейши гүлүн оронуп кол жестпеген кең көктө,  
Башкалары кан кечип, эркиндик деп күрөшисө?..*

Ал дасыккан сөзмөр киши катары белгилүү болчу. Чиркөөдегү «жыйындарга» аны дайыма ыр окутуш үчүн чакырышчу, ал окун бүткөндө, аялдардын баары колдорун өйдө көтерүп, кайра шайы кеткенсип тизелерине түшүрүп, көздөрүн алайтып, баштарын чайкап шыбыранат: «Сөз менен айтып болбайт, укмуш, бул биздин жалган дүйнө үчүн өтө эле укмуш».

Даңаза ырдалып бүткөндөн кийин Спрэг мырза жарыя тактасы тарапка бурулуп, жыйналыш, чогулуш, дагы ушул сыйктуу «жаңылыктарды» окуй баштады – бул кызык салт гезит деген нерсе чыгып калганына карабастан, бүт Америкада, чоң шаарларда да ушул күнгө чейин колдонулуп келатат. Көп учурда адатка айланган салттар канчалык актаганга арзыбаса, ошончолук андан кутулуш да кыйын болот.

Эми чиркөө кызматкари сыйынууга өттү. Анын мунажаты өтө узун, мыкты окулду, ал мунажатында эч кимди унуктан жок: чиркөөнү дагы, чиркөөгө келген балдарды дагы, шаарчадагы башка чиркөөлөрдү дагы, шаарчанын өзүн дагы, өлкөнү дагы, өзүнүн штатын дагы, штаттагы бардык төбөлдердү дагы, Кошмо Штаттарды дагы, Кошмо Штаттардагы бардык чиркөөлөрдү дагы, Конгрессти дагы, Президентти дагы, өкмөт кызматкерлерин дагы, бороондо сүзүп жүргөн байкуш деңизчилерди дагы, Европанын падышалары менен Чыгыш зулумдарынын тепкисинен эзилген миллиондогон элдерди дагы, жагымдуу жана жакшы кабарды кабыл алган, бирок кулагы болсо да укпаган, көзү болсо да көрбөгөн калктарды дагы, деңиздин ыраакы аралдарындагы бутпарастарды дагы атап сыйынды. Аナン эл диний кызматкердин сөздөрү максатына жетсин, кунарлуу болуп жерге түшүп, сепкен үрөн убагында өнүп, мол түшүм берсин деп чокунуп жыйынтыккады. Омийин!

Аялдардын белдемчилери шуудурап, чиркөөгө келгендер ордунан туруп, кайра отурушту. Бул китепте баяндалган балабыз болсо, мунажатка кубанмак түгүл, зорго чыдады, айласыз эле отурду. Мунажат бүткөнчө шашып, ал ордунда өйдөлөй берди, дубанын маанисин түшүнбөй эле, эмнеге сыйынып жатканын санап турду, мунажатты уккандай деле болгон жок, бирок анын мааниси ага мурунтан белгилүү эле, ал эле эмес, алардын кайсынысы кайсындан кийин айтылары да маалым болчу. Дин кызматкари өз оюнан чыгарып сүйлөгөндө, Том ошол замат анын маанисин иле калып ачууланды, ал минтип кощумчалаганды жалган, көз боёмочулук дечү. Мунажаттын жарымысына келгенде, орундуктун үстүнө, дал Томдун бет маңдайына, бир чымын конду да, анын тынчын алды. Чымын бир туруп буттарын бири-бирине сүрүп калат, бир туруп башын кашып кирет, антсе башы денесинен бөлүнүп кете жаздайт, моюну болсо, ичке жиптей сороёт, кээде буттары менен канаттарын сылап калат, аларды чапанынын этегиндей эле тарткылайт, дегеле өзүн коопсуз сезип, шашпай тазалана берди. Томдун колдору кычышып, аны кармагысы келди, бирок кармаганга батынбады: мунажат маалында алагды болгон киши түз эле тозокко түшөрүнө ал чындалп ишенчү. Ошентсе да, дин

кызматкеринин акыркы сөздөрү айтылып жаткан кезде ал колун сунуп, алдыга жылды да, "омийин" деген маалда чымынды бир шилтеп колго түшүрдү. Тигинин кылышын көрүп калган Полли та же чымынды коё берди.

Дин кызматкери жазылганды бүт окуду да, болбогон бир тажаткыр нерселерди күнкүлдөгөн үн менен баяндай баштады, кептин мааниси тозок менен түбөлүк азаптар жөнүндө болсо да, отургандардын көпчүлүгү үргүлөп кетти, бейишке чыга тургандардын санын дин кызматкери бир учка жеткирди, ошондон кийин эч кимдин бейишке чыкканга убайым тартышынын кажети жок болуп калды. Том накыл сөздөрдүн канча бет экенин эсептеди: чиркөөдөн кийин ал канча бет окулганын дайыма билчү, бирок аларда эмне айтылганын эч түшүнчү эмес. Бул жолу ал көп болбосо да, накыл сөзгө анча-мынча көнүл бурду. Дин кызматкери бул дүйнөдө бейиш кантип орной турганын, ааламдын эли жайнап, арстан менен козу чогуу жатып, экөөнү төң наристе бала жетелеп жүрөрүн өзгөчө бир көркөмдүк менен, абдан элестүү сүрөттөп берди. Бирок көнүлдү эргиткен, таалим берген, адепке үйрөткөн бул кереметтүү баян Том үчүн негизги маанисин жоготуп койду: ал эми бүт элдин көз алдында ошондой башкы каарман өзү болуп калса, ошол баланын ордунда өзү болсо, ал эми жанында арстан, анда дагы колго үйрөтүлгөн арстан болсо деп тиледи.

Эми Том кайрадан кыйнала баштады, себеби күтүлбөгөн жерден кайдагы бир обу жок нерселерди ойлой берди. Бир маалда ал бир байлыгын эстей коюп, чөнтөгүн сыйпалап, анысын алып чыкты. Ал тумшугу бир укмуш кара конуз эле, Том аны "кыпчыкей" деп атачу. Конуз чакмак салчу кутуда эле. Анын бириңчи эле кылган жоругу – Томдун сөөмөйүнө асылды. Том колун силкип жибергенде, тигил орундуктардын арасына ыргып кетип, чалкасынан жатып калды, Том болсо, манжасын оозуна сала койду. Конуз тыбыраган бойdon буттарын тыбырчылатып, көмкөрүлө албай жатты. Том аны тиктеп, алайын деп аябай аракеттени, бирок тиги андан алыс эле. Отургандардын айрымдары накыл кептен кызык эч нерсе таптай, конузду эрмектеп, көз кыйыгы менен карап жатышты. Бир кезде ал жерге жай аптабынан ақактаган бир тармал жұндүү кандек шимшилеп кирип келди. Камалып жатып буулуккан окшойт, ит эркиндикти абдан эңсеп калышты. Конузду көрө коюп ал жандана түштү да, куйругун шайпандатты. Өз олжосун айланып келип, анан жакындабай шимшилеп, дагы бир жолу айланды, андан кийин бир аз үйүр алды окшойт, жакындаш келип, дагы жыттады, ақыры тиштерин арасынып, конузду тищемек болуп келатып, жаза тайып калды, дагы бир топ ирет тищегенге аракеттени, ошентип, бул ишине аябай кызыкты, конузду астынкы эки буту менен кармай турган болуп, көмкөрөсүнөн жатты, оюнун улантты, соңунда конуз менен ойногусу келбей калды көрүнөт, көнүлү сууп, аны карабай калды. Иттин көзү илинип кетип, башы шылк этип, тумшугу менен конузга сайылып калды эле, тигил анын тумшугуна жабышты. Ит кыңышлап башын силкип жиберди. Конуз эки кадам жерге учуп барып, кайрадан чалкасынан жатып калды. Муну көргөндөр оозун кымтып күлүп жиберишти, бирлери жүз аарчысы менен оозун басышты, аялдар желпигичтерине далдаланып алды. Томго бул аябай жакты. Сыртынан ит макоодой көрүндү, аны өзү да сезсе керек, конузга аябай жини келип, биротоло эргишип алды. Ит конузга жакын келип, ақырын ага дагы чабуул койду: курчап тооруп, аны улам ар жактан качырып кирип, конуздан дал түбүн буту менен чапкылады, дагы басып барып, тиштерин кычыратты, кулагын саландатып, башы менен силкинди. Бирок бир пастан кийин ал конуз менен ойногонун токtotуп, чымынды кууп жөнөдү, андан дагы тажады көрүнөт, тумшугун ылдый түшүргөн бойdon кумурскаларды кууду. Бир пастан кийин андан да жадады, ал оозун ачып эстеди да, демин ичине тартып, конуз жөнүндө биротоло унугуп коюп, анын үстүнө отуруп алды. Бир маалда денеси ачышкандай катуу канкылдаган үн чыкты да, кандек ордунан секирип туруп, орундуктарды аралап зымырап жөнөдү, кыңышлап чиркөөнүн үстүнкү бөлмөсүнүн алдынан өттү, жолдун туш тарабына алмак-салмак чыгып, сыртта нары-бери чуркады, кыңышлап кайра жолго түштү, денеси

ооруганынан жаны жай алалбай, жүндөрү саксайып, белгисиз бир күйруктуу жылдызга оқшоп, өз огу менен беле жүгүрүп баатты. Акырында эти ачышып кайсалаган байкуш кандек ээсинин тизесине секирди эле, ээси аны көтөрүп барып, терезеден сыртка ыргытып жибергенде, ит чыйпылыктап каңылдаганын бара-бара басаңдатып, алыстаган сайын үнү угулбай калды.

Ошол кезде күлкүсүн токтото албаган табынуучулар кызарып чыгышты, дин кызматкери болсо, өз сөзүн токтотуп турду. Мунажат кайра тез эле башталды, бирок тигил мукактанып, улам токтой калып жатты, себеби чиркөөдөгүлөрдүн баарынын көңүлүн эми накыл сөздүн маанисine буруу кыйын эле. Жада калса, байкуш дин кызматкери обу жок тамашалуу бир нерсени айтып жибергенсип, табынуучулар орундуктардын бийик жөлөнгүчүнө далдаланып алыш, анын кайгылуу сөздөрүн кытмыр күлкү менен угушту. Бул сыноо соңуна чыгып, дин кызматкери жамаатка батасын бергенде, бардыгы ушунчалык женилдей түштү.

Ар нерсени азыраактан кошо берсе, чиркөөдөгү сыйынуу өзү жаман эмес экен деген ойдо Том Сойер үйүнө көңүлү көтөрүңкү кайтты. Аны бир аз капаландырганы бул болду: ит анын конузу менен ойногонуна каршылыгы жок эле, бирок конузду тиштеп алыш кеткенге анын акысы жок эмес беле.

## 6. Кара дуба жана кыз баланын арбалуусу

Дүйшөмбүдө эртең менен ойгонор замат Том кайгыга батты. Дайыма дүйшөмбү күнү эртең менен ушундай болчу, себеби ушул күндөн тарта мектеп түйшүктөрүнүн дагы бир алтасы башталат. Бул күнү ал алтасын ичинде эч качан жекшемби күн келбесе экен деп тилечү, эгер ошондой болсо, анда туткун менен кишен деген ага мынчалык жаман көрүнбөйт эле.

Том ойлонуп жатты. Бир маалда ага мындай бир ой келди: эгер ооруп калсам, анда мектепке барбай койсом болот да. Ошентип, ага окуудан куттуулунун бир жолу көзүнө көрүнө калды. Ал өзүнүн дене-боюн текшерип, бир да дарт таппады, анан ал кайрадан илдет издеп кирди. Бул жолу анын ичи сайгылап ооругандай сезилди, ал чын эле ооруп калгандай. Бирок ошентсе да, ич оорунун белгилери бара-бара азайып отуруп, акырында биротоло жоголуп кетти. Ал дагы ойлонуштурду эле, тез эле башка бир нерсени тапты. Анын үстүнкү бир тиши бошоп калгандай. Бул оюна сүйүнүп, ал онтогонун баштамак болгондо, кайра таежеме тишим ооруйт десем, ал аны оңой эле жулдуруп салып, сазайымды берет деген ойдон чочуду. Тишин кийинкиге калтырып, ал дагы бөлөк бир нерсени караштырмак болду. Көпкө чейин эч нерсе оюна келбей койду. Анан ал бармаксыз калышы ыктымал деген оору жөнүндө дарыгердин айтканын эстеп, эки-үч алта төшөккө жатууну чечти. Ошол замат шейшептин ичинен «ооруган» бармагын чыгарып карап кирди. Бирок оорунун кандайдыр бир белгилерин таба албай койду. Ушинтип бир көрмөк болуп, жан талашып онтой баштады. Бирок Сид эч нерсе менен иши жок уктап жатты. Том дагы катуурак онтоду эле, бармагы чындалп ооруп кеткенсиди. Сид дагы эле капарсыз уктап жатты. Том алы жетишинче онтой берип, акырында демигип да калды. Ал бир пас эс алды да, анан бүт күчүн чогултуп, удаама-удаа катуу онтоп жиберди.

Сид конуругун тарта берди.

Томдун ачусу келди. Ал: «Сид, Сид!» – деп тигини силкилдetti. Бул ага таасир эти, ошондо Том онтогонун уланты. Сид эстеди, чиренди, чүчкүрдү, чыканагына таянып турду да, Томду карады. Том тынбай онтой берди. Сид кыйкырып жиберди:

– Том! Йа, Том!

Жооп жок.

– Сүйлөчү, Том! Эмне болду сага, Том?

Сид аны силкилдетип, өңүн кабатырлана карады.

– Болду, Сид. Мага тийбе, – деп онтоду Том.

– Эмне болду сага, Том? Таеженди чакырайынчы.

– Тим эле кой. Балким, басылып калат. Эч кимдин кереги жок.

– Кантип чакыrbай коём? Коё тур, Том, карачы онтогонунду. Баятан бери онтоп атсаң керек, ээ?

– Бир нече saat болду. О кокуй! Оонабачы, Сид, мени тумчуктуруп өлтурөсүн.

– Эмнеге мени жанатан бери ойготкон жоксун? Том, болдуучу. Онтосон, бүткөн боюм дүркүрөп атат. Эмне болду сага, Том?

– Сени мен кечирдим, Сид. (Онтоо.) Мага кылгандарыңын баарын. Мен өлгөндөн кийин...

– Кокуй ай, Том, сен өлгөнүң жок. Кой, андай дебе. Балким, дагы...

– Баарыңарды кечирдим, Сид. (Онтоо.) Сид, баарына ушундай деп айт. Анан, Сид, айнек алкагымды, сокур мышыкты тиги жаңы келген бытыкый кызга берип кой, дагы ага...

Бирок Сид кийим-кечесин көтөрүнүп, чыгып кетти. Том кыялына ушунчалык берилип кетиптири, эми чындалп эле кыйналды, ошондуктан, анын онтогону чын эле оорукчан кишиникине окшоп калды.

Сид тепкич менен ылдый чуркап кыйкырды:

– Полли апа, тез келиңиз! Том өлгөн атат.

– Өлгөн атат?

– Ооба, апа, ал өлгөн атат! Эмне турасыз, жүгүрбөйсүзбү тезирээк!

– Дөөрүбөчү! Кайдагыны айтпай!

Ошентти да, тепкич менен атырылып жогору чыкты, аны ээрчип Сид менен Мэри чуркады. Полли таеженин өңү бузулуп, эриндери титиреп кетти. Томдун жанына чуркап келип, зорго мындей деди:

– Том, айланайын! Том! Том! Сага эмне болду?

– Таеже, мен...

– Сага эмне болду, садагаң болоюн?

– Таеже, менин бутум чирий баштаптыр.

Полли таеже отургучка көчүк басып, ириде каткырып, андан кийин кайра ыйлап жиберди, аナン кайра ыйы дагы, күлкүсү дагы аралашып кетти. Анысы ага кайрат берди:

– Йа, Том, мага кайдагы бир болбогон өнөрүңү көрсөтө бересин! – деди ал.

Том онтобой калды, бармагынын ооруганы да биротоло басыла түштү. Ал езүнүн шерменде болгонун түшүндү да, минтти:

– Полли таеже, мен катуу ооруганынан муун гангрена экен дегем, бирок анын артынан тишим биротоло оорубай калды.

– Дагы эмне дейт, кокуй! Тишине эмне болду эле?

– Устүнкү бир тишим бошоп калыптыр, ооруса эле жаным кыйналат.

– Болуптур, болуптур, онтобочу эми. Кел, оозунду ач. Чын эле, бир тишин бошоп калыптыр, бирок сен тиш оорудан эле өлүп калбайсың да. Мэри, мага жибек жип менен ашканадан бир баш чычала алыш келчи.

Том жалдырап жиберди:

– Кокуй, таеже, коюнуз, суурubaңыз. Тишим такыр оорубай калды. Мындан нары мен силерге дегеле тишим ооруду деп айтпайм. Суурubaңыз, таеже, суранам. Мектептен калгым келбайт.

– И-и, ошентсөң. Мектепке баrasыңбы? Ушу өнөрүндүн баарын сен мектепке барбай, балыкка барыш үчүн эле чыгаргансың го дейм, яа? Том, садагаң болоюн, Том, мен сени жакшы көрөм, сен болсо ушу дөөпөрөс жоруктарың менен менин жүрөгүмдү оорутуп, азапка салып атпайсыңбы!

Бул учурда анын тиш оорусун баса турган аспап даяр болуп калган. Кары айым жиптен илгич жасап, бир учун ооруган тишине, бир учун керебетке байлап салды. Анан бир кезде кызырап чок болгон чычаланы баланын бетине тийгизип-тийгизбей жакындаатты. Тиши саландап, жипке асылган бойдон керебеттин четинде калды.

Бирок ар бир окуянын жакшы жагы дагы болот эмеспи. Том нануштөдөн кийин мектепке баратканда, жолуккан балдардын ага суктанганын айтпа, себеби анын үстүнкү тиштеринде бир тешик пайда болуп, эми анысы башкacha бир укмуштай кылып түкүргөнгө жарап калыптыр. Анын артынан кызыккан балдар топурап ээрчиp алды, буга чейин балдар кошоматтанып, дайыма сыйлап жүргөн бир манжасы кесилген бала даңқынан ажырап, унутта калды. Мунусуна тигил аябай чычалады, ызыраңдады, Том Сойердин түкүрүгүндө таңгалыштуу эч нерсе деле жок дегенге өттү, бирок бир бала: «Койчу сени, сен кычып кеткен жүзүмсүң!» – деди, ошондо баркы кеткен баатыр шылкыйып жолуна түштү.

Көп өтпөй Том шаарчанын кичинекей селсаягы, Сент-Питерсбургдун аракечинин уулу Хеклберри Финнге жолукту. Шаарчадагы энелердин бардыгы Хеклберри Финнди тим эле жек көрүп, андан чочулап турушчу, аны жалкоо, тентек жана бейбаш деп, өз балдарын аны көргөндө қубанып, аны менен чогуу болгусу келгендиги үчүн тилдеп, ага окшоп жүрүүгө катуу тыюу салышкан. Башка жакшы үй-булөнүн балдарындай эле ага дагы таанышууга катуу тыюу салынган селсаяк Хеклберринин абалына Том суктанчу. Дал ошондуктан, шарты келгенде Хек менен ойноп калчу. Хеклберри дайыма чоң кишилерден арткан кир, албырап тамтыгы чыккан жыртык кийимдерди кийип жүрчү. Калпагы кырлары тытылып, бир жагына кыйшайып калган далдайган бир нерсе болчу, эгер кийген күрмөсү болсо, анда анын этеги согончогуна чейин саландап, арт жагындагы топчулары белинен өтө түшүп, шымы болсо ычкырынан байланып, көчүк жагы кудум капитай болуп шалбырап турчу, жыртык багалектери тизесинен өйдө түрүп албаса, ылай болуп жүргөнү жүргөн эле.

Хеклберри каалагандай келип, каалагандай кетчү. Күн ачык учурда бирөөнүн эшигинин алдында, жаан жааганда бир бош чапчактын ичинде түнөчү. Ал мектепке да, чиркөөгө да барчу эмес, эч кимди тоготчу эмес, каалаганда балык кармаганы же сууга кирингени барып, дайранын боюнда каалашынча отурчу, аны андай тур, мындей тур

деп эч ким тескечү эмес, түн жарымына чейин ойноп жүре берчү, жазгысын көчөгө эң алгач жылаңайлак чыкчу да, күзгүсүн бардыгынан кийин бутуна бир нерсе кийчү, кийимин тазалап, жуунуштун ага кажети жок эле, ал мушташта дагы кыйын болчу. Бир сөз менен айтканда, турмушта болгон жыргалдын баары ушул балада эле. Сент-Питерсбургдагы тың үй-бүлөлөрдө күндө жеме жеп, буулуккан балдардын бардыгы ушундай деп ойлооч. Том эми ушул зайдиппурош селсаякты кепке чакырды:

- Салам, Хеклберри!
- Сага дагы салам, өзүнө жаккандай болсун саламын.
- Алдагы колундагы эмнең?
- Өлүк мышык.
- Мага дагы көргөзчү, Хек. Жаман какчыйыптыр го! Муну каерден алдың?
- Бир баладан сатып алдым.
- Ордуна эмне бердин?
- Көк чипте менен күшканадан алган табарсыкты бердим.
- Көк чиптени каяктан алдың?
- Бен Рожерстен карсан айланта турган таякка алмаштырып алгам.
- Йа, Хек, бу өлүк мышыгың эмнеге керек, йа?
- Эмнеге дейсиңби? Сөөлдү кетирет.
- Койчу, андай эмес! Мен андан дагы жакшы дарыны билем.
- Кайдан, билбейсинг! Ал эмне деген дары?
- Сасык суу.
- Сасык суу? Сасык суун әчтекеге жарабайт.
- Кантеп жарабайт? Сен аны менен жууп көрдүң беле?
- Жок, жууган эмесмин. Тиги Боб Таннер жууптур.
- Аны сага ким айтты?
- Ким дейсиңби? Ал Жеф Тетчерге айтыптыр, Жеф Жонни Бейкерге, Жонни Жим Холлиске, Жим Бен Рожерске, Бен бир негрге айтыптыр, ал негр келип мага айткан. Мына ушундай!
- Анан эмне болуптур? Бардыгы калп айтат. Негрден бөлөгүнүн баары. Мен аны тааныбайм, бирок жалган сүйлөбөгөн негрди да эч көрө элекмин. Мунун болбогон кеп! Андан көрө, сен Боб Таннердин кандайча айыкканын айтып берчи.
- Кандай дарыланмак эле. Чириген дүмүрдөгү жамғырдын суусу толгон чүнкуруна эле колун малып коюптур.
- Күндүз элеби?
- Анан качан болмок эле.
- Дүмүрдү карап туруппу?
- Ооба. Менимче, ошондой болушу керек.
- Бирдеме айтыптырыбы?
- Жок, әчтеке дебесе керек. Билбейм аны.

– А-а, кокуй десе! Сөөлдү кайсы макулук ушинтип кетирет? Андан эчтеке чыкпайт. Токойдогу чирик дүмүрү бар, аябай чытырман токойлуу жерге барып, анан түн ортосуна чейин тескери бурулуп туруш керек, кийин колун сууга малып, анан мындай деш керек:

*Арпа дан, арпа дан, инди тамак-ашынан,  
Сасык суу, сасык суу, сөөлүмдү кошо жуступ жуу.*

Анан көздү жуумуп, тез-тез басып, он бир кадамга алыстагандан кийин, бир ордуnda үч жолу айланыш керек, ошондон кийин гана унчукпай үйгө барыш керек, кокус бирөө менен сүйлөшүп койсоң эле, анда айыкпай каласың.

– Жакшы, муунц чындал жакшы ыкма көрүнөт. Бирок Боб Теннер мындай кылган эмес.

– Жок, мырза, ал анткен эмес. Ал шаар боюнча эң көп сөөлү бар бала. Эгер ал сасык сууну кандайча колдонушту билсе, анда анын бир да сөөлү калмак эмес. Мен деле жайнаган сөөлүмдү ошентип кетиргем, Хек, мен бакалар менен көп ойнот эмесминби, ошон үчүн мага сөөл көп чыгат. Сөөлдү мен лоя менен дагы кетирим.

– Туура, лоя да жакшы. Мен дагы ошенткем.

– Койчу? Сен лоя менен канттиң эле?

– Лояны аласың, кабыгын аарчыйсың, анан сөөлдү канатып кесесиң, чыккан канды лоянын бир жагына тамчылатып, ай толгон түн ортосунда жолдун кесилишкен жерине чакан бир чункур казасың да, аны көмүп көёсүн, экинчи жагын өрттөп салыш керек. Эми түшүндүңбү, тиги кан болгон бетичи, ал ар дайым тескери бетин өзүнө тартат, кан болсо сөөлдү тартат, ошентип сөөл бат эле жок болот.

– Ооба, туура, Хек, бирок көмүп атканда: «Чөккүн, лоя, сөөл кет, кайрылбагын балекет!» десен жакшы болот. Билесиңби, Жо Харпер да ушинтет, анын дегеле барбаган жери калган жок! Тиги Кунвиллге чейин барган. Эми өлүк мышык менен сөөлдү кандайча жок кылат?

– Кандайчабы? Оп-оңой: иттей күнөөлүү кишини көмгөндө түн жарымында мышыкты мұрзөгө алып барасың, дал ошол түнү аерге шайтан келет, балким, эки-үч шайтан келет. Алар сага, албетте, көрүнбөйт, болгону дуулдаган шамалдын үнү угулат, балким, шайтандардын сүйлөшкөнү да угулат. Дал ошол маалда алар күнөөкөрдү алып кетет, так ошондо мышыкты аркасынан ыргытып туруп: «Шайтан өлүктү ээрчи, мышык шайтанды ээрчи, сөөл мышыкты ээрчи, менден тезирээк кетчи!» – дешиң керек. Ошенткенде сөөлдүн баары жоголот.

– Муунц да туура. Өзүн ушинтип көрдүң беле, Хек?

– Жок, бирок мага Хопкинс-энэ айткан.

– Анда туура экенине ишенем. Анткени аны бардыгы мастан кемпир дейт го.

– И-и. Анын мастан экенин каяктан билем дебейсиңби. Ал бир жолу атамды дубалаган. Атам өзү айтып берген. Бир жолу атам келатса, кемпир аны арбап, дуба окуп атыптыр, атам ошондо таш ала коюп, кемпирди көздөй ыргытыптыр, эгер тиги буйтап кетпегенде, түптүз барып тиймек экен. Ошол түнү атам сарайдын үстүнө мас бойдон чыгам деп, аяктан кулап түшүп, колун сындырып алыптыр.

– Ой, тобо! Атаң анын дубалап атканын кантип билиптир?

– Йа, кокуй, атам аны оңой эле билет. Ал айтат, мастан кемпирлер сени тике караса эле, анда алар сени дубалаганы дейт. Өзгөче алар бирдекени шыбырап атса, анда

ишин бүткөнү. Алар кобурады эле, анда «Биздин ата-бабабыз» дегенди окуп, тескери бата бергени ошол.

– Йа, Хек, сен мышыкты мүрзөгө кайсы убакта алыш баراسың?

– Бүгүн түнү. Менимче, бүгүнкү түнү шайтандар как баш чал Уильямска келиши керек.

– Аны ишембиде эле коюшпады беле. Ошол ишембинин түнүндө аны алыш кетишкен жок дейсиңби?

– Сен эмне деп атасың? Дуба түн ортосуна чейин тарабай турмак беле? Түн жарымынан оогондон кийин жекшембى күн болот. Жекшембиде шайтандар ар жерде эле темселеп журмөк беле?

– Аның да туура. Эмнегедир аны ойлобоптурмун. Мени да кошуп албайсыңбы?

– Коркпосон, кошуп алам.

– Менбى? Эмнеден коркмок элем? Мени сен мыёолоп чакырасыңбы?

– Ооба, сен да мени мыёолоп чакырышың керек. Баягыда сени мыёолоп чакырып атсам, Хейс чал мени таш менен уруп: «О, шайтандын мышыгы!» – десе болобу. Мен анын терезесин кыш менен ургам, бирок сен бу жөнүндө эч кимге айтпа.

– Мейли, айтпайм. Анда сени мыёолоп чакырганга болбайт эле, аркаман таежем аңдып жүргөн. Бүгүн болсо мыёолойм. Мунун эмне?

– Эчтеке деле эмес, кене эле.

– Аны каяктан алдың?

– Тияктан... токойдон.

– Муну канчага сатасың?

– Билбейм. Сата турган оюм жок.

– Оюң жок болсо, анда анын кереги деле жок. Анын үстүнө кенен дагы кичинекей экен.

– Ооба, бирөөнүн кенесин шылдыңдаш оңой. Мен болсо кенеме ыраазы элемин. Мага ушу деле болот.

– Кене бардык жерде толуп атат. Каалаганда, аңдайдын минин чогултуп алам.

– Анда эмнеге чогултуп алган жоксун? Бириң да аны таптайсың, муну сен жакшы билесин. Мындай кене эрте чыгат. Мен муну быйыл биринчилерден көрдүм.

– Йа, Хек, мунун үчүн мен сага тишимди берейин.

– Канакей, көрөйүнчү?

Том тиши оролгон кагазды алыш чыгып, секин жайып көрсөттү. Хеклерри аны кызыгып карап калды. Абдан кызыкты окшойт, бир аздан кийин ал сурап жиберди:

– Мунун эмне, чын эле тиши?

Том эринин көтөрүп, тишин бош ордун көргөздү.

– Мейли анда, – деди Хеклерри, – Алмашалы!

Том кенени мурда конузду салып жүргөн кутусуна салды да, балдар эки тарапка бөлүнүп, ар бири өзүнүн байлыгына курсант болуп кетип баратты.

Бөлөк үйлөрдөн обочолонуп, калың тектайдан салынган мектептин имаратына жакындағанда, Том ал жакка абдан шашып келаткан адамдай кадамын тездетти. Калпагын мықка илип, сүрдүү көз карашы менен, өз ордуна түз өтүп кетти. Такка окшогон колтуктуу орундукта бийик жерде олтурган мугалим сыныптын балкытып ныксыраткан күүлдөгөнүң үргүлөп кеткен болчу. Том киргенде, ал ойгонуп кетти.

– Томас Сойер!

Анын аты толук аталғанда, бир балекет болорун Том билчү.

– Менмин, агай.

– Бери келиніз. Демейдегидей сиз дале кечигип келдиңизби? Эмнеге кечикиніз?

Том жазаланбаш үчүн калп айтмак болду эле, бирок аркасында эки өрүм узун, сары чачтуу бир периштени көргөндө, махабаттын өзүнө тарткан күчү менен аны тааныды. Сынып боюнча жалгыз бир бош орун ошол кыздын жанында экен. Ал ошол замат жооп берди:

– МЕН ХЕКЛБЕРРИ ФИНН МЕНЕН СҮЙЛӨШҮП КАРМАЛЫП КАЛДЫМ!

Мугалим эмне дешти билбей, алсыз селдейип туруп калды. Сабактагы құрү-гүү басылды. Окуучулар бул эр жүрөк бала эс-акылын жоготконбу деп ойлоду. Мугалим кайталады:

– Сиз... Сиз эмне кылдым дедиңиз?

– Хеклберри Финн менен сүйлөшүп кармалып калдым.

Сөздөрүндө эч кандай жаңылыштык жок.

– Томас Сойер, мунунуз өтө опурталдуу жарыя, мен мындайды мурда эч уккан эмесмин. Мындай кылмыш үчүн сыйгыч жумшактык кылат. Құрмәнүзду чечиңиз.

Мугалимдин колу чыбыктар бир кыйла азайып, өзү дагы чарчаганча чапкылай берди. Анан дагы бир буйрук айтылды:

– Эми, мырза, кыздардын жанына барып отурунуз! Бул сизге эскертуү болсун.

Сыныптағы дуулдаган күлкү баланы бир аз оңтойсузданырды, чынында, бул оңтойсуздук деле эмес болчу, бул бейтааныш перизаттын алдында ызаттап тартынуу менен өзгөчө ийгиликтен үмүттөндүргөн сүйүнүч аралаш сестенүү болчу. Ал кызыл карагайдан жасалган орундуктун эң четине барып отурду, кыз болсо, башын өйдө серпип жиберип, андан качып жылып алды. Құрү-гүү, ымдашуу менен шыбыр бөлмөнү аралап жөнөдү, бирок Том көлдорун узуунан келген жапыз орундуктун үстүнө коюп, китең окумуш болуп, тынч отуруп калды.

Бара-бара ага алаксыганды токтотушту, ошондон кийин мектепте адатка айланған ызы-чуу кайрадан тымтыстыкка өттү. Эми Том кызды уурданып карай баштады. Кыз анысын байкады көрүнөт, оозун чүйрүйтүп койду да, анан ага аркасын салып, бир азга тескери бурулуп алды. Кыз кайра Томго он карап бурулганда, анын алдында бир шабдаалы туруптур. Ал аны кайра артка түртүп салды. Том ақырын аны кайра жылдырды. Кыз аны дагы артка түртүп салды, бирок бул саам анча жини келген жок. Том чыдамкайлык менен аны кайра ордуна койду, бирок кыз ага тийбеди. Том жазуу тактасына минтип чиймеледи: "Алып коюнүзчү, менде дагы бар». Кыз жазылган сөздөрөгө көз жүгүрттү, бирок эч белги берген жок. Эми бала сол колу менен далдалап алып, тектага бир нерсени тартып жатты. Алгач кыз байкамаксанга салып отурган, эми анын адамдык сонуркоосунун айрым бир белгилери көрүнүп калды. Бала көрмөксөн болуп, сүрөтүн үланта берди. Кыз байкатпай сүрөткө астынан көз чаптырды, бирок бала анысын

байкаганын билдириген жок. Акырында кыз чыдай албай, бир аз тартынып, анан шыбырап жиберди:

– Мага деле көрсөтчү.

Том чатыры эки бөртмө будур менен аяктаган, морунан түтүнү уюлгуп чыккан чакан тамдын кичинекей сүрөтүнүн четин ачып көргөздү. Ошондо кыздын чыгармага кызыгуусу абдан артып, эми анын эси-дарты эле ошондо болуп калды. Аны бүткөндөн кийин, кыз бир пас карап турду да, анан шыбырады:

– Укмуш экен! Эми кишини тартчы!

Сүрөтчү үйдүн короосундагы турнадай тартайган кишинин сүрөтүн тартты. Киши үйдү аттап деле кете тургандай, бирок кыз өтө сынчыл эмес экен, ошондуктан, ушул тартайган нерсеге деле курсант болуп шыбырады:

– Иттей сулуу киши экен! Эми менин келатканымды тарт.

Том жаңырган айга окшош кум saatтын сүрөтүн тартып, ага ичке колу-бутун жасап, тартайган манжаларына килейген чоң желпигичти карматып салды.

– И-и, кандай укмуш! Менин да сүрөт тарткым келет.

– Ал оңой эле, – деп шыбырады Том. – Мен үйрөтүп коём.

– Чынбы? Качан?

– Түштө. Сен түшкү тамакта үйгө барасыңбы?

– Кааласаң, калайын.

– Болуптур, абдан жакшы болот. Атың ким?

– Бекки Тетчер. Сеникичи? А-а, билем. Томас Сойер.

– Мени сабаганда ошентип коюшат. Жөнөкөйдө мени Том дешет. Мени Том деп эле атагын, мақулбу?

– Макул.

Том кызга көргөзбөй бекитип алыш, тактанын бетине бир нерселерди сыза берди. Бирок бул ирет кыз эч тартынган жок. Ал көрсөтчү деп суранды. Том ага жооп берди:

– Эчтеке деле эмес.

– Жок, көрсөт.

– Эчтеке деле эмес. Аны көргүң деле келбейт болуш керек.

– Жок, көрөм, чындал эле көрөм. Көрсөтүп койчу эми.

– Сен айтып коёсун да.

– Жок, айтпайм. Жок, мен эч... эч айтпайм.

– Эч... эч кимге айтпайсыңбы? Эч качан, өмүр бою?

– Жок, мен эч кимге эч качан айтпайм. Эми көрсөтчү.

– Чынында эле муну көргүң келбей калат!

– Минтсан, анда мен өзүм эле көрүп алам.

Кыз кибиреген колу менен Томдун колун кармады, бир пас талашымыш болду, бирок Том атайлап эле каршылык көрсөткөн өндөнүп, бирок «Мен сени сүйөм!» деген сөздөр ачылганча колун улам секинден жылдыра берди.

– И-ий, сен жаман экенсис!

Кыз Томду колго акырын чаап коюп, өзү болсо кызырып кетти. Анткени менен ичинен абдан ыразы болгону билинип турду.

Дал ушул маалда бала бирөөнүн колу анын кулагын шашпай мыжыга кармап, ейде көтөрүп, анан ылдый жай тартып баратканын сезди. Ошол бойдон аны сыныптын ичинде жетелеп, ар тараптан ыкшындаган күлкүнүн коштоосунда мурунку ордуна жеткизди. Андан кийин мугалим анын бет мандайында көпкө чейин турду да, анан эч сөз айтпастан өзүнүн ордун карай басып кетти. Томдун кулагы ысыганы менен, жүрөгү кубанып турду.

Сыныпта толук тымырс болгондон кийин, Том сабак окуганга чын дили менен аракет кыла баштады, анткени эми анын жүрөгү толкундап калган болчу. Үн чыгарып окуганга келгенде, ал уят болду, анан географиядан жооп бергенде, келдөрдү тоолорго, тоолорду дайраларга, дайраларды кургак жерлерге алмаштырып, жердин бетин кайрадан будун-чанга айландырып жиберди, анан жазуу сабагында майда балдар деле билген жөн сөздөрдөн катар кетирди, ушинтип ал бүт чаташтыргандыктан бир нече ай бою тагынып жүрчү туура жазуудан алган калай төш белгиси бөлөк бир окуучуга өтүп кетти.

## 7. Кайрадан сүйүү жана жүрөк зары

Том канчалык сабакка көңүл бурган сайын, анын ойлору ошончолук качып туруп алды. Акырында ал демин бир аз кармап, улутунуп, эстегендөн кийин окуганын токтотту. Ага түшкү танапис дегеле жакпагандай сезилип кетти. Аба үп болуп турган. Үлп эткен жел жок. Бул күндөр эң ыкшоо күндөрдөн болду. Жыйырма беш окуучунун жанталашып жаттап жатканы кудум эле аарылардын ызылдаганындай уйкусун келтирип, шыбыры үргүлөтүп шайын оодарды. Терезенин сыртында жайылып мунарыктаган мейкинде алыстан кызғылтым көгүш тартып, аптаптын закымынан бир учу тармалданып көгөргөн Кардифф тоосу зонкоюп турат. Бир ууч күш канатын сермеп, асманда калкып учуп жүрөт, бир нече уй болбосо, көчөдө эч ким жок, бирок алар деле үргүлөп жатат. Томдун көңүлү ээн-эркиндикти эңсөйт, же болбосо көңүлүн көтөрө турган кызык мезгилди көксөйт. Колу чөнтөгүн аралады да, бир маалда делебеси дуба окулгандан кийин козголгондой жүзү жарк этип жадырай түштү. Чакмак салчу кутуну секин чыгарып, кенени колуна алып, аны узун, жалпак орундукка коё берди. Кене дагы Томго окшоп ойногусу келди көрүнөт, сүйүнгөнүнөн кыдындал жөнөдү, бирок эрте сүйүнүп алыптыр: ал аябай ыраазы болуп күдүндөп баратканда, Том анын жолун тороп төөнөгүчүн тосо койду да, артка кетүүгө мажбурлады.

Томдун эски досторунун бири, ал дагы бая Том кыйналгандай эле кыйналып жанаша отурган эле, эми ал дагы бул оюнга кызыгып, баш-оту менен кирип кетти. Бул Томдун эски досу Жо Харпер эле. Балдар бир апта бою чыныгы дос болуп жүрүп, жекшемби күнү эле ойнап согушуп кетишчү. Жо күрмөсүнүн жакасынан төөнөгүчүн алып чыгып, кенени чогуу кыйнап кирди. Бара-бара оюн аябай кызыды. Экөө төң бири-бирине тоскоолдук кылып, кене менен ойногонуна мөокумдары канбай, Том орундукка Жо Харпердин жазуу тактасын койду да, аны төң бөлүп башынан аягына чейин сыйып чыкты.

– Мына, – деди ал. – Эми кене сен жакка өткөндө, аны сен төөнөгүч менен куусун, мен болсо тийбейм. Ал мен тарапка өтүп келгенде, мен аны куыйм, ошондо сен тийбегин.

– Мейли, коё бер. Баштадык.

Кене тез эле Том тараптан качып, экваторду кесип өттү. Жо аны кичине кыйнап салды көрүнөт, кене андан качып кайра чек арадан бери жакка өттү. Анан ал тынбай улам башка бир орунга көчө берди. Бири кызыгып кенени кубаласа, экинчиси аны кызыга карап отурду, экөө тен баштарын тактанын үстүнө салаңдатып, экөөнүн тен көңүлү бүт оюнда болду. Аягында оомат Жо Харперге оогонсуду. Кене бир туруп тиякка, бир туруп биякка качты, ал дагы балдар сыйктуу эле алдастап калды көрүнөт, ошолордой эле жандалбастай баштады. Эми жеңиш Том жакка өтө турган шекилдүү, анын кенени түрткүлөгүсү келип, колу кычышып турду, бирок Жо Харпер кенени аерден төөнөгүчү менен башка тарапка байкатпай кайрып жиберди эле, кене ал жакты көздөй жөнөдү. Акырында Том чыдабай кетти: ал колун сунуп, кенени төөнөгүч менен түрткүлөп кирди. Жо кызырандады:

- Том, тийбе кенеге.
- Мен жөн эле, кичине кыймылдатып коёон дегем.
- Жок, мырза, бул акыйкатаңдык болот, аны жайына кой.
- Мен бир аз эле...
- Кенени жайына кой дебедимби?
- Койбойм!
- Коёсун, кене мен тарапта!
- Коё турчу, Жо Харпер! Деги кене кимдики, йа?
- Кимдики менен ишим жок, мага баары бир! Мен тараптабы, анда тийбе!
- Тийем эле. Кене менини болгондон кийин, эмне кылсам, өзүм билем, болду.

Катуу муштум келип Томдун жонуна тийди, так ошондой эле муштум барып Жонун да ийнине тийди. Бир нече убакытка чейин экөөнүн күрмөлөрүнөн ар тарапка чаң бүркүлдү, ал эми окуучулар болсо, аларды келекелей карап турушту. Экөө оюнга ушунчалык берилгендиктен, мугалим бутунун учу менен басып, бөлмөнү бир сыйра аралап, экөөнүн бет алдына келип токтоп, балдардын бүт жымжырт боло түшкөнүн алар байкабай калышты. Алардын чырына айрым бир өзгөртүү киргизерден мурда, мугалим бир топко чейин карап турду.

Түштө сабак бүткөндө, Том Бекки Тетчерге чуркап келип шыбырады:

– Ўйгө бараткансып калпагыңды кий да, бурчтан кайрылганда, башка кыздардан эттеп бөлүнүп кал. Кайчылаш көчөнү айланып, анан кайра кел. Мен дагы бөлөк жол менен барып, сага окшоп тиги балдардан жашырынып келем.

Алар сүйлөшкөндөй эле кылды. Бир пастан кийин экөө жанагы кайчылаш көчөнүн учунан жолугушту да, кайра мектепке киришти. Мектепте алардан бөлөк эч ким жок экен. Экөө бир орундукка отуруп, бет маңдайына жазуу тактасын койду. Том кызга калемди берди да, аны колунан кармап, сүрөттү кантип тартканды үйрөтө баштады, ошентип алар дагы бир чакан татынакай үйдүн сүрөтүн тартышты. Анан сүрөт өнөрүнө кызыккандары тараганда, экөө жөн гана сүйлөшүп отурушту. Томдун көңүлү көтөрүңкү. Бир маалда Беккиден сурады:

- Сен келемиши жакшы көрөсүңбү?

- Жок, мен аларды жек көрөм.
- Аның туура, тирүүсүндө мен дагы жаман көрөм. Мен куйругунан жипке байлап алып, башындын үстүнөн тегеретип ойногон өлүк келемишти айтып атам.
- Жок, мен дегеле келемиштерди анчалык жактыра бербейм. Мен баарынан сагыз чайнаганды жакшы көрөм
- Мен дагы. Азыр биртике сагызыбыз болсо го.
- Сагызыбы? Менде бар. Сага берейин, бирок анан кайра өзүмө бер.
- Томдун көңүлү көтөрүлүп, макул болду, алар буттарын бултактатып, сагызды алмак-салмак чайнап отурушту.
- Сен циркке бардың беле? – деп сурады Том.
- Ооба. Атам эгер жакшы окусаң, анда дагы алып барам деген.
- Мен болсо үч-төрт жолу, көп жолу болдум го. Чиркөө цирктин алдында кеп эмес. Циркте күнүгө бирдемелер көрсөтүлүп турат. Мен чоңойгондо маскарапоз болом.
- Чынбы? Аябай сонун да! Алар укмуштай кооз, бүт кызыл-ала кийинишиет!
- И-и, ошондой. Алар акчаны да укмуш табат, күнүнө бир доллардан алат дейт, мен мууну Бен Рожерстен уктум. Йа, Бекки, келечек жашоо жөнүндө бирөө менен убадалаштың беле?
- Ал эмне?
- Билбейсиңби? Мен турмушка чыгуу убадасын айтам.
- Жок, эч убадалашкан эмесмин.
- Убадалашкың келеби?
- Мүмкүн. Ачык айтсам, билбейм. Ал кандай болот?
- Кандайбы? Ал эчтекеге окшобойт. Бөлөк бирөөгө эч качан турмушка чыкпайм деп бир балага убада бересин, анан өбүшөсүң, болгону ушу. Бул кимдин болсо да колунан келет.
- Өбүшөсүң дедиңби? Эмнеге өбүшөт?
- Кандай түшүндүрсөм? Билесиңби, бу тиги... Жөн эле кишилердин баары ушундай кылат го.
- Ошол элеби?
- Албетте, алар бири-бирин сүйүшү керек. Баягыда тактага жазганым эсиндеби?
- Эсимде.
- Эмне дейсиң эми?
- Эчтеке дебейм.
- Балким, мен сага айтсамчы?
- Мейли, бирок кийинчөрээк. Бир шарты болгондо.
- Жок, менин азыр айткым келип турат.
- Жок, азыр эмес, эртең.
- Жок, азыр айтам. Эмне болмок эле, Бекки? Мен шыбырап, ақырын айтам.

Кыз эмне дээрин билбей, унчукпай калганын Том макулдук катары кабыл алды да, колун имерип, аны белинен кучактап, оозун кыздын кулагына жакындастып, эң назик үнү менен бир нерсени шыбырады. Анан ал кошумчалады:

– Эми сен дагы мага шыбырап кой.

Кыз бир пас тайсалдап турду да, анан мындай деди:

– Сен караба, тескери бурулуп тур, ошондо мен шыбырайм. Бирок эч кимге айтпа да, макулбу? Эчтеке дебе, мейлиби?

– Жок, эч качан эч кимге эчтеке дебейм. Бол эми, Бекки!

Том артына бурулду. Кыздын жумшак деми тигинин чачтарын козгой бергенде, кыз ийилип, минтип шыбырады:

– Мен сени сүйөм!

Андан кийин ал ордунан тура калып, отургуч менен орундуктарды айланып чуркады, Том болсо, анын артынан жүгүрдү. Анан ал ак этеги менен бетин жаап, бурчка барып кептелди. Том аны мойнунан кучактап жалынды:

– Мына, Бекки, эми болду, эми өбүшүүбүз эле калды. Коркпой эле кой, андай деле кыйын эмес! Кел эми, Бекки!

Ал кыздын колунан кармап, өзүнө тартты. Кыз бара-бара моюн сунду, колун төмөн түшүрүп, башын эңкейтти да, чуркай берип ысыган бетин Томго тосуп берди. Том кыздын жука эрининен өлтү:

– Мына, Бекки, эми болду. Билесиңби, эми ушундан баштап сен менден бөлөк эч кимди сүйбөшүң керек, менден бөлөк эч кимге турмушка да чыкпайсың. Эми бу түбөлүккө, өмүр бою калат. Мейлиби?

– Мейли, Том, эми мен сенден башка эч кимди сүйбөйм, башка бирөөгө күйөөгө да тийбейм, бирок сен да менден бөлөк эч кимге үйлөнбө.

– Ооба. Сөзсүз. Бул турган иш да. Эч ким көрбөгөн учурда мектепке чогуу барабыз, үйгө да чогуу келебиз, оюндардын бардыгында сен мени тандайсың, мен сени тандайм, ошондой болушу керек, кыз-жигиттер так ушундай кылат.

– Аябай укмуш турбайбы. Мен аны билбептирмин. Ушундай экенин эч укпаптырмын.

– Апей, бул ушундай сонун! Эми тиги Лоуренс экөөбүз...

– Кыздын көздөрү бакырая түшкөнүн көрүп, Том оозунан жаңылып алганын түшүндү, уялганынан унчукпай калды.

– И-и, Том, көрсө, мен биринчи эмес экенмин да, мурун да сенин сүйлөшкөн кызың бар турбайбы, ээ? – деп кыз ыйлап жиберди.

– Бекки, ыйлабачы. Азыр мен аны сүйбөйм, – деди Том.

– Сүйөсүң, Том, аны өзүң деле билесиң.

Том кызды кучактады эле, тигил аны түртүп жиберди да, өзү дубал тарапка бурулуп, токтобостон ыйлай берди. Том аны сооротмокко кайрабарды эле, бирок тигил көнбөй койду. Ошондо ал намысына келип, Беккиден тескери бурулду да, эшикке чыгып кетти. Том улам-улам каалганы карап, Бекки эсине келер бекен деген үмүттө бир топко чейин кете албай, кабатыр болуп турду. Бирок кыз жолобой койду. Томдун жүрөгү ачышып, кыз эми эч качан кечирбейби деп чочуду. Биринчи кадамын шилтей албай, аябай кыжалат болду, бирок акыры тобокелгө салып сыныптын ичине кирип

барды. Бекки мурункудай эле дубалды тиктеп, бурчта шолоктоп ыйлап туруптур. Том уят болгонун сезди. Ал кыздын жанына келип, эмне кыларын билбей турду да, анан көп тартынбай, сүйлөй баштады:

– Бекки, мен... мен сенден бөлөк бир да кызды сүйбейм. Боздоп ыйлагандан бөлөк эч жооп чыкпады. Том жалынып жиберди: – Бекки! Бекки, жок дегенде бир сүйлөп койчу.

Болбой эле кыңылдал ыйлай берди. Том эң кымбат баалуу байлыгын, тулганын томпок жез бурамасын алыш чыгып, кыздын ийнинен тартып, ага көрсөтмөккө сунду.

– Ме, Бекки, аласынбы? – деди ал.

Кыз Томдун колун силкип жиберди эле, бурама жерге ыргып кетти. Ошондо Том тарсылдата басып, мектептен чыкты да, артына кайрылбай турган болуп, жолуна түштү. Бир маалда Бекки шекшип калды. Ал каалганын жанына чуркап барды. Томдун карааны көрүнбөйт. Ал эшикке чыгып үйдү айланып чуркады, Том ал жакта да жок. Анан ал баланы чакырды:

– Том! Кайт бери, Том!

Бекки кулак салды, бирок эч ким ага жооп берген жок. Эми ал түгөйсүз калды, дабыш да жок, сөз да жок, жападан жалгыз турат. Отуруп алыш, өзүн-өзү тилдеп, кайрадан бышактаганга кирди. Даl ушул учурда мектепке балдар келе баштады. Кыз кайгысын нары таштап, капаланган жүрөгүнүн зарын унугуп, бул өтө эле узакка созулган, көңүлсүз, татаал күндү унутмак болду. Ошентсе да айланасында жалаң жат балдар жүрдү, анын кайгысын бөлүшөр бир да киши болгон жок.

## 8. Деңиз каракчылары жана талоончулар жөнүндө

Ириде Том улам бир көчөдөн бир көчөгө буйтактап, окуучулар күнүгө өтчү жолдон улам четтеп, анан буттарын араң көтөрүп, сүйрөлүп басып келатты. Жылжып чыккан бир булактан эки-үч жолу кечип өттү, себеби суу кечсе, изден адаштырат деген сөз балдардын арасында кенири тараган. Жарым saatтан кийин ал Кардифф тоосунун этегиндеги жесир Дугластын тамын тегеренип өттү, ал жактан ылдыйдагы мектеп зорго көрүнчү. Чытырман токойго кирип кетип, жолу жок жерди аралап жүрдү да, калың бутактуу эмил талдын түбүндөгү шибер чөптүн үстүнө отурду. Үлп эткен жел жок. Аптаптын мээ кайнаткан ысыгынан күштар да жым болгондой. Шырп эткен үн чыкпай, жаратылыш мемиреп турду. Кээде эле алыштан тоңкулдактын түкүлдөткөн дабышы чыгат, бирок башка жан жок, баарын кучагына мемиретип алган бейкүттүк ал дабыштан козголуп да койбойт. Дили кайгыга толуп, көңүлү ушул айлана-тегерекке үндөш болуп турду. Бала чыканагын тизесине коюп, жаагын таянып алыш көпкө чейин ойго батып отурду. Жашоо ага болгону түгөнбөс азап катары сезилди, ал жада калса, өткөндө тигил дүйнөгө сапар тарткан Жим Хожес жаткан бейкүт мүрзөгө суктанды. Эчтеке менен ишим жок жатып алыш, түгөнбөс кыялга бата берсем, кандай жыргал болор эле деп ойлоду ал, анан талдардын башы шуулдап, көрүстөндөгү чөп менен гүлдү сылап ойнотсо, эч нерсеге кайгырбай, эч нерсеге кабатыр болбой, дайыма эле ушундай боло берсе. Эң кур дегенде жекшемби мектебиндеги баалары түзүк болсоочу! Ошондо ал чындал өлбөйт беле, биротоло жаны жай албайт беле. Тиги кызды карабайсынбы. Кызга эмне жамандык кылды? Эч нерсе деле кылган жок го... Ага жалаң жакшылыкты каалады, ал эми кыз болсо ага итке, анан калса эң жаман итке кылгандай

мамиле жасады. Кыз мунусуна бир күнү катуу өкүнөт, бирок ошондо, балким, кеч болуп калар. Ах, чиркин, эгер ал убактылуу эле өлүп калса го!

Канткен менен жаш жүрөк жумшак да, көпкө чейин таштай катып турал жок. Бир маалда тез эле бул дүйнөдөгү тиричилик тууралуу ойлоно кетти. Белгисиз бир жерге качып кетсе, кандай болот? Дениздин наркы тарабындагы дайынсыз алысқы өлкөлөргө кетип, эч качан кайтып келбей койсочу! Ошондо Беккинин эмне дегенин көрөт эле! Маскарапоз болом дегенин да эстей койду, бирок анысы бул ирет көңүлүнө туура келбей турду. Аңкоо тамаша, дөдөйдүн өнөрү – булардын бардыгы балкып бараткан көнүлүн шылдыңдагандай көрүндү. Жок, андан көрө ал согушка катышып, кан күйгөн салгылашууда жарадар болуп, даңк менен кайтат. Жок, андан көрө ал индилерге барып, бизондорго аңчылык кылат, Ыраакы Батыштын адам буту баспаган талааларына, же бөлөк бир жактарда тоодо согушту башынан кечирип, ошондой күндөрдүн бириnde бүркүттүн канатын тагынып, улуу көсөм болуп, кызыл-тазыл боёнгон бойдон кайтып келет да, мемиреген бейпил жайдын бир күнүндө жекшемби мектебине таң азандан кадимки согуштагыдай чаңырык салып, ызы-чуу менен киргендө, шериктеринин ичи күйүп, көздөрү чанагынан чыгып кетет. Жок, дагы башкасы бар, дагы мыкты бир нерсе табылат. Ал дениз каракчысы болот. Даал ошондой! Мына, эми келечеги ага ачык-айкын, эң даңкуу көрүндү. Анын данкы дүйнө жүзүнө тараап, ал бүт элдин жүрөгүнүн үшүн алат! Толкуган дениз менен мухиттерде ал өзүнүн узун, кууш «Бороондун жаны» аталган кара кемесинде суу жиреп, үрөй учурган кара туу кеменин түмшүгүндө желбираёт. Ошентип, даңкы алыска тараап турган күндөрдүн бириnde ал капысынан туулуп өскөн шаарчасына келип калат. Анын денеси күнгө күйгөн, колу, бети шамалда жүрүп тотуккан, кырмызы чепкен, макмал шым, бутуна кончу кайрылган чоң өтүк кийип, мойнунда кыпкызыл орогучу менен, кемерине тапанча жана канжалаган, дат баскан кылыч тагынып, башына үлпүлдөк үкүсү бар калпак кийип, кайчылаштырган эки жиликте кишинин баш сөөгү тартылуу желбираеген тууну колуна кармап алып, чиркеөгө кирип барганды: «Бул атактуу дениз каракчысы Том Сойер! Испан Мухитинин Кара Өч алуучусу!» – деген құбұр-шыбыр кулагына жаңырып, ага сүйүнгөнүнөн селдейип туруп калат.

Болду, маселе чечилди, келечекте анын ким болору аныкталды. Ал үйүнөн кетет да, башка турмуш курат. Эртең таң азандан ошентет. Анда азыртан даярданышы керек, болгон мүлкүн чогултушу керек. Ал жакыныраак жерде жаткан чирик дөңгөчкө басып келип, анын түбүн макиси менен чукуп кирди. Бир маалда маки менен жыгачты катуу урду эле, ал дабыштан тигинин ичи көндөй экени билинди. Том чункурга колун сала коюп:

– Мында жоктор бар болсун! Мында барлар ордунда калсын! – деп ырымдай баштады.

Анан колу менен топуракты кочуштап чыгара баштаганда, кызыл карагайдын чамындысы көрүндү. Аны да сүрүп чыгаргандан кийин, тыкан бапестелип, түбүнө, капиталдарына чамынды жыйылган чакан жашыруун жай көрүндү. Ал жерде бир коргол таш бар экен. Том таңыркан калды! Чочулап, желкесин кашынды:

– Жо-ок, мындаи болбойт!

Жини келип, кыжырланып ал коргол ташты алыс ыргытып жиберди да, ойлонуп туруп калды. Иштин жайы мындаи эле: ал дээрлик бардык балдар сыйктуу эле ырымга аябай ишенчү, эми мунусу минтип шерменде кылып жатпайбы. Коргол ташты жерге көмүп жатканда, оюндагы тилегиңди айтышың керек, анан мурда жоготкон коргол таштарындын барысы каяктан болсо да эки аптанын ичинде бекиткен ташың менен чогуу табылып калат дешчү. Анын баары болбогон калп тура. Том ишенгендин баары күмөн болуп чыкпадыбы, бөлөктөргө оңунаң чыгыптыр дегенди көп уккан, бирок

минтип болбой калыптыр дегенди эч уккан эмес. Минтип издей баштаганда бир нерсе бекиткен жерин таптай калары анын оюна да келген жок. Көпкө чейин бул тууралуу башын катырды, анан акырында мастан кемпир аралашып, бүт бузган экен да деди ичинде. Ал муун текшермек болду, туш тарараптан издеп отуруп, кумдун арасынан кичинекей бир чункурду таап алды. Ал жерге жата калып, эриндерин ошол чункурга такап, шыбырай баштады:

– Жерди кезген кумурска, жерди кезген кумурска, эңсегенди айт мага! Жерди кезген кумурска, жерди кезген кумурска, эңсегенди айт мага!

Кум кыбырай түштү да кибиреген кара кумурска бир көрүнүп, кайра коңулуна кирип кетти.

– Айтыштан коркуп атат. Көрдүнбү, аны мастан кемпир дубалаган. Ушундай болорун билгем.

Анын мастан кемпирге алы жетпесин, аны менен күрөшүүдөн эч майнап чыкпасын билип эле турду, андыктан Том колун шилтеди да, жанагы ыргытып жиберген коргол ташты тапса, жакшы болорун ойлоду. Анан ал чымырканып издей баштады. Бирок коргол ташты таппады. Ошондо ал жанагы жашырын жерге кайра келип, мурда коргол ташын ыргытып жиберген жерде турду да, чөнтөгүнөн экинчи коргол ташын алыш чыгып, ошол тараапты көздөй ыргытты:

– Тууган тууганды изде! – деди.

Ал коргол таштын түшкөн жерин байкап калды да, чуркаган бойдон издей баштады. Коргол таш же аябай жакын, же аябай алыш түшкөн болушу керек. Том дагы эки жолу ыргытты. Акыркысы оң чыкты: коргол таштар бири-биринен эки кадам аралыкта жаткан экен.

Ошол учурда жапжашыл токойдун четинен оюнчук жез сурнайдын угулар-угулбас үнү чыкты. Том күрмөсү менен шымын чече койду да, ычкырын тартып, жыгылып жаткан жыгачтын артындагы куураган чырпыктарды шилей баштады, ал жактан жебе менен жаа, жыгач кылыш менен жез сурнай алыш чыкты да, заматтын ичинде бул буюмдарын кучактаган бойдон көйнөгүн жагжайтып алыш, жылаңайлак жүгүрүп жөнөдү. Бир маалда ал бой керген кара жыгачтын астына келди да, жооп катары белги берди, анан бутунун учун тура калып, өйдө көтөрүлдү да, талдардын аркасындагы дабыштарга кулак салды. Бул анын кыялышында шериктерине этият болгула деген ишараты болчу:

– Токтогула, жигиттер! Бу тосмодон мен сурнай тартмайынча, бириң да көрүнбөгүлө!

Токойдун арасынан кудум Томдой жеңил кийинген, ошондой эле куралданган Жо Харпер чыгып келди. Том аны бир сыйра карап алды:

– Токто! Шервуд токоюна менин уруксатымсыз ким кире алат?

– Гисборндук Гай эч кимден уруксат сурабайт. Сен өзүң кимсин, ушинтип...

– Ушинтип сүйлөгөнгөбү? – деди Том тигинин сөзүн коштоп. Алар китептегидей сүйлөшчү.

– Ушинтип сүйлөгөн кимсиң сен?

– Менби? Мен Робин Гудмун, сендей касташкан жан менин ким экеними эми тааныйт.

– Сен чын эле ошол атактуу каракчысыңбы? Мейли анда, мен сени менен салгылашууга даярмын. Ушу токой жолдорунда жүрүүгө кимдин акысы бар экенин азыр чечебиз. Кол сал!

Болгон куралын жерге коюп, бир гана жыгач кылыштарын алып, экөө биринин бутун бириникине тийгизип турду да, анан эрөөлдүн бүт эрежелерине жараша кылыштарын «еки ирет өйдө, эки ирет төмөн жаңсап», чындал эле жекеме-жеке чыгышты. Ошол маалда Том мындай деди:

– Иштин жайын билсен, эми батыраак башта!

Эрөөлдү алар ушундай күү менен баштады, тез эле күйүгүп, кара терге түшүп чыгышты. Акырында Том кыйкырды:

– Жыгыл! Жыгылбайсыңбы! Эмнеге жыгылбайсың?

– Жыгылбайм! Өзүң жыгылбайсыңбы? Жараатты сен көбүрөөк алдың го.

– Кеп жараатта эмес. Китепте жазылбагандан кийин мен жыгылбайм. Китепте минтип айтылган: «Ошондо ал артына керилип туруп Гисборндук байкуш Гайды чаап өлтүргөн». Сен нары карап турушун керек, ошондо мен сени арканан чабам.

Китеп деген китеп, аны менен талашканга болбойт. Ошол себептен Жо Харпер жонун тосуп берди да, бир чапкандан кийин жыгылып түштү.

– Болуптур, – деди Жо туруп келип. – Эми мен сени өлтүрөйүн. Антпесе адилетсиз болуп калат.

– Эчтеке болбойт. Китепте андай айтылган эмес.

– Э, койчу, айбан болбо, муунц айбанчылык эмей эмне?

– Мейли, Жо, сен кечил Тэк же тегирменчинин уулу болуп, мени союл менен ур же мен Ноттингем шерифи болоюн, сен болсо Робин Гуд болуп, мени өлтүр.

Алар бул тыянакка макул болуп, айтылган эрдиктин баарын ишке ашырды. Анан Том кайрадан Робин Гуд болуп, андан кийин чыккынчы кечил аял анын кансырап жатканын көрүп, жаратын таңбай койду. Эң соңунда Жо жолбашчысы жок каракчылардын тобун элестетип, бакырып ыйлап, аны нары сүйрөп барды да, алдан тайып бараткан колдоруна жаа менен жебесин карматты. Ошондо Том минтти:

– Бул ок каякка барып түшсө, кайран Робин Гудду ошол жерге алып барып, көгөргөн талдын түбүнө көмгүлө.

Анан жааны тартып, жебесин коё берди да, өзү чалкасынан түштү. Чалкан чакпаганда, ал тура качканын ордуна өлүктөй суналып, көпкө жата бермек. Балдар кийинип, куралдарын бекитип, дүйнөдө эми каракчылар жоголду деп кайгырып, жок кылганыбыз үчүн азыркы цивилизация эми бизге кантип сый-урмат көрсөтөт болду экен деп кыялданып үйлөрүнө жөнөдү. Алар өмүр бою Кошмо Штаттарда президент болгондон көрө, бир жыл болсо да, Шервуд токоюнда каракчы болгонубуз он турбайбы деп сыймыктанып келатышты.

## 9. Көрүстөндөгү киши өлтүрүү

Демейдегидей эле, Том менен Сид экөөнү ал күнү кечки saat тогуз жарымда уктоого жаткырышты. Жатарда алар кудайга сыйынып, Сид ошол замат уктап

калды. Том уктабастан чыдамсыздык менен бир белгини толкунданып күтүп жаткан. Анын ою боюнча, таң атайын деп калган сыйктуу. Тыңшаса, saat араң түнкү онду урганы угулду. Ай, ушу күттүргөнүй! Ооналактап нары-бери оодарылгысы келди, бирок Сид ойгонуп кетеби деп чочуду. Караптыда көздөрүн алаңдатып, унчукпай жатты. Анын тынчы кетип, тунжураган тымтырстык кучагына ороду. Секинден бул тымтырстан угулар-угулбас, эптең эле байкалган дабыш чыгып жатты. Сааттын жебеси дагы чыкылдап турду. Эски устундар акырын кычырай берди. Тепкичтер кичинеден кийчылдады. Үйдүн ээси кыдырып жүрсө керек. Полли таеженин бир калыпта, акырын тарткан конуругу угулуп жатты. Ал аз келгесип, чегиртке дагы кулак-мээни жеп чырылдайт, анын каякта экени машаякка да белгисиз. Анан дубал, керебеттин бет мандайында жөрмөлөп жүргөн конуздун карасанатай дыңылдаганы анын денесин дүркүрөттү, бул деген жакында үйдөн бирөө жарымынын өлөрүн билдирет. Анан түнкү сыйдырымда каяктан келгени белгисиз бир ит улуп кирди, андан нарагыраактан дагы бир ит акырын улуганга кошулду. Томдун тынчы кетип, абдан кыйналды. Убакыт өтпөй, биротоло токтоп калган окшойт деп жатып, ал бир кезде үргүлөп кетти. Сааттын жебеси он бир жолу какты, бирок Том аны уккан жок. Түшүнө бир нерселер кирип, ага мундуу мыёологон добуш аралашты. Кошуна үйдүн терезеси тыкылдаганда, Том ойгонуп кетти.

– Мыш, балакет баскыр! – деген үн менен сарайдын дубалына тийип быркыраган бош шишенин дабышынан анын уйкусу биротоло какты.

Бир пастан кийин ал айнектен сыртка чыкты да, коңшу тамдын шыйпаңы менен этияttап жылып жөнөдү. Баратып ал эки жолу секин мыёолоп койду, анан ағылдын чатырына, андан соң жерге секирип түштү. Ал жерде Хеклберри Финн өлүк мышыгы менен туруптур. Балдар жолго чыгып, карантыда көрүнбөй калышты. Жарым сааттан кийин алар мүрзөнүн короосунун аркасында тизеге тирелген көк чөптү аралап барады.

Мүрзө эски болчу, андайлар Батыш штаттарда жайнайт. Шаардан бир жарым чакырым алыстыкта мүрзөлөр дөң-дөң болуп созулуп жатчу. Ал эски жыгач кашаа менен тосулуп, кашаанын айрым жерлери ичине, айрым жерлери сыртына кыйшайып турчу, бир да жери түз эмес эле. Көрүстөндү бүт чөп, куурай басып кеткен, эски мүрзөлөрдүн төбөсү оюлуп калган, мүрзөнүн үстүндөгү белги таштардын бири дагы өз ордунда эмес эле, күрт жеп, чирип калган тактайлар жантайып эптең эле турат. «Тигинин унтулбас эстелиги» деп бир кезде тактайдын бетине жазылган чыгар, бирок азыр бир да жазуу түндү мындай кой, жарыкта деле окулбайт.

Мелүүн шамал талдардын бутактарын шуудуратат, ал эми Том болсо, тебелегенибиз үчүн арбактар даттанып жатат деп чочулайт. Балдар жарытып сүйлөшкөн жок, сүйлөшсө дагы шыбырап сүйлөштү, турган жери, түнкү мезгил, мүрзөдөгү тунжураган жымжырттык балдарга жаман таасир калтырды. Алар өздөрү издеген чакан дөбөнү тез эле табышты, көрдөн бир нече кадам алысыраак үч чоң кара жыгачтын артына калкаланып жашынышты. Алар көпкө унчукпай күтүп отурушкансыды. Үкүнүн алыстан угулган үнү гана болбосо, мемиреген жымжырттык. Томдун эсине кайгылуу бир ой келип, аны эптең сүйлөшүп отуруп унуткусу келди. Ошондуктан, ал минтип күбүрөндү:

– Кандай дейсин, Хек, биздин биякка келгенибиз үчүн арбактар таарынбас, ээ?  
– Мен каяктан билейин. Аябай коркунучтуу, ээ? Коркунучтуу болбой анан...

Жымжырттык көпкө созулду: балдардын ойлогону эле ошол жөнүндө. Анан Том кайра шыбырады:

– Йа, Хек, картаң какбаш сүйлөгөнүбүздү угуп турат болушу керек, ээ? Кандай деп ойлойсун?

– Сөзсүз угат. Мындайча айтканда, анын арбагы угат.

Том унчукпай калды да, аナン мындай деди:

– Андан көрө, мен «Уильямс мырза» десем болмок экен. Мен аны капалантайын деген эмесмин. Элдин баары аны «картаң какбаш» дейт.

– Өлгөн кишилер тууралуу сүйлөрдө абайла, Том.

Эми Томдун таптакыр сүйлөшкүсү келбей калды, алар көпкө чейин унчугушкан жок. Бир пастан кийин Том Хекти ийнинен тартып шыбырады:

– Чиш-ш!

– Сага эмне болду, Том?

– Экөөнүн төң жүрөгү шуу дей түштү, элейип экөө төң бири-бирине жабышты.

– Чишиш! Ана дагы чыкты! Сен уккан жоксунбұ?

– Мен...

– Ана! Эми уктуңбу?

– Э-э, Том, ошолор го! Ошолордун өзү. Эмне кылабыз эми?

– Билбейм. Бизди алар көрөт дейсинбі?

– Э-э, Том, түнкүсүн алар мышыктан да жакшы көрөт. Андан көрө келбей койсок болмок экен.

– Коркпо. Алар бизге тийбейт болушу керек. Аларга биз эчтеке кылган жокпуз го. Тынч отурсак, балким, алар бизди байкабай калат.

– Коркпой көрөйүнчү, Том, бирок денем бүт калчылдап атат.

– Тыңшасаң!

Балдар дем чыгарбай, тыңшап калышты. Мұрзөнүн наркы четинен аларга чала угулган үн жетти.

– Көрдүңбү тиякта! – деп шыбырады Том. – Ал эмне, йа?

– Ал тозоктун оту. Ой-үй, Том, иттей коркунучтуу экен.

Карайган бир белгисиз сөлөкөттөр караңгыда бүлбүлдөгөн шамчыракты термелтип, аларга жакындал келе берди, анын нуру так сыйктуу жерге төгүлүп келатты.

– Бул шайтандар, – деди Хек денеси бүт титиреп. – Эми алар анык көрүндү. Үчөө экен! Том, экөөбүздүн ажалыбыз жетиптир! Сен дуба билесинбі?

– Окуйм, бирок коркпо. Бизге алар тийбейт. «Бизди баләэден куткара көр...»

– Чишиш!

– Эмне болду сага, Хек?

– Алар адам экен! Жок эле дегенде, бирөө. Тиги Мафф Поттердин үнү.

– Йа, койчу!

– Мен билем го. Кыбыраба. Ал бизди байкабайт? Мас экен. Демейдегидей өлөрчө ичиp алса керек, карт аракеc!

– Мейли, мен кыймылдабай отурам. Адашып калды. Дегеле таба албайт, дагы жакындал келатат. Жакындасты – ысык. Алыстады – суук. Дағы ысык. Кокуй, күйүп кетер бекен! Мына, туура. Э-э, Хек, мен дағы бирөөнүн үнүн тааныым, ал инди Жо экен.

– Чын, нак өзү, кашайгырдык! Мунун шайтандан да жаман... Каякка? Эмне кылышп жүрөт болду экен?

Үндөрү тып басылды, себеби үч киши көрүстөндүн жанына келип, балдар бекинген жердин жанына токтоду.

– Мына ушул жерде, – деди үчүнчү дабыш. Бир киши шамчыракты өйдө көтөргөндө, анын жарыгынан балдар жаш дарыгер Робинсонду таанышп калышты. Поттер менен инди Жо аркан, күрөктөр салынган кол арабаны сүйрөп келиши. Алар көр-жерин жерге түшүрүп, мұрзөнү ача башташты. Дарыгер шамчыракты көрдүн башына коюп, жанагы үч кара жыгачка жакын басып келип, ага далысы менен жөлөнүп, жерге отурду. Колун сунса эле, сөөмөйү менен тигилерди сайшп ала тургандай болуп, балдарга ушунчалық жакын отурду.

– Болгула! – деди ал үнүн секин чыгарып. – Азыр ай чыгып калышы мүмкүн.

Бир нерсе деп күнк этип жооп беримиш болуп, Мафф Поттер менен инди Жо экөө каза берди. Көпкө чейин топурак, кум, шагыл ыргыткан қүрөктөрдүн шагыраганынан башка, эч дабыш чыккан жок. Дағыш бир түрдүү эле. Акыры жыгачтын үнү чыгып, күрөк табыттын капкагына тийди көрүнөт, дағы бир пастан кийин Поттер менен инди Жо экөөлөп табытты мурзөдөн алып чыгышты. Алар күрөк менен капқакты ачып, өлүктү чыгарып, аны күп эттирип ыргытып ташташты. Ай булуттан кылайып чыгып, өлүктүн кубарыңыз жүзүн жарык кылышп турду. Даляр кол арабага сөөктү салып, үстүн төшөк менен жаап, аны жип менен катуу байлан коюшту. Поттер чөнтөгүнөн килейген бүктөмө бычагын чыгарып, жиптин салаңдаган учун кести да, анан минтти:

– Мына, бардыгы даяр болду, касапчы мырза, дағы бешти чыгарыңыз, антпесеңиз биз бул тарпты ыргытып жиберебиз.

– Азамат, муну менен мына ушинтип гана сүйлөшүү керек! – деди инди Жо.

– Бул эмне дегениңер? – деди дарыгер. – Акчасын алдын ала төлө дедиңер, мен төлөп бердим го.

– Ооба, бирок сиздин дағы азыраак карызыңыз бар, – деп баштады инди, ордунан козголгон дарыгерге жакындал. – Беш жыл мурун мен сизден биртике бирдеме сурап барганымда, сиз мени атаңыздын ашканасынан кууп чыккансыз. Ошондо мени жаман ой менен келдин дегениңер. Анан мен жүз жыл болсо да, акыры өч алам дегенимде, атаң мени селсаяктай кылышп камакка отургуган. Анын баарын унутту дейсизби? Менин каным бекеринен инди эмес. Эми минтип, келме кезек дегендей, колго бир түшкөндө, оңай эле кутулам дейсизби?

Ал дарыгерге колун кезеди. Ошондо дарыгер жүз талаштыра тартып жиберди эле, инди ала салып барып жерге кулады. Поттер бычагын колунан түшүрүп жиберди да, дарыгерге кыйкырды:

– Эй, шеригиме тийбениз!

Анан дарыгер экөө чөптүн үстүн тебелеп, такалары менен жерди оюп жакалаша кетти. Инди Жо тура калды. Жини кайнап чыдабай, көздөрү канталап, жерден Мафф Поттердин бычагын ала койду да, бүкчүндөгөн бойдон ыңгайын таап, жакалашып жаткандардын жанында мышыктай болуп андып турду. Бул арада жаш

дарыгер Поттердии колунан жулкунуп чыгып, Уильямстын көрүнөн бир оор тактана ала койду да, Мафф Поттерди көмөлөтө чапты, дал ошол маалда аргын бычагын сабына чейин дарыгердин төшүнө матырып алды. Ал тамтаңдап, каны чууруган бойдон Поттердин үстүнө кулап түштү. Ошол учурда айдын бетин булут басып, коркуп, караңғыда жол таппай чуркап бараткан балдарга бул каргашаны көргөзбөй жаап калды. Ай булуттун арасынан чыкканда, инди Жо жерде солоюп жаткан эки кишинин ортосунда делдейип аларды карап турган эле. Дарыгер бир нерсе деп булдуруктап, эки ирет дем чыгаргандай болду да, анан тык токтоду.

– Мына эми эсептештик, шайтан алгырдыкы, – деди инди. Эми ал өлүктү тоногонго кирди. Анан каргашалуу бычакты Поттердин ачык жаткан оң алаканына карматып, сынган табыттын үстүнө отурду. Бир аз убакыт өттү, Поттер кыбырап онтоду. Колундагы бычакты мыкчый кармап, бет алдына жакындатып, акшайып бир карап алды да, анан селт этип, колундагыны ыргытып жиберди. Өйдө болуп, өлүктү өзүнөн нары түртүп салды да, эмне болгонун түшүнбөй, туш тарабына элеңдеп, анан Жону көрдү.

- Тобо-о, эмне болуп кетти, йа? – деп собол узатты ал.
- Жаман иш болду, – деди Жо кымырабай. – Эмне үчүн минттиң?
- Эмнени? Жок, муну мен кылган жокмун!
- Болду эми! Билип алгын, бул дөөдүрөгөнүң сени бары бир калкалай албайт.

Поттер титиреп, өнү-башы бузулуп кетти.

– Соолугуп кетемби десе. Бүгүн эмнеге ичтим десен! Дале башым зыңқылдайт, биякка келаткандан да жаман. Айтчы, Жо, чыныңды айтчы мага, дос, чын эле муну мен өлтүрдүмбү, йа? Башым зыңқылдайт, эчтеке эсте жок. Жо, мен минтейин деген эмесмин, кудай акы, мен мындай кылайын деген эмесмин, Жо. Айтчы мага, деги эмне болуп кетти, Жо? О кокуй, эмне деген каргаша, жапжаш, колунан баары келип турган жигитти өлтүрүп койдумбү?

– Экөөн урушуп кеттин, анан ал сени тактай менен бир урду. Сен томолонуп түштүң, анан ыргып тура калдың да, аз жерден тамтаңдап кулап кете жаздадың. Ошондо сен бычакты ала коюп, тигил сени дагы ура турган болгондо, малып алдың. Андан кийин экөөн тең жыгылдың, ошентип өлүктөй солоюп жаттыңар...

– Ий, кокуй ай, эмне кылганымы өзүм да билбейм. Чын эле ошондой болсо, мындан көрө жашабай эле койгонум оң. Баарын кылган арак, мээм да жукарып калса керек. Колума эч качан бычак алчу эмес элем. Канча уруштум, бычакка колум тийген эмес. Кимден сурасаң да айтат. Жо, эч кимге айтпа, ээ! Убада берчи, сен жакшы жигитсиң го, Жо. Мен сени дайыма жакшы көрчү элем го, сага дайыма болушчу элем, билесиңби? Кантип эле эсицен чыгарасың? Сен айтпайсың да ээ, Жо? Андан кийин байкуш бүкчүйүп, колун куушуруп, киши өлтүргөндүн астына жыгылды.

– Ооба, сен мага дайыма ак ниетте болдуң, эми мен да сага ошондой мамиле кылам. Буга мен убада берем.

– Жо, сен периштесиң. Канча жашасам, сага ошончо сыйынып, өмүр бою жакшылыгыңды унутпайм, – Поттер ыйлап жиберди.

– Болду эми, кой, жетишет. Азыр ыйлап отурчу мезгил эмес. Сен бу тарап менен кет, мен болсо, тиги тарап менен кетейин. Бол эми, кыймылда, артындан эч из калтырба.

Поттер адегенде тез басты да, анан катуу чуркап жөнөдү. Аргын бир топко чейин анын артынан тиктеп турду. Анан ичинен күнгүрөндү:

– Башка жеп, чын эле эси ооп калган болсо же ушул кейпиндей чын эле мас болсо, анда ал бычагын унутуп койду, эстеген күндө да бычагын алганы көрүстөнгө жалгыз келгенден чочуйт, мунун коёндукундай да жүрөгү жок.

Бир топтон кийин өлгөн дарыгерди, төшөктүн ичиндеги сөөктү, ачык калган табытты, төбөсү ачылган көрдү жалгыз гана ай көрүп турду. Айлананы кайрадан тунжураган жымжырттык басты.

## 10.Качуу

Корккон балдар энтигип, шаарды карай шашып-бушуп чуркап баратышты. Бирөө артынан кууп келаткансып, алар кээде артын кылчактап карап коюшат. Карапында астынан көрүнгөн ар бир дүмүрдү адам экен деп чоочуп, корккондон делдейе түшүшөт. Шаарчанын четиндеги үйлөрдүн жанынан өтүп баратканда, уйкусу бузулган сергек иттердин үргөнү күчөп, алар ого бетер жан талашты.

– Эң кур дегенде булгаары эшчү жерге жетсек! – деди Том, сөз сүйлөгөн сайын энтигип, анан шыбырга өтүп. – Мен чуркай албай калдым.

Жооп бергендин ордуна Хеклберринин энтигип бышылдаганы гана угулат, анан алар болгон күчүн чогултуп, эңсеген жерин көздөй учуп жөнөштү. Ал жакка жетери менен ачык эшикten бирин бири түрткүлөп киришти да, ошонусуна кубанып, энтигип, бышылдап, далда жерге бөгүп калышты. Бир аздан кийин эс-учун жыйып, жүрөктөрү ордуна келди. Том шыбырады:

- Хеклберри, эми эмне болор экен, кандай дейсин, йа?
- Дарыгер Робинсон өлүп калса, анда тигилер дарга асылат.
- Ошондой болот дейсинбى?
- Анан эмне, ошондой эле болот.

Том үн дебей туруп, анан кайра сурады:

- Муну ким айтмак эле? Экөөбүзбү?
- Эмне деп атасын? Ар кандай болушу мүмкүн. Капысынан инди Жо асылбай калсачы? Ал бизди сөзсүз өлтүрөт, бүгүн болбосо, эртең, мында эч шек жок.
- Мен деле ошондой дейм, Хек.

– Жеткире турган болсо, тиги Мафф Поттер жеткирсин. Ал иттей акмак киши, анын үстүнө аракеч. Мас эчтекени сезбейт да.

Том жооп берген жок, ойлонуп турду, бир аздан кийин күбүрөдү:

- Хек, Мафф Поттер эчтеке билбейт. Ал эмнени айтмак эле?
- Эмнеге ал эчтеке билбейт?
- Анткени инди Жо дарыгерди бычак менен сайганда, тигил эс-учун билбей селдейип жаткан. Ал бирдемени көрдү дейсинбى? Же бирдемени билет дейсинбى?
- Чын эле, Том, кудай акы, туура сөз!

– Билесиңби, мунун дагы бир жери бар да? Балким, тигил тактай менен ургандыктан өлгөндүр.

– Андай болушу мүмкүн эмес, Том. Ал ичип алыптыр, көрүнүп эле турбайбы, дегеле соо жүргөн күнү жок. Менин атамды эле карабайсыңбы: ал өлө ичкенде, төбөсүнө чай кайнатсан да әчтекени билбейт. Өзү деле ошентип айтып келет. Мафф Поттер деле так ошондой, бу турган иш. Соо болгондо, балким, тигинтип катуу урганда, аман калбайт эле го, бирок андайга да барбайт.

Том бир пас дагы ойлонуп турду.

– Хек, сен эч кимге айтпайсыңбы?

– Том, ооз ачпашыбыз керек. Билесиң го, тиги инди шайтан дарга асылбаса, акыр түбү ал бизди жок кылат. Оозунду ачпа! Кел, Том, ооз ачпайбыз деп ант берели, антпесек болбайт.

– Мейли, мен даярмын. Ошентели, кел, кол кармашып, ант берели...

– Андай эмес. Ал майда-чуйда иштерге, өзгөчө кыздарга ант бергенге гана жарайт. Билесиң, алар улам ушактай берет го, колго түштү дегиче, бүт далдырап айтып коёт. Бул болсо, олуттуу иш да, аны жазыш керек. Болгондо да кан менен жазыш керек.

Бул ойду Том чын дили менен көлдоду. Баары каймана, сырдуу жана сүрдүү өттү: каранғы түн, ант берүү, айланы-чөйрө – бүт бардыгы бири-бирине келишип турду. Том айдын жарыгына чагылышып турган кызыл карагайдын чамындысын таап, чөнтөгүнөн бир үзүм жошону алып чыкты да, анан атайлап жарык ага тийип тургандаи кармап, жоон тамганы жазганда тилин тиштеп, ичкесин жазганда тилин чыгарып, мындай саптарды чиймеледи:

*Хек Фин менен Том Сойер бул иши жөнүндө сөз чыгарбоого ант берет. Кимдир-бирөөнө айтып же бир ооз сөз эле жазсак, анда турган жеребизден өлүп калалы.*

Хеклерри Томдун минтип заматта жаза койгонуна жана сөзмөрдүгүнө чын ықластан сүйүндү. Ал дароо жакасынан төөнөгүчүн алып, сөөмөйүн сая турган болду эле, бирок Том аны токтотту:

– Токто, мунун жарабайт. Жез төөнөгүч экен. Балким, мында жез уу бардыр.

– Ал эмне дегениң?

– Ал уу. Анын бир тамчысын эле жутуп көрчү, анан билесиң эмне экенин.

Том оролгон жиптен бир ийне чыгарды, анан алардын ар бири баш бармагын сайып канатты да, бирден тамчы кан сыгып алды. Кыйналып отуруп бармагынан кан чыгаргандан кийин Том айласын таап, өз атынын баш тамгасын чыпалагы менен жазды. Анан ал Хеклерриге X менен Ф кандайча жазыларын көрсөттү, ошентип иш да бүттү.

Ырымдал, дубалап, чамындыны дубалдын түбүнө көмүп коюшту, ошону менен экеөнүн тили кишенге оролуп, ачкычы кол жеткис жерге бекитилди десе болот. Дал ошол маалда бир караан бузук имараттын бир учундагы анырайган жылчыктан жылт эткендей болду, аны балдар байкабады.

– Том, – деп шыбырады Хеклерри, дайыма тилибизди тишибизге бекитип жүргөнгө мунун жардамы барбы?

– Бар да. Бирок баары бир оозду ачпашыбыз керек. Антпесек жаныбыз соо калбайт, билдингби?

– Туура, мен деле ошондой дейм да.

Том көпкө чейин ага бир нерсени шыбырады. Бир кезде так жанынан, он чакты кадам нараактан ит үрүп кирди. Балдар чочуп кетип, бири-бирине жабышып калды.

– Бул кимге үрдү? – деди Хек энтиге шыбырап. – Билбейм, тешиктен шыкааласаң, бол тез!

– Жок, мени коюп, өзүң шыкаалачы, Том!

– Койчу, шыкаалай албайм, эч карай албайм, Хек!

– Карабайсыңбы эми! Каракы, кайра үрө баштады.

– Кудайга шүгүр, – Том шыбырады. – Мен үнүнөн тааныдым, бу Харбисондун ити.

– Анда жакшы экен, жүрөгүм түшүп калбадыбы, Том, бир жолбун ит экен дегем.

Ит кайра үрдү. Балдардын жүрөгү дагы түштү.

– Кокуй, бу жанагы ит эмес! – деп шыбырады Хеклберри. – Каракы, Том!

Томдун бүт денеси титиреп, бул ирет ага макул болду да, тешиктен карап, акырын шыбырады:

– Йа, Хек, бу жолбун ит экен!

– Бол тез! Том, бачым! Ал кимге үрүп жатат?

– Бизге үрсө керек. Биз анын ордуна минтип катар отуруп алыптырызы.

– И-ий, Том, ишибиз чатак. Бардыгы түшүнүктүү, эмне болорумду да билип турал! Менин күнөөм аябай көп.

– Мен да оңбай калайын! Мектептен качып, болбогон жосунду чыгара бергендин кесепети ушу экен да. Тырышсам эле мен Сидден кем эмес болот элем, ошого мойнум жар бербей койбодубу. Ушу жолу эптеп аман-эсен кутулсам, көрөсүн, мени жекшембى мектебинен сүйрөп чыгара албай каласынар, – деп Том акырын шолоктоп ыйлаганга кирди.

– Сен эмне жаман жүрдүң беле? – артынан Хеклберри да балбалактап ыйлап жиберди. – Бу эмне дегениң, Том Сойер? Мага салыштырмалуу сен периштесин го. Йа, кудай, эң кур дегенде сенин жарымындай жакшы болсомчу!

Том бир кезде боздоп ыйлаганын токтотуп шыбырады:

– Көрдүнбү, Хек! Ал тескери карап отурат?

Хек карап алып, сүйүнүп кетти.

– Ооба, чын эле тескери карап отурат! Мурун кандай отурду эле?

– Мурун деле ушундай отурган. Мен акмак болсо, муну байкабаптырымын. Мына, эми жакшы болду, көрдүнбү? Бирок бу кимге үрүп атат деги?

Ит үрбөй калды. Том тыңшап калды.

– Чиши! Бу эмне, йа? – деп шыбырады ал.

– Чочконун коркулдаганы окшойт. Жок-жок, Том, бирөө конурук тартып аткандай го.

– Туура, конурук тартып атат. Бу каякта, Хек?

– Менин оюмча, тиякта, тээ тиги четте окшойт. Кыскасы, ошояктан чыккансыйт. Атам кээде чочколор менен ошоякка жатып калчу. Ал конурук тартканда, кудай анын

бетин нары кыл, уйкананын чатырын кантарып сала тургансыйт. Эми ал биздин шаарчага келбейт болуш керек.

Эмне болсо да көрөлү деп балдар кызыгып калды.

– Хек, коркпосон, жүр көрөлү.

– Эмнегедир бутум тартпай турат, Том. Капысынан бу инди Жо болуп калсачы?

Том чочулады. Бирок балалык кызыгуу азгырды көрүнөт, эгер конурук басылса эле, кайра безмек болуп убадалашты. Ошентип, алар уктап жаткан кишини карай буттарынын учу менен басып жөнөдү. Том алдыда, Хек артында. Төрт-беш кадам жетейин деп калганда Том бир жыгачты карсылатып, сындыра басып алды. Уктап жаткан киши күнгүрөнүп, бери карай оодарыла бергенде, айдын жарыгы анын бетине тийди. Бул Мафф Поттер болчу. Ал кыймылдай бергенде, балдардын жүрөгү түшүп, үмүттөрү үзүлдү. Бир маалда корккондору басылып, алар бутунун учу менен жылып, чала бузук дубалдын артына өтүштү да, коштошордо бир аз сүйлөшүп алалы деп жакын жерге кайра токтошту. Ал жактан да иттин уңулдап улуганы чыкты. Артын караса, бир ит Мафф Поттерден бир-эки кадам алыстыкта тумшугун ага буруп, асманды карап алып, улуп жаткан экен.

– Йа, кудай жалгагыр! Бул тигиге улуп атыптыр! – деди балдар тең жарыша.

– Э-э, Том, эки апта мурун бир жолбун ит түн ортосунда Жонни Миллердин үйүнүн адына келип улуптур дейт, ошол эле күнү кечинде сырттагы дубалына бир чегиртке конуп алып чырылдаптыр дейт, бирок ушу күнгө чейин алардан эч кимиси өлбөптүр го.

– Ооба, билем. Өлбөсө эле эмне экен? Билесиңби, Греси Миллер дал ошол ишембиде ашканасындагы очокко тайып жыгылып, катуу күйбөдү беле?

– Бирок өлгөн жок да. Өлбөй эле ал айыгып келатпайбы.

– Көрөсүң го, анын иши начар, баары бир өлөт, ал эмес Мафф Поттер да өлөт. Кара түстүүлөр ушундай дейт, мындайды алар жакшы билет.

Анан алар терең ойго батып ажырашты. Том жаткан бөлмөсүнүн терезесинен киргенде, таң сүрүп калган эле. Дабышын чыгарбай чечинди да, бүгүнкү окуяны эч ким билбей калганына абдан сүйүнүп уктап калды. Секин конурук тарткансып жаткан Сиддин бир сааттан бери ойго жатканын ал байкаган жок.

Том ойгонсо, Сид небак кийинип, кетип калыптыр. Үйгө түшкөн күндүн нурунан, анан жумшак соккон керимселден улам шашке болуп калганын билсе болор эле. Том таңгалды. Эмнеге аны эч ким ойготкон жок, демейдегидей асылган жок? Бул ой ар кандай шектенүүнү туудурду. Ал бир заматта кийинип, уйкусурап алы кетип, уйкусу канбай ылдый түшүп келди. Үйдөгүлөр далае дасторкондун тегерегинде отурган экен, бирок наныштөсүн ичиp бүтүшүптүр. Эч кимиси аны жемелеген жок, бардыгы тең байкамаксан болду. Дасторкондо жымжырттык өкүм сүрүп, баарынын кабагы бүркөк, муну көрүп, Томдун жүрөгү шуу дей түштү. Том шайыр түрүн көрсөтүп, ордуна келип отурду, бирок анысы жан далбастык эле, эч ким ага унчуккан жок, күлгөн да жок, өзүнүн да көнүлү жайында эмес эле, ал эч нерсе дебеди.

Наныштөдөн кийин аны таежеси чакырды, кичине уруп, ошону менен тим болот деп Том сүйүнүп кетти, бирок, көрсө, иш андан чатак экен. Карыганда мени кийнаганыца кантип чыдайм деп ыйлактады таежеси, мындан нары да оюңа келгенин кыла бер, өзүнүн түбүңө өзүң жетип, карыган таеженди ажалдан мурун өлтүрүп ал, сени тарбиялайм дегеним менен баары бир колумдан келбейт окшойт, экинчи далалат да кылбайм деп какшанды. Бул Томго келтектен да катуу тийди, жүрөгү денесинен да

катуу ооруду. Том ыйлады, кечирим сурады, адептүү болом деп карганды, акыры таежеси Томду коё берди, бирок ал өзүнүн толук кечирилбөгөнин, өзүнүн ишенимден чыкканын түшүндү.

Таежесинен чыкканда ушунчалык кайгылуу, ушунчалык өнү суз эле, Сидден өч алганга да дити тарткан жок. Сид, көрсө, арткы эшиктен бекер эле уурданып качыптыр. Том мектепке бутун зорго сүйрөп, кабагы бүркөк жана каардуу келди. Кечээ Жо Харпер менен сабактан кетип калгандыгы учун жазасын алды го, кайгыга басылган кишидей ал бул сыйктуу майда-барат жазаны кенебейт деле, сабаса дагы камырабай туруп берди. Анан ордуна кайра келип, чыканагын таянып отурду. Кайгысы аябай көп, азапты аябай тарткан кишидей кайгылуу бойдон дубалды тиктеп отурду. Чыканагынын астында бир катуу нерсе жаткан эле. Бир топ убакыт өттү, ал үшкүрүнүп секин козголду да, ошол нерсени алды. Кағазга оролгон экен. Том аны ачып карады. Деми кыстыгып, узакка созулган оор үшкүрүгү угулду. Анын жүрөгү сыйылды. Бул жанагы тулганын жез бурамасы экен.

Багы жокко дагы жок деген ушул.

## 11. Элдик сот

Шаарчаны түшкө маал дүрбөлөң кабар киптады. Ал ооздон оозго өтүп, ушакчылардын биринен экинчисине, бир үйдөн экинчисине көчүп отуруп, мындайда ошол кездеги элдин түшүнө да кирбекен телеграфтын муктаждыгы деле болбой калды. Кабар шаарчанын булун-бурчунна желдей жетти. Мугалим да окуучуларды сабактын жарымынан эле таратып жиберди, андай болбогондо, анын жоругуна бүт эл таңгалмак.

Тигил өлгөн кишинин жанынан кан болгон бычак табылыптыр, эл айткандай, бирөөлөр ал Мафф Поттердин макиси экенин тааныптыр. Түнкү saat экилерде үйүнө кеч кайткан шаардыктардын бирөөсү Мафф Поттердин арыкта жуунуп турганын көргөн имиш, анан Поттер дабыш угар замат буту жерге тийбей качкан экен деп кеп кылышты. Анын жуунганы өзгөчө шек туудурат, себеби Поттер дегеле жуунган жан эмес эле. Шаарды бүт тинтип чыгышыптыр, бирок киши өлтүргөндү таппай коюшуптур дешти (шаардыктардын далилди издел отурбай эле, дароо тыянак чыгарып коймой өнөрү бар). Ат минген куралчандарды туш тарапка чапкылатып, киши өлтүргөн адамды түнгө жетпей кармайбыз деп шериф да ишендирди.

Шаарчанын эли бүт мүрзөнү карай ағылды. Том да өз кайгысын унутуп, эл менен чогуу жөнөдү: ал жакка кызыкканынан барган жок, бөлөк жак болсо, ал миң эсे кызыгып барат болчу, ойдо жоктон эле элди эрчиp барып калды. Көңүлү тартпаган жерге жеткенде, ал топтун арасынан кысылып өтүп, тигил үшүн алган нерсени көрдү. Ага бул жерде болгонунан бери жүз жыл өткөндөй туюлду. Бирөө колун чымчыганын артын караса, Хеклберри экен. Экөө тен дароо артка бурулуп кетти, алар бири-бирин тиктеп калганын бирөө жарым көргөн жокпу деп чочушту. Бирок топураган эл тигил коркунучтуу көрүнүштөн көзүн албай, бакылдашып жатты.

– Байкуш ай! Кайран жигит!

– Бул өлүк уурдагандарга сабак болот!

– Мафф Поттерди кармаса, дарга асат!

Бардыгынын ою келип, мына ушуга токтоду, анан дин кишиси мындай деди:

– Бу кудайдын буйругу, кудайдын амири менен болгон иш.

Томдун бүткөн бою титиреп кетти, себеби ал инди Жонун кубарган жүзүн көрө калган эле. Ошол маалда жайнаган эл козголуп, тұртұшұп дуулдап калды:

– Ошол экен! Ошол экен! Ана, өзү келатат!

– Ким? Ким? – деп сурады жыйырмага жакыны.

– Мафф Поттер!

– Карагылачы, токтоду! Бери бурулду! Аны қачырбагыла!

Томдун дал үстүндө, талдын бутагында отурғандар анын кacha турған ою жок, бирок аябай кабатыр болуп, уялып жатканын билдиришти.

– Жүзү кара шайтан десе! – деди жакын турғандардын бирөө: – Кыларын кылышып коюп, эми көрөйүн деп келген экен да, биерге эл чогулуп калганын билбесе керек.

Эл четтей берип, жол бошотту, шериф Поттерди колунан алды да, шандуу түр менен жетелеп жөнөдү. Шордуунун үрөйү қачып, көздөрү аландаап, жүрөгүнүн үшү кетип корккону көрүнүп турду. Аны өлүктүн жанына жетелеп келгенде, бүт денеси титиреп чыкты, ал көлдору менен бетин жаап боздоп жиберди:

– Муну мен кылган жокмун, туугандар, өлүп кетейин, мен кылган жокмун.

– Сенден ким кылды деп сурап атат? – деп кыйкырды бирөө.

Айтылган сөз жүрөгүнө таамай тийгендей болду. Поттер көзүн ачып, жалооруп, эч үмүтсүз башын көтөрдү. Ал инди Жону көрүп, бакырып жиберди:

– Йа, инди Жо, сен мага убада бербедиң беле: эч качан...

– Бу бычак сиздикиби? – деп шериф анын бычагын астына ыргытты.

Поттерди кармай калып, жерге сүйөп отургуза койбогондо, ал кулап кетмек. Аナン Поттер:

– Бирөө мага келип, аны издең таппасаң болбойт дегенси, – деп калчылдай түштү да, жеңилгенин мойнуна алгансып, колун акырын жаңсады.

– Айт, Жо, айткын буларга! Эми унчукпагандан кажет жок.

Хек менен Том коркконунан сөз сүйлөй албай, көздөрү аландаап, тигил кандым болгон калпычы оқуяны камырабастан айттып бергенин угуп турушту. Алар көк асмандан азыр эле чагылган түшүп, анын дал төбөсүнө тийеби деп күтүштү, бирок эмнеге антпегенине аң-таң калышты. Инди Жо кебин аяктап, жанагысындай эле билинбей эсен-соо калганын көргөнде, алар антын бузуп, инди сатып жиберген бейкүнөө байкуштун жанын арачалап калууга ниеттенип барып токтошту, себеби жүзүкара Жонун шайтанга сатылып кеткени, шайтандын ишине кийлигишүү акыры биздин да түбүүзгө жетет деп ойлошту.

– Эмнеге қачып кетпедин? Биерге эмнеге келдин? – деп сурады бирөө.

– Качканга айлам жок... эч болбой калды, – деп онтолоду Поттер. – Качайын дегем, бирок негедир ушуерге эле бутум тартып туруп алды, – деп дагы боздоп ыйлап жиберди.

Инди Жо бир канча убактан кийин тергөөдө камырабай ант берип, мурунку айткандарын дагы бекемдеди, балдар болсо күндүн далае күркүрөбөгөнүн, чагылгандын чартылдабаганын көрүп, тигил жанын шайтанга сатып жибергенине эми толук ишеништи. Алар үчүн инди Жо эми дүйнөдөгү эң қаардуу, эң шумпай адам көрүнүп,

аны таңгала карап турушту. Шарты келсе, тұндөп муну аңдылы, анын ээси чуулғандуу шайтанды эң күр дегенде бир көрүп алалы деп ойлошту алар ичинде.

Инди Жо өлгөн кишинин сөөгүн арабага жүктөшүп жатты. Бир кезде тегеректеп тиктеп турғандар өлүктүн жарасынан кан ағып кетти деп шыбырады. Балдар дал ушул жағдай чыныгы киши өлтүргөндү аныктайт деп күткөн эле, бирок бул саамда да алардын ойлогону ишке ашкан жок, себеби шаарчанын айрым адамдары минтип жиберди:

– Кан чыккан маалда өлүк Мафф Поттерден үч кадам алыс болчу.

Бул коркунучтуу сыр менен уятынын азабы жети күн бою Томго уйку бербеди, бир күнү наныштөдө Сид минтти:

– Том, сен чыйпылыктап, кобуранып сүйлөп, тұн ортосуна чейин уйку бербей турған болдуң да.

Томдун өңү өзгөрүп, шылкыйып калды.

– Бу жакшы аdat эмес, – деп сүрдүү сурады Полли таеже. – Оюнда эмне бар, Том?

– Эчтеке деле жок, – бирок колдору калтырап, ал кофесин төгүп алды.

– Каяктагы бир немелерди дөөрүйсүң, – деди Сид. – Кечээ тұндө «Тигине кан, мына кан, ушундай!» деп кыйкырып аттың. Улам-улам эле ошенте бердиң. Андан кийин: «Мени кыйнабагылачы, мен бүт айтып берем!» дей бердиң, ал эмнең? Айтчы, аның әмнә?

Томдун бут алдындағынын баары жылып кеткенси. Кандай болору белгисиз эле, бирок бактысына Полли таежеси көп кабатырланбай, эмнеге экенин да сурабай, Томго болушту:

– Аナン әмне кылсын, байкуш? Балекеттин баары тигинин кесепети! Менин да түшүмө күндө ошолор кирчү болуп алды. Кәэде түшүмдө ал байкушту мен өлтүрүп аткан болом.

Мәри дагы ошондой болуп жатканын айтты эле, ошондон кийин Сиддин көңүлү анча-мынча жай алғансыды. Том андан алысыраак болууну ойлоду да, бир апта тишим ооруйт деп, жатарда жаагын таңып алчу болду. Тұндөп Сид уктабай аны аңдып жүргөнүн Том ойлогон жок. Сид бирде тигинин оромолун чечип салып, өзү чыканагына таянып, бир топко чейин тыңшап жатат, аナン кайра мурункудай кылып байлап коёт.

Секинден Томдун чочуганы басылып, тиш оорусун улам кайталагандан тажап, эми өнөрүн өзгөрттү. Сид Томдун жөндөн-жөн жөөлүгөн сөздөрүнөн бир нерсени баамдаса дагы, аны бүт ичинде сактады.

Томдун чогуу окуган жолдоштору өлгөн мышыктын үстүнөн тергөө жүргүзүү оюндарын эч токтотпой, тигил окуяны ага эч унуттурбай турған болду. Мурун бүт жаңы оюндардын башында өзү жүрүүнү эңсечү дарты бар эле, эми тергөөчү болуп Том бир да жолу ойнобогонун Сид байкал эле турду. Андан бөлөк Томду күбө болгун десе дагы, ал качып туруп алганын байкады. Мунусу таңгалыштуу эле. Ал эле эмес, тергөө жүргүзүү оюндарынан башкалардан да оолактап, колунан келишинче качып жүргөнүн да баамдады. Сид айран болду, бирок эч нерсе деген жок. Акырындал ошол оюндар эскирип, Том эми онуп эле калды.

Ошол оор мезгилде күнүгө же күн алыштан Том убакыт таап, камактын темир торлуу терезесине барып, «киши өлтүргөнгө» колунан келген тамакты уурданып берип

жүрдү. Камак шаарчанын четинdegи саздак жерде кыштан курулган кичинекей үйдө болчу, анын кароолчусу да жок эле, көбүнчө ээн турчу. Ошентип, оокат жеткиргени гана Томдун көңүлүн кадимкидей көтөрүп жүрдү. Көрүстөндөн өлүк уурдаганы үчүн шаарчадагылардын инди Жону кара майга оонатып, күштүн жүнүнөн себелеп туруп, кол арабага жүктөп сүйрөгүлөрү келди, бирок Жодон абдан коркконунан каалоочулар табылбады, акыры ал ой да унтуулду. Жо аябай сак киши болчу, ошондуктан ал тергөөдө эки жолу тен өлүк уурдаганы тууралуу сөз айтпай, андан кийинки окуя жөнүндө гана баштап сүйледү. Шаарчадагылар аны убактылуу сотко тартпай турганы эле он го деп ойлошту.

## 12.Дары ичүүдө

Том дагы бир татаал түйшүккө батып, мурунку кайгылуу сырыйн эстен чыгарып койду. Анын себеби Бекки Тетчердин мектепке биротоло келбей калганында болчу. Бир нече күн бою Том да каадаланып, кызды дегеле унтууп койгондой болуп жүрдү, бирок чыдабай кетти. Ал өзүн ушунчалык бактысыз сезип, кечинде Беккинин үйүнүн алдында жөн эле нары-бери басып жүрө берди. Кыз сыркоолоп жаткан. Ал өлүп калсачы! Бул оюнан өзү да чоочуп кетти. Эми аны салгылашуу оюну дагы, ал эмес деңиз каракчылыгы дагы дегеле кызыктыrbай калды. Жашоонун кумары качып, аны жалаң эле өкүнүч ээледи. Ал темир карсканды таягы менен кошо ыргытып жиберди, ага эми алардын кызыгы деле жок болчу. Полли таеже кабатырлана баштады. Томго дары-дармектердин түрүн берип көрдү. Полли таеже жалпы баары ичип жүргөн, өзгөчө жаңы дарыларга, ден-соолукту чындоонун жаңы ыкмаларына өтө дилгир адам эле. Кээде ал аша чаап да кетчү. Бул жагынан караганда, ал жаңы бир нерсе чыгары менен, аны дароо колдонуп жибергиси келчү. Өзү аны эзели ичпейт, себеби өзү дегеле ооруган эмес, ким колуна илинсе, ошону баса калчу. Ал ден-соолукка тиешелүү журналдарга жана френологдордун<sup>4</sup> жалган китепчелерине жазылчу да, ошол журнал менен китепчелерде жазылган шырылдаган калпты окумайын жаны жай алчу эмес. Үйдүн ичин кандайча шамалдатыш керек, кантип жатып, эртең менен кантип туруш керек, эмнени жеп, эмнени ичиш керек, канча убакыт сейилдеш керек, кантип көңүл көтөрүш керек, кийимдин кандайын кийиш керек. Откөн айда эле жазылган кенешке медициналык журналдар билбей, Полли таеже ушул обу жок нерселерди бүт инжил акыйкатындай эле кабыл алчу. Ал өзү баёо, ачык күндөй таза эле, ошол себептен ал амалкөйлөрдүн тузагына көп түшчү. Ал айлакер журналдарды жана эл арасында кеңири тараган дарылардын баарын чогултууп алчу да, көркөмдөп айтканда, ажалды колуна отургузуп алып, боз атты бастырып жүрчү, тозок болсо аны ээрчип келчү. Мындайча айтканда, кыйналган коңшуларына замзам суусун жеткирип келген дарыгер-периште эместиги анын оюна дагы келчү эмес.

Суу менен дарылоо ошол маалда жаңылык эле, Томдун көңүлү чөгүп, маанайы пас жүргөнү Полли таежеге тим эле өзү түшкөн ооматтай болду. Ал аны күндө таң азандан ойготуп отунканага алып барат да, муздак сууну үстүнө жаба куюп жиберет, аナン түрпүдөй будуракай сүргүч менен жышат, аナン ным шайшепке ороп, төшөктүү калың жаап, аны боргулдана тердегиче жөн коёт. «Денемен сары тер менен кошо жанымы да чыгармай болду го», – дечү мууну Том.

<sup>4</sup> Френолог – адамдын баш сөөгүнө карап мунездөмө берүүчү адис.

Бирок ага карабастан бала мурункудан да кайгылуу, кубарыңкы, көңүлсүз болуп баратты. Полли таеже аны ысык сууга дагы жаткызды, бутун кайнак сууга салдырды, чачыраган сууга түшүрдү, сууга терең чөмдүрдү. Баланын кабак-кашы өлүк кишиникиндей эле болуп калды. Анда таежеси суу менен дарылаганга көмөк катары, сулу талканынан даярдалган суюк атала берип, шишикке малаам тарта баштады. Баланы эмес, кумганды карагансып, ал Томду өлчөдү, жалган дарыгердин мүрөгүндөй ичимдигин күнүгө кардына толгончо шыкай берди.

Таежесинин кыйноолоруна Том эми көңүл бурбай деле калды. Полли таежесин дал ошол көңүл коштугу коркутту. Кантеп болсо да Томду айыктырыш керек болчу. Ошол маалда кемпир «ооруну басчу дары» тууралуу биринчи ирет эшитип калды да, дароо ал дарыдан толтура алдыртты. Таежеси дарыны карап көрүп, жаны жай алды. Ал оттой гана дуулдаткан суюк дары экен. Таежеси мурунку суу менен айыктырганын да, бөлөк дарыларын да унутуп, анын болгон эле үмүтү эми ушул дарыга байланды. Анысынан Томго бир кичине кашык ууртатып коюп, эмне болор экен деп, укмуш чыдамкайлык менен күтүп отурчу. Акырында көңүлүк тынчып, жаны жай алды, себеби Томдун «көңүл коштугу» тез эле жок болду. От бассаң да бала мынчалык жандуу болмок эмес.

Том көп жата бербей, туруп, кыймылдоого дагы мезгил келгенин түшүндү. Мындай абал, балким, көңүлүк чөккөн адамга туура келет, бирок анда сезим толкубайт жана бир өңчөй окуялар өтө эле көп болот. Том кутулуунун бир нече жолун издей баштады. Акыры ал «ооруну басчу дары» аябай жакты деп алдап, тынбай эле аны сурай берди. Дарыдан улам сурай берип, таежесин тажатып жиберди көрүнөт, акыры кемпир дарыны өзүн эле иче бер, мага тийбечи деди. Ордунда Сид болгондо, кемпир күмөн санабай эле, чындан ишенип сүйүнөт эле, ал эми Томдун шишеден дары ичкенин байкатпай андып жүрдү. Бирок шишедеги дары чындал эле күндөн-күнгө азая берди, Том болсо, конок бөлмөсүндөгү тешикке акырын төгүп, бөксөртүп жүргөнүн эч ойлогон эмес.

Күндөрдүн бириnde Том дарыны кашыкка толтуруп алып, тигил тешикке жаны эле төккөнү жатканда, кемпирдин сары мышыгы даам таткызып коюуну сурангансып, мыёолоп, кашыкты тиктеп калды.

– Ичкиң келбесе деле сурай бербе, Питер, – деди ага Том.

Питер ичкиси келгендей белги берди.

– Бирок аナン өкүнүп калба.

Питер өкүнбөй турганын даана билдириди.

– Мейли, өзүн сурандың, макул, берейин, мен сараң эмесмин. Бирок эсинде болсун, жакпай калса, ага өзүн күнөөлүүсүң, мен эскерттим.

Питер ага да көндү. Том анын оозун ачып, дарыны кашык менен куюп жиберди. Питер эки кадамдай секирип барып, мыёолоп жиберди да, эмеректин үстүнөн түшүп, гүл карапаларды ичиндегиси менен көнтөрүп, бөлмөнүн чаңын асманга сапырды. Аナン ал кош аяктап тура калды да, башын жерге салып дөдөй немедей сүйүнгөнүн көрсөткөнсүп чыңырып-бакырып, бөлмөнүн ичинде нары-бери чуркай берди. Үйдүн ичине бүт чаң салып, дагы бир айланды. Дал ошол маалда Полли таеже кирип келип, Питердин бир-эки жолу онкосунан түшкөнүн, акыркы ирет гүл өскөн карапаларды томолото жыгып, ачык терезеден секирип кеткенин көрдү. Полли таеже аны көз айнегинин үстүнөн карап, таңгалганынан ордунда катып калды. Том каткырып, жерде ооналактап күлүп жатты.

– Том, мышыкка эмне болду?

- Билбейм, таеже, – деди бала энтигип.
- Мындай шумдукту өмүрү көргөн эмесмин. Буга эмне болду деги?
- Чын эле билбейм, таеже. Мышыктар сүйүнсө эле ушинте берет экен го.
- Койчу болбогон кебинди! – деди ал шектүү үнү менен.
- Ооба, таеже. Дал ошондой экен.
- Чынбы?
- Ооба.

Кемпир эңкейди, Том болсо, эмне кылар экен дегенсип, этияттык менен көзүн албай аны карап турду. Эмнеге эңкейгенин Том көптөн кийин түшүндү. Азыркы эле жосундун сырын ачып, кашыктын учу керебеттин алдынан чыгып турду. Полли таеже аны алып, Томго көрсөттү эле, ал көзүн ирмеп, андан көзүн ала качты. Кемпир демейдегидей аны кулагынан чоюп, оймогу менен чекеге берип калды.

- Эми дагы эмне, мырза, бу бечара мышыкты эмнеге мынча кыйнадың?
- Аны аяп дары бердим, анткени анын таежеси жок да.
- Таежеси жок дейби! Обу жок десе. Таеженин биерде кандай тиешеси бар?
- Түздөн-түз. Таежеси болгондо, ал мышыктын ичин өзү күйгүзөт эле! Ал анын адам эмес экенине карабай кардын өрттөйт эле да!

Полли таеже күнөөсүн түшүнүп, уялыш калды. Бардыгы башка өнүттө көрүндү: мышыкка мыкаачылык кандай болсо, балага дагы ошондой болду окшойт. Жибий түшүп, анын Томго боору ооруду. Көзүнө жаш алып, баланы башынан сылады. Аны эркелетти:

- Мен сага жакшылык кааладым да, Том. Сага пайдасы деле тийгендер.
- Мурчуйганына карабай, Томдун жүзүн бир аз жылмаю аралап өттү.
- Мага жакшылык каалаганыңды билем, таеже. Мен да Питерге жакшылык кааладым. Ага да мунун пайдасы тийди. Анын мынчалык чуркаганын мен да эч көргөн эмесмин.
- Э-э, жогол нары, Том, кайра жиниме тиесин да. Эң кур дегенде бир жолу өзүнү жакшы кармачы. Мындан кийин сага эч дарынын деле кереги жок.

Том мектепке конгуроо кагылардан мурда келди. Акыркы мезгилде мурдагыдай эмес, күнүгө эрте келерин баары байкады. Күндөгүдөй бүгүн дагы Том сыныпташтары менен ойнобой, мектептин дарбазасынын түбүндө жөн эле турган. Ал балдарга ооруп жатканын айтты, акыйкаты, ооруганы өңүнөн эле көрүнүп турду. Баятан бери көзүн албай турган жол жакты карабай, эми калп эле бөлөк жакты карамыш болду. Аңгыча ал жактан Жеф Тетчер көрүндү. Томдун өңү жарк дей түштү. Анан ошол тарапты бир паска карап турду да, мурчуюп буруулуп кетти. Жеф мектептин короосуна киргендө, Том ага жакын барды да, Бекки тууралуу акырындык менен сөз баштады, бирок тигил айбан анын кыйытып сүйлөгөнүн түшүнгөн да жок. Кейнөгүн желбиретип алыстан дагы бирөө көрүнгөндө, Томдун үмүтү жанып сүйүнүп кетти, бирок анын Бекки эмес экенин байкап, көйнөкчөнгө жини келип, жол тарапты кайра улам-улам карай берди. Акыры эч ким көрүнбөй калганда, Томдун көнүлү биротоло чөктүү, ал ээн мектепке кирип алып, ичинен боздомок болуп, унчукпай отурду. Дарбазадан дагы бир кейнөкчөн жылт эткенде, кубангынан Томдун жүрөгү туйлап кетти. Бир заматта Том короого атып чыгып, нак индицен беш бетер бугун чыгарып баштады: бакырып-өкүрүп балдарды кууду, башын жарып же бутун сындырына карабай, дубалдан нары секирди. Эки

колуна тик туруп басты, оңкосунан ашты, кыскасы, оюна келгенин кылды. Бекки Тетчер көрүп туралы же жокпуп деп, улам кылчактап карайт. Бирок кыз эч кенебеди, ал түгүл ал жакты бир да мертвебе карап койгон жок. Чындал эле ал анын бул жерде экенин көрбөй туралы? Том эми болгон өнөрүн анын жанына барып көрсөттү, чуулдап аны тегерене чуркады, бир баланын баш кийимин жулуп алды да, чатырдын үстүнө ыргытып жиберди. Жарданып турган окуучуларды көздөй кууп, баарын туш тарапка түрткүлөп, анан Беккинин дал алдына келип, боюн таштап жиберди эле, аз жерден буту менен кызды көмөлөтө коё жаздады. Ошондо кыз мурдун чүйрүдү:

– И-и, дегеле! Ары жок бирөөлөр жөн эле каадалана берет. Ошо өнөрү бөлөктөргө жагат дейт окшойт! – дегенин укту бала.

Томдун бети кызырып чыкты. Ал чымырканып өйдө болду да, шылкыйып, ындыны өчүп, көңүлү чөгүп басып кетти.

### 13.Үч каракчы

Том акыл-эсин эми жыйды. Кабагы бүркөк, үмүтсүз болчу. Бардыгы мени таштап кетти, досторум дагы жок деп жатты ал, эч кимге жакпай койдум. Бечара баланы алар кандай абалга жеткиргенин көргөндө, мүмкүн, аны аяп өкүнүп калышар. Ал адептүү болоюн деген, аракеттенип да көрдү, бирок аны тынч койбой, жардам да бербей коюшту го. Болуптур, андан кутулабыз десе өздөрү билсин, алардын оюнда Том күнөөкөр болуп чыгат, албетте! Эч кимге кереги жок баланын арыз-мунун айтышка укугу барбы? Аны акырында өздөрү эле мажбурлашты го! Мейли, кылмыш жолуна түшкөнгө ал аргасыз болду. Мындан башка айла жок эле да.

Ошол маалда Том Мэдоу-Лейнгө чейин алыштап кеткен, сабак башталганын кабарлаган мектеп конгуроосунун добушун ал чала укту. Мындан нары конгуроонун шыңғыраганын эч качан укпайм деп ойлогондо, ал шолоктоп ыйлап жиберди. Канчалык оор, бирок мындан башка чама жок, буга түрткөн өздөрү да! Кете бер деп кууса, кетесин да. Бирок Том баарын кечирмек. Шолоктогону улам күчөй берди.

Так ошол учурда көздөрү каардуу, бардыгына даяр келаткан анын эски досу Жо Харпер кезикти. «Ойлору шайкеш жандар» кезиккенин кара. Том көз жашын жеци менен аарчып, бардыгы мага тескери мамиле жасап, жаман көрөт, үйдөн кетип кутулбасам болбайт, ушундан көре тентип жүргөнүм жакшы, үйгө жолобойм деп, акыры досуна эми мени унуптай жүр деген арманын айтты.

Көрсө, Жо дагы Томго дал ошондой арманын айтканы, ошондой эле ой менен аны издең жүрүптур. Апасы аны каймакты уурдал жегени үчүн сабап коюптур, Жо болсо жемек турсун, каймакты көрбөптур деле. Албетте, апасы жадап, андан кутулгусу келген, демек, Жонун кеткендөн белөк айласы жок болчу. Балким, Жонун жогу апасына жакшыдыр, шордуу баласын кууп жибергенине, анын бөтөн жерде тентип, азап тартып өлгөнүнө өкүнүп да койбостур.

Балдар бири-бирине кайгы-мунун төгүп жатты, жолдо баратып жаңы келишим түзүштү: бири-бирине туугандай жардам кылат, азаптан кутулуп, ажалы жетип өлгөнгө чейин эч ажырашпайт. Анан экөө болочок иштерин макулдашты. Жо үнкүрдө тарки дүйнө сүрүп, нандын катканын жеп, акырында сууктан, азаптан, жокчулуктан өлөм деген эле, бирок Томдун кылмышкерлердин жашоосунда буга караганда анча-мынча артыкчылык бардыр деген сезүнө шердене түштү да, дениз каракчысы болууну чечти.

Сент-Питерсбургдан үч чакырым ылдый, Миссисипи дайрасынын тууrasы бир чакырымдан ашык жайык жеринде бадалдуу, өйдө жагы кумдак сайроон келген, узунунан чоюлган кууш арал бар, балдар дал ошол жерге жайгашмак болду. Арал ээн дайранын наркы өйүзүнө, эзели кишинин буту баспаган чытырман токойлуу жерге жакын болчу. Ошентип, алар Жексон аралын тандашты. Ал жерде кимди тоной турганын алар ойлогон жок. Андан кийин алар Хеклберри Финнди издең табышты, Хек аларга ошол замат кошулду, себеби ага тиричилигин кантип өткергөнү баары бир эле. Бул жагынан ал элпек болчу. Алар шаарчадан өйдө дайранын жээгиндеги ээн жерден өздөрү жактырган маалда, түн ортосунда жолукмак болуп тараап кетишти. Чыныгы дениз каракчыларындай өтө этияттык менен үйдөн уурданып чыгып, ар бири балык кармаганга кайырмак жана шам-шум эткенге азык-түлүк ала келмек болду. Ал эле эмес, жакында биз тууралуу «бир укмуш кабар угасыңар» деп, кечке чейин бүт шаарга сөз таратып жиберишти. Аны уккандардын баарына оозуңардан чыгарбагыла, күткүлө деп эскертишти.

Түн ортосуна жакын чочконун санын, дагы биртике азык көтөрүп, Том жолуга турган жактан бир аз жогору, дөбөдөгү жангелдин арасына келип отурду. Асман толо жылдыз, айланы тымтырс. Кең өзөн мелтиреген дениздей алдыда жайылып жатат. Том кулак салып тыңшады, бирок жымжырттыкты бузган бир да үн угулбайт. Том созолонтуп секин ышкырды. Дөбөнүн түбүнөн тигилер да ышкырып жооп беришти. Том дагы эки жолу ышкырды, бул белгиге да жооп келди. Аナン сактык менен бирөө сурады:

- Ким келатат?
  - Том Сойер, Испан Денизинин Кара Өч Алуучусу. Атыңарды айткыла.
  - Хек Фин, Кандуу Кол жана Жо Харпер, Дениз Коркунучу.
- Бул белгилүү аттарды Том өзүнүн жакшы көргөн китеңтеринен алган.
- Дурус. Урааныңарды айткыла! Кара түндө адамдын жүрөгүн түшүргөн эки үн жарыша кырылдады:
  - КАН!

Андан кийин гана Том дөңдөн жанагы чочконун санын томолотуп жиберди да, аркасынан өзү түшүп келди, бирок шымы айрылып, эти дагы сыйрылып кетти. Дөбөнү бойлоп, сууну жәэктеп кеткен бир таман жол бар эле, бирок ал жолдо дениз каракчылары аябай эңсеген коркунуч менен тоскоолдуктар жок болчу.

Дениз Коркунучу чочконун төш этинен килейтип кесип алыптыр, аны жеткиргенче эси ооду. Финн Кандуу Кол уурдал бир сатил жана али кургай элек тамекинин жалбырагынан бир куту, анан дагы жүгөрүнүн мардегинен бир нечени ала келиптири, аны чылым чеккенге канжа жасамак экен. Бирок өзүнөн башка дениз каракчыларынын бири да тамеки тартчу эмес, чайначу да эмес. Испан Денизинин Кара Өч Алуучусу отту даярдабай туруп, жолго чыкканыбыз туура эмес деди. Мунун себеби бар эле, анткени ошол кезде ширенкө дегенди көбү дегеле билген эмес. Өзөндөн жүз кадамдай жогоруда сууда калкыган салдан бүлбүлдөп күйүп турган отту көрдү да, байкатпай барып, бир чычала алып келди. Мындан алар бир түгөнгүс кумар алды: алар бирде шыбырап, бирде токтой калып, сөөмөйүн оозуна кептеп, бирде кыялтында жасалган канжарынын сабын кармай коюп келатты. Жоосу кыңк этсе эле, канжарды сабына чейин анын төшүнө матырыш керек, анткени өлүк киши сырды айтпайт деп, бири-бирине шыбырап коёт. Азыр салчылар шаарчада дүкөндөрдү кыдырып же арак ичиp жүрүшкөнүн алар жакшы билишчү, канкткен күндө да алар өзүн чыныгы каракчыдай алып жүрбөсө болбойт, антпесе кийин мактантанга себеп болбой калат да. Көп өтпөй алар салды чечип, айдал жөнөштү. Том буйрук берип жатты, Хек болсо салдын артында, Жо тумшук жагында турду. Том

кабагын бүркөп, эки колун кайчылаштырып, салдын дал ортосуна турду да, айбаттуу үн менен буйрук берип жатты:

- Шамалды карай! Шамалга бет алгыла!
- Куп болот, мырза!
- Тұз, тұ-ұз!
- Тұзөлдү, мырза!
- Учун бургула!
- Бурулду, мырза!

Балдар салды дайранын ортосуна чыгарып, бир калыпта жай айдал келаткан, демек, «шардана үчүн» болбосо, бул буйруктардын анчалык деле кереги жок эле.

- Кайсы парусту көтөрдүнөр?
- Астынкы тұзұн, чокудагыны жана кайкыган кыйгачын, мырза! – Тұбұндөгүнү көтөргүлө! Устүндөгүнү четке жатқыргыла! Ондој азаматты алдынкы чокудагы даракка жибергиле! Кыймылдагыла эми!
- Куп болот, мырза!
- Башкы багыттоочуны солкулдатқыла! Желкин менен жөлөктөрдү! Болгула эми, досторум!
- Куп болот, мырза!
- Багытты желди көздөй карма, сол капиталдан! Капталға таянууга даярдан. Солго, дагы солго! Эми, жигиттер, дагы бир чымырканғыла! Тұздөгүлө!
- Тұзөлдү, мырза!

Сал дайранын ортосунан жәэкке ооп кеткен, балдар анын түмшугун суунун ортосуна тұздөп, қалакты катуу шилей башташты. Дайранын суусу анчалык терең эмес болчу, ошол себептен суунун ағымы да анча ылдам эмес, саатына 3–4 чакырымдан ашпайт. Кийинки үч чейрек сааттай убакыттын ичинде бир да сөз сүйлөнгөн жок. Сал ошол маалда Сент-Питербургду жандап өтүп бараткан. Жылдыздар чагылышкан дайранын күнүрт бетинде жылтырап эки-үч от көрүнгөн жерде эмне деген керемет окуя болуп жатканын эч этибар албаган шаар уйкуда. Кара Өч Алуучу мурдагыдай эле колдорун бооруна кайчылаштырып, бир учурда бакытка бөлөнүп, кийинчөрэек азап тарткан жерине «соңку ирет көз жүгүртүп» турду. Ошондо Том албууттанган толкундан эч тартынбай, коркунуч менен өлүмдү тұз тиктеп, сумсайыңкы құлумсүрөп, ажалды карай баратканымы Бекки көрсө экен деп эңседи. Дагы да кыялданып, шаарчадагыларга көрбөй турғандай қылып Жексон аралын дагы ыраагырақ жылдырды да, бир туруп жүрөгү кысылып, бир туруп кубанып, «өз шаарына акыркы ирет көз жүгүрттү». Башка дениз каракчылары дагы ошентип узакка «акыркы ирет көз жүгүртүп» тургуча, салды ағым аралдан ылдый ағызып кетип бараткан. Алар катасын убагында сезе кооп, аны тұзөп кетишти. Тұнкү саат экилерде сал каракчылар түшкөн жерден 200 кадам аралыктагы сайроонго барып такалғанда, балдар түшүп суу кечип, көр-жери менен азық-тұлуктөрүн ташыды. Чакан салдан эски парусту таап алышты да, оокат-ашын далдалаганы аны бадалдын ортосуна сөрү қылып керип салышты. Өздөрү болсо, каада боюнча ачык асман алдында таза абада уктамак болушту.

Черден жыйырма-отуз кадамдай четте жаткан дөңгөчтүн тұбұнө от жагышты да, кечки тамакка деп, чочконун төш этинен көмөттәнга толтура кууруп, ала келген жүгөрү токочтун жарымын кошуп бүт жешти. Боштондукта, адам буту баспаган чердин коюнунда, изилденбеген ээн аралда, элден алыс жүрүп тамактануу алар үчүн укмуш

жыргал сезилди, алар шаар турмушуна кайта барбай турган болушту. Асманга чатыраган оттун алоосу балдардын бетине, жангелдин четиндеги тунжураган токойго, жалтыраган көктөмгө кызыл шооласын чачып турду.

Сызгырылып куурулган эттин акыркы кесимин, жүгөрү токочтун акыркы сыңдырымын жеп бүтүп, балдар курсагы ток, көнүлдөрү жай көк чөпкө жата кетиши. Андан салкын жерди деле тапса болмок, бирок өрүүдө жагылган оттун ыракатынан баш тарткылары келген жок.

– Жыргал ээ? – деди Жо.

– Укмуш! – деди Том. – Балдар биздин ушул жыргалды көрсө, эмне дейт эле?

– Аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы? Бул жыргал үчүн бүт өмүрүн аябайт эле да, чынбы, Хек?

– Ооба, ооба – деди Хек. – Эмнеси болсо да, мен ыраазымын, мага бу иттей жагат. Мындан башка мага эчтекенин кереги жок. Чынымды айтсам, өмүрү бүгүнкүдөй кардым тойгон эмес... Анын үстүнө биерде сага эч ким тийбейт, эч ким эчтеке дебейт.

– Бу турмуш мага да жагат, – деди Том. – Эрте туруп, мектепке барып, бети-башыны жууп кереги жок, андан башка дагы толгон токой иштер бар. Түшүндүнбү, Жо, эгер сен каракчы болсоң, жээкте жүргөнүндө эчтеке кылбайсың, дубана деле дайыма сыйынышы керек да, ал аз келгендип дайыма жалгыз жүргөнүң деле андай жыргал эмес.

– Аның туура, – деди Жо, – Мен муну мурун ойлобоптурмун. Эми өз көзүм менен көргөндөн кийин каракчы болуш мага иттей жагып калды.

– Билесиңби, – деди Том, – Азыр дубаналардын деле баркы мурункудай эмес. Азыр мурунку заман эмес, бирок каракчыларды азыр деле сыйлайт. Андан тышкary дубаналар асты катуу жерге түнөшү керек, шалбырап-албыраган кийимчен жүрөт, башына күл себинип алат, жамгырдын астында калат, анан...

– Албыраган кийимди, башына сепкен күлдү эмне кылат алар? – деп сурады Хек.

– Билбейм. Ошондой салт окшойт. Бүт дубаналар ошентет. Дубана болсоң, сен деле ошондой кылмаксың.

– Жок, андай болбайт, – деди Хек.

– Сен кантет элең?

– Билбейм, бирок тигилдердей кылбайт элем.

– Айласыздан кылат элең. Кылбасаң эмнең дубана болот?

– Жок, мен андайга чыдабайт элем. Качып кетет болчумун.

– Качып? Чын эле укмуш дубана болмок турбайсыңбы. Ал ақмакчылык да!

Кандуу Кол буга эч нерсе деген жок, себеби ага андан дагы кызыгыраак бир ой келди. Азыр эле мардектен ал канжа жасап алыш, анын ичине көндөй бир сабакты өткөрүп, тамекинин жалбырагынан толтуруп, үстүнө чок коюп туруп, түтүндү буруксуга чыгара баштады. Ал ага нак кумар болуп, ошол кумарына берилип кетти. Башка каракчылар да бул өнөргө суктана карап, көп создуктурбай тез аранын ичинде аны үйрөнүүгө киришти. Ошол арада Хеклберри сурады:

– Деңиз каракчылары деги эмне иш кылат?

Анда Том жооп берди:

– Э-э, алар иттей жыргап жашайт. Кемелерди туткунга алып өрттөйт, акчаларын тоноп, өздөрү мекендеген аралдын купуя жерине жакшылап көмүп салат, анан аны аяктагы арбактар кайтарып турат. Кемедеги кишилерди болсо бүт өлтүрүп, денизге таштап жиберишет.

– Аялдарын болсо өз аралдарына алып кетишет, аялдарды алар өлтүрбөйт, – деди Жо.

– Туура, аялдарды алар өлтүрбөйт, – деп сөзүн ырастады Том. – Алар иттей кең пейил болот. Аялдар болсо дайыма сулуу, татынакай келет.

– Алар жөнөкөй кийим кийбейт! Жок-жок. Жалаң алтын менен күмүш, дагы көөр! – деди Жо дилгирленип.

– Ким? – деп сурады Хек.

– Каракчылар да, ким болмок эле.

Хек өзүнүн үстүндөгү кийимин бир сыйра карап койду.

– Мен каракчы болууга жарабайт окшойм, кийимимди карачы, начар, мындан башка үстүмө кийер эчтекем жок, – деди ал өкүнгөн үнү менен.

Бирок достору анын көнүлүн көтөрүп, окуяга толо жашообуз бир аз оңолсо, жакшы кийим өзү эле табылат деди. Бардар каракчылар кийимин даярдап алып, анан иш баштаганы туура, бирок ишти ушундай кийимчен деле баштаса боло берет деп аны тигил экөө сооротту. Акырындап сөз токтоду, кичинекей качкындардын көзү илинип, уйкулары келе баштады. Кандуу Кол канжасын түшүрүп жиберип, аябай чарчаган, абийири таза кишилердей катуу уйкуга кирди. Дөнүз Коркунучу менен Испан Денизинин Кара Өч Алуучусу көпкө чейин уктаган жок. Аларды бүк түшүрүп, даана сыйындырган эч ким болбосо деле, жатып алыш ичинен сыйынышты. Акыйкаты, алар табынбай эле коёлу деген, бирок өтө ашынганыбыз жарабас, көктөн атайын жөнөтүлгөн чагылган күлүбүздү сапырып таштабасын деп коркушту. Ошентип, аларды чочулаткандын бардыгы чогулуп келип, уйкуга түртүп жаткан, анан да чакырылбаган коноктой болуп уят кошо келди. Уйүбүздөн качкан жакшы жорук эмес го деген бушайман алардын көнүлдөрүнөн орун ала баштады. Өз үйүнөн чочконун этин уурдаганын эстегенде, нак азап ошондо башталды. Канча жолу шириндик, алма уурдаганбыз деп, уялбаганга аракет кылды эле, бирок уят алардын бул опурталдуу амалына алданган жок. Кийин акыры айласы кетип, мындаи тыянакка келиши: ширин тамактан биртике жула качкан – бул жөн эле «колдун туткактыгы», ал эми чочконун майын, санын же башка баалуу нерсени алган – бул накта «ууруулук», бул жөнүндө Библияда так айтылган. Ошондуктан, алар каракчы болуп жүргөн кезде ууруулук сыңары кыянатчылыкка булганбайбыз деп ичтеринен чечим чыгарышты. Мына ошондо уят буга көнүп, бир аз тынчыды, ошондо жосунсуз каракчылар беймарал уйкуга киристи.

## 14.Сууга чөккөндөрдү издеө

Эртең менен ойгонгон Том адегенде кайсыл жерде жүргөнүн түшүнө албады. Өйдө болуп, көздөрүн ушалады да, туш тарабын каранды. Андан кийин гана эсине келди. Жаңыдан эле таң аткан, теребел салкын эле, бир да дабыш чыкпайт, чердин жымжырттыгы жайбаракат жана бейпил турмуштун белгиси сыйктуу көнүл көтөрдү.

Жалбырактар нымтырайт, бир да үн жаратылыштын алпейим ой-толгоосун бузгусу жок. Мончоктолгон шүүдүрүмдөр жалбырак менен чөптүн башына тизилип алган. Оттун чычалаларын кептаган күл агарат, ичке созулуп чыккан көк түтүн асманды карай чубалат. Жо менен Хек дале уктап жатат.

Бир маалда жаңгелдин бадал түпкүрүнөн күштүн сайраганы угулду да, аны дагы бирөөсү коштоп кетти, соңунан тоңкулдактын тыкылдатканы жаңырды. Салкын таң секинден агарган сайын, дабыштар улам кебөйүп, баарына заматта жан киргендей болду. Том жаратылыштын ойгонгонуна, ага жан киргенине байкоо салып, ойлуу жатты. Тулку боюнун үчтөн эки бөлүгүн мезгил-мезгили менен үрпөйтүп өйдө көтөрүп, улам жылып кичинекей жашыл күрт шүүдүрүм баскан жалбырактын үстү менен сойлоп келатты. Мунусу жалбыракты өлчөгөнү го деп ойлоду Том ичинен. Күрт ага жакындаган сайын, демин ақырын чыгарып, жымырап калат. Тигил жакындап калганда кубанып, токтоп калса, бөлөк жакка бурулуп кете тургансып, ал чыйпылыктай калып жатты. Ақырында күрт денесин бурап, катуу ойлонгонсуп бир аз токтоп, анан кийин Томдун бутуна чечкиндүү сойлоп өтүп, жөрмөлөп жөнөгөндө, чын дили менен сүйүндү. Бул жөрөлгө Томдун жаңы кийим, болгондо да деңиз каракчысынын алтын түстүү жип менен саймаланып кооздолгон кийимин кийеринин белгиси болчу. Эми каяктан келгени белгисиз, жаны тынбай жол арытып жүргөн кумурскалардын үйүрү көрүндү, бирөөсү жердик менен тырмышып, өзүнөн беш эсे чоң жөргөмүштүн өлүгүн колдоруна көтөрүп алыш, талдын өзөгүн бойлоп жогору жөнөдү. Күрөң тاكتары бар эл кайда көчөт баш айланы тургандай бийиктикке чөптүн сөңгөгү менен чыгып бараткан болчу. Том ага жакын эңкейип туруп: «Эл кайда көчөт, көчө көрөт, үйүң карай кете көр, сенин тамың өрттөндү, балдарыңы сактай көр», – деди. Эл кайда көчөт тил алды да, эмне болгонун көргөнү учуп жөнөдү. Буга Том анчалык таң калган жок, анткени эл кайда көчөт ишенчээк экенин мурдатан эле билчү, ошондуктан ал байкүштүн ишенчээктигинен пайдаланып далай алдаган. Анан алы жетишинче тоголок корголун түрткүлөп сасык конуз жанынан өттү эле, өлүмсүрөп буттарын бүктөп алганын көрүш үчүн Том тигиге сөөмөйүн тийгизип койду. Ошол мезгилде күштар тынымсыз сайрап кирди. Таркылдак деген түндүктүн бир белимчи күшү Томдун үстүндө салаңдап турган талдын бутагына конду да, тигилерди туурап сайрай баштады. Бир маалда чыйылдак күш көк жалынындай жетип келип, Томдун колу жетчүдөй бутакка конду да, башын эңкейтип, өтө кызыгуу менен бөтөн кишилерди карап жатты. Бир бозала тыйын чычкан менен чончураак, түлкү өндүү дагы бир жаныбар чуркап баратып токтой калды да, балдарга кыжырлана тишин кычыратты, кыязы, бул токойдогу айбанаттар адам дегенди көрбөсө керек, ошондуктан кишиден коркуу дегенди эзели билбейт экен. Бүт табият ойгонуп, эми жандана түштү, чубактар узун найза сыңары талдардын калың жалбырактарынын арасынан жерге өтүп келди, бир нече көпөлөк ошол айланада канат сермеп учуп жүрдү.

Том берки каракчыларды ойготту, андан кийин үчөө кыйкырган бойдон дайрага чуркап жөнөштү, заматта чечинип, кашкайган суунун ак күм сайроонунда биринин үстүнөн бири аша кулач уруп жүрүштү. Мемиреген дайранын наркы өйүзүндө уктап жаткан шаарчага эми алардын көңүлү тарткан жок. Суунун ташкынынанбы же киргениненби сал агып кетиптири, бирок анысы балдарга кайра абдан жакты, анткени бул алар менен шаарча элинин ортосундагы көпүрө өрттөнүп кеткендей эле болду.

Алар турук алган жерине аябай сергип, көңүлдөрү куунак, карды бөрүнүкүндөй ач кайтышты, андыктан заматта от кайрадан алоолонуп күйдү. Жакын арадан Хек бир мөлтүр булак тапты, анан балдар эмен менен жангактын жалбырактарынан идиш жасап алыш, жапайычылыктын ширеси даамданган бул суу кофеден эч кем калбаганын сезишти. Наныштөгө Жо чочконун майынан кесип жатканда, Том менен Хек бир пас

коё турууну суранышты да, жээкten бир ыңгайлуу жер таап, кайырмак сала коюшту эле, анысы бир паста пайдасын алыш келди. Жо күтө берип чарчай электе, алар бир үй-бүлөнү бүт тойгуза тургандаи бир килейген кызыл чаар балык, эки күн балыгын жана бир кичинекей жаянды көтөрүп кайтышты. Алар балыкты чочконун майына кууруп, жеп тамшанышты, себеби буга чейин балык аларга эч качан мынчалык ширин болгон эмес. Дайра балыгы кармалгандан кийин канчалык тез отко түшсө, ошончолук даамдуу болорун алар билген эмес, андан тышкary салкын абадагы уйку, таза абадагы кыймыл, суда киринүү менен ачка жүрүү тамакка кошумча даам кошорун да билишкен эмес.

Нануштөдөн кийин көлөкөдө жатышты да, Хек канжасын тартып бүткөндөн кийин, алар чер аралап чалгынга жөнөштү. Шамал кулаткан көндөй талдардан, калың өскөн бадалдан араң өтүп, бутунан башына чейин жапайы жүзүмдөн тонго оронуп, көк мелжиген дарактарды аралап, балдар токойдун ичинде көңүлдүү келатышты. Кээде көктөм килеми төшөлгөн, гүлдөрү бажырайган татынакай аяңчалар жолугуп жатты.

Көздү кубандырган нерсени көп көрүштү, бирок таңгала турган эч нерсе учурабады. Алар аралдын узундугу үч чакырымдай келип, туурасы бир чакырымдын чейрегиндей созулуп, жакын жээги болсо араң жыйырма кадамдай чакан айрык менен бөлүнөрүн билишти. Саат сайын сууга түшө бергенден улам, турук алган жайына кайткан маалда түштөн бир топ ооп калган болчу. Балдардын курсагы аябай ачты, ошондуктан балык уулоого алдары келген жок, бирок муздак эттен тойгончо жеп, кобурашып көлөкөдө жатышты. Бир аздан кийин үндөрү басылып, анан барып биротоло өчтү. Мемиреген теребел, тунжураган токой, жалгыздык сезими балдардын маанайына таасирин тийгизди – алар ойлонуп калышты. Эмнегедир куса болушту. Кусалары бир аздан кийин эле билинди: алар жерсий баштаган экен. Жада калса, Финн Кандуу Кол дагы өзү жатып жүргөн ар кимдин босогосу менен бош чапчактарды эңсей баштады. Бирок үчөө тен бири-биринен намыстанып, оюнdagысын ачык айта алган жок.

Көптөн бери балдарга кандайдыр бир кызык үн угулгансып жүрдү, бирок айрым учурда сааттын чыкылдаганын укпай калган сынары ал үндү да алар кенебей калышкан. Эми ал сырдуу үн катуурак чыгып, өзүнө көнүл бурдурду. Балдар силкине бири-бирин карап алды да, кулак салып, кыймылдабай калышты. Узакка созулган, тунжураган жымжырттык өкүм сүрдү, андан кийин табышмактуу, айбаттуу күрүлдөгөн үн чыкты.

– Бул эмне? – деп секин сурады Жо.

– Чын эле эмне? – деп шыбырады Том.

– Бул үндүн күркүрөгөнү эмес, – деди Хеклберри сестенген үнү менен, – себеби үндүн күркүрөгөнү...

– Тынч! Кобурабай тынч тургулачы, – деди Том.

Алар бир топко чейин унчукпай калышты, ушул убакыт аларга аябай созулгансыды, эми тунжураган жымжырттыкта күркүрөгөн жаңырык кайрадан угулду.

– Жүргүлө, көрөбүз.

Үчөө секирип турду да, шаарча көрүнчү жээкли карай жүгүрүштү. Сууга ийилип салаңдаган бадалдарды туш тараپка кайрып, алар дайранын боюна чыгышты. Чакан кеме шаарчадан бир чакырым ылдыйраак, дайранын ортосунда баратыптыр. Кеменин үстүндө киши толо экен. Кайыктар чакан кемени жандай сүзүп, нары-бери жагына өтүп жүрөт, бирок алардын ичиндегилер эмне кылып жүргөнүн балдар алыстан айырмалай алышкан жок. Бир маалда кеме ак түтүнүн бүркүп жиберди, түтүн асманга жайылып, булутка айланганда, балдарга жанагы эле күрүлдөгөн үн угулду.

– Мен эми түшүндүм! – деп кыйкырып жиберди Том. – Бирөө чөгүп кетсе керек.

– Туура! – деди Хек. – Былтыркы жайда Билл Төрнер чөккөндө да, дал ушундай кылышкан: чөккөн киши калкып чыксын деп суунун үстүн замбирек менен атат. Аナン дагы бүтүн нанды алып, анын ичине сымаптан куюп, сууга коё берет, чөккөн киши каерде болсо, нан ошол жерге сүзүп барат да, дал ошол жерге токтойт.

– Ооба, мен да уккам, – деди Жо. – Бирок нандын токтогонуна таңгалам.

– Жок, кеп нанда эмес, – деди Том, – Менимче, иштин баары айтылган сөздөрдө. Нанды сууга таштардан мурун бирдеме деп айтат.

– Эчтеке деле айтпайт го, – деди Хек, – Мен өзүм көргөм, эчтеке дебейт.

– Ооба, бул тамаша, – деди Том. – Балким, өздөрүнчө кобурайт. Өздөрүнчө сөзсүз кобурайт. Ким деле болсо аны билет.

Томдун айтканы чын болушу керек деп башка балдар буга макул болушту, анткени дубалабаса жөн нан акылы бардай мындай олуттуу ишти аткара алмак беле.

– Атаңдын көрү, наркы өйүзгө менин да өткүм келип атат, – деди Жо.

– Менин дагы, – деди Хек. – Ким чөккөнүн билсем, болгон нерсемди бүт кечет элем.

Балдар дагы тыңшап, көпкө карап турушту. Бир маалда Томго капысынан бир ой келди:

– Балдар, ким чөккөнүн мен билдим, – деди ал. – Чөккөн биз экенбиз!

Ушул маалда алар өздөрүн баатыр сезиши. Бул алар үчүн накта салтанат болчу: азыр аларды издең, аларга боору ачып, алар үчүн кейип-кеңчиp жүрүшөт, курман болгон бечара балдарга асылғанына абдан өкүнүп, көз жашын төгүп, арманда болуп, бармагын тишин жатышат. Эң жакшысы, шаарчада чөккөндөр тууралуу гана сөз жүрүп, балдардын баары аларга, болгондо да, алардын күтүлбөгөн даңқына сүктанышат. Эми бир укмуш болду. Деңиз каракчысы болуу баары бир жакшы нерсе экен. Күүгүм ченде баягы чакан кеме кайрадан эки өйүздү қыдырып жүрдү, кайыктар негедир көрүнбөйт. Каракчылар өз туругуна кайтышты. Аларды азыркы даңазасы көптүрдү, өздөрүнүн эмелеген жарапланышты. Балыкты жайнатып кармап келип, бышырып жешти да, аナン алар тууралуу шаарчадагылар кандай ойлоп, эмне дегендери тууралу болжай баштashты. Ушул жerde отуруп, бардыгынын кайырганына маашырлануу аларга укмуштай жакты. Карапчылар сүйлөшкөнүн токтолушту да, отту тиктеп, унчукпай калышты, ал эми ойлору болсо, тээ алыска сыйып жөнөдү. Толкунданганы басылгандан кийин Жо менен Том жакындарын эстеди: булардын ээнбаштыгына алар бул жактагыдай сүйүнүп жыргабаса керек. Жаман ойлор келди: алардын көнүлү чөгүп кабатырланышты, байкатпай бир-эки жолу терен үшкүрүнүп да алышты. Азыр болбосо, ақыры бир мезгилде шаарчанын элине кайтыш керегин Жо ақырын четин чыгарып айтмакчы болду.

Том аны шылдындаап күлдү! Хек азырынча эч күнөөсүз болгондуктан, ал Томду жактады. Жо дароо актанып кирди да, женил ою менен айта салганы үчүн уят болгонун мойнуна алып, оной кутулганына сүйүндү. Ошентип, дүрбөлөң убактылуу басылды.

Түн коюлганда Хек үргүлөп барып, бир пастан кийин конурукка кирди. АНдан кийин Жо дагы уйкуга кетти. Том бир топко чейин кыймылсыз, чыканагына таянган бойдон экөөнөн көзүн албай тиктеп жатты. Аナン чөгөлөп секин турду да, черүү отунун булбүлдөгөн жарыгы тийген чөптү чукулап антарды. Чынар теректин түрмөктөлгөн жука ак кабыктарын карап, жакшылап издеңди да, анын ичинен эң мыкты экөөсүн

тандап алды. Оттун жанына чөгөлөй калып, тырышып атып эки кабыктын бетине жошо менен бир нерсени эптең чиймеледи, бириң мурункусундай түтүк кылып ороп Жонун баш кийимине салып, аны ээсинен нарагыраак жылдырып койду. Баш кийимге дагы мектеп окуучусунун эң баалуу буюмдары болгон бордун сыныгын, өчүргүч топту, үч кайырмакты жана таза айнектен жасалган бир кичинекей коргол ташты да салып койду. Аナン ал талдарды аралап, дабышы угулбай турган жерге чейин бутунун учу менен басып отуруп, акырындык менен өттү да, аナン дайранын кумдак сайроонун карай чуркап жөнөдү.

## 15. Томдун үйүнө барышы

Бир нече убактан кийин Том Иллинойс тараптагы өйүздү көздөй дайранын кум чайыган сайроону менен келе жатты. Суу боюна жеткенче, ал жолдун тенинен көбүн өтүп койду. Дагы кечип жүрүүгө суунун шар агымы мүмкүнчүлүк бербегендиктен, калган жүз кадам аралыкка алым жетет го деп, сууга кирип, чечкиндүү кулач уруп жөнөдү. Ал суунун агымын кесе сүздү, бирок дайра ылдый көздөй алыш баратты. Ошентип, ал акыры жәэкке жетип, ыңгайлуу жер таап, суудан чыкты. Күрмөсүнүн чөнтөгүнө колун салып, кабыктын бир бөлүгү бар экенине көзү жеткендөн кийин черди аралап, жәэкти бойлоп жүрүп отурду. Суу бүт тулку боюнан шорголоп агып жатты. Том шаардын бет маңдайындағы ачык жерге чыкканда, saat или он боло элек болчу, ал бийик кашаттын алдындағы талдардын саясында турган чакан кемени көрдү. Асманда жылдыздар жымындал, астында бейпилдик өкүм сүрүп турган эле. Том жардан ылдый жылмышып, эки тарабына көз чаптырып, сууга сыйгаланып түштү да, чакан кемеге жакындал сүзүп барып, аны арт жагында турган кайыкка түшө калды. Килейген орундуктун астына бүкчүйө калып эс алды да, аナン күтүп отурду.

Бир аздан кийин жаракалуу конгуроо кагылды да, жөнөөгө буйрук берилди. Кеме тараткан толкунга кичинекей кайыктын түмшүгу көтөрүлө түшүп, аナン кошо сүзүп жөнөдү. Чакан кеменин бул эң акыркы каттамы экенин түшүнгөн Том өз ийгилигине күштарланды. Көп көрүнгөн чейрек сааттан кийин дөңгөлөктөр токтоду. Кайыктын кырынан ашып түшүп, Том караңгы түнгө жамынып жәэкти карай кулач уруп жөнөдү. Кечиккен жолоочуларга жолугуп калбайын деп, ал чакан кемеден элүү кадам төмөнүрөөктөн сүзүп чыкты.

Том эл баспаган тар көчөлөр менен жүгүрүп отуруп, таежесинин арткы кашаасына жетти. Ал кашаадан ашып түшүп, тамга жабыштыра салынган үйгө жакын барып, таежесинин бөлмөсүнүн терезесинен карады, ал жакта шам күйүп туруптур. Бөлмөдө Полли таежеси, Сид, Мэри жана Жо Харпердин апасы сүйлөшүп отурушуптур. Алар керебеттин жанында, керебет болсо, алар менен каалганын ортосунда болчу. Том каалганын түбүнө жашырынып келди да, эшикти бекиткен тәэкти секирип көтөрдү, андан кийин аны акырындык менен түрткөндө, каалга бир азыла түштү. Каалганын кыйчылдаганынан улам селт этип, аны улам нары түртө берди. Акырында жылчыктын кендиги Том төрт аяктап өтө тургандай болду, ошондо ал башын жылчыкка салып, акырын жылып жөнөдү.

– Шамды эмне бүлбүлдөтүп атат? – деди Полли таежеси. Том тез жылып кетти.

– Каалга ачылып калса керек. Ооба, чын эле ачылып калыптыр. Биздин үйдө эмне болуп атканын күдай гана билет. Сид, барып эшикти жаап койчу.

Том ушул учурунда керебеттин астына кирип кетти. Көпкө чейин ал демин чыгарбай жата берди, андан кийин Полли таежесинин бутуна колу тийе турғандай аралыкка жылып келди.

– Мен мурда айткандай, – деди Полли таежеси, – Ал жаман деле бала эмес болчу, тентектиги гана бар эле. Шайкелен, женил-желпилиги эле болбосо, билесиз го. Кулундай ойнол турған мезгили эмес беле, анын эмнесин айтасың. Эч кимге жамандық каалачу эмес, эч кимде жок боорукерлигичи...

Полли таежеси ыйлап жиберди.

– Менин Жо балам дагы ошондой эмес беле: тентектин тентеги, шоктун шогу болсо да, ак көнүл, боорукер эле го. Мен болсо, ошондо карғыш тийип, тиги биртике каймак үчүн уруп койбодумбу. Ачып калган экен, төгүп таштайм деп, эстен чыгарып коюптурмун да! Эми аны эч качан көрө албайм го, эч качан, эч качан, байкуш уулумду...

Анан Харпер айым жүрөгү жарылып кете турғандай боздоп ыйлады.

– Менимче, Томдун азыр жаткан жери биерден түзүк, – деди Сид. – Ал өзүн кичине жакшыраак алып жүргөндө...

– Сид! – Том көрбөсө да Полли таежесинин тигини ақырая караганын сезди. – Менин Томума бир дагы сөз тийгизбе, ал азыр бу дүйнөдө жок. Ал азыр кудай алдында, ошондуктан бекер убара болбоңуз, мырзам! Ай, Харпер айым, мен буга кантип көнөрүмү билбейм! Кантип гана көнөм, кокуй күн! Кээде таарынтыкана менен, көнүлүмү көтөргөн дагы ошол болчу.

– Кудай берди, кудай алды. Баарыбыз кудай алдындаңыз! Бирок көкүрөккө мун, көзгө жаш толду! Откөн ишембиде болсо керек, менин Жом так алдыман тарсылдакты аттырып жиберди эле, ачуум келип, аны көмөлөтө койдум. Ким ойлооптур, ушинтип тез эле... Эгер ал дагы ошенте турған болсо, мен аны кучагыма кысып, батамы берет элем.

– Ооба, мен сизди түшүнүп турам, Харпер айым, аябай түшүнүп турам. Кечээ түштө эле Томум мышыкка дары берип, үйдүн ичинде чаң тополоң чыгарган... Мышык үйдү бүт талкалайт экен дедим да. Кудай өзү кечирсисин, анысы үчүн Томду оймок менен башка чаап койгом... Байкуш балам, ыраматылык байкуш балам. Азыр эми ал бүт азаптан кутулду. Эң ақыркы андан уккан сөзүм какшык болду...

Ушинтип эскерип жатып Полли таежеси токтоно албай, көз жашын коё берди. Бөлөк бирөөгө эмес, өзүнө боору ачыган Том дагы шолоктоп жиберди. Том тууралуу жакшы бир нерсе айткан болуп, кээде кепке кошула калып, Мэринин ыйлап отурганы да угулуп турду. Том эми өзү тууралуу кыйла түзүк пикирде жатты. Анткени менен Полли таежесинин кейигени аны аябай жашытты, таежесин каттуу сүйүнтөйүн деп, керебеттин астынан чыга калып, анын мойнуна асылгысы келди. Бул азгырык канчалык күчтүү болгону менен Том ага алданбады, кыймылдабастан жата берди. Жатып алып тыңшай берип, үзүл-кезил сөздөрдөн ал буларды түшүндү: адегенде балдар сууда сүзүп жүрүп чөгүп кетсе керек деп ойлооптур, андан кийин чакан салды издешкен экен. Анан жоголгон балдар жолдошторуна жакында бүт шаарча угат деп четин чыгарган имиш деген кеп тарайт, ошондо ақылмандар ой жүгүртүп, мындей тыянак чыгарат: балдар сал менен сүзүп кетсе, анда дайранын ылдый жагындағы жакын бир шаардан бат эле табылат. Бирок түшкө жуук шаардан беш-алты чакырым төмөн жерден, Миссуриниң жээгинен сал табылат да, алардын үмүттөрүн үзөт. Демек, бардыгы өлгөн экен, болбосо карды ачканда кечке маал үйлөрүнө келмек дешет. Балдар дайранын ортосунан сүзгөн экен, ошондуктан табылбады, антпесе өздөрү жакшы чабак урчу, жәэкке чыгуу алар үчүн кыйын эмес болчу деп ойлошот. Бул окуя шаршембинин кечинде болгон. Жекшембиге чейин өлүктөрү табылбаса,

анда эч кандай үмүт жок, жекшембинин эртеси жаназасын окуш керек деп чечим кылышат. Том коркуп кетти.

Харпер айым балбалактап ыйлап жатып, тұнұңөр бейпил болсун деп кетүүгө камданды. Азанын күйүтүн бирдей тарткан, бири-биринин кайғысын түшүнгөн эки аял кучакташып, шолоктоп ыйлап ажырашты. Жатарда Полли таеже Сид, Мэрилерге адаттагыдан башка мээрим менен бейпилтүн каалады. Сид кичине бышактаган болуп, Мэри чын көңүлү менен шолоктоп ыйлап жатты.

Анан Полли таеже чөгөлөп отуруп, Том үчүн сыйына баштады: ушунчалык адамдын көз жашын чыгара турган, мээримин төккөн, кары адамдын карғылданган үнү менен чексиз сүйгөн, укмуш сөздөрдү тапкан мунаҗатынын ақыркы саптарын окуп жатканда, керебеттин алдындагы Томдун жашы көзүнө толуп чыкты.

Полли таежеси төшөккө жаткандан кийин да Том көпкө чейин козголбой жатышка мажбур болду, себеби таежеси оодарылып, маал-маалы менен бир нерсени кобурап, кейип-кеңчиp үшкүрүп, кабатырланып нары-бери ооналактай берди. Акырында кәэде түшүндө секин онтогону болбосо, ал тынчып калды. Ошол маалда бала керебеттин алдынан чыгып, шамдын жарығынан колу менен далдаланып, уктап жаткан таежесинин жанына келди. Ага Томдун аябай боору ачыды. Чөнтөгүнөн түрмөктөлгөн чынар теректин кабығын алып чыгып, аны шамдын жанына койду. Ошондо жаңы бир ой келе калып, кайра токтоду. Өнү жарк этип, бир нерсе эсине келди окшойт, кабыкты кайра чөнтөгүнө шыкады. Андан кийин эңкейип таежесинин эриндеринен өптү да, бутунун учу менен басып, дароо үйдөн чыгып, каалганын тээгин түшүрүп койду.

Ал өтмөктү карай жөнөдү, ал жерде ошол учурда бир да жан жок болчу. Кароолдон бөлөк эч ким болбосун, болсо да ал құнұңө кароолканага кирип алып, өлүктөй сулк уктап жатарын билген Том тартынбай эле чакан кеменин үстүнө чыкты. Артынdagы кайыкты чечип алып, ага түштү да, суунун ағымын каршылап, секин сүзүп жөнөдү. Шаарчадан кичине ейдөрөөк барганды, наркы өйүзгө алы жетишинче кыйгачтай айдады. Ал түз эле пристандын өзүнөн чыкты, анткени бул иш ага көнүмүш болуп калган. Кайыкты биротоло тартып алууну Том аябай эңсеген эле, анткени, аны кеме катары пайдаланып, каракчылардын колуна түшкөн олжосу катары эсептөөгө болмок. Бирок кайыкты бүт жерден издей тургандыгын, керек болсо каракчылардын өзүнө да капысынан жолугуп калышы мүмкүндүгүн бала түшүндү. Ошондуктан, ал жәэкке чыгып, токайдун ичине кирип кетти. Ал жакта чөптүн үстүнө отурду да, уйкусурап кыйналып, кыйлага эс алды, акырында өзүн-өзү кыстап, туругун көздөй жөнөдү. Таң атарына аз эле калган. Ал сайроонго жакындаи электе эле жапжарык болуп калды. Құн төбөгө көтөрүлүп, чоң дайрага нурун төккөнгө чейин эс алды да, анан туруп, суга түштү. Бир пастан кийин ал туруктун чек арасына жетип, бүт бою суу болуп турганды, Жонун Хекке минтип айтканын укту:

– Жок, Том алдабайт, ал сөзсүз кайра келет, Хек. Ал кашпайт. Каракчы үчүн бул шерменде экенин ал түшүнөт, ошондуктан эч качан тиякта калбайт, болбоду эле дегенде намыс үчүн калбайт. Ал чындан бирдемени ойлоп тапты. Анын оюнда эмне барын билиш керек.

– Мейли, анын буюмдары азыр бизде да?

– Ооба, бирок анчалык көп эмес, Хек. Нанұштөгө кайтып келбесем, анда алар силердикі деп катка жазыптыр го.

– Мен кайтып келдим! – деп Том кыйкырды да, ушул кызыктуу окуяны эң мыкты ойноп берип, салтанаттуу түрдө турукка келип кошулду.

Заматта эң сонун тамак – куурулган балык менен чочконун майы келди. Алар тамак ичкени отуары менен Том ооз көптүрө өзүнүн кызыктуу окуяларын баяндай баштады. Анын сөзүнө ишенген тигил балдар да мурундарын көтөрүп, аябай сыймыктанды. Анан Том көлөкөлүү бир жерди тандап алыш жатты да, түшкө чейин бейкапар уктады. Берки каракчылар болсо, балык уулап, аралды кыдырып кетиши.

## 16. Каракчылар туругунда

Түшкү тамактан кийин балдар тобу менен сайроонго чыгып, таш баканын жумурткасын издегени жөнөштү. Нары-бери темселеп, таяк менен кумду сайгылап, тоборсуган жерди көргөндө чөгөлөп отура калып, колдору менен кумду чукулашат. Кээде алар элүү же алтымыш жумуртка таап жатты. Алар топтоголок, ак, англис жаңгагынан кичирээк эле. Ошол түнү балдар шаан-шөкөт менен куурулган жумуртка тоюн өткөрүштү, кийинкисин жума күнү эртең менен жасашты.

Наныштөдөн кийин алар чуркурап сайроондо нары-бери жүгүрүштү, улам бири кийимин ыргыта коюп чуркап, биротоло жылаңач калганча биринин артынан бири кубалады, анан алыстагы сайроонду каптаган сууну карай чуркашты. Тез агым аларды улам жыга коёт, анткен сайын ого бетер көңүлдөрү көтөрүлөт. Алар бир туруп эңкейе берип, бири-бирине суу чачат, дем алууга гана артына бурулат, бир туруп күрөшө башташат, кыйынырагы беркилердин башын сууга малууга аракет кылат, бир туруп аппак колдору менен буттарын чырмалтып, сууга чогуу кирип кетишет. Анан бышкырынып, түкүрүнүп, каткырып, энтигип кайрадан суу үстүнө бардыгы калкып чыгат.

Чарчап-чаалыгып жээкке чыгышып, ысык кумдун үстүнө оонап жатышат. Андан кийин кайра сууну карай чуркап, бүт-бардыгын кайрадан башташат. Бир маалда алар денеси токулган териге окшош кызылдыгын байкашты, кумдун үстүнө тегерете сыйып, үч маскарапозду туурашты, анткени мындай ардактуу ишти биринин дагы башкага бергисе келген жок.

Анан алар коргол таштарын алыш чыгып, оюнга киришти, жадаганча ойношту. Андан кийин Жо менен Хек кайрадан сууга түшкөнү кетти, ал эми Томдун баргысы келген жок, себеби жана шымын чечип ыргытканда бутундагы жыландын терисинен жасалган тумарын да ыргытып жибергенин эми байкады. Тигил сыйкырдуу тумары жок эмнеге тарамышы түйүлбөгөнүнө өзү таңгалды. Тумарын кайра тапканча анын сууга түшкүсү келген жок, бул арада Жо менен Хек чарчап, эс алмак болушту. Секинден алар туш-тушка тараپ кетти, көңүлдөрү чөгүп, кыжалат болуп, кең дайранын наркы өйүзүндөгү күңгөйдө магдырап жаткан чаккан шаарча жакка улам карай беришти. Кумга бутунун учу менен «Бекки» деп жазып жатканын эстей коюп, Томдун шаштысы кетти. Ал жазганын өчүрө салып, өзүнүн ушунчалык шашмалыгына жини келди. Бирок өзүн кармай албай, дагы эле ошол атты кайрадан жазды, андан кийин жазганын кайрадан буту менен өчүрдү да, берки каракчыларды чакырымыш болуп, башка нерсеге алаксыгысы келди.

Бирок Жонун көңүлү биротоло чөгүп, эми аны кайра көтөрүү мүмкүн эмес эле. Үйүн сагынгандыктан ал жанын көрөгө жер таптай турду. Көз жашы мөлтүрөп, кирпик учунан келе түштү. Хек дагы шылкыйды. Томдун ындыны абдан өчтү, бирок ал сыр алдырбаганга мүмкүн болушунча тырышты. Азырынча айттай турган анын бир сыры

бар эле, бирок кыжалат кылган ойлору минтип тарабаса, анда балдарга өз сырын ачышка туура келет. Ал өзүн шайыр көрсөтүүгө тырышып, мындай деди:

– Бул аралда бизге чейин деле каракчылар жашаган болушу керек. Аралды кайрадан кыдырып чыгалы. Балким, бир жерде кенч көмүлгөндүр. Багыбыз ачылса, мүмкүн алтын-күмүш толгон, чирий баштаган сандык таап аларбыз?

Бирок анын сөздөрү бир аз кызыктырганы менен, кайра эле унутта калды. Том дагы ар нерселер менен кызыктырып көрдү эле, алары деле кыйратып ийгиликке жеткирген жок. Анысы бекер эле убара болду. Таягы менен улам кумду чукуп Жо көңүлсүз отурду. Акырында ал үн катты:

– Йа, балдар, мунун баарын таштасак кантет? Менин үйгө кетким келип атат. Биерде кызык деле эчтеке калган жок.

– Жок, Жо, кызыктар кийин болот. Көрдүңбү, биерде балык кармаган кандай кызык! – деди Том.

– Балык уулабай эле койдум мен. Үйгө кетким келип атат.

– Биердегидей сууга эч жерден түшө албайсын.

– Сууга деле түшкүм келбайт? Эч ким тыйбагандан кийин сууга түшкөнүңүн деле кызыгы жок экен. Жок, менин үйгө кетким келип атат.

– Мейли, анда кете бер! Ымыркай! Апаңды сагынып кеттиңби?

– Ооба, апамды сагындым. Сен деле сагынмаксың, бирок сенин апаң жок. Сен деле мендей ымыркайсың! – деди Жо мурдун бышылдатып.

– Мейли, бул ыйлаакты үйүнө апакесине коё берели. Макулбу, Хек? Ымыркай да, апасын сагынып кетиптир! Болуптур, кете берсин. Бирок сага биер жагат да, чынбы, Хек? Экөөбүз биерде калабыз, ээ?

Хек көңүлсүз «ооба» дегенсиди.

– Мындан нары сени менен өмүрү сүйлөшпөйм, – деди Жо туруп баратып. – Болду.

Ал кабагын бүркөп, нары басып кетти да, кийине баштады.

– Карасаң муну, – деди Том, – Сени менен эле бирөө сүйлөшкүсү келип аткансып. Кете бер үйүңө, барып шылдың боло бер. Тим эле укмуш каракчы турбайсыңбы! Бирок Хек экөөбүз сендей ыйлаак эмеспиз. Биз биерде калабыз, чынбы, Хек? Кеткендер кете берсин. Аныз деле күнүбүз өтө берет.

Анткени менен Том ичинен туталанды, Жонун тултуюп кийинип жатканын көрүп, ичи сыйзтай түштү. Анысы аз келгенсип, Жонун даярданып жатканын унчукпай карап турган Хектин дагы ою башкада эле. Бир пастан кийин Жо унчукпай Иллинойс жээгин карай сууну кечип жөнөдү. Томдун ичи тызылдай түштү. Ал Хекти карады эле, Хек аны түз карай албай, жылмаймыш болуп койду:

– Менин да үйгө кетким келип атат, Том. Биерде кызык эчтеке калган жок, кийин мындан да жаман болот. Биз деле кетпейлиби.

– Кетпейм! Кеткиңер келсе, бара бергиле. Мен калам.

– Том, менин кетишими керек.

– Кете бер! Сени ким кармап турат?

Хек кумдун үстүндө чачылган кийимин чогулта баштады:

– Том, сен деле биз менен кетсең жакшы болмок. Ойлонуп көрчү. Биз сени тиги ейүздөн күтөбүз.

– Болуптур. Каалаганча күтө бергиле.

Хек башын шылкыйтып жөнөдү. Том болсо артынан ээрчий тиктеп, куру намысын таштап, тигилерге кошулгусу келип кетти. Шериктерин токтойбу деп ойлогон, бирок тигилер тайыз сууну кечип жай баратышты. Аларсыз Том бир паста эле жалгызырай түштү. Дагы бир нече убакыттан кийин Томдун өжөрлүгү биротоло жоголуп, ал кыйкырган бойdon досторунун артынан жүгүрдү:

– Токтогула! Мен сilerге бирдеме айтам!

Балдар ошол замат токтоп, Томду көздөй бурулушту. Аларды кууп жеткен Том жанагы каймана сырын айтты эле, тигилер сөздүн маанисин түшүнгөнчө сүз угуп турду да, анан түшүнгөндөн кийин: «Мына, ушунун эң сонун экен, баяле айтканда биз дегеле кетпейт болчубуз», – деп сүйүнүп кетиши.

Том дароо өзүн актаганга шылтоо таба койду: акыйкаты, ал бул тымызын сыры деле досторун көпкө кармай албайт го деп корккон, ошондуктан ал сырын эң акырына чейин айтпай турган.

Балдар аралга көңүлдөрү көтөрүңкү кайтты, Томдун укмуш амалы тууралуу бакылдап жарыша сүйлөп, анын амалкөйлүгүнө таңданып, кайра ойной башташты. Жумуртка кууруп, балыкка нык тойгондон кийин, Том эми тамеки чеккенди үйрөнгүм келет деди эле, Жо дагы аны коштоп, ошентип көрсөк эмне болор экен деди. Хек экөөнө канжа жасап, чылымдан толтуруп берди. Экөө тил учун ачыштырган жүзүмдүн жалбырагынан бөлөк эч нерсени ушуга чейин чегип көргөн эмес, анысы нак тамекиге жатпайт эле. Жерге чыканактап жатты да, этияттык менен, бир аз чочулап канжаны соруп кирди. Түтүн ачуу экен, тамагына тыгылып, алар чакап да алысты.

– Оңой эле турбайбы! Мындаи одоюн билгенде, мурун эле үйрөнүп алмакмын, – деди Том.

– Мен деле, – деп коштоду Жо. – Кыйын эчтекеси деле жок экен.

– Бөлөктөрдүн тамеки тартканын көп көргөм, мен да ошентсем дечүмүн, бирок чамам келерин билген эмессин, – деди Том.

– Мен деле, чынбы, Хек? Сенин көзүнчө канча жолу ушинтип айттым эле, уктун эле го, Хек? Анын баарын Хек билет.

– Чын, айткан, – деп ырастады Хек.

– Мен да канча жолу айткам, – деди Том. – Бир мертебе күшкананын жанынан айткам, эсиңдеби, Хек? Анда жаныбызда Боб Тэннер, Жонни Миллер, Жеф Тетчер бар болчу. Айтканым эсинде болуш керек, Хек?

– Ооба, айткансың, – деди Хек. – Баяты мен ак коргол ташымды жоготкон күнү. Жок, анда эмес, андан мурунку күнү.

– Ооба, мен сага айткам. Көрдүңбү? Хек да билет экен, – деди Том.

– Мен кечке чейин тамеки тартсам болчудай. Жүрөгүм айланган деле жок, – деди Жо.

– Меники деле, – деди Том. – Мен деле кечке чейин тарта алам. Жеф Тетчер анте албайт эле.

– Жеф Тетчер! Ал эки тартканда эле кулап түшмөк. Бир жолу эле сынап көрсүнчү. Колунан келбейт.

– Сөзсүз. Тиги Жонни Миллердин да бир эле тартканын көрүш керек эле!

– Ошону айтсаң! Жонни Миллер эмнеге жарамак эле? Бир тартканда эле солоюп калат, – деди Жо.

– Албетте, жыгылат. Балдар азыр бизди көрсө го, ээ.

– Мен да ошондой дейм да.

– Анда мындай кылалы, достор, эч кимге унчукпайлыш. Анан бир күнү алар бүт чогулганда, мен сенин жаныңа келип: «Жо, канжаң жаныңдабы? Эмнегедир тамеки тарткым келип турат», – дейм. Сен болсо эчтеке менен иши жоктой: «Ооба, эски канжа менде, тигиниси деле менде, бирок чылымдын мааниси жок экен» деп айткын. Анда мен: «Эчтеке эмес, ачуураак эле болсо мейли» дейм. Сен эки канжаны тең алыш чыгасың, анан экөөбүз чындал тарта баштайбыз, тигилер бир аябай таңгалсын!

– Кудай акы, укмуш болот, Том! Ушунун баары азыр болсо кана?!

– Аттиң десен! Тамеки тартканды каракчылык кезибизде үйрөнгөнбүз десек, ал байкуштар бизге кошулбаганына күйүп кетишет го, ээ?

– Сөзсүз да! Күйгөндө да кандай күйөт дейсин!

Ошентип, алар сөздөрүн уланта беришти. Бирок бара-бара сөз эмнегедир жайыраак чыгып, чаташа баштады. Сөздөрүнүн ортосу улам узарып, тамеки тарткандар үстөккө-босток түкүрүнө беришти. Ооздорунан суу келип, таңдайынын астынан чууруп, сууну үйлөп, тышка чыгарганга үлгүрө албай калгансыды, тырышканына карабастан кекиртектерин суу басып кеткениди, алар биригинин артынан бири окшуп жиберди. Эки бала купкуу болуп, өндөрү өзгөрүлүп кетти. Жо Харпердин мууну бошоп, колунан канжасы түштү. Том дагы нак ошондой болду. Эки суу тең бир чачырады, тигилер үйлөп чыгарганга зорго жетишти. Жо алсыз үнү менен минтип онтоду:

– Макими жоготуп ийдим окшойт. Издел келейинчи.

Том какагансып, ээктери титиреп, зорго сүйлөдү:

– Мен сага жардам берейин. Сен тәэ тиякка бар, мен болсо булактын тегерегинен издейин. Жок, сен барбай эле кой, Хек, биз өзүбүз табабыз.

Хек бейгам отуруп, аларды бир сааттай күттү. Анан зериккенинестерин досторун издел жөнөдү. Шериктерин Хек жаңгелдин ичинен, биригинен бири аябай алыш отурган жерден тапты. Тигиниси да, мунусу да кубарып, каттуу уйкуда экен. Эмне болсо да, баары бая эле өтүп кеткенин ал түшүндү.

Ошол түнү тамак ичиp отурганда алар өтө аз сүйлөштү. Алар баары жоош болуп калыптыр. Кечки тамактан кийин Хек канжасына тамеки салып, тигилерге да даярдан берейин дегенде, тигилер тим эле кой, эмнегедир кыйналып турабыз, наныштөдө жакпаган бир нерсе жеп алсак керек дешти.

Түн ортосуна жакын Жо ойгонуп, беркилерди дагы ойготту. Аба эмнегедир дымыгып, бир нерсе боло тургансыды. Демдери кысылып, айлана үп болуп турса да, балдар ынак болуп, бири-бирине улам жакындай берди. Алар үн-сөзсүз ойго батып, бир нерсени күтүп отурушту. От жарыгы болбосо, бүт-баарын караңгылык капитап турган. Бир маалда бүлбүлдөгөн жарык көктөмдү бир заматка чала жарык кылды да, кайра өчүп калды. Анан кайра мурункудан дагы жарыгыраак боло түштү. Анан дагы бир жаркылдады. Андан кийин талдардын башы секин үшкүрүп, онтогонсуп жиберди. Балдар беттерин серпип өткөн илепти сезип, түн арбагы жанынан учуп өткөндөй коркуп кетишти. Андан кийин тымтырстык өкүм сүрдү.

Бир маалда жарк эткен кызык бир от караңы тұнду жарық күнгө айландырып, жердегинин баарын, жада калса қылдай чөптү да айқын көрсөттү. үчөнүн кубарыңы, корккон өнүн да жарық қылды. Күн құркүрөп барып, чагылған асманды тиlip өттү да, чартылдаган бойдон алысқы бир жакка барып жоголду. Муздак керимсел согуп, жалбырактарды шуудуратып, оттун құлұн кардай чачып кетти. Чагылған дагы бир ирет жаркылдап, токойдун ичин бүт жарық қылды да, құлдұрөп күн құркүрөдү эле, талдардын башы балдардын үстүнө чатырап түшкөнсүдү. Көзгө сайса көрүнбөгөн караңыда алар коркконунаң бири-бирине жабыша калышты. Жамғырдын чоң тамчылары жалбырактарды дыбырата баштады.

– Балдар, тез сөрүнүн астына чуркагыла! – деп кыйкырды Том.

Тигилер секирип туруп, караңыда талдардын дүмүрүнө чалынып, жапайы жүзүмгө буттары илинип, ар кимиси туш тарапка чуркады. Чагылған көздү жалтактатып жаркылдап, күн кулактын күжурун алып құркүрөдү. Бир маалда нөшөр төгүп кирди, бороон-чапкындал, жамғырды жер үстүнө жайып жөнөдү. Балдар бири-бирин чакырып жатты, бирок шамалдын арқыраганы менен құндүн құркүрөгөнү алардын үнүн жутуп кете берди. Алар эәрчишип, араң сөрүгө жетти да, үшүп, үрейү учуп, жаандын суусуна шөмтүрөп, сөрүнүн алдында бүрүшүп отурушту. Анткени менен кыйынчылыкты чогуу тартып жаткандаiktan, мына ушул аларга жагып турду. Эски парус аябай желпилдең тарсылдагандыктан, алар канчалык кыйкырбасын, бөлөк дабышты баса алган жок. Бороон улам чапкындей берди, бир маалда парус үзүлүп кетип, катуу шамал аны учурup жөнөдү. Балдар бекем кол кармашкан бойдон улам чалынып, ар жерин тыттырып, жээктеги чоң эмендин түбүнө жүгүрүштү. Эми бороон дагы катуулады. Асманда улам жарк эткен чагылғандын жарығынан ылдыйдагынын бардыгы: ийилген талдар, дайранын толкундары менен агарган жалдары, ак көбүктүн чачырандылары, жылып бара жаткан булут менен кыйгач жааган жамғырдын закымынан көзгө илинип-илинбей тунарган наркы өйүздөгү тик жарлардын элес-булас сөлөкөтү көрүнүп турду. Бир пастан кийин чапкынга туруштук бере албаган килемген талдар жаш чырпыктын үстүнө качырап барып кулап түштү, құндүн тынымсыз құркүрөгөнү кулак тундуруп, сөз менен айтып болгус коркунучту жаратып жатты. Долуланган бороон күчөндөн күчөп, заматта аралды тыйпил өрттөп, талдарды чокусуна чейин суу каптап, бүт макулукту керен кылчудай албууттанат. Мындай апаатта ээн талаада калуу коркунучтуу болчу.

Акырында бул таймашуу бүттү, аскер алыстан күнгүрөнө коркутуп, құрүлдөп чегинди да, жер бетин кайрадан тынчтык каптады. Коркуп калған балдар туругуна кайтып келип караса, түбүн түнөк кылып, төшөктөрүн жайып алган килемген чынарды чагылған тып-тыйпил кылып талкалап таштаптыр. Балдар тал жыгылганда ал жerde болбой калгандарына сүйүнүштү.

Бүт-бардыгын, оттуу очокту дагы суу каптап кетиптири, анткени өз курагындагы балдардай эле алар да шалаакылык кылып жаанга каршы эч нерсе кылбаптыр. Айласы кетип, суу болуп, алар аябай үшүштү. Алардын кайгысы айқын көрүндү, бирок ошондо да чоң дөңгөчтүн алдындагы дүңкүйгөн топурактагы бир тутам отко суу тийбей калғанын алар дароо көрүштү. Оттуу тынбай үйлөп, асты кургак дөңгөчтүн кабыгын, чамындысын жагып, кайра тутандырышты. Андан кийин алар үстүнө жоон чырпыктарды үйдү эле, жалын көмегедей құрүлдөдү, ошондо балдардын жарпы жазыла түштү. Алар кайнатылган сан этин кургатып тойлошту, анан отту тегеректеп алып, түнкү окуяга дагы кошумчалап, апыртмадан айтып таң атканча отурушту, себеби айланада кургак жер калбагандыктан, алар баары бир уктай алмак эмес.

Күн нурларын дарактардын бутагына төгө баштаганда балдардын уйкусу келип, алар сайроонго барып жатышты. Күн бара-бара ысый баштаганда, алар көңүлсүз

ойгонушту да, наныштө бышырганга киришти. Тамактан кийин алардын шайы кетип, зорго кыбырап, кайрадан үйлөрүнө кеткиси келди.

Муну түшүнүп калган Том каракчыларды мүмкүн болушунча алаксыта баштады. Бирок тигилерди коргол таш дагы, цирк дагы, сууга түшүү дагы, кыскасы, жер үстүндөгү эч нерсе кызыктырбады. Том баягы тымызын сырын эстетти, ошондо гана тигилер кичине сүйүнө түшүштү. Ошентип, алардын сүйүнүчү тарагыча дагы бир табылгасы менен кызыктырганга ұлгүрдү. Эми каракчы болуп ойногонду убактылуу токтотуп, кызыкчылык үчүн инди болуп көрөлү деди. Тигилерге бул ой жакты, көп өтпөй бардыгы жылаңачтанып, кудум зебра сыңары денелерин жол-жол кылып ылай менен шыбап, албетте, алардын бардыгы кол башчы эле, англис оторчуларына кол салабыз деп токойду аралап чуркап жөнөштү.

Анан алар өз ара касташкан үч урууга бөлүнүп, миндеген жоосун өлтүрүп, күйкасын сыйрып алыш, бүктүрмадан айкырып чыгып, бири-бирине кол салып жатышты. Бул күн кандуу болду, демек, өтө ийгиликтүү өттү.

Алар карды ач, көңүлдөрү куунак кечки тамакка турукка чогулушту, бирок ал жerde дагы бир тооскоолдук пайды болду: ич ара элдешпей туруп кас уруулар бири-бирин меймандай албайт экен, бир канжадан түтүн чыгармайын элдешүүгө болбойт эле. Бөлөк жолун алар дегеле билишчү эмес. Каракчы бойдон калбаганына эки инди өкүнүп жиберди. Анткени менен бөлөк арга жок эле, ошондуктан бул аларга абдан жаккандыгын айттып, канжаны сурады да, бири-бирине кезеги менен сунуп тарта баштashты.

Мына, эми кайра алар инди болгонуна ыраазы, себеби айрым нерселерди үйрөнүштү: алар жоголгон макини издең барбастан эле кичинеден тамеки тартса болот экен, чылым көңүлүн андай деле айныткан жок, бул жолу өткөндөгүдөй кыйнаган жок. Эч аракетсиз ушул сыңары эң мыкты мүмкүнчүлүктү колдон кантип кетирсин. Жок, кечки тамактан кийин алар текшериш үчүн чылымдан кайра чегип көрүп, чоң ийгиликке жеткенин көрүштү, ошол себептен кеч эң жакшы өттү. Алар жаңы ийгиликтөрине алты уурунун күйкасын кесип алгансып кудундап сүйүнүштү. Азырынча аларды ушул бойдон тамеки тарттырып, дардандатып, каадалантып тим көйлү, себеби убактылуу алардын бизге кереги жок.

## 17. Каракчыларга аза зыйнаты

Ошол ишембинин бейкут кечинде шаарда көңүл ачкан эч ким болбоду. Харпер менен Полли таеженин үй-бүлөсү кайгыга батып, көз жаштарын көл кылып, кара кийинип отурду. Шаарча демейдегиден тынч болчу, акыйкаты, мурун деле дайыма тынч болуп турчу. Шаарчадагылар эмнегедир илең-салан иштеп, аз сүйлөп, анан калса улам-улам үшкүрүп жүрүштү. Ишемби күнкү дем алыш балдар үчүн оор түйшүк болду. Алардын ойногусу, көңүл ачкысы келбей, секинден оюндарын да токтотуп коюшту.

Кайгырып жүргөн Бекки Тетчер темсөлөп түштөн кийин мектептин ээнсириген короосуна кирди. Бирок ал жактан деле көңүл соорото турган эч нерсе чыккан жок. Ошондо ал өзүнчө кобурана баштады.

– И-ий, азыр менде эң кур дегенде тиги жез тутка болсо го! Бирок эстеликке менде анын эч нерсеси калбаптыр! – деди ал көмөкөйүнө келип калган жашын жутуп.

Анан токтой калып, ал өзүнчө муну айтты:

– Мына ушул жерде болгон. Ошонун баары дагы кайталанса, мен антип айтпайт элем, бүт дүйнөнү берем деп азгырса да айтпайт элем. Мына, эми ал жоголду, мен эми аны эч качан, эч качан, эч качан көрбөйм.

Бул ойлор анын жанын ачытты, ал көз жашын көлдөтүп, темселип жөнөдү. Анан Том менен Жонун шериктеринен турган балдар менен кыздардын жоон тобу келди. Алар оң түшкөн кашаанын ичин тиктеп, Томдун тигил же бул кылыктарын, аны акыркы ирет көргөндөрүн, Жо ошондо эмне дегенин (кыязы, ошол кезде эч кандай маанисиз, бирок кийинчөрээк белгилүү болгондой, каргашадан кабар берген сөздөрүн) кеп кылып, сүйлөгөндөрдүн бардыгы курман болгон балдардын турган жерин көргөзүп: «Мен ушуерде, азыркы сен турган жерде тургам, тиги болсо жапжакын, тиерде турган, ал мына минтип жылмайганды, ушунчалык коркуп, бүт денем титиреп кеткен, ошондо эмнеге экенин түшүнбөптүрмүн, азыр түшүнүп атам!» – деп эскерип жатышты.

Анан өлгөн балдарды тириүү кезинде ким акыркы жолу көргөнү тууралуу талаш жүрүп, көбү ушул кайгылуу артыкчылыкка жеткиси келип, күбелөр бирин-бири жокко чыгара турган сөздөрүн айттып, курман болгондорду кимиси эң акырында көргөнү, кимиси эң акыры сүйлөшкөнү такталганда, тигил бактылуулар өзүн ошол замат бийик даражага көтөрүлгөндөй сезсе, башкалары болсо аларга суктанды. Бир байкуш кантип мактанарын билбей:

– Мени болсо, Том Сойер бир мертебе катуу сабаган! – деп, ушул эскерүүсүнө көрүнө сыймыктангансыды. Бирок минтип мактануусу ийгилик алып келген жок, анткени балдардын бардыгы эле ушинтип айтса болмок, ошондуктан, мындай даңазанын кадыры деле жок болчу. Курман болгон каармандарга таазим кылып эстеп, балдар зорго тарады.

Эртең менен жекшембى мектебинде сабак бүткөндө конгуроо кагылды, бирок адаттагыдай шайыр эмес, бир өңчөй кайгылуу кагылды. Жекшембى тынч өттү, ошол себептен конгуроонун кайгылуу дабышы жаратылыштагы каймана кайгыга үндөшкөнсүп турду. Шаарчадагылар каргаша тууралуу шыбырашып, далиске бир паска токтоп, анан чиркөөгө чогула баштاشты. Бирок чиркөөнүн өзүндө эч ким үн чыгарган жок, тымтыстыкты орундарына өтүп бараткан аялдардын кара көйнөктөрүнүн шуудураганы эле бузуп жатты. Чакан чиркөөгө мынчалык элдин толгонун бир да киши мурун көргөн эмес. Акырында бир нерсени күтүү алдындағы тунжураган тымтыстык өкүм сүрдү, Полли таеже менен бирге Сид, Мэри экөө келди, алардан соң Харперлердин катуу азадагы үй-бүлөсү келди, кишилердин бардыгы, жада калса, кары даабатчы да тигилер келатканда урматтап тура калышты, каза болгондордун туугандары биринчи катардан орун алганча эч кимиси отурган жок. Кайрадан асердүү тымтыстык каптады, кәэде эле өксөп ыйлаган үндөр угулуп жатты, бир нече убактан кийин дин жетекчиси колдорун жайып, сыйына баштады. Муун-жүүндү башоткон даңаза ырдалып, артынан эле «Мен деген Кайрадан Тирилүү жана Өмүрмүн» деген сөздөр менен коштолду.

Сыйынуунун уландысы катары дин жетекчиси каза болгондордун жакшы жактарын, адамды суктандырган жоруктарын жана зээндүүлүгүн абдан көркөмдөп баяндады, келгендердин баарына тигилердин элеси жөн эле айкын тартыла түштү, шордуу балдарга ар дайым акыйкатсыздык кылганын, тигилердин кемчилиги менен өксүктөрүн гана көргөндөрүн эстеп уятынан өкүндү. Андан бөлөк дагы диний даабатчы курман болгондордун өмүрүнөн адамдын көз жашын эзип чыгарчудай, маркумдардын жоош жана абдан асыл мүнөздөрүнөн баяндаган айрым окуяларды айттып берди. Ошол окуялардын канчалык жакшы, канчалык кубанычтуу экенин чиркөөдөгүлөрдүн бардыгы түшүндү, ошол эле маалда мурда ал жоруктар баарына жазага абдан татыктуу кадимки эле тентектик катары каралганы өкүнүч менен эскерилди. Таасирдүү баян улантылган

сайын отургандардын муун-жүүнү бошоп, аягында чиркөөдөгүлөрдүн бардыгы чыдабай, боздоп ыйлаган туугандарын коштот, бүт-баары жапырт ыйлап жиберишти, ал эмес даабатчы дагы өзүн кармай албай, кафедрада туруп, көзүнө жаш алды.

Сырттан бир добуш чыккансыды, бирок ага эч ким көңүл бурбады. Бир пастан кийин кире бериштин каалгасы кыйчылдап ачылды да, анан даабатчы жаштуу көздөрүнөн бет арчысын алып, турган жеринде катып калды. Даабатчы тиктеген тарапты адегенде отургандардын бирөөсү, анан башкалары карады, бир маалда чиркөөдөгүлөр бүт орундарынан туруп, дал ортодо ээрчишип келаткан, сууга чөгүп өлдү деген үч баланы көрүп, делдейип туруп калышты. Алдыда Том, артынан Жо, бети-башы тытылып, коркконсуп бардыгынын артынан шүмүрөйгөн Хек темселеп келатыптыр! Өздөрүнө арналып окулган даабатты угуп, алар чатырчанын ээн кырына жашынын турушуптур!

Полли таеже, Мэри менен Харперлердин бардыгы тобо кылып, өлүмдөн аман калган балдарын кучактап, өпкүлөй берип, тумчуктуруп коё жаздашты. Бечара Хек болсо, кандай кыларын, жактырбаган көздөрдөн кайсыл жакка бекинерин билбей шаштысы кетти. Ал качмай болуп каалганы карай жөнөй бергенде, Том тигини колдон кармап, мындай деди:

– Полли таеже, акыйкатсыз болуп калат го, Хектин кайтканына дагы бирөө жарым кубанып коюш керек го.

– Ооба десен, ошондой болушу керек эле. Мен энесиз бечараны көргөнүмө кубанычтамын!

Мурда Хек бир нерседен сүрдөсө, ал ушул Полли таеженин эркелетип көңүл бурганынан сүрдөр эле. Бир маалда даабатчы болгон үнү менен кыйкырып жиберди:

– Бүт ырайымын төккөн кудайга даңаза ырдайлы! Ырдагыла! Чын дилицер менен ырдагыла!

Ошондо алар ырдап жиберишти. Чиркөөдө байыркы жүздүк ыры салтанаттуу жаңырды, каракчы Том Сойер болсо, аны суктанып тиктеп турган теңтүштарына кылчайып, ушул учур өмүрүнүн эн сонун учуру болгонуна ичинен сыймыктанып жатты.

Чиркөөдөн топурап чыккан «алдангандар» байыркы жүздүк ырын ушунчалык толкундануу менен ырдоону угуш үчүн дагы бир мертебе алдангангага макул экендиктерин кеп кылып жатышты.

Ошол күнү Том Полли таежесинин маанайына жараша мурда бир жылда да ала албаган көк желкеге көп муш менен үстөккө-босток өбүүсүнө марыды. Кудайга жана өзүнө ыраазы болгонун анын желкеге муш жегениненби же таежесинин өпкүлөгөнүнөнбү, кайсынысынан көбүрөөк билинерин Том өзү деле айта алмак эмес.

## 18. Таң калыштуу түш

Томдун жашырган каймана сыры ошол болчу: каракчы туугандары менен үйүнө өздөрүн көмүүгө катышшуу үчүн кайтып келмек. Ишембинин күүгүмүндө алар дөңгөч минип алып, Миссуринин жээгине өтүштү, шаардан беш-алты чакырым ылдыйраак кургак жерге чыгып, жангелгө түнөштү, таң азандан алар кыска көчөлөрдү аралап,

тегеренип отуруп чиркөөгө келишти да, чатырдагы далистин башаламан жаткан сыйнык орундуктардын арасына жатып, уйкусун кандырышты.

Дүйшөмбүдө эртең мененки наныштөдө Полли таежеси жана Мэри Томго өтө сыллык болуп, биринен-бири өтүп чебеленди. Кебин түгөтө албай жатышты. Сөзүнүн ортосунда Полли таежеси мындай деди:

– Мейли, Том, бир аптага жакын бүт элди кыйнаганың силерге оюн болгонун түшүнөм, бирок кайсы бетиң менен мени минтип кыйнадың? Дөңгөчтү минип алып, өзүнөрдү көмгөн жерге сүзүп келгенге алың жетсе, өлбөй эле үйдөн качкандыгыны мага эптеп кабарласаң болот эле го.

– Чын эле ошентпейт белен, Том. Менимче, сен ошенткенди унутуп койсоң керек, антпесе сен дал ушундай кылат элең да, – деди Мэри.

– Мунуң чынбы, Том? – деп сурады Полли таежеси, анын үмүттөнгөнү жүзүнөн көрүнүп турду. – Айтчы мага, эгер унутпасаң, ошентет белен?

– Мен, акыйкаты, билбейм. Антсем, иштин бүт-баары бузулат эле.

– Том, сен мени кичине болсо да жакшы көрөт го дечүмүн, – Полли таежеси наалыгандыктан Томдун шаштысы кетти. – Эң кур дегенде мени ойлоп койбойт белен, ошонун деле жоктон көрө жогору болот эле.

– Э-э, таеже, анын эмнеси жаман экен? – деп болушту Мэри. – Жөн эле унутуп калган болушу керек, ал дайыма шашып жүрөт го, ошол себептен эч нерсени эсине сактабайт.

– Андай болсо өтө өкүнүчтүү. Мына, Сид болсо эстей жүрмөк. Биякка өтүп келип, мага айтат эле. Кийин эстесен, бир күнү сен өкүнөрсүң, Том, бирок анда кеч болуп калат. Оңой кезинде мага көңүл бургун келбекенин эстейсің го.

– Таеже, сизди жакшы көрөрүмдү өзүңүз билесиз да.

– Жакшы көргөнүндү бир нерсе менен далилдесен, мүмкүн, жакшыраак билет белем.

– Муну ойлобогонума азыр өкүнүп турам, – деди Том өкүнгөндөй үнү менен. – Ошентсе да, мен сизди түшүмдө көрдүм. Жоктон көрө жогору го, ээ?

– Арзыбаган нерсе, мышык деле түш көрөт эмеспи, бирок аның, албетте, жоктон көрө жогору. Түшүндө эмнени көрдүн?

– Ошондо шаршемби күнү түшүмдө көрсөм, сиз мына биерде, керебеттин түбүндө отурасыз, Сид болсо, отун салғычтын алдында отуруптур, Мэри анын жанында экен.

– Ооба, биз дал ошондой отурганбыз. Биз дайыма ошондой отурабыз. Эң кур дегенде түшүндө бизди ойлогонуңа курсантмын.

– Жо Харпердин апасы дагы силерге кошуулуптур.

– Аның да туура, ал да биз менен болгон! Түшүндө дагы эмнени көрдүн?

– Ар кандай көп нерселерди көрдүм. Бирок азыр ал элес-булас эсимде.

– Эстечи, эстей албайсыңбы?

– Бирдеке өчүрүп кеткендей болду... ал шамал... шамал болсо керек...

– И, эстечи Том! Шамал бирдекени өчүрүп кеткендей болду. Туура!

Том коркконсуп ойлонуп, манжалары менен мандайын кысып, бир пас-тан кийин минтти:

- Мына, эстедим! Эми эстедим! Шамал шамды өчүрүп кетти!
- Йа, кудай! Анан, Том, анан эмне болду?
- Анан, менимче, сиз «Сезип турал, тиги каалга...» – дегендей болдуңуз.
- Уланта бер, Том!
- Бир аз эсими жыйнап алайынчы... Бир аз эле. Ооба, сиз: «Сезип турал, тиги каалга ачылып кеткендей болду», – дедиңиз.
- Ошоерде отурганыман кийин айтканым чын. Чын да, Мэри? Уланта бер!
- Анан... анан... так эстей албай атам, бирок сиз Сидди жөнөткөндөй болдуңуз, анан...
- И-и? И-и? Анан ага эмне дедим, Том? Ага эмне дедим?
- Сиз аны... Сиз... Сиз аны каалганы жап дедиңиз.
- Тобо! Мен ушу күнгө чейин мындайды эч уккан эмесмин! Түш эчтекеден аян бербейт деп эми айтып көргүлө. Бу тууралуу Сирини Харперге азыр эле айтыш керек. Үрп-адат тууралуу эми бирдеме деп көрсүн, эчтекеден кутула албайт. Уланта бер, Том!
- Азыр мен бүт ийне-жибине чейин эстедим. Анан сиз мени андай деле жаман эмес бала, болгону гана тентек, унутчаак дедиңиз, аны токtotкон... Эмне дедиңиз эле?.. Кулунду токtotконго барабар дедиңиз беле?
- Нак эле ошондой болгон! Йа, ырайымдуу кудай! Уланта бер, Том!
- Андан кийин сиз ыйладыңыз.
- Ооба, ыйлагам. Ыйлагам. Биринчи ыйлашым эмес. Анан...
- Анан Харпер айым дагы ыйлап, баласы Жо дагы ошондой бала болчу деген, өзү төгүп алган каймак үчүн тигини уруп койгонуна азыр өкүнүп жүргөнүн айткан.
- Том, Ыйык Рух сени колдогон экен! Сен аян түш көрүпсүн, мына, ошондой болгон! Тезирээк уланта көр, Том!
- Анан Сид... Сид айтты...
- Мен эчтеке деген эмес болушум керек, – деди Сид.
- Жок, сен дегенсин, Сид, – деди Мэри.
- Жаагыңарды баскыла, Том улантын! И, ал эмне деди, Том?
- Ал мындай деди... Менимче, ал мага биерден ошояктагысы жакшы, бирок кайда болбоюн, мени оңолсо дегендей болду...
- Мына, уктуңарбы? Так ушинтип айткан.
- Анан сиз анын оозун жап кылдыңыз.
- Ким менен болсо мелдешем, мен ошенткем! Сөз жок, биерде бир периште жүргөн. Биерде бир периште болгон экен!
- Харпер айым болсо, өзүн Жо тапанча менен кантип коркутканын айтып берди, сиз болсоңуз мышык менен дары жөнүндө баяндадыңыз...
- Кашкайган чындык!

– Анан бизди дайрадан издей турганы, жекшембى күнү көмө турганы тууралуу көп сөз болду, андан кийин Харпер айым экөөнүздөр кучакташып алыш ыйладыңар, анан ал үйүнө кетти.

– Так ушундай болгон! Так ушундай болгон, муну мен өз бөркүмдөй билем! Том, сен мунун баарын өз көзүң менен көргөндө да мынчалык жакшы айтып бере албайт элең! Андан кийин эмне болду? Уланткын, Том!

– Анан, менимче, сиз мага дуба окуй баштадыңыз. Мен сиздин ар бир сөзүнүздү угуп тургандай болдум. Анан сиз төшөккө жатканда, сизге боорум ачып, кабыктын айрындысына «Биз чөккөн жокпуз, биз жөн эле каракчы болуп жүрөбүз» деп жаздым да, кабыкты жозунун үстүнө, шамдын жанына койдум. Андан кийин сиз уктап калгандай болдуңуз, уктап атканда сиздин өнүнүз ушундай сүйкүмдүү көрүндү, мен жакындал барып эңкейдим да, эрдицизден өөп койгонсудум.

– Ошенттинби, Том, чынбы? Мен сени ушунуң үчүн эле кечирмекмин! – деди Полли таежеси, баланы кучактап алыш, көкүрөгүнө кысып койду, анда тигил өзүн бир абийирсиз ақмактай сезди.

– Түш болсо да, мунун абдан жакшы экен, – деп Сид ичинен кобуранды эле, анысы угулуп калды.

– Жаагынды бас, Сид! Түшүндө адам өнүндөгүдөй эле көрөт. Мына менин сага сактаган чоң алмам, Том. Табылып калсаң берем дегем. Эми мектепке бар. Мен ырайымдуу Кудай-Тенирге сени мага кайтарып бергени үчүн, ага ишенип, бүт осуяттарын аткарған адамдардын бардыгына, арзыбасам деле мага дагы ырайым кылып, көпкө чыдал келгени үчүн шүгүр дейм. Анткени менен кыйын кезенде анын ырайымдуулугунан жана жардамынан жалаң татыктуулар пайдаланса, анда бул дүйнөдө саналуу гана кишилер жылмайып, караңгы түн түбөлүк жок болмок. Эми болсо Сид, Мэри, Том жөнөгүлө, бул жерден тезирээк кеткиле. Силер мени жадатып ийдинер!

Балдар мектепке кетти, ал эми кемпир болсо Харпердин үйүнө Томдун укмуштай түшү менен тигинин ишенбестигин жеңгени жөнөдү. Сид үйүнөн чыгарда оюна келгенди эч кимге угузбай, жакшылап ойлонуштурду. Анысы мындай эле: «Өтө кызык: түшү ушунчалык узун, бирок бир дагы катасы жок».

Том эми өзүнчө эле баатыр болуп калды! Ал чуркабай, секирбей, баары андан көзүн албай тиктегенин билген каракчыга окшоп шашпай, сүрдүү жүрдү. Ырас эле, бардыгы андан көзүн албайт. Өтүп баратканда өзү туралуу шыбырашкандарды укмаксанга, тиктегендерди көрмөксөнгө салды, бирок ичинен ага маашырланды. Майда балдар анын аркасынан ээрчиp, анын жанында жүргөнүн элге көргөзө мактанышты, алар Томду адамдар тобунун башындагы добулбасчы же шаарга кирип келаткан айбандар тобунун алдындагы пилдей сезди. Өзү курактуу балдар болсо, аны эч жакка кетпегендей кабыл алышса да, ичтери күйүп турушту. Ушинтип күнгө капкара болуп күйгөнгө жана ушундай чоң даңазага жеткенге алар дагы аябай күштар эле, Том болсо ага циркти тартууласа дагы тигинисинен да, мунусунан да айрылмак эмес.

Мектепте бут балдар аны менен Жо Харпердин артынан ээрчиp, көздөрүн тигилерден албай суктангандыктан, экөө тен бир паста эле кекирейип көөп кетти. Кызыккан балдарга алар өз окуяларын айтып бере баштады, бирок болгону баштап гана койду: алдында түгөнбөс узун сөз турганды, бул оңой эле бүтө турган нерсе эмес да. Эң аягында алар канжаларын чыгарып, шашпай түтөтө баштаганда, алар даңктын туу чокусуна жетишти.

Эми Том Бекки Тетчерден оолак болууну чечти. Даңк эле жетиштүү болчу. Ал даңк үйүн жашайт. Азыр ал атактуу болуп турганды, мүмкүн, анын элдешкиси келер.

Анда мейли, башкалар сынары ал дагы көңүлкош болорун сезсин. Бир маалда Бекки жетип келди. Том аны байкамаксанга салды. Ал нары басып, балдар менен кыздардын тобуна кошулду да, алар менен сүйлөшө баштады. Бир аздан кийин ал тигинин кайрадан шатыра-шатман чуркап кетип, бети кызырып, көздөрү ойноктоп, сыныпташтарын куумуш болуп нары-бери жүгүрүп жүргөнүн, бирөөнү кармап алса, кубанычынан кыйкырып жибергенин көрүп турду. Бирөөнү кармагандан да, сезсүз анын жанынан кармап, кармагандан кийин сөзсүз кылчактап аны карап жатканын да байкады. Мунусу атак сүйөр Томго жакпай калды да, ал элдешүүнүн ордуна ого бетер көгөрдү. Ал тигинин оюн түшүнгөндөн кийин оолактагандан оолактай берди. Бекки эми чуркаганын токтотуп, Томду айланчыктап жүрдү да, улам кайғылуу көз кырын салып, бир-эки мөртебе үшкүрүнүп да алды. Аナン ал Томдун бөлөктөргө караганда Эйми Лоуренс менен көбүрөөк сүйлөшкөнүн байкады. Беккинин ичи тызылдап, чыйпылыктап, кабатырланып да кетти. Анын нары көздөй басып кеткиси келди, бирок буттары баш ийбей, кайра эле аны топту карай алып жөнөдү. Ал Томдун чыканагына сүйкөнүп турган бир кыз менен жылмаймыш болуп сүйлөшө кетти:

- Йа, Мэри Остин, тентек кыз эмнеге жекшемби мектебине барган жоксун?
- Баргам. Сен мени көргөн жоксунбу?
- Бардың беле? Каерде отурдуң?
- Дайыма барып жүрчү Питер айымдын сыныбында эле. Мен сени көргөм.
- Чынбы? Сени көрбөй калганым кызык. Сени менен сейил тууралуу сүйлөшөйүн дебедим беле.
- О, ал сонун болот! Аны ким уюштурат экен?
- Апам мен үчүн уюштурганы атат.
- О, укмуш! Апаң мени дагы чакырат болушу керек, ээ?
- Ооба, чакырат. Сейил мен үчүн да. Ал мен кимди кааласам, ошону чакырат, мен болсо сени каалайм.
- Кандай жыргал! Качан болот?
- Жакын арада. Балким, эс алуу күндөрү.
- Көңүлдүү болот экен! Сен балдар-кыздардын баарын чакырасыңбы?
- Ооба, досторумду бүт... же дос болгусу келгендерди, –деди ал, Томду улам кылчактап карап.

Бирок Том ошол маалда Эйми Лоуренске аралдагы бороон жөнүндө, өзү үч кадам четкерээкте турганда, чагылган килейген чынарды талкалап кеткенин айтып берип жаткан.

- Мен барсам болобу? – деп сурады Грэйси Миллер.
- Болот.
- Менчи? – деп сурады Салли Рожерс.
- Келе бер.
- Мен деле барсам болобу? Жочу? – деп сурады Сюзи Харпер.
- Болот.

Том менен Эймиден бөлөктөрүнүн бардыгы сүйүнүп, өздөрүнүн атын укканда, биригинин артынан бири кол чаап жатты. Том болсо кайдыгер буруулуп, маектешкен

байдон Эйми Лоуренсти ээрчитип кетти. Беккинин ээктери титиреп, көздөрүнө жаш толду, мунусун жашырмака аракет кылып, шайыр өндөнүмүш болду да, безилдей берди, бирок сейил, башка нерселердегээр эле, турмуштун кызыкчылыгын жоготуп койду: ал, башка аялзаты сыйяктуу эле көз жашын төгүп алмакка тезирээк кеткенге шашты. Аナン ал конгуроо кагылганча өңү суз болуп, шагы сынып отуруп калды. Ал туруп, жаш толгон көздөрү менен жалт карап, өрүлгөн чачын силкти да, өч алыш учун эми эмне кылышты билерин айтты.

Танаписте Том Эйминин жанынан чыкпай, өзүнчө курсант болуп шаттанып жүрдү. Бирок ал тымызын Беккини издең, өзүнүн бүт кыймыл-аракети менен тигинин талуу жерине тийгенге далалаттанды. Акырында Беккини көрүп, анын көнүлү бир паста чөгө түштү. Бекки мектептин артында ыңгайллуу отургучта Алфред Темпл менен сүрөттүү китептى көрүп отуруптур, бирок аны өзгөчө капаландырганы – экөөнүн баштары бири-бирине тийишип, алар калган дүйнө менен иши жок отурган экен. Кызгануу Томдун канын кайнатты. Ал өзүн Бекки биринчи болуп ага келгенде, аны менен жарашибай койгону учун жек көрдү. Ал өзүн дөдөй атап, дагы оюна келген көп жаман сөздөр менен өзүн өзү тилдеди. Ызланганынан анын ыйлагысы келди. Эйми сүйүнгөнүнөн өч нерсени байкабай, тынымсыз чулдурай берди, Томдун тили болсо, тандайына катып калды. Эйми ага эмне дегенин ал уккан жок, ал эми Эйми жооп күтүп, аны жалт караганда, ал бир нерсени кобурамыш болду, бирок эмнени дөөдүрөгөнүн өзү да байкаган жок. Көргөн көрүнүш кыжырын кайнатса дагы, анын мектептин артына баргысы келип жатты. Ал өзүн башкара албай калды. Өзгөчө анын жинин келтиргени – Беккинин анын бары-жогуна кош көңүл мамилеси эле. Ал эми Бекки баарын байкап турган, жеңиш ал тарапта экенин сезгенде, ал жана өзү кандай чыйпылыктаса, эми тигинин да ошондой чыйпылыктаганына табасы канды.

Эйминин сүйүнгөнүнө Томдун жини келди. Том жумуштары барын, колу бош эместигин четин чыгарып айтты. Бирок бекер – кыз чулдурап туруп алды. Том ойлоду: «Йа, кокуй, мен мындан такыр кете албаймынбы?» Акырында ал иштери күтүп турганын тике айтты эле, анда тигил баёолук менен мектептен кийин жака белде күтүп туралади. Ошондо Том аны жек көрө чуркап кетти.

«Ким болсо мейли! – деп ойлоду Том тишин кычыратып. – Шаар боюнча ким болсо мейли эле, бирок Сент-Луисте өзүн эң мыкты кийинем, ак сөөкмүн деп эсептеген сатаң болбосо эле! Мейли, мен сени ушу шаарчада биринчи жолу көргөндө эле токмоктободум беле, дагы токмоктойм! Коё турчу, колума түшөрсүн, ошондо мен сени...».

Аナン ал элестеткен касын сабай баштады – абаны муштуму менен кезеп, чапкылап, тепкилеп жатты. «И-и, ошенттиңбى? Сага ушу керекпи? Бу эми сага сабак болду!». Ошентип, анын өзү элестеткен мушташтан моокуму канды.

Түштө Том үйүнө качып кетти. Эйминин ыраазылыкка балкыган бактысын карап турганга уяты чыдабады, кызганганынан чыдай албады. Бекки кайрадан Алфред экөө сүрөттөрдү караганга еттү, бирок убакыт өткөн сайын Том көрүнбөй, эми өч кимди кыйнай албаганына деми сууп, ындыны өчө түштү, ыкшоолук менен кайдыгерлик пайда болду, аナン ал зериге баштады. Эки-үч мөртебе ал бирөөнүн шарпасын тыңшап, туш тарабын карап алды, бирок үмүтү бекер эле – Том көрүнгөн жок. Акырында анын көнүлү чөгүп, ишти өтө ырбатып койгонуна өкүндү. Кыздын тажап, бук болуп турганын көргөн бечара Алфред, эмнеге экенин түшүнбөй таныркай берди:

– И-и, мына бу сонун экен! Муну карасан.

Акырында Бекки чыдабай кетти:

– Э-э, койчу! Мага булардын кереги жок! – деп ыйлап жиберип, ал тура качты.

Алфред артынан ээрчип, сооротоюн деди эле:

– Жогол, мага жолобо! Мен сени жек көрөм! – деди кыз.

Бала эмне кыларын билбей, мостоюп кала берди, себеби түштөн бери сүрөт көрүп отурабыз деп кыйкырып алыш, кыз өңгүрөгөн бойдон андан качып бараткан. Анан Алфред ээнсиреген мектепти карай басты. Анын жини келип, таарынды. Ал иштин чоо-жайын тез эле түшүндү: кыз Том Сойердин кыжырын келтириш үчүн эле аны пайдаланган тура. Түшүнгөн соң ал Томду ого бетер жек көрдү. Өзүнө зияны тийбегендей кылып, анын Томго бир жамандык жасагысы келип кетти. Томдун окуу куралы көзүнө илинди. Бул өтө ыңгайлуу учур эле. Ал түшкү сабакка берилиген бетин сүйүнүп ачты да, анын үстүнө сыя төгүп салды.

Ошол маалда Бекки тигинин эмне кылыш жатканын айнектен көрдү да, байкатпай өтүп кетти. Кыз Томду таап, баарын айтканы үйүн карай жөнөдү. Том ага ыраазы болот, ошентип бүт маселе чечилет. Бирок жолдун тецин өткөндө Бекки кайра айный түштү. Сейил тууралуу айтканда Томдун ага карата мамилесин эстей коюп, кайра ичи куйкаланып кетти. Кайра анын булганган китеби тууралуу айтпай, өчөшүп аны түбөлүккө жек көрмөк болду.

## 19. Томдун өкүнгөнү

Том үйүнө капалуу келди, бирок таежесинин биринчи эле сөздөрүнөн кийин ал өзүнүн күйүтү азыр эч ыңгайсыз экенин түшүндү:

– Том, сенин терини гана сыйрыса болот да!

– Мен эмне кылдым, таеже?

– Ооба, сенин кылганың жетишет! Мына мен, ал-жыган келесоо, Сирини Харперге сенин ошол дөөдүрөгөн түшүңө ишендирим деп, чуркап барып жүрбөйүмбү, ал эми тиги сенин ошол түнү биерге келгеници, сөзүбүздү укканыңы Жодон билип алыптыр. Том, сендей баланы эмне кыларымды билбейм. Кылыгынды эстесем, төбө чачым тик турат: мени Сирини Харперге барып, көк мээдэй иш кылдыртай, бир ооз эскертип койбайсунбу!

Иштин чоо-жайы эми таптакыр бөлөкчө көрүндү. Эртең мененки калпы ушуга чейин Томго жакшы тамаша, мыкты табылгадай көрүнгөн. Эми болсо, анысы кара мүртөз, шермендечилик катары көрүндү. Том башын шылкыйтып, бир паска актана турган эч нерсе таптай отурду. Анан ал минтти:

– Таеже, ушуну кылбай койсом болмок экен, бирок мен ойлобоптурмун.

– Э-э, балам, сен эч качан ойлобойсун. Сен өзүнөн башка эч нерсени эч качан ойлобойсун. Сен Жексон аралынан ошончо жолду түндөп басып, биздин кайгыбызды шылдыңдаганы гана келгенді ойлогонсун. Сен мени тиги түштү айттырып, шерменде кылганды гана ойлогонсун. Бирок бизди аяп, кайгыдан куткаруу сенин оюна да келген эмес.

– Таеже, бул иштин жаман экенин эми түшүндүм, бирок мен жамандык кылайын деген эмесмин. Анткен эмесмин, чын. Анын үстүнө, мен ошол түнү үйгө силерди шылдыңдаганы келген эмесмин.

– Анда эмнеге келдиң эле?

– Биз тууралуу кабатыр болбогула, биз чөккөн жокпуз деп айтканы келгем.

– Том, а-ай, Том, ушундай жакшы оюң болгонуна ишенсем, чын ыкласыман кудайга шүгүр дейт элем, бирок андай эмесин сен да билесиң, мен да билем, Том.

– Чын эле, ошондой болгон, таеже! Болбосо, шал болуп калайын!

– Кой, Том, апыртпа, антпегин, анткениң кайра жүз эссе жаман болот.

– Апырткан жокмун, таеже, бул чындык. Силерди кейибесин дедим, ошон үчүн гана биерге келгемин.

– Ушуга ишениш үчүн дүйнөнү бүт берер элем, ушунун үчүн эле бүт күнөөңү кечирсе болмок, Том. Сенин качып кеткениңе да, ушу жаман ишиңе да мен ыраазы болот элем. Бирок андай болушу мүмкүн эмес, себеби эмнеге сен мага айткан жоксун, балам?

– Билесизби, силер сөөк көмүү тууралуу айта баштаганда, чиркөөнүн ичине бекинип калуу ою мени ээлеп туруп алды, анан мен аны эч буза албай койдум. Ошентип, мен кабыкты кайра чөнтөгүмө салып, оозумду кымтыым.

– Кайсы кабык?

– Биз каракчылыкта жүргөнүбүздү силерге кабарлаган кабык. Мен азыркыга чейин сизди бетиңизден өпкөндө, ойгонуп кетпегей эле деп чоочуйм, чын эле ошентем.

Таежесинин бетиндеги чоң бырыштар жазылыш, көздөрүндө бир маалда мээримдүүлүк көрүндү.

– Мени өптуң беле, Том?

– Ооба, өпкөм.

– Муну так билесиңби, Том?

– Кантап билбейин, билем.

– Эмнеге мени өптуң, Том?

– Себеби мен сизди абдан жакшы көрөм. Сиз түшүнүздө онтоп жибердиңиз, ошондо менин сизге боорум ачыды.

Ушул сөздөрү чындыкка окишоду. Кемпир сүйлөп жатканда үнүнүн диркирегенин жашыра алган жок:

– Мени дагы өөп койчу, Том! Эми мектебине жөнө дагы, мени алаксытпа.

Том кеткенде, ал кире беришке чыкты да, тигил каракчылыкка качканда кийип кеткен эски күрмөнү алды. Анан ал күрмөнү колуна алып туруп, өзүнчө кобурады:

– Жок, колум тартпайт. Бечара бала, калп айтып койду, бирок анысы ыйык калп, кутулуу үчүн ыйык калп, мени анысы кубандырды. Мен ишенем, кудай өзү... мен билем, кудай аны кечирет, ал ак көңүлдүгүнөн ушинтип айтып жүрөт. Бирок мен мунун калп экенин билгим да келбейт. Карабайм дагы.

Ал күрмөнү нары коюп, бир паска ойлонуп калды. Эки жолу колун күрмөгө сунуп, эки жолу кайра тартып алды. Дагы бир жолу ал кайраттанып, бул жолу өзүн мындай ой менен сооротту: «Бул кутулуу үчүн айтылган калп, ыйык калп, ага мен кейибейм». Ал колун чөнтөккө салды. Бир пастан кийин ал кичинекей кабыкка чийилген жазууну окуп жатып, көз жашын төгүп кобуранды:

– Эми мен баланы кечирсем болот, миллион күнөөсү болсо да!

## 20. Том күнөөлүүмүн деди

Полли таежесинин Томду өпкөнү бир башкача болду, ошол замат анын кайгысы тарап, көңүлү көтөрүлүп, ал өзүн кайрадан бактылуу сезди. Ал мектепти карай жөнөдү, иши оңолгонунан ал Бекки Тетчерди Лейн шалбаасынын башынан кууп жетти. Анын көңүлү анын жүрүшүнө дайыма таасир этчү. Эч буйдалбай ал кызды кууп жетти да, мындай деди:

– Мен бүгүн иттей жаман иш кылдым, Бекки, мен ага иттей өкүнөм. Мен эч, эч качан мындан нары канча жашасам да, мындай кылбайм. Элдешеличи, мейлиби?

Кыз токтоп, аны жактырбай тиктеди.

– Сиз өзүнүз менен өзүнүз болсоңуз, сизге ыраазы болот элем, Томас Сойер мырза. Мен мындан нары сиз менен эч качан сүйлөшпөйм.

Ал башын силкип алыш, кетип калды. Том эси ооп, улам алыштап бараткан кызга: «Болуптур, чоёке бийкеч!» деп айтканга да алы келген жок. Ошентип, ал эч нерсе деген жок. Анткени менен аябай жини келди. Мектептин короосуна кирип баратканда, эгер Бекки эркек болуп калса, анда аны ойда келиштире сабамак. Көп өтпөй ал аны учуратты да, өтүп баратып артынан какшык узатты. Кыз да жөн калган жок. Ошону менен толук ажырашуу болду. Каны кайнап турган Беккиге окуу эч качан башталбай тургандай сезилди, анын чыдамсыздык менен күткөнү тигил булганган китең үчүн Томдун келтек жегенин көргүсү келгени эле. Алfred Темплди ашкерелесемби деген бүдөмүк ою Томдун жанагы катуу сөздөрүнөн кийин биротоло жоголду.

Бечара кыз ошол түйшүк өзүнө мурдараак келип тийерин кайдан билсин! Доббинс агай ушунча жашка келип, өз максатына жете албай жүргөн. Анын эңсеген мүдөөсү дарыгерлик болчу, бирок жакырчылык ага айылдык мугалимден башка жол жоктугун айкындады. Күнүгө ал үстөлүнөн табышмактуу бир китеңти алыш чыгып, окуучулар тапшырmasын аткарып жаткан учурда аны окууга сүнгүп кирип кете турган. Ал ошол китеңин күлпітап сактасу. Мектепте ал китеңке жок эле дегенде бир көз чаптырып алайын дебеген бир да бала жок болчу, бирок андай учур эч келбей жүргөн. Бул китеңтин мааниси тууралуу ар бир бала, ар бир кыздын өз пикири бар болчу, бирок ар кимиси ар башканы айтып, чынын эч кимиси билчү эмес. Бул жолу Бекки каалга тарапта турган үстөлдүн жанынан өтүп баратып, суурманын күлпүсүна сайылып турган ачкычты көрүп калды. Бул эң ыңгайлую учур эле. Ал эки жагын караңып, өзү жалғыз экенин көрдү, бир пастан кийин китең анын колунда болду. Биринчи бетиндеги баланча профессордун «Анатомиясы» дегени ага эч кандай маалымат берген жок, ошондуктан, ал китеңти барактап кирди. Бир маалда дырдай жылаңач кишинин татынакай тартылган, түстүү сүрөтүн көрдү. Ошол учурда китеңтин бетин бир көлөкө басты, анан Том Сойер босогону аттап кирди да, сүрөткө көз жүгүрттү. Бекки китеңти жапмакка шашып кетип, колун булкуп жибергенде, бир баракты жарымынан ылдый айрып алды. Ал китеңти суурмага сала коюп, ачкычын бурады да, уятынан, ызаланганынан шолоктоп ыйлап жиберди.

– Том Сойер, сенден жалаң жамандыкты күтсө болот. Жашырынып келип, ар кимдин артынан аңдып жүрсөң эле болду.

– Мен сенин бирдеме көрүп атканыңы кайдан билдим?

– Уялбайсыңбы, Том Сойер, эми мен жөнүндө баарына айтасың, ошондо мен эмне кылышым керек? Айтчы, эмне кылышым керек? Анан мени урушат. Мен болсо, билесин, эч качан мектепте жазаланган эмесмин!

Анан ал кибиреген буту менен жерди бир тепти да, мындай деди:

– Сен күткөндөй жаман иш болду. Мен акыры бирдеке болорун сезип жүргөм. Бир аз күтө тур, анан көрөсүн. Кекчил! Кекчил!

Анан ал кайрадан балбалактап ыйлаган бойдон мектептен чуркап чыкты.

Том тигинин асылганына таңгалгансып селейип турду да, өзүнчө кобуранды:

– Ну бир дөөпөрөс кыз! Мектепте жазаланган эмес имиш! Балекеткеби! Сабаган эмне болуп калыптыр! Ушу кыздардын баарынын териси жука, коён жүрөк болот. Албетте, мен бу кичинекей дөөпөрөс жөнүндө Доббинс абышкага эчтеке дебейм, анын сазайын бөлөкчө деле берсе болот, ушактабай эле бүтүрөм, бирок эмне пайда? Доббинс абышкага китебин ким айрыды деп сурайт. Эч ким жооп бербайт. Анан ал адатынча катары менен бардыгынан сурап кирет, ириде бирөөнөн, андан кийин экинчисинен. Акырында ал дал тиги кызга жеткенде, ким күнөөлүү экенин айтпай эле билет: кыздардын өңү өзү эле айтып коёт. Алардын мууну бош болот! Ошондо аны сабайт. Ооба, Бекки колго түштү, эми ал кутула албайт...

Том бир аз ойлонуп туруп, анан кошумчалады:

– Болуптур анда! Ал мени сабаса экен деди эле, эми өзү таяк жейт.

Том кородогу ойноп жүргөн окуучуларга кошулду. Бир пастан кийин мугалим келип, сабак башталды. Том сабактан кызыктыраар эч нерсе деле тапкан жок. Улам кыздар отурган тарапка көз салып коёт. Беккинин өңү аны кабатырлантты. Эмелеки окуяны эстегенде, аны аягысы деле келген жок, бирок эмнегедир аябай да коё албады, кичине болсо да кубангана окшогон сезим болгон жок. Бир маалда окуу куралынын окуясы маалым болду. Томдун бүт оюн эми толугу менен өзүнүн жеке иштери ээледи. Бекки болсо, сарсанасынан ойгонду да, болуп жаткан окуяга көнүл буруп кызыга баштады. Китеңке сыйны мен төккөн эмесмин деп кутулуп кетерине ал ишенген эмес. Кыздын ою туптуура чыкты. Актануу Томго жалаң жамандыкты алыш келип жатпайбы. Беккинин буга кубангысы келди, өзүн кубантууга аракеттенди, бирок жыргатып кубана алган жок. Жамандыктын артынан жамандык келгенине ызаланган кыз тура калып, аны Алфред Темпл кылганын айткысы келди эле, кайра өзүн токтолуп, тынчый түштү. Анан ичинде өзүнө мындай деди: «Көрөсүн, Том сүрөттү айрыганым жөнүндө агайга сөзсүз айтат. Мейли, аны өлтүрүп атса да, эчтеке дебейм!».

Келтек жеп бүтүп, Том камырабай кайра ордуна келип отурду. Мүмкүн, тентектик кылып жүрүп чын эле сый чөлөктө китеңке оодарып алгандырмын деп ойлоду ал, бирок сыр билдирибей тана берди, анткени өз сөзүнөн тануу ага арат болуп калган.

Бара-бара бир saat да өттү, агайы өз ордунда каалгып үргүлөп отурду, сабак жаттаган балдардын үнү кыңылдап, уйкуну келтирип турду. Бир аздан кийин Доббинс мырза чиренип эстеди да, үстөлүн ачып, кыңырылып, китеңти карай колун сунду. Окуучулар кайдыгер отурган, эки гана киши анын ар бир кыбыр эткенин тиктеп турду.

Доббинс мырза бир пас китеңти кармалап көрүп, анан колуна алды да, окуй турган болуп, колтуктуу отургучка ыңгайланып отурду. Том Беккини бир тиктеп алды. Ал аң уулоодо жүргөндө кутуларга айласы жок коёнду көргөн, макулук мылтык менен мээлекендө ушинтип жалтанчу. Ошол замат аны менен урушканын унутту. Тезирээк бир нерсе кылыш керек! Тезирээк! Бирок карбаластанган шашмалыгы анын ойлоп табуу жөндөмүнө жолтоо болду. Мына, тапты! Ал чуркап барып, китеңти жулуп алыш, эшикке атырылып учуп чыгат. Бирок ал бир паска алагды болуп, ошол ыңгайлуу учурду өткөрүп жиберди. Агайы китеңти ачты. Аттиң ай, ошол өткөрүп жиберген мүмкүнчүлүгүн кайтарууга болсоочу! Кеч болуп калды да. Эми Беккиге эч жардам бере

албайм деди ал. Бир аздан кийин агайы окуучуларын карады. Көздөрдүн баары нымтырап ылдый карады. Анын көз карашы бейкүнөөлөрдүн да жүрөк үшүн алчу. Онго чейин санай турган тымтырстык боло түштү, ансайын агайынын ачуусу күч ала берди.

– Бул китепти ким айрыды? – деди ал акырында.

Бир да дабыш жок. Төөнөгүчтүн түшкөнүнө чейин угулуп турду. Жымжырттык. Агайы болсо, күнөкөрдү издең, ар биригинин жүзүнө кадалып карап жүрдү.

– Бенжамин Рожерс, сен айрыдыңбы бул китепти?

– Жок. Кайрадан жымжырт.

– Жозеф Харпер, сенбі?

Ал деле эмес. Агайынын мындай жай кыйноосунан Том Сойер кабатырлана берди. Агайы эркек балдарды катарынан кыдыра тиктеди да, бир топ ойлонуп туруп, анан кыздарга кайрылды:

– Эйми Лоуренс?

Ал башын чайкады.

– Грейси Миллер?

Ал да башын чайкады.

– Сьюзен Харпер, муну сен кылдыңбы?

Кайрадан терс жооп. Кийинки кыз Бекки Тетчер болчу. Том тыптырап жиберди, найымтү абалда башынан бутуна чейин калчылдан чыкты.

– Ребекка Тетчер (Том анын өңүнө карады – ал коркконунан кубарып кетипти), муны сен айрыдыңбы? Жок, бери көзүмө кара (кыз жалдырагансып колун өйдө кылды), бул китепти сен айрыдыңбы?

Чагылгандай кыска ой Томдун мээсинде жалт этти. Ал ордунан тура калып, кыйкырып жиберди:

– Муны мен кылдым!

Мындай укмуш дөөпөрөстүккө баары таңыркады. Том эс-учун жыйып бир пас турду да, анан жаза тартканы алдыга умтулганда, байкуш Беккинин таңгалган, алкаган, жоодураган көздөрү ага жүз эссе ашыра белек тартуулагандай болду. Өзүнүн кылганына шыктанган Том Доббинс мырзанын мурункудан дагы катуу сабаганына эч үн чыгарбай чыдап берди, сабактан кийин эки saatka калғын деген кошумча катуу буйрукту да камырабай укту. Туткундан чыкканда дарбазанын сыртында аны ким күтүп турарын ал боолголоду, ошондуктан ал бул жарыбаган эки saatты бекер өткөргөн жокмун деп эсептеди. Том ошол түнү жатканы баратып Алfred Темплден кантит өч алууну ойлонду. Бекки өкүнүп, уялган көзүн жаштап туруп, өзүнүн оопасыздыгын мойнуна алган. Бирок кектен дагы жагымдуураак ой анын жүрөгүнөн орун алды. Ошентип, ал уктап баратканда, кулагы Беккинин соңку сөздөрүн угуп жатты:

– Том, сен ушунчалык асылзат боло алат турбайсыңбы!

## 21.Сынактар

Эс алуу жакындап келатты. Дайыма сүрдүү агайы эми ого бетер сүрдүү болуп, талапты катуу коё баштады, анткени, сынак күнү анын мектебин өзгөчө кылып көрсөткүсү келди. Чыбык менен сызыгыч кээде эле жөн калчу, айрыкча төмөнкү сыныптарда. Чоң балдар менен он сегиз-жыйырма жаштагы бойго жеткен кыздар гана сабалчу эмес. Доббинс мырза катуу сабачу. Жасалма чачы менен кашка, жалтырак башын жашырса деле, ал болгону орто куракта эле, булчундарынын шалбыраган түрү жок болчу. Улуу күн жакындаган сайын, анын зулумдугу арта берди: болбогон эле кемчилик учун жазалоо ага өзүнчө бир ыракат алып келе тургансыды. Кырдаал ушундай болчу: майда балдар күндүзү коркүп титиреп, түнкүсүн уктабай, өч алуу жолун ойлошту. Алар агайынан өч ала турган эч бир мүмкүнчүлүктү текке кетиришкен жок. Бирок агайы алардан да ашып кетип жатты. Ийгиликтүү өч алгандан кийинки жаза ого бетер оор, ого бетер сүрдүү болгондуктан, балдар таймашуу майданынан дайыма чоң жоготуу менен чегинишчү. Акыры балдар ич ара убадалашып алып, укмуш ийгилик алып келе турган жолду табышты. Алар жарнак тарткан сүрөтчүнүн баласына кайрылып, өз ойлорун айттып, жардам сурашты. Тигинин сүйүнгөнүнүн да жүйөсү бар эле, анткени агайы алардын үйүнөн тамактансып, өзүн жек көрүүгө балага көп себеп берчү. Агайдын аялы бир нече күнгө айылга кеткен, ошондуктан балдарга оюн ишке ашыруу үчүн эч кандай тоскоолдук жок болчу. Мындай улуу күнгө агай дайыма даярданып, сынактын алдындагы түнү ылжыганча ичимдик ичет, ошентип, чал мас болуп, колгуктуу отургучта үргүлөп кеткенде, балдар ага «бир шумдук көргөзөт»: алар тигини ойготуп, мектепке жөнөтүп жиберет.

Ошентип, бул кызык окуя да болуп өттү. Кечки saat сегизде мектептин ичи жадырап жарыкка толуп, көк жалбырак менен гүлдөрдөн асемделип жасалган гүлчамбарлар менен кооздолду. Агай тектирге орнотулган килейген орундукта чалкалагансып жазма тактасын алдында отурду. Агайдын ичип алганы өнүнө даана чыгып турду. Ар тарабында үч катар, алдында алты катар тизилген отургучтарда шаарчанын көрүнүктүү адамдары менен окуучулардын ата-энелери отурду. Сол жагын, отургандардын артындагы кенен сахнаны сынакка катышуучу окуучулар ээледи, жуунуп-тaranган майда балдар өздөрүн онтойсуз сезсе, тартайган копол бозойлор, кардай ак кийинген секелектер жана жука кездеме менен тайпыдан кийинип, чоң апаларынын эски билериктерин колдоруна тагынып, чачтарына көгүш, пушту тасмалар менен гүлдөрдү байланып алганынан уялган жаш айымдар отурду. Баш орундарды сынакка катышпай турган окуучулар ээледи.

Сынак башталды. Кибиреген кичинекей бала ордунан турду да, жоош козудай момурайып: «Эч кимин, мүмкүн, билбейсин, бөбөк ыр окуйт дебейсин ж. у. с.» деп, сөздөрүн бузук куурчактай копол, жараышыксыз кыймылдар менен коштоп чулдурады. Бирок ал коркконунан эптеп отуруп аягына чейин ырын окуп берди да, жасалма жүгүнүп алып, дүркүрөгөн кол чабуулар астында чыгып кетти.

Уялыш сүрдөгөн кичинекей кыз тилин чайнап «Мэринин козусу бар эле ж. у. с.» деп жатка айтты да, бүгүн таазим кылып, өзүнүн кол чабуу энчисин алган соң, кызарып-татарып, кубанган бойдон ордуна барып отурду.

Том Сойер сахнага чечкиндүү чыкты, анан өзгөчө эргүү менен колдорун тартайта серпип: «Мага эркиндик же өлүм бергиле» деген өлбөс-өчпөс саптарды жатка окуй баштады, бирок жарымына жеткенде мукактансып калды. Сахнанын сүрү аны кысталтты, буттары калтырап, деми кысылып кетти. Ырас, отургандар аны аяды, тымтырс отуруп да беришти, бирок алардын ошол тымтыстыгы аёсунан да өтүп кетпедиби. Агайы кабагын бүркөдү, мунусу иш начар экендигинин кабары эле. Том дагы улап айттууга далалат кылды эле, бирок шерменде болуп, анысынан майнап чыкпады. Бириң-серин кол чабуулар угулду эле, бирок кайрадан ошол замат басылып калды.

«Бала турду жалындаган кемеде», андан кийин «Ассириялыктар келе жатты» жана башка ырлар окулду. Анан окуудан жана жазуу эрежесинен мелдеш болду. Аз сандуу латын сыныбындагылар ырларды татыктуу окуду. Кийинки кезек сынактын негизги бөлүгүнө жетти: жаш кыздар өз чыгармаларына өттү. Ар бири өз кезегинде сахнанын четине келип, үнүн пештеп жөтөлүп алыш, татынакай тасма менен байланган кол жазмасын ачып, өзгөчө «кыраатына» жана тыныш белгилерине көңүл бура окуй баштады. Арасында ушундай учурда алардын апалары, чоң энелери, анан, албетте, чоң таята-таенелери айтып келген, алардын ичинде крестүүлердүн жортуулу жөнүндөгү окуялар дагы бар болчу: «Достук», «Өткөн күндөрдү эскерүү», «Дин тарыхта», «Эңсеген жер», «Маданияттын жетишкендиктери», «Өкмөттүн саясый салыштырмасы жана карама-каршылыгы», «Куса», «Кыз махабаты», «Дил эңсөөсү» ж. б.

Бул чыгармалардын негизги өзгөчөлүгү – ар бир чыгармада көпчүлүгүнө жаккан, алардын жүрөгүн өйүгөн мун бар болчу. Андан тышкary аларда ар кандай кооз сөздөрдүн ташкыны көп эле, анда дагы ошол сөздөрдү кыздар үстөккө-босток колдоно берип, акыры аларды жадатма дагы кылыш жиберген. Ошентип, алар өз маанисин жоготуп да койгон. Өзгөчө көзгө урунуп, кыжырды кайнатканы – ар бир чыгарманын соңунда күйругун шыйпаңдатып тажатма насаат турчу. Мейли, мазмуну кандай гана болбосун, чыгарманын ээси ага ак көңүл, кыялдагы ой үчүн бир пайдалуу жана накыл нерсени шыкап койчу. Ал насааттын жасалма экени даана көрүнүп турса дагы, андан биз айрыла албайбыз го. Ал адат далае өз күчүн жогото элек, ошондуктан мектептерибизде түбөлүккө улана бермекчи. Өлкөбүздө окуучу кыздар насаатсыз чыгармаларды жазган бир да мектеп болбосо керек. Окуучу кыз канчалык жеңил-желпи, ыймансыз болсо, ошончолук анын насааты узак жана такыба болот. Бирок муун азырынча жөн коё туралы. Ачуу чындык эч кимге жакпайт. Эми кайрадан сынакка кайталы. Эң алгач окулган чыгарманын аты «Турмуш деген ушулбу?» болчу. Балким, окурмандын эң күр дегенде бир үзүндүнү окуганга алы жетер:

«Турмуштун татаал жолунда жаштык кыялды бир көпкө эңсеген майрамды кубанычтуу толкундоо менен күтөт! Ой чабыты тез арада шаттыкты кооз боёктөр менен сүрөткө түшүрөт. Жакшы кийимди эңсеген жарашиктуу кыз кыялышында майрамдык маанайдагы элдин арасында өзүнүн жалпыга жагып турганын көрөт. Кардай аппак кийинген, кымча белдүү кыз укмуш бийлеп, жалжылдаган көздөрүнөн от чачырап, буттары ушул шайыр зоокто ийиктей чимирилет.

Ушундай канаттуу кыялдануу убакыты да тез өтөт, анан кыз бакыт кыялдарында элестетип жүргөн ак дүйнөгө кадам шилтей турган маалы дагы келет. Анын кумарланган көздөрүнө бардыгы жомоктогудай кооз көрүнөт! Ар бир жаңы нерсе аны азгырат. Бирок мезгил өткөн сайын ал ошол жалтырактын астында жөнөкөй түйшүк жатканын көрөт. Мурун анын дилин азгырган бой көтөрүүчүлүк эми кыжырын келтире баштайт. Бийлеген жайлары бүт кооздугун жоготот. Жарык дүйнөнүн жыргалы анын жан-дүйнөсүн эңсеген кереметке толтура албастыгын түшүнүп, сыркоого чалдыгып, жүрөгү кирдеген кыз качып жөнөйт!»

Жана дагы ушундай, дагы ушул сыйктуулар. Окуп жатканда, «Кандай укмуш!», «Сөзмөрдүгүн айт!», «Туура жазыптыр!» деген шыбырлар кубаттоо күрү-гүүсүн улам коштоп турду. Ал эми ушунун баары тажаткан насаат менен аяктаганда, угармандар шатырата кол чаап жибериши.

Андан кийин дарыны иче берип, аш казаны бузулгандыктан өнү кубарган бир сымбаттуу, муңайыңкы кыз чыгып, өзүнүн «дастанын» окуп берди. Анын эки сап ыры жетишет болушу керек:

## **МИССУРИ КЫЗЫНЫН АЛАБАМА МЕНЕН КОШТОШУУСУ**

*Кош, Алабама! Сени жасакы көрөмүн,  
Бул жерден мен алыска сапар тартам!  
Кайы толуп, көз жашымы төгөмүн,  
Элесимде бала чакка кайрылам!  
Эстейм сейилдерди токоюңда гүлдөгөн,  
Таллапуза дайрасында сүзөмүн,  
Таллассинин агымдарын дүрбөгөн,  
Кууза жакта кырларыңды көрөмүн.  
Алигиче дилиңди мен түшүнбөйм,  
Көз жүгүртүп, сулуулукту биле албайм.  
Бөтөн эмес, бул жерден мен түңүлбөйм,  
Эңсеп сени, мен сага эч жете албайм.  
Алабама, ак сүйүмдү, саламымды жөнөтөм.  
Өрөөнүңдү эстеп дайым ыйлаймын.  
Түбөлүккө муздасын жүрөгүм жана тête.  
Унута албайм, мен сени эч унуттаймын.*

Отургандардын ичинен айрымдары «*tête*»<sup>5</sup> деген эмне дешти, ошентсе да ыр аларга абдан жагып калды.

Андан кийин угармандардын алдына кара тору, кара чач, кара көз айым чыкты, ал бир топко чейин унчукпай туруп, жүзүн кайгылуу каратып, кырааты менен салтанаттуу окую баштады:

### **КӨРҮНҮШ**

*Түн караңғы жана долу эле. Асмандағы айдын тегерегинде бир да жылдыз бүлбүлдөбөй, бирок күндүн басмырт күркүрөгөн үнү абаны жарып жатты. Ошол эле маалда долуланган чагылган булут баскан асмандаң арышында атактуу Франклин анын жисинин басканын унутуп койгонсуп, каардуу чартылдан турду. Ал турсун албууттанган шамал өзүнүн сыйынтынан келип, ушул оор түн өтө татаал болсун дегенсип жер үстүндө долуланды. Ушул караңғылык жана кайгыда дилим адамдын колдоосуна муктаж болду, бирок анын ордунча...*

*Менин досум, кыялым, мыкты менин кеңешчим  
Кайгыда да, жыргалда сен алдыма келесиң.*

*Ал жаш зарынчылардын жаркыраган бейиши тиурагалуу кыялында жаралган, кол жетпес сулуулуктан башка эч нерсе менен кооздолбогон сулуулук канышасында мага жылып келатты.*

*Анын басыгы ушунчалык тынч болчу, ошондуктан ар бир дабышы аны мага билгизген эмес, мага жасынчалыктын анын сыйкырдуу калтырагы болбосо, ал башка жупуну бийкечтер сыйктуу эле байкалбай, көрүнбөй жасынман өтүп кетмек. Бештин айы кийимин кийген мөлтүрөгөн көз жашындаи, анын өңүндө да сырдуу кайгы бар болчу, ал мага ачык асман алдынчагы табият кубулушу менен ушул жердеги экөөнүн турганын көргөздү.*

Бул дөөдүрөгөн чыгарманын кол жазмасы он бетти ээлеп, пресвитериан чиркөөсүнө кошулбагандарды шексиз өлүм күтөрүн айткан каардуу насаат менен бүттү, ошонусу үчүн ага биринчи сыйлык ыйгарылды. Бардыгынын ою боюнча, ал

<sup>5</sup> Французча *la tête* – «баш» дегенді билдириет.

ошол кечеде окулган чыгармалардын эң мыктысы болду. Шаар башчысы сыйлыкты тапшырып жатып, өмүрүндө ушуңдай таасын жазылган чыгарманы окуй элегин, Дениел Уебстер өзү ушуңдай чыгармага сыймыктана турганын айтты.

Учай айта кетсек, «укмуштай» деп даңазаланган адамдын тажрыйбасынан «турмуш жолу» деп атаган чыгармаларың деле демейдегиден кем болгон жок.

Эми ичкериден нымшип, ылжып мас болуп турган агайы колтуктуу отургучун жылдырып коюп, көрөрмандарга тескери буруулуп, келерки география боюнча сынак үчүн тактага Американын картасын сыза баштады. Бирок анын колу титиреп, жарытып сыза албады, ошондо отургандар өздөрүнчө кытмыр күлүп калышты. Өзүн шылдындал жаткандарын мугалим түшүндү окшойт, анысын кайрадан сызмак болду. Сызганын өчүргүч менен сүртүп, кайрадан чийди эле, артык кылам деп тыртык кылышпузуп алды. Күлкүлөр күчөдү. Агай ага карабай өз ишин уланта берди, мүмкүн, шылдынdagанга көнүл бурбай эле коёон десе керек. Элдин баары аны карап турганын түшүндү. Эми ага иши оңолгондой сезилди, бирок шылдындар токтомок түгүл улам күч ала берди. Бекеринен эмес! Агайдын так үстүндө шыпка чыга турган тешик бар болчу, бир маалда дал ошол тешиктен жипке байланган мышык көрүндү. Мыёлобосун деп анын башын чүпүрөк менен таңып салыптыр. Мышык ылдый түшүп келатып, тырмактары менен бирде жипти, бирде абаны мыкчыйт, бирде өйдө, бирде ылдый болуп жан талашат. Күлкүл улам күчөй берди. Мына, ишке алек агайдын башы менен мышыктын аралыгы болгону алты эле карыштай калды, анан ылдыйыраак, ылдыйыраак, дагы бир аз ылдыйыраак түшүп, бир маалда тыптыраган мышык агайдын жасалма чачын илип алды да, ошол мыкчыган бойдон заматта шыпка чыгып кетти! Агайдын кашка башы шамдын жарыгына чагылышып жарк дей түштү: жарнак жасоочунун баласы аны жалтыратып салган болчу!

Жыйын ошону менен бүттү. Балдар жазасын алды. Эс алуу башталды.

### ЭСКЕРТҮҮ:

Ушул бапта аталган талапкер чыгармалар эч өзгөрүүсүз «Батыш айымдарынын кара сөздөрү жана ырлары» деген китеңке кирди, бирок алар накта мектепте окуган кыздардын чыгармаларынын үлгүлөрү катары жарык көрдү, демек, алардын тагдыры башкалардыкына караганда бактылуу десек болот.

## 22. Том кызылча менен ооруп калды

Том Сергек жаштар уюмуна жаңы киргенде, алардын кийимдеринин бөтөнчө кооздугуна кызыгып кошулган эле. Ал ошол уюмдун мүчөсү болуп турганда тамеки чекпей дагы, чайнабай дагы коюуга жана сөгүнбөй жүрүүгө убада берген. Эми ал бир кызык нерсени түшүндү: ушуну кылбайм деп убада бергенден кийин эле, ошону кылгың келип туруп алат экен. Көп убакыт өтпөй Томдун тамеки чеккиси да, сөгүнгүсү да аябай келди, бирок элдин алдына кызыл тасмачан мактанып чыгуу үмүтү гана аны

Сергек жаштар уюмунан кетирген жок. Төртүнчү июль<sup>6</sup> жакында палганы менен, Том богоосун кырк сегиз saat да тагынбай туруп эле, ал майрамдан түнүлдү. Эми анын жалғыз үмүтү эле өлүм алдында жаткан картаң сот, әлдештириүүчү сот Фрэзер болду, анткени ал чоң кызматта иштең, ошондуктан ал көз жумса, аны чоң сый-урмат менен акыркы сапарга узатышат. Уч күн бою Том сот Фрэзердин акыбалына аябай кызыгып жүрдү, ал жөнүндө кабарларга зар болуп, кулак түрөт. Кээде анын үмүтү жарк дей түшөт, ошондо Том өзүнүн бардык око жасалгасын алыш чыгып, күзгүгө көрүнүп, өзүнө ыраазы болот. Бирок соттун ден соолугу улам алмашып туруп алды. Акырында ал оцоло баштады, абан айыгып калды дешти. Томдун көңүлү чөгө түштү, ал таарынып, дароо уюмдан чыгып кетти. Ошол түнү сот начарлап, дүйнөдөн кайтса болобу. Том буга окшогон адамдарга мындан нары эч ишенбес болду.

Сөөк коюу өтө мыкты өттү. Серге жаштар уому бул ырасымга жан үрөп катышканын көрүп, уюмдун мурунку мүчөсү ичи ачышып, өлүп калгысы келди. Анткени менен Том кайрадан эркин, бул деле бир ийгилик. Эми ал тамеки чегип, сөгүнсө деле болот, бирок анын таңгалганы – андай ишке анын көңүлү тартпай калыптыр. Ошентсе болот деген ой өзү эле анын көңүлүн суутуп, кызыгын таратат.

Ал эңсеген эс алуусу эми өзүнө оор жүк болуп баратканын тымызын сезип калды.

Ал күндөлүк жаза баштады, бирок үч күн бою эч окуя болбогондон кийин, кайра анысын таштап койду.

Ангыча шаарчага негр ырчылар келип, бүт дүрбөлөңгө салды. Том менен Жо, Харпер дагы оригиналдуу музыкачылардын тобун түзүп алыш, эки күн бою көңүлдүү жүрүштү. Даңазалуу төртүнчү июль майрамы дагы анчайин кызыктуу өткөн жок, анткени жаан нөшөрлөп жаап, алар эл алдынан өтпөй калды, ал эми Том дүйнөдөгү эң улуу адам деп эсептеген Кошмо Штаттардын учурдагы сенатору Бентон өтө капаландырды, себеби анын бою жыйырма беш футтан да кыска эле, жанында гылардын арасында кибиреп калат экен.

Цирк келди. Ал кеткенден кийин килемдердин курагынан чатыр орнотуп алыш, балдар үч күн катар цирк болуп ойноду. Киргени учун алар эркек балдардан үчтөн, кыздардан экиден төөнөгүч алышты. Кийинчөрөк алар цирк оюнун таштап койду.

Көз боёмочу жана френолог келип кетип, шаарды мурдагыдан да көңүлсүз, кусалуу калтырды.

Бир-еки ирет балдар-кыздардын кечеси болду эле, бирок алар өтө аз жана кызыксыз болгондуктан, аныз дагы зериктирген бекерчилики ого бетер оорлотуп жибергенсиди.

Бекки Тетчер болсо, Константинополдогу үйүнө ата-энеси менен эс алууга кетти, ошондо турмушта жарытар эч нерсе калган жок.

Киши өлтүрүүнүн коркунчутуу сыры көкөйүнөн кетпес болду. Ал аны закымдай биротоло кокодон алыш, жанын кыйнады.

Анан ал кызылча менен ооруду.

Узакка созулган эки жуманын ичинде Том өзүн туткунда гыдай сезип, дүйнөнүн, анда болуп жаткан окуялардын эч нерсесин билген жок. Ал катуу ооруп, эч нерсеге кызыкпады. Акыры бутуна туруп, секинден жылып отуруп, шаардын борборуна барганды, ал бардык жердеги, бардык адамдардагы өкүнүчтүү өзгөрүүнү байкады. Чоң

<sup>6</sup> Америка Кошмо Штаттарында 4-июлда эгемендик күнү белгиленет. 1776-жылга чейин АКШ Англиянын отору болуп келген.

кишилер эле эмес, балдар менен кыздар дагы кайрадан «жанданып», кайрадан «дин тутуп» баштаптыр. Том кыдырып келатып, эң күр дегенде күнөөлүү бир кишини көрөмүнбү деди эле, бирок аны бардык жерден үмүтсүздүк күтүп турду. Жо Харпердин Инжилди окуп жатканын көрүп, ал бул кайылуу көрүнүштөн иренжип бурулуп кетти. Бен Рожерсти таап, тигинин соопчулук китеччелер толгон себетин көтөрүп, кедейлердин ақыбалын сурал жүргөнүн көрдү. Көптөн кийин Жим Холлисти тапты эле, ал кызылча оорусу ага аян катары берилген эскертүү деди. Ар бир жолуккан бала Томдун кекүрөгүндөгү оордукка дагы бир топ жүк кошту. Жини аябай келип, колдоп коёбу деп Хеклберри Финнге барганда, ал Ыйык Жазмадан алынган сөздөр менен тосуп алды. Ошондо анын дили жараланып, бүт шаарчада жалгыз тозокко түбөлүккө түшөт турбаймынбы деп, үйүнө барып, төшөгүнө кулады.

Ошол түнү чагылган чартылдап, күн катуу күркүрөп, нөшөрлөп жамгыр тектүү. Төшөгүнө чүмкөнүп алыш, чочулагандан демин чыгарбай, Том өз ажалын күтө баштады. Ал ушул тополондун баары ага карата болгонуна эч қумөн санаган жок. Ал мунун баарын өзүнүн кудайга тобо кылбай, каарына калганынын натыйжасы катары көрдү. Ал ушунчалык тарсылдатып, ушунчалык ок атып, бардык күч-кубатын коротуунун кажети бар беле, ойлонгон жок. Ал өзү сыйктуу бир кайыр дин кичинекей макулукту ойрон кылыш үчүн чагылган аралаш добулду, курдөөлдүү куралды колдонуунун бир себеби болушу керек деп ойлоду.

Бара-бара күн басылып, өз бутасын ойрон кыла албай бороон да токтоду. Баланын биринчи эле ою – кудайга шүгүр кылыш, онолуу жолуна түшөйүн деди. Экинчиси – бир аз күтөйүн, балким, бороон кайталанбастыр деди.

Эртеси дарыгерди кайрадан чакырышты: Томдун оорусу кайталанды. Бул жолку үч апта ооруганы үч жылдай сезилди. Тыңыгандан кийин сыртка чыкканда, бул жолу ал жападан-жалгыз, достору да, жоро-жолдошу да жок калганын сезди, ошондонбу ден-соолугу онолуп, сакайып кеткенине дегеле сүйүнгөн жок. Ал шалдырап көчө бойлоп келатып, чоочун балдарга кошулуп, Жим Холлис чымчык өлтүргөн мышыкты соттоп жатканын көрдү. Жо Харпер менен Хек Финндин кыябанда уурдалган коонду жеп жатканына күбө болду. Бечаралар! Алардын дагы Томдукундай эски дарты кармаптыр да.

## 23. Том мафф поттерди сактап калды

Акыры тымтырс абал козголду, болгондо да катуу козголду: киши өлтүрүү тууралуу иш сотко келип түштүү. Шаарчанын каягына барбагын, кылмыш жөнүндө гана кеп жүрүп жатты. Ал кептерден Том кантит кутулар экен? Кыянатчылык тууралуу бир аз эле сөз козголсо, анын жүрөгү зыркырай түшүп жатты, анткени аны сынамакка атايылап айттып жатышкандай сезилип, тынчтык бербеген абийири менен коркунуч аны ээлеп алды. Анын кылмыш тууралуу билеринен эч ким шекшибейт, бирок ушул кептердин арасында ал өзүн онтойсуз сезип жүрдү.

Дайыма аны кара тер басчу. Ал Хекти ээн жерге сүйлөшкөнү алыш барды. Кичине эле көңүл төшөп сүйлөшсө, өз кайысын тигил шордуу менен бөлүшсө, ал бир аз жецилдей түшөт эле. Андан тышкарлы Хек сырын кантит катып жүргөнүн текшермек болду.

– Хек, сен бирөөгө тиги жөнүндө айттыңбы?

– Эмне жөнүндө?

– Аны өзүң билесиң да.

– А-а, албетте, айткан жокмун да.

– Дегелеби?

– Кудай анын бетин нары кылсын, дегеле. Сен муну эмнеге сурап атасың?

– Жөн эле, чочулап сурап атам.

– Э-э, Том Сойер, бул иш билинип калса, экөөбүз төң эки күндөн ашык жашабайбыз. Муну өзүң билесиң го.

Томдун жаны жай ала түштү. Тымтырстыктан кийин:

– Хек, сени бирөө кыстап айттырбайбы?

– Кыстаппсы? Тиги шайтан аргын мени сууга чөктүрүп жиберсин десе, анда, балким, кыстаса айтып коём. Болбосо айттыра албайт.

– Анда баары жакшы. Менимче, биздин оозубуз бек болсо, биз аман болобуз. Бирок ошентсе да, дагы бир жолу ант береличи. Бекемирээк болуш үчүн.

– Макул.

Алар дагы бир жолу сүрдүү салтанат менен ант беришти.

– Деги кандай кеп жүрүп жатат, Хек? Мен көп эле угуп жүрөм.

– Кеппи? Баягы, улам эле Мафф Поттер, Мафф Поттер, Мафф Поттер... Уккан сайын менин тер басат, тим эле бир жакка кетип калгым келип кетет.

– Мен да ошентем. Менимче, анын иши бүттү. Кээде ага сенин боорун ачыбайбы?

– Ачыбай анан. Дайыма боорум ачыйт. Ал жарыбаган киши, бирок эч кимге жамандыгы жок. Жөн эле балык уулайт, тапканын ичип алат да, мас болуп темтендеп жүрө берет. Бирок, кудай акы, баарыбыз эле ошондойбuz го. Баарыбыз болбосок да, көпчүлүгүбүз. Жада калса, даабатчылар менен ошол сыйктуулар. Ал жаман киши эмес, өзүнө жетпей турса да, бир жолу мага балыгынын жарымын берип койгону эсимде. Дегеле ишим болбой жүргөндө бир топ эле жардам берген.

– Ал менин да батперегими ондол берген, Хек, анан дагы кайырмактарымдын боосун байлап берчү. Биз аны чыгарып алсак жакшы болмок.

– Эй, биз аны чыгара албайбыз, Том. Анан калса, аныбыздан майнап чыкпайт, тигилер аны баары бир кармап алат.

– Ооба, алар ошентет. Бирок тигил эчтеке кылбаса деле, аны кордоп, сөгүп аткан сөздөрдү менин уккум келбей кетет.

– Менин дагы, Том. Кудай акы, бу дүйнөдө мындай канкор жоктугун, анын ушу күнгө чейин эмнеге асыла электигин айткандарын уккам.

– Чын, ал тууралуу дайыма кеп кылышат. Мен дагы угуп калдым: эгер Маффты бошотуп жиберсе, анда алар аны балталайт экен.

– Алар муну кылат, анысы чын.

Балдар бир топ сүйлөштү, бирок бул аларды бир аз эле тынчытты. Күүгүм киргенде, экөө, балким, дагы бир нерсе алардын мүшкүлүн жөндөп коёр деген үмүттө, ээн жердеги кичинекей камактын айланасында нары-бери басып жүрүштү. Бирок эч

нерсе деле болгон жок, кызы, периште менен перилердин дагы кара жолтой туткун менен иши болбосо керек.

Балдар буга чейин да бир нече жолу жасаган иштерин дагы кайталашты: темир тордуу терезеге барып, алар Поттерге тамеки менен ширенке сунушту. Ал биринчи кабатта отурчу, аны кайтарган киши да жок болчу.

Алып барган белектери үчүн тигил ыраазычылыгын айта баштаганда, балдар дайыма уялышчу, бул жолку алкышы мурдагыдан да катуу уялтты. Алар Поттердин төмөнкү сөздөрүн укканда, өздөрүн коркок чыккынчыдай сезишти:

– Силер мага өтө боорукер болдуңар, балдар. Бул шаарчада эч ким мынчалык ырайымдуу эместири. Мен мунаарды унуптайм, эч унуптайм. Мен өзүмө дайыма айтып келем: «Балдардын баарынын эле мен батперек жана башка буюмдарын ондоп берчү элем. Каерден балык жакшы түшөрүн көрсөтчүмүн, алар менен ымалалаш элем. Бирок азыр башына мүшкүл түшкөндө Мафф карыяны тигилердин баары таштап кетти, жалгыз гана Хек менен Том таштаган жок, алар мени унуппады, мен да аларды унуптайм». Балдар, кантейин эми, мен кылмыш кылыштырмын, ошондо мас турбаймбы, башым көнгиреп турган. Бул ишти башкача түшүндүрө албайсың. Мени эми бул кылмышым үчүн дарга асышат, ошондой болушу керек. Мүмкүн, анысы деле туурадыр, туура жана акыйкаттык деп ойлойм. Айтканым менен не пайда! Силерди кейитким келбейт, силерге ымалалашмын да. Силерге бир гана нерсени айткым келет: эч качан ичпегиле, эч качан биерге түшпөйсүңөр. Нарагыраак тургулачы... ушундай... эми болду. Адам ушундай балекетке учураганда, бирөөнүн ачык маанайын көргөнү кандай жакшы дейсиң. Мага силерден бөлөк эч ким келбейт. Карабы, ырайымдуу жарык маанайындарды, ырайымдуу жарык маанайындар. Колум силерге жете тургандай кылып, бири-бириңердин үстүңөргө чыккылачы. Мына ошондой. Менин колуму кыскыла: силердики темир тордон өтүп кетет, менини өтө чоң. Кичинекей, чабал колдор, бирок Мафф Поттерге аябай жардам берди, шарт келсе, мындан да көп жардам бермек.

Том үйүнө өтө кайгылуу кайтты, түнү бою коркунучтуу түш көрүп чыкты. Эртеси кечке чейин сот имаратынын айланасында чыйпылыктап басып жүрдү. Ичине киргиси келди, бирок өзүн эптеп токтотту. Хек да ошентти. Алар бири-бирине жолукпаганга аракеттенди. Тигиниси да, мунусу да улам нары басып кетет, бирок кандайдыр бир азгырык аларды тарткылап, кайра жакыннатат. Соттон айрым оозу боштор чыкканда, Том кулагын төшөп калат, бирок жалаң суук кабар угат: бечара Поттердин мойнундагы сыйыртмак улам кысылып келатат. Эртең инди Жо сөзүнө бекем турат, ошондо калыстардын өкүмүнөн шектенип кереги жок деген сөз бүт шаарчаны аралады.

Ал түнү Том аябай кеч кайтып, үйүнө терезеден кирди. Өзүнчө бушайман болгонун айтпа. Уктаганча бир топ saat өттү. Эртең менен шаарча бүт сот имаратынын алдына чогулду. Имараттын ичи да жык толду. Бир топ күткөндөн кийин калыстар биригин артынан бири кирип, өз орундарына отурушту. Андан соң дароо эле өңү кубарып, үрөйү качкан Поттерди кишенделген бойдон алып киришти да, баары көрө тургандай жерге отургузуп коюшту. Эч кенебеген инди Жо да туш тараптан кадимкидей көрүнүп турду. Кайрадан жымжырттык. Анан сот келди да, жыйын башталат деп жарыялады.

Жактоочулардын демейдеги күбүр-шыбыры, кагаздарын топтоштуруусу башталды. Ушул майда-чуйдаларды ырастоодон жана ага байланыштуу даярдыктардан бир нерсе чыга тургансып эл тымтырс боло түштү.

Кылмыш болгон күнү Мафф Поттер булактын боюнда жуунуп отурганын, анын ошол замат качып кеткенин көргөн күбөнү чакырышты. Бирин-экин суроодон кийин айыптоочу жактоочуга:

– Күбөнү суракка ала бериниз, – деди.

Айыпкер башын көтөрүп карады да, жактоочусу:

– Менин сурай турган суроом жок, – дегендөн кийин, кайра башын шылкыйтты.

Кийинки күбө бычак өлүктүн жанынан табылганын айкындады.

– Күбөнү суракка ала бериниз, – деди айыптоочу.

– Менин сурай турган суроом жок, – деди Поттердин жактоочусу.

Үчүнчү күбө далай жолу Поттерден бычак көргөнүн айтты.

– Күбөнү суракка ала бериниз, – деди айыптоочу.

Поттердин жактоочусу аны суракка алуудан баш тартты. Элдин өңүнөн кыжырланганы көрүнүп турду. Бул жактоочу өз кардарын сактап калууга эч аракет кылбайбы?

Бир нече күбө Поттердин кылмыш болгон жерге барганды өзүнө шек келтиргенин ырастады. Аларды да ар тараптан суракка албай эле коё бериши.

Сотко катышуучулардын эсиндеги ошол күнү эртең менен болгон окуялардын бүт майда-чуйдасына чейин далил күбөлөр тарабынан айтылды. Алардын баары Поттердин күнөөсүн оорлотту, бирок алардын бири дагы жактоочу тарабынан суракка алынган жок. Эл таңыркоосун, наразылыгын күнкүлдөп билдириди эле, анысы үчүн соттон жеме укту. Аナン айыптоочу сүйлөдү:

– Ант алдында күбөлөрдүн эч шеги жок айткандарынын негизинде, бул оор кылмыш күнөөлөнүп отурган бактысыз адам тарабынан жасалгандыгын аныктадык. Биз ушул бүтүмгө токтодук. Бечара Поттер онтоп жиберип, оор жымжырттык өкүм сүргөн жерде бетин колдору менен басып, эки ийни солкулдай баштады. Көп эркектердин боору ачып, боорукер аялдар болсо, ыйлап да жиберишти. Жактоочу ордунан тура калып, мындай деди:

– Сиздин урматыңызга, жыйындын башында биз жактап жаткан адам бул кылмышты ақылнес, мас кезинде, ичкиликтен оолугуп турганда кылгандыгын далилдейли дегенбиз. Биз пикирибизди алмаштырдык. Биз эми ал пикирге кайрылбайбыз, – аナン кызматчыга кайрылды. – Томас Сойерди чакырыңыз!

Таңыркоо отургандардын баарынан, анын ичинде Поттердин да өңүнөн көрүндү. Көздөрдүн баары ордунан туруп, күбө берүүчү жайдан орун алган Томго тигилди. Баланын көздөрү аландал кетти, себеби ал аябай коркуп турду. Андан ант алынды.

– Томас Сойер, он жетинчи июнда түн ортосу ченде сиз кайсыл жерде элеңиз?

Том инди Жонун темирдей жүзүнө бир карап алып, тили таңдайына катып калды. Эл дем чыгарбай тыңшап турган, бирок Томдун оозуна бир да сөз келбей жатты. Анткени менен бир аздан кийин ал бар күчүн чогултуп, отургандардын биринчи катары зорго уга тургандай секин сүйлөдү:

– Мұрзөдө...

– Кичине катуурак сүйлөнүз! Коркпонуз. Сиз болгонсуз...

– Мұрзөдө.

Инди Жонун өңүндө каркеш жылмаюу жарадалды.

- Сиз Хорс Уилиамстын көрүнө жакын белеңиз?
  - Ооба, мырза.
  - Айта берициз, болгону катуураак сүйлөңүз. Канчалык жакын жерде?
  - Менден сизге чейинкидэй жерде.
  - Сиз жашынып турдуңуз беле же жокпу?
  - Жашынып тургам.
  - Кайсыл жерде?
  - Мұрзөнүн четиндеги дарактын арқасында.
- Инди Жо бир аз солк эте түштү.
- Сиз менен бирөө бар беле?
  - Ооба, мырза. Мен аякка тиги...
  - Коё туруңуз, бир аз коё туруңуз. Шеригиңиздин атын айтам деп убара болбонуз. Биз аны өз учурунда чакырабыз. Өзүңүз менен бир нерсе ала бардыңыз беле?

Том мұқактанып, өзүн ыңгайсыз сезип телмире түштү.

- Айта берициз, балам, тартынбаңыз. Чындық дайыма улук. Ал жакка эмне алыш бардыңыз эле?

– Болгону... өлүк мышыкты.

Отургандар каткырып күлүп жиберишти, сот аларды тыйды.

- Биз сотко ал мышыктын сөөгүн алыш келебиз. Эми, балам, бизге бут ирети менен айтып берициз, өзүңүз билгендей айтыңыз, эч нерсесин жашырбаңыз, коркпонуз.

Том баштады, ириде ал мұқактанды, анан кичинеден жанданып, сөзү улам эркинирәек куюла баштады. Бир пастан кийин анын үнүнөн бөлөктүн баары жымжырт боло түштү да, көздөрдүн баары ага тигилди. Коркунчтуу баянга кумарланган угуучулар ооздорун ачып, дем чыгарбай, анын ар бир сөзүн ынтаа менен угуп жатышты.

- Анан дарыгер такта менен Мафф Поттерди көмөлөтө койгондо, инди Жо бычагы менен секирип барып,... – Томдун бул сөздөрүн угуп жаткан элдин чыдамы чегинен чыгып кетти. – Анан...

Тарс этип, кармаганы умтулгандарды жыга коюп, аргын заматтын ичинде терезеден секирип түштү да, качып кетти!

## 24.Кара жолтой каарман

Том дагы бир жолу каармандыкка жетти да, улуулардын сүймөнчүгү, теңтүштарьнын суктанычына айланды. Ал эле эмес анын ысмы басма сөздө да түбөлүккө калды, шаарчанын гезити аны көкөлөтө мактап жазып чыкты. Асып өлтүрүп эле койбосо, ал бир күнү президент болот деп ишенген айрымдары да бар.

Оома, ишенчээк эл мурда Мафф Поттерди кандай тилдесе, эми болсо кайра бөпөлөп, кучагын жайып отуруп калды. Бирок элдин ушул адаты деле урматка татыктуу нерсе, ошондуктан аны жамандап отуруунун кажети жок.

Күндүз Том жыргап, шайыр жүрдү, түнү коркунучтун кучагында болду. Инди Жо анын түшүнөн кетпей, дайыма көз алдына каргыштай тартылып туруп алды. Кеч киргендөн баштап Том үйүнөн чыкпас болду. Байкуш Хек дагы ошондой эле коркуп жүрдү, себеби баягыда сот болор алдынdagы күнү Том жактооочуга окуяны толугу менен айтып берген эле, инди Жо качып кеткенине байланыштуу ал сотто сүйлөбөй калганы менен, ишке катышканы билинбесе экен деп аябай чочуп жүргөн. Жактоочу бүт ишти жашыруун кармайм деп, бечарага сөз берген жайы бар, бирок ага ишенсе болобу? Экөө төң абдан катуу жана оор ант берип шерттешкени менен, пендечилиги үстөмдүк кылып, Том кечинде жактоочунун үйүнө келип, коркунучтуу сырын айтып бергенге аргасыз болгон сон, Хек дегеле адамга ишенбей калды.

Мафф Поттердин ыраазычылыгын угуп, Том чындыкты айтып бергенине күнүгө сүйүнчү, бирок түн ичинде тилин тарта албаганына абдан өкүнчү.

Жарым күнүн Том инди Жону эч качан кармай албайт го деп корксо, калган жарымын кармап алат го деп чочуп жүрдү. Ал киши өлүп, анын өлүгүн өз көзү менен көрсө гана, ал кенен дем аларын Том жакшы түшүнчү. Күнөөлүүнү кармаганга сыйлык өлчөндү, айлананын баарын аңтарып чыгышты, бирок инди Жо жерге житип кеткенсип табылбады. Сент-Луистен балекеттин баарын билген, адамдарды таңгалдыра турган укмуш кишилердин бири, полициянын тергөөчүсү келип, тинтип чыкты да, башын чайкал, терең ойго батты, кыязы, өз кесибинин кишилерине тиешелүү эң мыкты ийгиликке жетсе керек, башкача айтканда, «изге түштү». Бирок киши өлтүргөндүн «изин» дарга аса албайсың да. Тыңчы ал жерде бир аз жүрүп, үйүнө кеткенден кийин, Том мурункудай эле абалда калды.

Күндөр өтө берди, аны менен кошо балдар дагы акырындап ошол коркунучун унута баштashты.

## 25.Кенч издеө

Адептүү өскөн ар бир баланын өмүрүндө бир жакка барып, көмүлгөн кенчили издең тапсам деген ынтызарлык болот. Ошондой ынтызарлык бир күнү Томго дагы келди. Ал Жо Харперди издең жөнөдү, бирок таба алган жок. Аナン ал Бен Рожерсти издеди, тигил балык уулоого кетиптир. Жолдон ал Кандуу кол Хек Финнге учурап калды. Хек жооп бермек. Том аны ээн жерге ээрчитип барып, жашыруун сырын айтты. Хек мақул болду. Хек шамдагайлыкты талап кылган кандай оюн-зоок болбосун, андан эч кичпайт. Акча талап кылбаса болду, себеби акчадан башка байлыктын бири болгон убакыт анда өтө көп эле.

- Каерден казабыз? – деди Хек.
- Каерден болсо деле мейли.
- Эмнеге, бүт эле жерге көмө бермек беле?
- Жок, чынында ар жерде эле боло бербейт. Кайсы бир иттей ээн жерге бекитет, Хек: кээде аралда, кээде куурап калган талдын түбүндөгү дат бас-кан сандыкта, айтор, түн ортосунда көлөкө түшкөн жердө, бирок көбүнчө эски үйлөрдүн астында болот.

– Аны ким бекитет?

– Йа? Каракчылар да. Сенин оюңча ким бекитмек эле? Жекшемби мектебинин жетекчилери дейсиңби?

– Билбейм. Меники болгондо, эч бекитпей эле, аны жыргал коротуп, эс алат элем.

– Мен деле ошентет болчумун. Бирок каракчылар андай кылбайт. Алар дайыма дүйнөсүн бекитип, аны ошол жерге калтырат.

– Алар анысына кийин келбейби?

– Жоқ, алар келебиз деп ойлойт, бирок кийин белгилеген жерин унутуп калат же өлүп тынат. Ошону менен ал көпкө жата берип, дат басып кетет, анан кимдир-бирөө ошол саргайган эски кагазды таап алат. Ал кагаздын сырдуу белгилерин табуу үчүн эми толугу менен бир апта керек, себеби анда белгилер менен иероглифтер гана коюлган.

– Иеро... эмне?

– Иероглифтер... Сүрөт менен тартылган ар нерселер. Билесиңби, алар бир карасаң, эчтекени билдирибекенсийт.

– Сенде ошондой кагаздын бири барбы, Том?

– Жоқ.

– Анда сен белгилерди кантип тапканы атасын?

– Мага белгилердин кереги жоқ. Алар кенчи дайыма эски үйдүн астына же аралга, же бир бутагы сороюп турган куураган талдын түбүнө бекитет. Биз Жексондун аралынан кичине казып көргөнбүз, дагы көрсө болот. Же болбосо Стил-Хауз сайынын төшүндө да бир эски там бар, аерде куураган талдар оголе көп.

– Алардын ар биригин түбүндө кенч барбы?

– Кандай десем? Жоқ.

– Анда сен кайсыны казышты кантип билесин?

– Бардыгын казыш керек да.

– Том, эй, анда жай бою казабыз да.

– Мейли, анын эмнеси бар экен? Элестетип көрчү, сен дат баскан, бозомтук жүз доллары бар бир жез кумган же көөр толтура чириген бир сандык таап алдың деп коёлу. Кандай болор эле?

Хектин көздөрү жалындай түштү.

– Укмуш. Мен үчүн бул иттей укмуш да. Сен мага жүз долларын эле бер, көөрдүн мага кереги жоқ.

– Мейли. Бирок ишенип кой, көөрдү мен чача бербейт элем.

Анын айрымдары жыйырма доллар турат, жетимиш беш цент же доллардан арзаны жоқ.

– Жоқ! Ошондойбу?

– Албетте. Аны сага ким да болсо айтат. Сен көөрдү такыр көрөлек белен, Хек?

– Эсте жоқ.

– Э-э, алар падышаларда толуп жатат.

- Бирок мен бир да падышаны тааныбайм, Том.
- Билем, тааныбайсын. Эгерде сен Европага барсаң, анда баскан сайын падышаны учуратат болчусун, тегерегинде чапкылап жүрмөк.
- Чапкылап дейби?
- Чапкылап? Ий, койчу! Андай эмес!
- Болуптур, анда эмнеге өзүң чапкылап жүрөт дедин?
- Болбогон кеп, мен жөн эле айттым. Алар эмнеге чапкыламак эле? Жөн эле аерде падышалар көп дегеним да. Түкүрсөң эле, падышанын башына түшөт. Тиги карт бүкүр Ричардга<sup>7</sup> окшогон немелер.
- Ричард? Анын дагы башка аты ким?
- Анын башка аты жок. Падышаларда башка ат болбойт.
- Кантип эле болбосун?
- Ушинтип эле.
- Өздөрү кааласа, мейли го, Том, бирок негрлердей бир эле ат менен жашап, падыша болгонду мен каалабайм. Анда айтчы, сен ириде каерге барып, каза баштайсын?
- Билбейм. Менимче, Стил-Хауз сайынын төшүндөгү куураган талдын түбүнөн баштап казсакпы?
- Макул.
- Алар сынык бир чукулдук менен күрөк алыш, үч чакырым аралыктагы сайга жөнөштү. Ысып-күйүп жана энтегип барышты да, анан эс алмакка жанындағы көлөкөлүү талдын түбүнө бой таштап, тамеки тартканга киришти.
- Мага ушул жагат! – деди Том.
- Мага дагы!
- Айтчы, Хек, биз биерден кенчти таап калсак, өз үлүшүндү эмне кылат элен?
- Күн сайын май токоч, лимонад сатып алам, дагы мен цирк келген сайын барып турмакмын. Өлүп кетейин, жыргап жашамакмын.
- Акчаны топтогонго аракет кылбайсыңбы?
- Топтоппу? Кереги эмне?
- Кийинки жашооңдо жете тургандай кылып, кичинеден коротуп, йа?
- Андан эч пайда жок. Эгер коротуп таштабасам, атам шаарчага кайтып келгенде, акчама колун салат да, анан заматта бүт шыптып жок кылат. Сен үлүшүндү эмне кылат элен?
- Мен жаңы добулбас, чыныгы кылыч, кызыл жагоо, бульдогдун күчүгүн сатып алмакмын, анан үйлөнмөкмүн.
- Үйлөнөм дейсиңби?
- Дал ошондой.
- Том, сенин ақыл-эсин ордундабы?

<sup>7</sup> Бүкүр Ричард – Англиянын XV кылымдагы падышасы Ричард III.

– Коё тур, көрөсүң го.

– Ай-ий, сенин кылгандарыңдын эң жаманы ушу. Атам менен апамды билесиң го. Күндө эле чыр-чатақ! Дайыма эле тытышып жатышчу. Бүт эсимде.

– Эчтеке эмес. Мен үйлөнөйүн деген кыз урушпайт.

– Том, мен билем, алардын баары окшош. Тытыша эле берет. Эми сен адегенде жакшылап ойлон. Жакшылап ойлон дейм. Бийкетин аты ким?

– Ал бийкеч эмес, ал кыз.

– Менимче, баары эле бирдей го: бирөөлөрү бийкеч дейт, бирөөлөрү кыз дейт. Болуптур, анын аты ким, Том?

– Учуро келгенде сага айтам, бирок азыр эмес.

– Мейли, өзүң бил. Болгону сен үйлөнгөндө, мен коколой болуп жалғыз калам го.

– Жок, жалғыз калбайсың. Сен меникинде жашайсың. Эми аны коё туралы, жүр казабыз. Алар жарым saatтай тердеп иштешти. Натыйжа жок.

Алар дагы жарым saat тытынды. Дале натыйжа жок.

– Алар дайыма ушунча терең көмөбү?

– Кээде болбосо, дайыма эмес. Көбүнчө терең эмес. Менимче, биз туура эмес жерди казып атабыз.

Ошентип, алар бөлөк жерди тандап, кайрадан башташты. Иш кичинеден жүрүп, улам алдыга жыла берди. Алар бир топко чейин унчукпай казышты. Акырында күрөгүнө таянып, мандайынан аккан терди жени менен сүртүп салды да, Хек сурады:

– Кош, муну бүткөндөн кийин каерди казабыз?

– Менимче, жесир Дугластын үйүнүн артындан Кардифф дөбөсүндөгү куураган талдын түбүн казабыз.

– Менимче, ал жер жакшы болсо керек. Бирок жесир бизден кенчи тартып албайбы, Том? Ал анын жеринде да.

– Ала албайт! Аракет кылып көрсүнчү. Кенчи ким тапса, ал ошонуку болот. Кимдин жери экени айырмасы жок.

Ушул жетиштүү болчу. Иш улантылды. Көп өтпөй Хек мындай деди:

– Кашайтырдыкы, биз дагы туура эмес жерди казып атат окшойбуз. Сен эмне дейсин?

– Бир нерсе болду, Хек. Эчтекени түшүнбөйм. Кээде мастандар каршылык кылат дейт. Менимче, азыр ошондой болуп атат.

– Койсоңчу, күндүз алардын күчү жок болот.

– Ооба десен. Муну мен ойлобоптурмун. И-и, мен иштин жайын эми түшүндүм! Экеөбүз төң айбан экенбиз! Ириде бутактын көлөкөсү түн жарымында каерге түшкөнүн көрүш керек, анан ошол жерди казабыз!

– Анда биз айбан болуп, керели кечке бекер эле каза берген турбайбызы! Кокуй десе, эми биерге түндө дагы келет турбайбызы! Бул иттей узак жол да! Сен чыга аласыңбы?

– Чыкпай анан! Баары бир бүгүн түндө казышыбыз керек, болбосо бирөө жарым бул чункурларды көрүп, иштин жайын дароо түшүнөт да, анан каза баштайт.

- Мейли, мен тұндө келип, сага мыёлойм.
- Болуптур. Күрөктөрдү куурайдын арасына бекитип салалы.

Балдар убадалашкан маалда тұн ичинде кайрадан ошол жерде болушту. Алар көлөкөдө күтүп отурду. Ээн жер, анан баяғыдай эле караңғы тұн болчу. Жиндердин шыбыры шуулдаган жалбырактардын арасынан угулуп, арбактар караңғы бурчтарда жашынып, алыстан иттин арсылдан үргөнү угулуп, үкү да жамандықты чакыргансын гүүлдөйт. Балдар сырдуу тұндун коюнунда дәэрлик аз сүйлөшту. Бир пастан кийин алар saat он эки болду деп чечиши, көлөкөнүн түшкөн жерин белгилеп, каза башташты. Үмүттөрү кайра жанды. Кызыгуусу күчөп, иштери кызуу жүрдү. Чункур терендей берди, терендей берди, чукулдук бир нерсеге урунган сайын, жүрөктөрү солк этип, кайра аларды найумут калтырып жатты. Акырында Том мындаидеди:

- Бекер убара болуп атабыз, Хек. Дагы туура эмес каздык.
- Жаңылышыбыз керек эмес. Биз көлөкө түшкөнүн өлчөбөдүк беле.
- Билем аны, эми кеп анда эмес.
- Эмнеде?
- Биз убактысын туура эмес эсептесек керек. Өтө кеч же өтө эрте болуп калды көрүнёт.

Хек күрөгүн таштап жиберди.

– Дал ошондой, – деди ал. – Кеп дал ушунда. Биз муну дагы ташташыбыз керек. Так убакытты эч биле албай атабыз, андан тышкary өтө коркунучтуу нерселер болуп атат, мастандар менен арбактар аралап жүрөт. Дайыма менин артымда бирдеме турганын сезип жатам, артымы карагандан корком, анткени, мүмкүн, алдымда дагы бирөө кылчайганымы күтүп тургандыр. Ушуерге келгенден бери мен титиречү болуп калдым.

– Мен деле ошондоймун, Хек. Билесиңби, кенчти көмгөндө, кайтарсын деп ичине дайыма өлүктү таштап коёт.

- Кокуй!
- Ооба, ошондой кылат! Мен муну дайыма угам.
- Том, ошол өлүктөр көмүлгөн жерди казганды жактырбай турам. Билесиңби, алар менен ойноо жакшы эмес. Чын зле, алар менен байланышкан болбойт.
- Менин буга аралашкым келбей турат. Элестетсөн, өлүктүн бирөөсү капысынан ородон башын чыгара калып, сүйлөп жиберсе!
- Болду, Том! Ансыз деле коркуп турам.
- Болсо болду, Хек, мен деле чочулап турам.
- Укчу, Том, биерден кетип, бөлөк жерди казып көрөлүчү.
- Мейли, ошенткенибиз дурус.
- Каерди казалы?

Том бир аз ойлонуп калды, анан мындаидеди:

- Тигине эски үй. Мына ошоерди казалы.
- Кашайгырдықы, мен эски үйлөрдү жактырбайм, Том. Анын түрү өлүктөн да жаман көрүнёт. Өлүк сүйлөп жибериши мүмкүн, бирок ал үй кепинчен артынан

илемшпейт, ийницен артылып карабайт, арбактай тишин шакылдатпайт. Мен андайга чыдай албайм, Том, дегеле эч ким чыдай албайт.

– Ооба, Хек, бирок арбактар тұндө гана жүрөт. Алар биздин күндүз казганыбызға тоскоол болбойт.

– Мейли, ошондой эле болсун. Билесиң го, ал үйдүн жанынан күндүз да, тұндесү да эч ким жүрбөйт.

– Аерден бирөөнү өлтүрүп кетиптири. Ошон үчүн ал үйдүн жанынан өткөнду бардыгы жаман көрөт. Аерден эч ким өзгөчө бирдеме көрбөптүр, арбактарды деле көрбөптүр, жөн эле тұнкүсүн көк оттор терезелердин алдында жалындан турат экен.

– Эгерде бир жерде көк от жалындаса, анда арбак да аерден алыс әмес. Турган кеп. Көк оттун арбактардан башка эч кимге кереги жогун өзүң билесиң да.

– Ооба, дал ошондой. Бирок анткени менен алар күндүзү баары бир келбейт, анда әмнесинен коркобуз?

– Мейли анда. Анчалық кааласаң, эски үйдөн деле казып көрөлүчү, бирок аныбыз бекер убара го. Ошол маалда алар дөбөдөн ылдый түшүп келатышты. Айдың өрөөндүн ортосунда, кашаасы жок, босогосуна чейин шыбак өскөн, мору бузук, терезелери аңырайып карайган, шыйпаңынын бир жагы ураган, «арбактуу там» жалгыз турчу. Терезелеринен көк от жалындан чыгар бекен деп, балдар узакка карап турушту, анан шыбырап сүйлөшкөн бойдон оң тарапка буруулуп кетишти да, эски үйдөн алысыраак өтүш үчүн алар үйлөрүнө токойду аралап, Кардифф тоосунун арты менен жөнөштү.

## 26.Кайрадан инди Жо

Эртеси түшкө жакын балдар иш куралдарын алганы куураган талга кайта келишти. Томдун арбактуу үйгө эртерээк жеткиси келди, Хектин ою дагы ошол болчу. Бир маалда Хек минтти:

– Бери карачы, Том, бүгүн кайсы күн экенин билесиңби?

Том ичинен аптанын күндөрүн ылдам эсептей койду да, корккон көздөрү менен Хектин карап калды:

– Ий! Мен муну эч ойлобоптурмун, Хек!

– Кап! Менин да оюма келбептири, бирок бүгүн жума экенин эми эстеп отурбаймынбы.

– Ай, шайтан алгырдыкы, эми эмне кылып сактанабыз? Аз болгондо биз бул ишти жума күнү баштап алып, бүт бузмак экенбиз да.

– Бузмак экенбиз эмей эле, сөзсүз бузмакпиз! Балким, жакшы күндөр бардыр, бирок алар жума күнү әмес.

– Аны бардыгы эле билет. Муну сен бириңчи тапкан жоксун, Хек.

– Мен бириңчи таптым деген жокмун го, йа? Кеп жалаң эле жумада әмес. Өткөн тұнұ мен иттей жаман түш көрдүм: түшүмө келемиштер кириптири.

– Э, койчу! Ал нак эле жамандыктын белгиси. Урушуп атыптырыбы?

– Жок.

– Анда түзүк, Хек. Билесиңби, эгер алар урушпаса, анда жөн эле бир жамандық бар деген белги. Биз этияттап, баарына сак болушубуз керек. Биз муну бүгүнчө таштап, ойнойлу. Робин Гуд дегенди билесиңби?

– Жок. Робин Гуд дегениң ким?

– Кандайча, ал Англияда болгон эң улуу кишилердин бири, эң мыктысы. Ал каракчы болчу.

– Укмуш, мен да ошондой болсом го. Ал кимдерди тоночу?

– Жалаң бийлерди жана диний кызматкерлерди, байларды жана падышаларды, дагы ушул сыйктууларды. Кедейлерге болсо, эч качан тийген эмес. Аларды кайра жакшы көргөн. Алар менен дайыма тең бөлүшчү. – Нак азамат болсо керек.

– Сөзсүз да, Хек. Ал адамдардын эң асылы болгон. Чынын айтсам, азыр андай киши жок. Ал бир колу байланган бойдон Англиядагы кимди болсо дагы жеңип салчу, анан дагы бир жарым чакырымдан арча жаасы менен он тыйындыкка тийгизчү экен.

– Арча жаа дегени кандай?

– Билбейм. Жаанын бир түрү болсо керек. Тыйындын ортосуна эмес, четине тийип калса, анда ал отура калып ыйлап, сөгүнчү экен. Анда биз Робин Гуд болуп ойнойлу. Ал укмуш оюн. Мен сага үйрөтөм.

– Мен макулмун.

Ошол бойдон алар түштөн кийин толугу менен Робин Гуд болуп ойношту да, кээде арбактуу эски үй тараапка көз жүгүртүп, ал жерде эртеңки аткарчу иштери тууралуу сөз кылышты. Күн бешимден оогон маалда алар талдардын узун көлөкөлөрүн кесе басып, үйлөрүнө кайтмак болуп, заматта Кардифф тоосундагы токойго кирип кетиши.

Ишембиде түштөн кийин балдар куураган талга кайра келишти. Алар көлөкөдө тамеки тартып, кобурашып отурушту да, анан ақыркы чункурду дагы бир азга казышты. Алардын өтө чон үмүтү жок эле, болгону Томдун бирөөлөр беш-алты карыш казып, кенчке жетпей кетип калганды, бөлөктөрү келип, күрөгү менен түртө салып, байлыкты таап алганы жөнүндө сөзү үчүн гана казышты. Ошентсе деле бул ирет алардын жолу болгон жок, ошондуктан алар курал-жарактарын ийнине салып, тагдыр менен тамашалашпай, кенч издегендөр эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын чын ниетибиз менен бүт аткардык деген ойдо жолго түшүштү.

Алар эски үйгө жеткенде, кайнаган күндүн аптабында өкүм сүргөн тунжураган жымжырттык кандайдыр бир сырдуу, коркунучтуу сезилди, бул жер ээн, сүрдүү болгондуктан, тигилер үйгө дароо кирүүдөн бир аз чочулашты. Анан алар каалгага уурдана жетип, үй ичине калтаарып көз жүгүртүштү. Алар чөп баскан, таманына тактай төшөлбөгөн бөлмөнү, шыбагы ураган эски очокту, терезеси жок, ураган тепкич босогосун көрүштү. Тигил жакта да, бул жакта да, бардык жерде чаң баскан, самсаалаган жөргөмүштүн желелери жайнайт. Алар аярлык менен, жүрөктөрү дүкүлдөп, шыбырап сүйлөшүп, шырп эткен дабышка кулак түрүп, бир нерсе болсо, качууга даяр болуп, өтө сактык менен үйгө кириши.

Бир аздан кийин балдар көнө түшүп, коркпой калышты, алар өздөрү турган жерди сын көз менен кызыга карап, өздөрүнүн тайманбастыгына сүйүнүп да, танырkap да жатышты. Андан кийин алардын үстү жакты көргүлөрү келди. Ал бир нерсе болсо, кайра качып чыгууну кыйыннатмақ, бирок алар бири-бирин шыкактап отуруп, акыры үстүнө чыкмай болушту: алар куралдарын бурчка таштап, өйдө чыгып жөнөштү.

Үстүндө деле ошол ойрондун белгиси. Бир бурчтан алар табышмактуу бир ашкананы табышты эле, бирок анын табышмагы деле жалган болуп чыкты – ашканада эч нерсе жок экен. Шерденишип эми алар анча коркпой калышты. Жаңы эле ылдый түшүп, каза баштамак болушканда...

– Чишиш! – деди Том.

– Эмне болду? – деп шыбырады Хек, коркконунан кубара түшүп.

– Чишиш!.. Ана!.. Уктунбу?

– Ооба!.. Кой, качалы!

– Секин! Кыймылдаба! Туура эле эшикти карай келатышат, – деди Том.

Балдар жыгачтын үстүнө жата калып, такталардын арасындағы жылчыктан тиктеп, коркуп күтүп калышты.

– Токтоду... Жок, келатат... Анакей алар. Тынч, шыбыраба, Хек. Тобо, тезирээк биерден чыгып кетсек экен!

Эки эркек киши кирди. Эки бала тең өзүнчө минтип ойлошту: «Бул баяғы биздин шаарчабызга бир-эки ирет келген дүлөй жана дудук испан карыя экен, беркисин болсо мурун эч көрбөптүрмүн».

Беркиси кир, үксүйгөн, өңү суук бир жан экен. Испан жабуусуна оронуп алыптыр, үрпөйгөн ак бакенбардасы бар. Үзүн көгала чачы калпагынын астынан желкесине чубалып турат, жашыл көз айнекчен экен. Ичкери киргенде «беркиси» коңур үн менен сүйлөп жатты. Алар эшикке бет маңдай, дубалга жөлөнүп отурушту, сүйлөп жатканы кебин уланта берди. Эми ал күнкүлдөгөн жок, ошон үчүн анын кийинки сөздөрү даанараак угулду.

– Жок, – деди ал. – Мен аны бүт ойлонуштурдум, ал мага жакпайт. Ал коркунучтуу экен.

– Коркунучтуу! – деп күнгүрөндү тигил «дүлөй-дудук» испан, балдарды аябай таңгалдырып. – Катын!

Бул үн балдардын дене-боюн дүркүрөттү. Ал инди Жо экен! Бир паска жымжырт боло түштү. Аナン Жо сөзүн улантты:

– Тиги акыркы иштен өткөн дагы коркунучтуу иш барбы, бирок андан эчтеке болгон жок го.

– Ал башка да. Ал суунун наркы өйүзүндө болчу, жака белинде бир да там жок эле. Биздин аракетибизди, бирдеме болбогондон кийин, эч ким билбей калат.

– Койчу, биерге күндүз келгенден коркунучтуу дагы эмне бар. Бирөө жарым көрсө, шекший баштайт.

– Билем аны. Бирок бекингенге бөлөк жер табылбай койбодубу. Бул кепени унуткум эле келет. Кечээ эле кетейин дегем, бирок эч арга таппай койдум, тиги карғыш тийгир балдар дөбөнүн үстүндө, көрүнүп эле турган жерде ойноп жүрүшпөдүбү.

«Карғыш тийгир балдар» деген сөздөрдөн титиреп, ошондо жума күн экенин эстеп, дагы бир күтө турганыбыз жакшы болгон экен деп ойлошту. Алар ичинде бир жыл күтө турганга деле макул эле.

Тигил экөө тамагын алып чыгып, бир аз шамшум эте башташты. Көпкө ойлонгондон кийин, инди Жо мындай деди:

– Бери кара, жигит, сен келген жагыңа, сууну бойлоп өйдө жөнөгүн. Менден кабар бармайынча ошоерден күт. Мен болсо көрүнмөккө шаарчаны бир сыйра аралап келем. Биз тиги «опурталдуу» ишти мен бир аз сүрүштүрүп, бүт жакшылап ойлонуп келгендөн кийин гана аткарыбыз. Аナン Техаска! Биз аякка чогуу кетебиз.

Ошондой кылмак болушту. Бир пастан кийин экөө төң эстей башташты:

– Өлгүдөй уйкум келди! Эми сен күзөткө тур, – деди инди Жо. Ал куурайдын арасына жатып, дароо эле конурук тартып кирди. Шериги бир-эки түрткүлөгөндө, ал конуругун токтотту. Аナン күзөтчү үргүлөй баштады, анын башы улам шылкыя берди да, ақырында экөө төң жарыша конурукка кирди.

Балдар оор улутуна жыргай түшүштү. Том шыбырады:

– Эми биздин мезгил жетти – кеттик!

Хек кобурады:

– Кете албайм... Тигилер ойгонуп кетсе, анда өлдүк.

Том бас деди, Хек болбой койду. Ақырында Том жай, этияттап туруп, жалгыз жөнөдү. Бирок анын баскан бириңчи эле кадамы төшөлгөн тактайлардан ушунчалык кычыраган үн чыгарды эле, ал коркконунан өлүп кала жаздады. Ал экинчи аракетти кылгысы келген жок. Балдар узарган убакытты эсептеп жатышты, ошондо убакыт аларга таптакыр өтпөгөндөй сезилип, түбөлүктүүлүктүн өзү картайып бараткандай туюлду, аナン алар ақыры күндүн батып баратканын көргөндө сүйүнүп кетиши.

Ақыры бир конурук токтоду. Инди Жо баш көтөрүп, айланасын карады, аナン башы тизесине түшкөн жолдошун көрүп, үнүрөйө күлүмсүрөдү да, тигини буту менен түрткүлөп кобуранды:

– Мына! Күзөтчү имиш дагы! Дагы жакшы, эчтеке болбоптур.

– Мен уктап кетиптирминби, йа?

– Бир аз, бир аз. Кете турган маал болуп калды, достум! Калган олжобузду эмне кылалы?

– Билбейм, мурдагыдай эле ушуерге калтырсакпы дейм. Түштүккө кеткенче аны көтөрүп жүрүүнүн кереги жок го. Алты жүз элүү күмүш акчаны көтөрүп жүрүү оор да.

– Мейли анда эмесе, биерге дагы бир келсек, эчтеке болбойт.

– Ооба, эчтеке болбойт, бирок, менимче, мурдагыдай түнкүсүн келели, ошол он го.

– Ооба, бирок бери карачы. Мен ишти жайгаштыргыча бир кыйла убакыт өтөт. Ар нерсе болушу мүмкүн. Биериң анча жакшы жер эмес. Жакшылап катып, убактылуу беките туралы.

– Туура айтасың, – деди шериги, бөлмөнү аралап өтүп, чөгөлөп отура калып очоктон бир жалпак ташты көтөрдү да, жагымдуу шыңгыраган баштыкты алып чыкты. Ал жыйырмабы, отузбу долларды өзүнө, ошончо эле долларды алып, бурчта чөгөлөп алып, макиси менен жер чукуп жаткан Жого берди.

Балдар өздөрүнүн корккондорун да, тарткан азаптарын да заматта унутуп коюшту. Көздөрү жайнап, тигилердин ар бир кыймылын байкап турушту. Мына, алар эңсегенди колуна сала берди! Алты жүз доллар деген беш-алты баланы байытканга жарайт. Мынакей бекитилген кенч деп ушуну айт: чункурду каерден казабыз деп кыйналып да кереги жок. Алар улам бири-бириң чыканагы менен түртүп коёт, анысы: «Биерде экениңе эми сүйүнгөн жоксунбу, йа!» – деген белги эле.

Инди Жонун макиси бир нерсеге урунду.

– Йа! – деп жиберди ал.

– Ал эмне экен? – деп сурады шериги.

– Жартылай чириген такта окшойт... жок чакан үкөкчө экен, чын. Кел, кол кабыш кылчы, биерде эмне бар экенин көрөлү. Кереги жок эми, маким менен тешип салдым.

Ал колун матырып, анан кайра сууруп алды:

– Эй, акча экен!

Экөө бир кочуш тыйынды карай башташты. Алар алтын тыйындар экен. Жогоруда бекинген балдар дагы тигилдердей эле толкунданып сүйүнүп жатышты.

Жонун шериги мындай деди:

– Биз муну тез эле тууралайбыз. Тиякта очоктун бурчундагы куурайдын арасында дат баскан эски чукулдук жаткан, мен аны азыр эле көргөм.

Тигил чуркап барып, балдардын чукулдугу менен күрөктү алыш келди. Инди Жо чукулдукту алыш, шекшигендеп карап чыкты да, башын чайкап, өзүнчө бир нерсени кобуранып, анан жерди казып кирди. Үкөкчө тез арада жерден казылды. Ал өтө чон эмес экен, темир менен капиталган, мурда бекем эле болсо керек. Тигилер кенчи бир топко чейин кубана тиктеп турушту.

– Йа, достум, биерде миндеген долларлар бар экен, – деди инди Жо.

– Мэррелдин тобу ушуерде бир жай бою жүргөн дешкен, – деп эстей койду беркиси.

– Билем, – деди инди Жо. – Бул ошолордуку окшойт.

– Эми сага тигил ишке илешүүнүн кереги жок.

Аргын кабагын бүркөдү.

– Сен мени түшүнгөн жоксун. Бул ишти эмнеге жасай турганымы сен анча билбейсин. Биерде жөн эле тоноо эмес да, өч алыш керек! – деп анын көздөрү ойноктоп кетти. – Сенин жардамың керек. Аны бүткөндөн кийин, анан Техаска жол тартабыз. Үйдөгү Нэнси менен балдарына барып, менден кабар күткүн.

– Мейли, айтканындай болсун. Муну эмне кылабыз? Кайра көмүп салалыбы?

– Ооба. (Өйдөкүлөрдүн сүйүнгөнүн айтпа.) Жок! Улуу Сахемдин урматы үчүн – жок! (Байкүш өйдөңкүлөрдүн шаабайлары суүй түштү.) Унтууп кала жаздаган турбаймбы. Тиги чукулдукка жаңы топурак жабышып жүргөн! (Коркконунан балдардын үрөйлөрү учту.) Бу чукулдук менен күрөк кандачча келип калды? Андагы жаңы топурак каерден келди? Аларды ким алыш келди да, алар каякка кетишти? Сен бирөөнүн дабышын уктуңбу же көрдүңбү? Эмне, алар кайтып келип, жаңырган топуракты көрсүн деп, кайра көмүп коёбузбу? Жок, эч болборт, эч болборт. Муну үнкүрүмө алыш барып бекители.

– Албетте! Муну мурун ойлосом болмок экен. Биринчиге дейсиңби?

– Жок, экинчиге – кресттин астына. Биринчи орун начар, өтө белгилүү.

– Туура. Караңгы кирейин деп калды, кетиш керек.

Инди Жо өйдө туруп, терезеден терезеге өтүп, акырын сыртты карай баштады.

Анан минтти:

– Бу куралдарды биерге ким алыш келди? Алар үстүндө деп ойлобойсунбу?

Балдардын жүрөктөрү түшүп калды. Инди Жо макисине колун узатып, бир азга арсар турду да, андан кийин тепкичти карай басты. Балдар ашкананы эстеди, бирок кыймылдоого шайлары келген жок. Тепкич кычырап, кадамдар жакындай берди. Чыдагыс абал чегине жетип, балдар чечкиндүүлүк менен ашкананы көздөй чуркамак болгондо, чирип калган жыгач карс эте сынып кетип, инди Жо сынган тепкич менен кошо кулап түштү. Ал сөгүнгөн бойдон өйдө турду, шериги болсо мындай деди:

– Алардын эми сага кереги эмне? Эгер аякта бирөө жарым болсо, жөн кой, отура берсин, эмне кыласың? Алар эми секирсе, буттарын сындырат. Өздөрүнүн шору, ким кой дейт? Чейрек сааттан кийин караңгы кирет, кааласа бизди ээрчисин! Мен ошону каалар элем! Менимче, бу куралдарды алыш келген киши бизди көрүп, же арбак, же шайтан же дагы бирдеме деп ойлоду. Билем, ал азыр артын карабай качып бараткандыр.

Инди Жо кичине күнкүлдөп, анан шеригинин убакыт коротпой, караңгы кире элкете жолго чыгыш керек дегенине макул болду. Бир пастан кийин алар улам коюуланып бараткан күүгүмдө үйдөн чыгып, баалуу үкөгүн көтөрүп, дайраны карай жол алышты.

Шалдырай түшкөн Том менен Хек кайра жанданып, ордуларынан турушту да, тамдын устунундагы жылчыктан тигилерди карай баштاشты. Ээрчиш керекпи? Жок, алар баарына тойду! Алар арка-моюну астында калбай жерге аман-есен түшкөнүнө ыраазы болуп, шаарчаны карай дөбөнү ашып жөнөштү. Жолдо көп сүйлөшкөн жок. Алар өздөрүн абдан жек көрүп келатышты, күрөк менен чукулдукту тигил жерге алыш барып коёлу деп ойлогондору үчүн өздөрүн жемелешти. Аларды алыш барышпаса, инди Жо эч качан шекшибейт эле. Ал «өчүн алганча» күмүш менен алтынды ордуна калтырып, анан акчадан айрылганда, өкүнүп кала берет эле. Куралдарды бул жерге каяктан алыш келе коюшту эле!

Алар өч алыш үчүн ыңгайлуу учурду издең, шаарчага келген испанды аңдып, «экинчи үңқүр» кайсыл жерде экенин тапмайынча тигилерди аңымак болушту. Анан Томдун оюна бир жаман нерсе келди:

– Өч? Ал бизден өч алыш жүрбөсүн, Хек?

– И-ий, жок! – деди Хек, эсин жоготуп жибере жаздал. Алар шаарчага чейин ушунун баарын сүйлөшүп барышты. Анан, мүмкүн, тигинин көңүлүндө турган башка бирөөдүр, же балким жалгыз эле Томдур деп чешишти, себеби сотто жалгыз эле Том айгак болуп чыкпады беле.

Өзүнө гана коркунуч келгени Томду күйгүлтүккө түшүрдү! Чогуу болушса, бир кыйла женилирээк болот эле го деп ойлоду ал.

## 27.Аңдуу

Ошол күндүн окуялары Томду түшүндө түнү менен кыйнап чыкты. Төрт жолу ал колун толгон токой кенчке сунду, төрт жолу байлык колунан чууруп кетип, түшүндө качып, аны кайрадан кайылуу жардылыкка алыш келип кооп жатты. Ал таң азанда ойгонуп төшөгүндө жатып, өзүнүн укмуштуу окуяларынын кыбыр эткенине чейин

эстеди, эмнегедир алар көздөн кайым болуп, алыстап баратканына таңгалды, алар башка жерде, көп жыл мурун болуп өткөндөй сезилди. Ошондон кийин ал укмуштуу окуялардын баары түшүм окшойт деген күдүк ойго келди. Мындай күдүктүү далилдей турган олуттуу себеп бар болчу, тактап айтканда, ал көргөн тыыйндардын саны чындыктан кыйла көп эле. Ал буга чейин элүү доллардан ашык акчаны көргөн эмес, ал башка төнгүштәрү жана акча деп турмушта кысталгандар сыңары эле «жүздөгөн», «миндеген» доллар тууралуу сөздөр жөн гана мактаныч үчүн айтылат, чынында андай акча жок деп эсептечү. Жүз доллар деген чоң акчанын биреөнүн чөнтөгүндө болорун ал эзели көз алдына элестетип көргөн эмес. Эгер кенчти сүрөттөп берчи десе, анда анысы бир кочуш он тыыйндык жана бир додо бүдөмүк, суктанарлык жана колго илингис доллар болуп көрүнмөк.

Бирок алиги окуя канчалык көп ойлогон сайын, ошончолук айкын, даана көрүнө баштады, ошондо ал мунун баары акыры келип түш деле эмес окшойт деген пикирге ой баштады. Бул тунгуюк ачылышы керек эле. Ал наныштөнү шашып ичип, Хекти издең тапты.

Хек жалпак кайыктын кырында буттарын сууга шарпылдата малып, кабагы салыңкы отуруптур. Том адегенде эле кепти Хек баштасын деп чечти. Эгерде ал унчукпаса, анда окуялардын баары бар болгону Томдун түшү экендиги билинет.

– Салам, Хек!

– Сага дагы салам!

Бир пас унчукпай калышты.

– Том, биз тиги карғыш тийгир куралдарыбызды куураган талдын астына калтырсақ, акчаны алышп коймок экенбиз. Ай, жаман болду да!

– Анда ал түш эмес экен да, түш эмес экен. Түш болсо экен деп мен кандай тиледим. Ит эле болоюн, эгер антпесем, Хек!

– Эмне түш эмес?

– Тиги кечегичи. Менин жаман оюмда, аны түшүм экен дегем.

– Түш дейби! Тепкич сынып кетпегенде, кандай түш экенин көрөт элөң. Мен дагы түнү менен түш көрүп чыктым. Тиги көзү таңылган испан шайтан мени түнү бою кууп жүрүптур, өлүп эле калгыр!

– Жок, аны өлтүрбө. Аны тап! Акчаны акамала!

– Том, биз аны өмүрү табалбайбыз. Жигитке андай оомат бир гана жолу келет, ошол ооматты биз жоготтук. Аны көрүп эле калсам, менин муундарым калчылдалап чыгат.

– Менини дагы. Бирок ошентсе дагы аны таап, экинчи үнкүргө чейин артынан акамалап баргым келет.

– Экинчи үнкүр, ооба, дал өзү! Мен ошо тууралуу ойлондум. Бирок ал жөнүндө өткөнди түшүнгөн жокмун. Сенин оюңча, ал эмне?

– Билбейм. Бул өтө жашыруун го. Айтчы, Хек, балким, ал үйдүн иретидир.

– Йе, койчу!.. Жок, Том, андай эмес. Болгон күндө дагы, биздин чакан шаарчада эмес. Бизде тамдардын ирети жок.

– Ооба, аның туура. Бир аз ойлонуп көрөйүнчү. Анда... бир трактирдин ичиндеги... бөлмөнүн ирети болсоочу?

– Ооба, мунун чын. Трактирден да болгону экөө. Тез эле табабыз.

– Мен келгенче ушуерде бол, Хек.

Том дароо житип кетти. Элге Хек экөөнүн шерик экенин көргөзгүсү келген жок. Ал жарым сааттай жок болду. Ал эң мыкты трактирдин экинчи бөлмөсүндө көптөн бери бир жаш жактоочу турганын, ал азыр деле ээлэнгенин билип келди. Бул жупуну трактирдеги экинчи бөлмө жашыруун экен. Трактир ээсинин кичинекей баласы ал дайыма жабык турганын, түнкү маалдан башка убакта ага бирөө жарым кирип же чыкканын эч көрбөгөнүн, кирип-чыга турган деле эч себеп жогун айтты. Бул ага таңгалыштуу сезилди, бирок анчалык эмес, ошондуктан ал бөлмөнү жашыруун бөлмө деп чечти. Өткөн түнү ал ошол бөлмөнүн жарыгы күйүп турганын байкаган.

– Мына, мен ушуну билип келдим, Хек. Менимче, биз издеген ошол экинчи бөлмөнүн өзү.

– Мен да ошол дейм, Том. Эми сен эмне кыласың?

– Ойлонуп көрөйүн.

Том узакка ойлонду. Анан ал минтти:

– Мен сага бирдеме айтайынбы. Ошол экинчи бөлмөнүн арткы эшиги трактир менен келемиш кармаган капканга окшош кыш сактоочу эски күркөнүн аралыгындагы кичинекей далда кыябанга чыгат. Сен колундан келишинче көбүрөөк ачкыч тап, мен дагы таежемен уурдал келейин, андан кийин түн кирери менен биз да киребиз. Бирок эскертип коёюн, жака белинде инди Жо болбосун, антпесе ал шаарчаны бир сыйра кыдырып, өч алганга ыңгайлуу учурду карап көрөйүн дебеди беле. Аны көрсөн, жөн эле ээрчип ал, анан ал тиги экинчи бөлмөгө барбаса, анда ал жер эмес.

– Кудай сактай көр, анын артынан жалгыз ээрчигим келбейт.

– Эмнеге? Түн ортосу болот да. Ал сени көрбөйт, көргөндө деле анын оюна эчтеке келбейт.

– Болуптур, иттей караңғы болсо, акмалайын. Билбейм, билбейм, аракет кылып көрөйүн.

– Өлүп кетейин, караңғы болсо, мен деле аны аңдыйт элем, Хек. Мүмкүн, ал өч алалбай турганын түшүнүп, түз эле акчасына жөнөр.

– Ошондой, Том, ошондой. Мен аны аңдып барам, шайтан алгырдыкы!

– Мына, бу эркекче кеп! Эч коркпо, Хек, мен да коркпойм.

## 28.Ачылыш

Ошол күнү кечинде Том менен Хек баарына даяр болду. Алар saat тогуздан өткөнчө трактирдин аймагында айланчыктап жүрүштү: бири алыстан кыябанды, экинчиси трактирдин оозун кайтарды. Кыябанга эч ким кирип же чыккан да жок. Трактирдин эшигине дагы испанга окшош эч ким кирип же чыкпады. Түн жарык боло тургандай, ошондуктан Том үйүнө жөнөдү, алар минтип убадалашты: түн аябай караңғы болгондо Хек чуркап келип, ага мыёлойт, тигил болсо, ақырын чыгып, ачкычты текшерип кетет. Бирок ошол түн жарык бойdon калды, Хек болсо нөөбөтүн өтөп, он экилерде кант салчу бош чоң чөлөкке кирип уктап калды.

Шейшембиде дагы балдардын жолу болгон жок. Шаршембиде деле. Бирок бейшембиде караңғы болду. Том ыңгайына карап ақырын чыгып, таежесинин калай эски чырагын жана жарыкты калкалаганга чоң сұлгұсун ала келди. Ал чыракты Хек түнөгөн бош чөлекке бекитип койду да, нөөбөтүн баштады. Түн ортосуна бир saat калганда трактир жабылып, жака-белдеги жалғыз күйгөн анын оттору өчтү. Испан көрүнгөн жок. Кыябанга әч ким кирип да, чыккан да жок. Бардығы ыңгайллуу болуп турган. Коюу караңғылык өкүм сүрүп, тунжураган жымжыртты алыстагы күркүрөө гана бузуп жатты.

Том чырагын алып, аны чөлектиң ичинде күйгүзүп, сұлгұ менен жакшылап ороп, анан эки кыялкеч караңғыда трактирди карай уурданып баратышты. Хек нөөбөткө турду, Том болсо, сыйпалап кыябанга багыт алды. Анан тоодой басып салмактантып Хектин оюн узакка созулган дүмөк ээледи. Чырактын жарыгынын жылт эткенин көргүсү келди: ал аны чочутмак, бирок эң күр дегенде Томдун дала тириүлүгүн айгинелемек. Томдун кеткенинен бери бир нече saat өткөндөй болду. Ким билет, ал эсин жоготуп коюшу мүмкүн, балким, өлүп да калдыбы, балким, коркуп-чочуганынан жүрөгү жарылып кеттиби. Ушинтип чочулаганына карабай Хек кыябанга улам жакындалап бара берди, анын көзүнө коркунучтуу нерселер көрүнүп, эми бир кырсыктан жаны чыгып кете тургандай сезилип баатты. Аңыз деле зорго дем алып, жүрөгү бир кезде токтой калгансып, кайра согуп, ал турсун биротоло токтоп да калгансыды. Бир маалда жарк дей түшүп, Том анын жанынан октой учуп өттү.

– Кач! – деп кыйкырды ал. – Кач, жан керек болсо!

Кайталоонун кереги жок эле, бир жолкусу жетиштүү болчу. Ал кайталагыча эле Хек саатына отуз же кырк чакырым ылдамдыкта сыйып жөнөдү. Балдар әч токтобой шаарчанын төмөн жагындағы ээн күшкананын сөрүсүнө жетип барышты. Алар сыйынтын ичине кирери менен добул башталып, жаан төгүп жиберди. Том күйүккөн демин баскандан кийин мындай деди:

– Хек, шумдугун қургурдай иш болду! Мен әч шырп алдыrbай эки ачкычты текшерип көрдүм, бир маалда катуу шалдыратып алгандай болдум окшойт, коркконумдан жүрөгүм түшүп калды. Ачкычтар баары бир күлпкә түшпөй койду. Кокусунан эле тутканы тартсам, каалга ачылып кетти! Эшик бекитилбепти! Секин кирип, чырактан сұлгұнү сыйрып алдым, анан... анан шумдугун қургур!..

– Эмне? Эмнени көрдүң, Том?

– Хек, мен инди Жонун колун басып ала жаздалтырмын!

– Э, койчу!

– Чын! Ал ошоерде жатыптыр, катуу уйкуда экен, көзүндө баягы эле малаам бар, эки колун жайып салган.

– Ой, тобо! Сен эмне кылдың? Ал ойгондубу?

– Жок, кыбырап да койгон жок. Менимче, мас болсо керек. Мен сұлгұнү ала коюп, качып жөнөдүм.

– Мен сұлгұнү эстеп да коймок эмесмин, өлүп кетейин!

– Мен ойлодум. Аны жоготсом, Полли таежем менин сазайымды бермек.

– Айтчы, Том, сен үкөкчөнү көрдүнбү?

– Мен эки жагымды карап отурмак белем. Үкөкчөнү дагы, крестти дагы көргөн жокмун. Инди Жонун жанынан шише менен калай күрүшкөдөн башка әчтекени көргөн

жокмун. Ооба, анан бөлмөдөн дагы эки кичине чөлөө, жайнаған шишиңи көрдүм. Көрдүнбү, ошон үчүн аны «сыйынт» деген?

– Кандайча?

– Ичимдик бар жер сыйынт болот да. Балким, такыбалардын трактирлеринин бардыгында ушундай сыйынт бардыр, ээ, Хек?

– Менимче, болушу мүмкүн. Муну ким ойлоптур? Анда айтчы, Том, инди Жо мас болсо, анда үкөкчөнү нак уурдай турган маалы экен!

– Ооба, маалы! Уурдал көр!

Хек сестене түштү.

– Кой анда, менимче, анын кереги жок.

– Мен да ошондой дейм. Инди Жонун жанында бир шише жатса, анда аздық кылат, үчөө болгондо, анда башка кеп, мен байкап көрөт болчумун.

Бир паска ойлонууга жымжырт боло түштү, анан Том минтти:

– Уккун, Хек, инди Жо жок экенин так билмейин, аракеттин кереги жок. Бул өтө опурталдуу иш. Биз түн сайын аңдысак, анда, албетте, анын чыкканын көрөбүз, ошондо биз үкөкчөнү алыш, чагылгандай жылт коёбуз.

– Мейли, мен макулмун. Мен түнү бою аңдыйын, башка күндөрү да аңдыйын, сен болсо калган ишти бүт аткар.

– Болуптур, мен аткарам. Сен Хупер-стрит аркылуу бир кварталды аралап барып, мыёолоп кой, эгер уктап калсам, шагылдан терезеге чачып жибер, мен ойгонуп кетем.

– Мейли, иш чечилди дейли!

– Эми, Хек, күн басылды, мен үйүмө кеттим. Эки сааттан кийин жарык кирет. Сен болсо тиякка бар да, бир аз көз салып тур, мейлиби?

– Мен кайтарам дедимби, Том, кайтарам. Мен бир жыл болсо дагы кайтарам. Мен күндүзү уктайм дагы, түнү кайтарам.

– Мейли, болуптур. Сен каерге уктаганы атасың?

– Бен Рожерстин чөпканасына. Ал уруксат берет, алардын жумушчу негри Жейк аке дагы уруксат берет. Жейк аке жумшаса, мен ага суу алыш келип берем. Кардым ачканда сурасам, ашык бирдемеси болсо, менден аябайт. Ал иттей жакшы негр, Том. Бой көтөрбөгөнүм үчүн ал мени жакшы көрөт. Кээде мен аны менен чогуу отуруп, тамак ичем. Бирок сен муну эч кимге айтпашиң керек. Каалабасаң дагы ачкалыштан эмнелерди кылбайсың, кылбайм дегенди бүт кыласың.

– Күндүзү мага керегиң тийбесе, уктай бер. Жөн эле сени козгой бербейм. Түнкүсүн бирдекени байкап калсан, анда түз эле мага чуркап барып, мыёолоп кой.

## 29.Хек зөөкүрлөрдүн изине түштү

Жума күнү таң азанда Том эң алгач кубанычтуу кабар укту: мурунку түнү сот Тетчердин үй-бүлөсү шаарга кайтып келиптири. Кенч дагы, инди Жо дагы ошол замат

экинчи орунга ооп, анын ой-санаасын бүт Бекки ээледи. Том ага жолугуп, анан алар бир топ курбулары менен чарчаганча «ышкырмай» жана «бычак бекитмей» ойношту. Ошол күн аябай көнүлдүү жана өзгөчө жагымдуу өттү. Бекки апасынан жалдырап, көптөн бери эңсеп күткөн сейилди эртеси өткөрүүнү суранды, апасы макулдугун берди. Кыздын кубанычын айтпа, Томдуку андан кем эмес. Чакыруу күн батканга чейин таратылып, шаарчанын бала-чакасынын баары ошол замат даярдык көрүп, ызы-чууга түшүп, күтүү ыракатына батты. Том толкунданганынан бир топко чейин уктай албай койду: анын илгери үмүтү эле – Хек мыёолосо, ошондо ал эртеңки сейилде Бекки менен башка сейилдөөчүлөргө бекитилген кенчти көрсөтүп таңгалдыруу болчу, бирок анын ушул үмүтү үзүлдү. Ошол түнү эч белги берилген жок.

Акыры таң да атты, saat он же он бирлерде шайыр, бейкапар топ Тэтчер соттун үйүнө чогулуп, бардыгы жөнөгөнгө даяр турду. Ал кезде чоң кишилердин сейилди бузуп, кошулуп алмай адаты жок болчу. Он сегиздеги бир нече кыздын жана жыйырма үч же ошого жакын курактагы жигиттердин канатынын астында балдар коопсуз болот деп эсептелчү. Бул сейил үчүн буу менен жүрүүчү бир эски кеме жалданды. Ошол замат азық-түлүк салынган баштыктарын көтөрүнүп, шайыр топ балдар чоң көчөнү толтура жөнөдү. Сид ооруп калган экен, ошондуктан бул жыргалга катышпаганга мажбур болду, Мэри аны карашканы үйдө калды. Тетчер айымдын жөнөрдө Беккиге айткан сөзү бул болду:

– Силер аябай кеч кайтат окшойсуңар. Кеме токтоочу жайга жакын жашаган кыздардын бирөөнүкүнө түнөп калсаң, мүмкүн, түзүк болот, кызым.

– Анда мен Сюзи Харпердикинде калам, апаке.

– Абдан жакшы. Абайла, өзүнү жакшы алып жүр, ошондо эч жамандык болбойт.

Көчөнү бойлоп баратканда, Том Беккиге мындай деди:

– Айтчы... Биз эмне кыларыбызды мен айтайын. Жо Харпердикине барганча, түз эле дөбөгө чыгып, жесир Дугластыкына токтойлу. Анын бал муздагы бар! Ал аны күнүгө өле жасайт. Көрөсүң го, биздин барганыбызга иттей сүйүнөт.

– Ай-ий, жыргал болот экен, э!

Анан Бекки бир пас ойлонуп, минтти:

– Апам эмне дейт болду экен?

– Ал муну кайдан билмек эле?

Кыз дагы бир ойлонуп көрдү да, жактырбагансып сүйлөдү:

– Менимче, бул туура эмес, бирок...

– Ким билмек эле? Апаң билбей калат, анын эмнеси жаман экен? Апаңдын каалаганы эле – сенин аман болгонун, ишенип кой, ал муну билсе деле, өзү уруксат бермек. Мен билем, ал ошентмек!

Жесир аялдын меймандостугу чынында эле кызыктыра турган азгырык болчу. Анан калса, Томдун жалдыраганы да ошол замат таасирин тийгизди. Кечки кыла турган иштери жөнүндө эч кимге айтпайбыз деп чечишти.

Бир маалда Хек ушул түнү белги берип калсачы деген ой Томдун эсине келе түштү. Ошол ою анын күткөн жыргалына тоскоол кылып коё жаздады. Анткени менен жесир Дугластын үйүндө эс алууну ал эч качан чана албайт эле. Эмнеге андан баш тартышым керек деп жооштууп жатты ал өзүн: өткөн түнү берилбegen белги эмнеге сөзсүз бүгүн берилиши керек? Кечиндеги ишенимдүү көңүл ачуу белгисиз кенчке караганда салмактуу болуп кетти. Ошентти да, анан бардык балдардай эле ал дагы

кызыгыраак жагына азгырылып, ушул түнү акча салынган үкөкчө тууралуу ойлонбай турган болду.

Шаарчадан үч чакырым ылдый чер баскан өрөөндүн жанына чакан кеме жай сүзүп келип, жээкке токтоду. Топураган топ балдар жээкти карай умтулду да, бир аздан кийин токойдун ар жеринен бийик кашаттарга чейин кыйкырык, күлкү чыга баштады. Жүгүрүп ойноп чарчаган тентектердин карды ачып, алар эми кайра туругуна чогулуп, ар кандай даамдуу тамак-аш жегенге киришти. Тойгондон кийин сергип эс алуу маалы келип, тартайган эмил талдын көлөкөсүндө кобур-собур кеп башталды. Акырында бирөө кыйкырып кирди:

– Ким үңқүргө барганга даяр?

Бардыгы даяр экен. Таңгак шамдар чыгарылды да, ошол замат биринен аша бири тоону карай тырмышып жөнөштү. Үңқүрдүн оозу тоонун чокусунда болчу, ал «А» тамгасына окшош экен. Эмил талдан жасалган килейген каалгасы ачык бойdon эле. Ичинде кичинекей бөлмөсү бар, муз тамдагыдай суук, дубалдары табигый катуу акиташи менен капиталып, анда тер сыйктуу муздак тамчылар шүүдүрүм сыңары чыбырчыктап турчу. Мына ушул каранты түпкүрдөн туруп күнгө чагылышкан жашыл өрөөнгө көз чаптыруу ушунчалык кызык жана сырдуу болчу. Бирок абалдын таасири тез эле жоголуп, кайрадан ызы-чуу оюн башталды. Шам күйгүзүлгөн маалда бардыгы ага асыла калып, күйгүзгөнү коргогону менен, анын колундагы шамды силкип түшүрүп же үйлөп өчүрүштөт, анан кайрадан кубанычтуу күлкү, кайрадан куушмай. Бирок бардык нерсенин чеги болот. Бара-бара желеленген салтанаттуу кылка жебек эңкейиштеги негизги жол менен секинден ылдый түшө башташты. Булбүлдөп жерге тарткан шамдар төбөсү алтымыш кадам, ичи толугу менен жалама таш үңқүрдү күнүрт жарык кылып турду. Бул негизги жолдун кенендиги сегиз же он кадамдан ашчу эмес. Баскан сайын эки тараптан төң негизги жолдон дагы бийик, бир кыйла кууш жылгалар чыгып жатты, анткени Мак Дугалдын үңқүрү учу-кыйырсыз чырмалган, ийри-буйру тепкичтерден туруп, чар тарапка жайылганы менен тунгуюкка алып кеткен жолдун тоому эле. Күнү да, түнү дагы жылгалар менен чунқурлардын чырмалышкан түйүнүндө үңқүрдүн оозун таппай адашып жүре берип, анан улам ылдайлап түшсө деле, жердин түбүнө жеткенде, ал жерден дагы эле чаташкан далистин астынан башка далиске такалып, тогуз жолдун тоомуна учураса болот, ошентип анын аягына эч чыкпайсың дешчү. Бир да киши үңқүрдү билчү эмес. Ал болбогон иш эле. Көпчүлүк жаштар үңқүрдүн бир учун гана көрүшчү, ошол таанымал учунан башка жагын аралаганга эч ким даай алчу эмес. Том Сойер деле үңқүрдү эл катары биле турган.

Негизги жолду бойлоп чакырымдын төрттөн үчкө жакын аралыгын өтүштү, анан топ-тобу менен, түгөйлөрү менен ажырым жолдорго сыйгаланып түшүп, күнүрт далистерди бойлоп, бири-бирин далистер кайрадан кайчылашкан жерден таап, таңгалып жатышты. Топтор таанымал жактан башка жерге барбай туруп деле, жарым saatka бири-биринен адашса болот эле.

Үңқүрдүн оозуна күйүккөн, кубанычтуу, колу-бутуна бүт мом тамган, ылайга булганган, ошол күндүн ийгилигине аябай ыраазы болгон топтор биринин артынан бири келе башташты. Ошондо гана алар убакыттын өткөнүн байкабай калгандарына, кеч кирип баратканына таңгалышты. Конгуроонун чалганы жарым saatтан бери угулуп жаткан. Анткени менен окуяга жык толгон ошол күн ушундай сонун аяктаганына баары курсант эле. Кеме чуру-чууга түшкөн жүгү менен дайранын агымына кошулганда, бекер корогон убакытка капитандан башка эч ким кейиген жок.

Хек нөөбөтүнө туруп калганда, чакан кеменин жарыгы пристанга булбүлдөп тийди. Тигил эч бир дабышты уккан жок, себеби улан-кыздар жоошуп, өлөсө чарчаган адамдардай тынчып калган. Ал ириде бул эмне деген кеме, эмнеге пристанга токтогон

жок деп таңгалды да, андан кийин ал оюн унугуп, көңүлүн өз ишине бурду. Асманды булут каптап, каранғы тұн кирип баратты. Саат он болду, дәңгөлөктөрдүн үнү басылды, ар жерде чачыраган оттор бұлбұлдейт, ой келди баскан жәө жолоочулардын аяғы суюлган, кичинекей нөөбөтчүнү арбак менен жымжырттықка тапшырып коюп, шаар үйкуга чөмүлдү. Саат он бир болду, трактирдин чырактары өчтү, эми бүт каранғылық басты. Хекке өтө эле көпкө күткөндөй көрүндү, бирок әч нерсе болгон жок. Анын ишеними кете баштады. Мунун деги пайдасы бар беле? Чын эле, бир пайдасы барбы? Баарын таштап, уктап алса эмне болот?

Кулагына бир дабыш угулду. Ал бир паска көңүлүн күнт коюп, тыңшап калды. Кыябан тараптагы каалга секин жабылды. Хек кыш жыйылган жайдын бурчуна бекинди. Андан кийин эле анын жанынан эки киши чуркап өттү, бирөөнүн колунда бир нерсеси бар болчу. Тигил үкөкчө болуп жүрбөсүн! Анда алар кенчти алып баратат да. Эми Томду чакырыш керекпи? Ал болбогон иш: тигил кишилер үкөкчөнү алып кетип, эми биротоло табылбай калсачы. Жок, алардын артынан түшүп, ақмалаш керек. Караптагы тұн тигилерге көргөзбөй аны коргойт деп ишенсе болот. Ошентип өзүнчө ойлонуп, Хек кадам шилтеди да, тигилердин артынан уурданып жөнөдү, мышыкчасынан, жылаңайлак, тигилер көрбөй турган аралыкта жүрүп отурду.

Тигилер суу бойлогон көчө менен үч квартал жүрүп, аナン солго, кайчылаш көчөгө бурулду. Аナン тұз кете беришти да, Кардифф тоосуна алып барган бир таман жолго салып, бул жерден өйдө чыгышты. Алар уэлстик чалдын үйүнүн жанынан тоону жандап, токтобой өтүп, аナン улам жогоруладай беришти. «Кош, – деп ойлоду Хек. – Булар аны эски кенге көмөт экен». Бирок тигилер ал жерге токтоп да койгон жок. Алар чокуну карай кете беришти. Бир маалда алар бийик куурайдын арасындағы бир таман жолго кирип кетип, ошол замат каранғыда көрүнбөй калышты. Ошондо Хек тигилерге жакындал, өзүн көрбөй турғандай аралыкта әэрчигенге аракет кылды. Ал бир аз жүгүрүп барып, аナン мынчалық тез чуркаса, кууп жетип албайын деп чочулап, жайыраак басты. Кичине кыймылдады, аナン токтоп калды, тыңшады: жүрөгүнүн түкүлдөгөнүнөн башка әч дабыш угулбайт. Тоо жактан үкүнүн күшүлдөгөнү угулду – сүрдүү дабыш эле. Бирок шарпа чыкпайт. Тобо, бардығынан кур калдыбы! Буту бутуна тийбей чуркай турган болгондо, төрт кадамдай жерден бирөө жөтөлүп калды! Хектин жүрөгү оозуна кептелди, аナン бир аз басандаганда, он эки безгек катары менен баскандай калчылдан, ордунда селейип тура берди, коркконунан жерге кулап түшө турғандай болду. Ал кайсы жерде турғанын эми билди. Көрсө, жесир Дугластын короосуна кашаадан аттап өтчү тепкічтен беш кадам аралыкта турган экен. «Абдан жакшы, – деп ойлоду ал. – Ушуерге көмө берсін, табыш ойой болот».

Бир үн чыкты, инди Жонун өтө жапыз үнү экен:

– Шайтан алғырдықы! Балким, анықында киши бардыр! Тұн кирсе да, жарық болуп турат.

– Мен әчтекени көрө албадым.

Бул тигил селсаяктын үнү болчу, баяғы сыйынтың үйдөгү селсаяк. Хектин жүрөгү оозуна кептелди: тигинин өч ала турғаны мына ушул турбайбы!

Хектин бәзе качкысы келди. Аナン ал жесир Дугластын ага бир эмес, көп жолу жакшылық кылғанын эстеди. Ал эми бул кишилер аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ал аялға эскертеп койгусу келди, бирок жүрөгү даабады, анткени тигилер көрүп калса, аны карман алышы мүмкүн. Хек мунун баарын, дагы андан башкасын да селсаяк сүйлөп, инди Жо ага:

– Анткени жолунда куурай турат. Мына, бу тарапта. Көрдүңбү эми? – дегенче ойлогонго үлгүрдү.

– Ооба. Менимче, аякта киши бар. Мунуну азырынча коё турганың оң! – деди селсаяк.

– Коё турам деп, анан биерден түбөлүккө кетип калсамчы? Коё турам деп, анан мындай ыңгайлуу учур башка болбой калсачы? Мен сага мурун айтканымды дагы кайталайм: мага анын олжосунун кереги жок, өзүң эле ала бер. Бирок анын күйөөсү мени кордогон, көп жолу мени кордогон. Эң башкысы – сот болуп турганда мени селсаяк деп каматтырып жиберген. Ал эле эмес! Андайлары толуп атат! Ал мени сабаткан, негрдей гана камактын алдында, элдин баарына көрсөтө сабаткан! Са-баткан, түшүндүңбү! Ал өзү өлтүп калды, ошентип менден кутулуп кетти. Бирок мен эми өчүмдү анын катынынан алам.

– Э, кой, аны өлтүрбө! Анте көрбө!

– Өлтүрбө дейсиңби? Аны ким өлтүргөнү атыптыр? Эгер тиги өзү болгондо, анда аны өлтүрөт элем, бирок аялын эмес. Аялдан өч алгың келгенде, аны эч качан өлтүрбө, ал болбогон иш! Анын өңүн кара. Анын таноолорун жырып, кулактарын чочконукундай кес!

– Кокуй, мунун...

– Антип ойлобай эле кой! Аманчылыгыңа эле жакшы! Мен аны керебетке байлап салам. Ал кансырап өлсө, күнөө менде эмес болот да? Андай болгондо, мен ыйлап да койбайм. Досум, сен мага жардам бересин. Сен ошон үчүн ушуердесин, жалгыз алым жетпейт. Кыйшаландасаң өлесүң! Муну түшүндүңбү? Ал эми сени өлтүрсөм, анда тигини да кошо жайлайм. Менимче, ошондо бул ишти ким кылганын эч ким билбей калат.

– Мейли, болор иш боло берсин. Эртерээги жакшы. Муунум бүт калчылдап кетти.

– Азыр кылалыбы? Тиги кишилеричи? Бери кара, мен сенден шекшип турам, билип ал. Жок, жарык өчкөнчө күтө туралы, шашылыш жок.

Хек мунун артынан тымтырс болорун түшүнду, киши өлтүрүү тууралуу сөздөн да коркунучтуу тымтырстык, ошондуктан ал дем чыгарбай, артына тез кадам шилтеди. Бир бутун этияттап, түзүк жерге койду да, аз жерден жыгылып кете тургансып, бир буттап чайпалып барып, адегенде капиталына, анан экинчисине таянды. Дагы ошондой эле этияттык менен, ошентип эле тобокелге салып, дагы бир кадам шилтеди, андан кийин дагы. Акыркы кадамды шилтегенде, бутунун астындағы бир чырпыхырс деп сынып кетти! Демин чыгарбай, тыңшап калды. Эч дабыш жок, тунжураган жымжырттык. Ал чексиз кубанды. Эми ал жыш өскөн куурайлардын ортосуна, өзүнүн мурунку жолуна түштү, кемеден бетер секин буруулуп, андан кийин акырын дагы, ылдам дагы чуркап жөнөдү. Кен чыккан жерге жеткенде, ал өзүн коопсуз сезип, бутуна тийбей качып жөнөдү. Улам ылдый түшүп отуруп, ал уэлстиккине жетип барды. Ал каалганы ургулады, ошол замат чал менен анын килейген эки уулу айнектен башын соройтуп карады.

– Бу эмне деген ызы-чуу? Такылдаткан ким? Сага эмне керек, йа?

– Мени киргизгиле, тезирээк! Бүт айтып берем!

– Сен өзү кимсисин?

– Хеклберри Финн! Тезирээк мени коё бергиле!

– Хеклберри Финн деп коёт! Буга эшиктин баары ачыла берчү ысым эмес го деп ойлойм, йа! Бирок киргизип койгула, балдар, эмне болгонун угалы!

– Мени айтты дей көрбөгүлө, сурнам, – киргенден кийин Хектин бириңчи эле айтканы ушул болду. – Анте көрбөгүлөчү, болбосо мени сөзсүз өлтүрөт! Жесир аял мага кээде жакшы мамиле кылчу, ошон учун мен бүт айтып берем. Силер мени айтты дебеске убада берсөнөр, мен бүт айтып берем.

– Кудай урсун, мунун айта турган бир кеби бар го, болбосо минтпейт эле, – деп жиберди чал. – Айта бер ичиндегини, жигит, сени эч ким айтпайт.

Бир саамдан кийин чал менен анын эки уулу жакшы куралданып, мылтыктарын колдоруна кармап, дөбөгө чыгып баратышты. Алар куурайдын арасындагы бир таман жолдо буттарынын учу менен дабыш чыгарбай жүрүп отурушту. Хек андан нары аларды коштогон жок. Килейген таштын аркасына бекинип, тыңшап отурду. Сүрдүү тымтырстык узакка созулду, андан кийин бир маалда мылтыктар атылып, кыйкырык чыгып калды.

Хек өзгөчө эч нерсени күткөн жок. Ыргып туруп, тоодон ылдый карай буту жерге тийбей учуп жөнөдү.

## 30.Хектин аңгемеси

Жекшемби күндүн таңы жаңыдан супа салғанда Хек тырмалап дөбөгө чыгып, уэлстик чалдын эшигин секин черткиледи. Уйдөгүлөр бүт уйкуда эле, түндөгү тополондон кийин алардыкы күш уйку болуп калган. Терезеден үн угулду:

– Бул ким?

Хек чочулаган үнү менен акырын жооп берди:

– Мени киргизип койгулачы! Бул мен, Хек Финн эле.

– Ушундай ысымдагы адамга күнүбү, түнүбү эшик ачык, балам, кире кой!

Бул сөздөр тентиген баланын кулагына бир чети таңгалыштуу, бир чети өмүрүндө угуп көрбөгөндөй жагымдуу чыкты. Ага ушунчалык жаккан сөздөрдү мурда ага бирөө-жарым айтканын ал эч эстей албай койду. Эшик тез ачылып, Хек ичкери кирди. Хекке орун берилди да, чал өзүнүн узун бойлуу, жаштары удаалаш балдары менен ылдам кийине баштады.

– Эми, балам, сен сак-саламат экенсин, ачка болгондурсун. Тамак күн чыгары менен даяр болот, ошондо ысык тамактан шам-шум этип алабыз, андан кам санаба! Мен балдарым менен ошол түнү кайра келип, сени биздинде деп ойлогом.

– Мен аябай коркуп кеттим, – деди Хек. – Анан качып жөнөдүм. Мен тапанча атылганда бир чуркадым десениз, уч чакырым жолдо эч токтобой койдум. Азыр келгеним, билесизби, иштин чоо-жайын билейин дедим. Бүгүн да таң заарда келдим, себеби тиги шайтандар өлгөн күнү деле, аларга жолугуп калбайын дедим.

– А, бечара! Сен түнү менен кыйналган көрүнөсүн, бирок мына сага наныштөдөн кийин жата турган керебет. Жок, алар өлгөн жок, балам, биз ошого өкүнүп турабыз. Сен айтып бергенден кийин, биз аларды каерден колго түшүрөрүбүздү билчүбүз, бутубуздун учу менен басып, биз аларга он беш кадамдай жакын бардык, куурайдын арасындагы жол жертөлөдөгүдөй караңгы. Анан эле дал ошондо менин чүчкүргүм келип кетти! Жоругун жолдо калгыр! Токтотоюн дейм, бирок болбоду. Боло турган иш болду, мен чүчкүргүп жибердим! Тапанчамы даяр кармап, алдыда элем. Чүчкүргүм башталганды

тиги ақмактар шытыратып, бадалға кире качышты. «Аткыла, балдарым! – деп күйкырып, мен шыбырт чыккан жерди атқылап калдым. Балдарым да атқылады. Бирок тигилер заматта жоголду, шұмшұктөр, биз да алардын артынан токайдун наркы четине чейин қууп бардық. Менимче, аларга оқ тийбесе керек. Алар дагы башында бирден оқ атышты, бирок бизге әч зыян келтирген жок. Алардын дабышы чыкпай калғандан кийин, биз да кууганыбызыды токтоттуқ, ылдың түшүп, констеблдерди<sup>8</sup> козгодук. Алар топтолуп, суунун боюн аралап кетиши, анан таң атары менен шериф<sup>9</sup> да өз тобу менен токайду бир сыйра аңтарып чыкты. Уулдарым дагы ошондо алар менен жөнөштү. Биз ал митаамдардың өңү-башы жөнүндө анча-мынча сүрөттөмө алсак, бизге тоң жардам болмок. Айтмакчы, сен караңгыда алардын кандай экенин деле түзүктөп көрбөй калғандырысың, ошондойбу, балам?

– А-а, жо-ок, мен аларды ылдыйдан – шаардан бери көрүп, ақмалап келдим.

– Абдан жакшы! Анда бизге аларды сүрөттөп берчи, балам, сүрөттөп бер!

– Бирөө биерде бириң-экин көрүнүп жүргөн дүлөй, дудук испан, экинчиси болсо куник, албыраган...

– Болду, балам, биз аларды таанып калдық. Бир күнү жесирдин нары жагындағы токайдон аларга учурагам, алар уурданып жүргөн. Тургула, балдарым, шерифке айтып бергиле, нанұштөнү әртең менен ичесиңер!

Уәлстиктин уулдары дароо жөнөдү. Алар бөлмөдөн чыгып баратканда, Хек тұра калып күйкырды:

– Суранам силерден, аларды ким айтып бергенин әч кимге айтпагыла! Суранам!

– Мейли, өзүң айтып калдың, Хек, бирок ар бир кылган ишиң үчүн эл сага ишеним артат эле го.

– Жо-жок! Айта көрбөгүлө!

Жигиттер чыгып кеткендөн кийин уәлстик чал минтти:

– Алар айтпайт, мен да айтпайм, бирок әмнеге сен билбесин дейсиң?

Хектин айтып отургусу келген жок, болгону ал тигил кишилердин бирөөсү тууралуу өтө көп билерин, бирок ошол билгени жөнүндө тигинин билип калбашын, эгер білсе аны чындалп өлтүрүп көрүн айтты.

Чал бул сырды айтпайм деп дагы бир жолу убада берди, анан сурады:

– Балам, сен алардын аркасынан кантип аңдып жүрдүң? Алар шектүү көрүндүбү?

Хек ынанымдуу жооп тапканча унчукпай калды. Анан мындай деди:

– Билесизби, мен да өзүм ошолордун биримин, қыскасы, әлдин баары ошентип айтат, менин деле ага каршылығым жок, кәэде мен бу жөнүндө көп ойлонуп, канткенде муны ондосом деп баш катырып, көпкө уктай албайм. Өткөн түнү дагы ошенттим. Мен уктай албай койдум, ошентип мен түн ортосунда көчөнү бойлоп, ойлонуп келатып, тиги Сергек жаштар уюмунаң трактириинин жаңындағы кыш сактаган жерге жетип, дагы жакшылап ойлоноюнчу деп, дубалға жөлөнө калдым. Кош, так ошоерден тиги әкөө мага жақындалп келатыптыр, колтугунда бирдемеси бар, мен дароо уурдал алған го деп ойладум. Бирөө чылым тартып, экинчиси от сурады, ошентип, алар дал мандайма туруп калды, анан тамекисинин жарығынан алардың өңүн көрдүм. Мен тиги узуну

<sup>8</sup> Тартип сактоочу киши, полисмен.

<sup>9</sup> Полиция башчысы.

дүлөй жана дудук испан экенин, анын ак бакенбардасы, көзүндө малаамы бар экенин көрдүм, ал эми экинчиси куник, албыраган шайтан сөрөй экенин тааныдым.

– Ошо тамекисинин жарыгында албыраганын көрө салдыңбы?

Бул Хекти бир азга мукактантты. Аナン ал улантты:

– Жок, билбейм, бирок ошого окшоштой көрүндү.

– Аナン алар кете берди, сен болсо...

– Эрчиidим, ооба. Ошенттим. Мен эмне болорун көрөйүн дедим. Алар ошентип уурданып баратты. Мен аларды жесирдин тепкичине чейин ақмалап бардым, аナン каранғыда туруп, тиги албырагы жесирге болушканын, испан болсо, жесирдин өнүбашын талкалайм дегенин уктум, айтпадымбы мен сизге, аナン сиздин...

– Эмне? Дудук айттыбы ушунун баарын?

Хек дагы бир чоң ката кетирди! Ал тигил испандын ким экенинен чал кымындай да шекшибесин деп абдан аракет кылды, бирок канчалык тырышканына карабай, тилинен жаңылып алды. Ал ондоого бир нече жолу аракет кылышп көрдү эле, бирок чалдын көздөрү ага тигилгенде, Хек улам жаңыла берди. Бир маалда уэлстик минтти:

– Балам, менден коркпой эле кой. Мен бирөөгө дагы сенин бир тал чачыңы түшүртпейм. Уктуңбу, мен сени коргойм, коргойм дебедимби. Тиги испан дудук да, дүлөй да эмес, сен байкабай аны өзүн айтып алдың, эми аны сен жашыrbай эле кой. Сен ал испанды бекеринен жашырган жоксун, бирдемени билесиң. Эми мага ишенип кой, эмне болгонун толук айт. Ишen, мен сени эч качан сатпайм.

Хек чалдын тунук көздөрүн бир аз карап турду да, аナン эңкейип, кулагына шыбырады:

– Ал испан эмес эле, инди Жо!

Уэлстик отургучунан селт этип, секирип кеткендей болду. Бир аздан кийин ал мындай деди:

– Эми баары түшүнүктүү болду. Сен жырылган таноо менен кесилген кулак жөнүндө айтып атканда, мен сени жөн эле оюнан чыгарып атат го дегем, анткени ак жуумал кишилер андай өч албайт. Ал эми инди! Бу башка маселе!

Наныштө маалында алиги сөзүн улап чал жатардан мурун уулдары менен кылган иши жөнүндө, алар чыракты алышп, кан жокпу деп тепкичи, анын тегерегин текшергенин айтып берди. Ал жерде эч нерсе жок экен, бирок бир чоң таңгак...

– Эмне экен?

Эгер сөздөр чагылган болгондо дагы, мынчалык ылдамдыкта Хектин кубарыңкы эрдинен ыргып чыкмак эмес. Анын көздөрү алайып, деми чыкпай, жооп күтүп туруп калды. Уэлстик аны аңырайып тиктеди да, уч, беш, он көз ирмем карап туруп, аナン жооп берди:

– Уурунун аспаптары экен. Йа, сага эмне болду?

Хек зорго дем алышп, бирок кубанганынан отургучутун аркасына чалкалады. Уэлстик аны таңгала карап, аナン бир маалда мындай деди:

– Ооба, уурунун аспаптары. Эми женилдей түштүңбү? Ага эмне мынчалык чоочудун? Биз эмнени таптык деп ойлодун?

Хектин айласы кетти. Өткүр көз караш ага тигилип карады. Керектүү жоопту таба турган бир нерсе болгондо, ал бүт дүйнөсүн ошон учун берип салмак. Оюна эч

нерсе келген жок. Өткүр көз караш тереңирээк бургулай берди. Кайдагы бир беймаани жооптор келип жатты. Көп ойлонууга убакыт болбогондуктан, ал үлдүрөп оозуна келгенин оттоп салды:

– Балким, жекшембى мектебинин китептериби дедим.

Бечара Хек ушунчалык кыйналганынан жылмая албай койду, анткени менен чал катуу каткырып күлүп, денеси бутунан башына чейин солкулдады, анан мындай күлкү адамдын чөнтөгүндөгү акчаны үнөмдөй турганын, себеби дарыгердин эсебин кыскартарын айтты. Акырында ал кошумчалады:

– Байкуш балам ай! Сен кубарып-татарып, жүдөп кеттиң го. Абалың жакшы эмес. Дениң соо болбой турат. Олку-солку абалың таңгалып да кереги жок. Эчтеке эмес, кайра эсинди жыясын. Эс алып, уйкунду кандырсаң, менимче, баары жайында болот.

Хек кыжырланып, өзүнүн дөдөйлүгүнө, шектүү кооптоно берип, тигил жесирдин үйүндөгү уккан сөздөрүнөн улам трактирден алыш келинген таңгактагы кенч болушу мүмкүн деген сырын билгизип ала жаздаганына өзүн-өзү күнөөлөп жатты. Бирок ал андай ойлогон да, даана билген да эмес, ошондон улам тигил табылган таңгак тууралуу кеп анын өз байлыгын алдыргандай сезилип кетти. Канткенде да ал бул болбогон окуяга кубанып калды: алиги таңгак өзү ойлогон таңгак эмесин так билип алыш, жаны жай ала түштү. Бүт көнүлүндөгүдөй болгонсуду: бекитилген кенч дале тигил экинчи жайда сакталса керек, тигилдерди бүгүн эле карман, камакка отургузат, ошондо Том экөө эч нерседен коркпой-үркпөй, ушул түнү эч тоскоол-суз эле, убарасыз алтынды алышат.

Алар наныштөнү бүтөрү менен эшик такылдады. Хек секирип туруп, кечээ түнкү окуяга анча-мынча тиешеси барын башкаларга билгизбейин деп, бекингени чуркады. Уэлстик бир нече айым жана мырзаларга, арасында жесир Дуглас да бар, эшикти ачты да, окуя болгон жерди көргөнү тоого чыгып келаткан бир топ кишини көрдү. Демек, кабар тарап кетиптири. Уэлстик келгендерге түнкү окуяны айтып берүүгө мажбур болду. Өмүрүн сактап калгандыгы үчүн жесир ага ыраазычылыгын билдириди.

– Бу тууралуу эч кимге ооз ачпаңыз, айым. Мага жана уулдарыма караганда, мүмкүн, сиз ага көбүрөөк милдеттүү дагы бир киши бар, бирок ал өзүнүн атын айттууга уруксат бербей атат. Ал болбогондо, биз тиякка барбайт да элек, – деди чал.

Албетте, бул өтө кызыктырды, аз жерден тигил окуянын өзү тууралуу унутуп кала да жаздашты, бирок купуя сырын да сактап, уэлстик чал меймандарынын, алар аркылуу шаарчанын бүт ынтызарлыгын козгоп гана койду. Бардыгы эмне болгонун угуп бүткөндөн кийин, жесир мындай деди:

– Мен китең окуп жатып уктап калыптырмын да, ызы-чууну укпай, уктай бериптирмин. Эмнеге келип ойготподунар?

– Азырынча зарылчылыгы жок дедик. Тигилер болор курал-жараксыз баары бир кайра келишпейт болчу, анан сизди ойготуп, жүрөгүнүздү түшүрүп эмне кереги бар эле? Менин үч негрим үйүнүздү түнү бою кайтарып чыкты. Алар эмелеп кайтып келиши.

Эл улам келе берди, уэлстик болсо эки сааттан ашык болгон окуяны кайталай берди.

Жекшембى мектебинде эс алууга байланыштуу окуу болбосо да, эл баары бир эртең менен чиркөөгө чогулду. Дүрбөлөң окуя абдан талкууланды. Эки кылмышкер дале табыла элек деген кабар дагы жайылды. Даабаттан кийин сот Тетчердин зайыбы жайнаган эл менен бараткан Харпер айымды кууп жетип, аны менен сүйлөшө кетти:

- Менин Бекким кечке чейин уктай береби? Мен аны өлө чарчады го дегем.
- Сиздин Беккиби?
- Ооба, – ал очуп карады. – Өткөн түнү ал силердикине жаткан жокпу?
- Жок.

Тетчер айымдын өңү бузула түшүп, Полли таеже курдашы менен кобурашып, так жанынан өтүп баратканда, орундукка отуруп калды. Полли таеже учурашты:

– Саламатсызыбы, Тетчер айым! Саламатсызыбы, Харпер айым! Менин тентегимен дайын жок. Мен сезип турам, ал өткөн түнү силердикине, экөөнөрдүн бирөөңкүнө түнөдү көрүнөт. Эми чиркөөгө келгендөн коркуп турат да. Анын сазайын бербесемби.

Тетчер айым секин башын чайкал, ого бетер кубарды.

– Ал биздикинде болгон жок, –деди Харпер айым кабатырланып. Полли таеженин өңүндө кабатырлануунун белгиси көрүндү.

– Жо Харпер, сен менин Томумду эртең менен көрбөдүнбү?

– Жок.

– Сен аны акыркы жолу качан көрдүң эле?

Жо эстегенге аракет кылды, бирок так айтып берерине ишене алган жок.

Чиркөөдөн чыккан эл топтоло калды. Күбүр-шыбыр күчөп, анан бардыгы кооптоно башташты. Чочулашып балдардан сурашты, жаш мугалимдерден дагы. Алардын баары үйгө кайтканда кемеде Том менен Бекки бар-жогуна эч ким көнүл бурбаптыр. Карапы кирип келатканда эч кимиси бирөө-жарым калып каларын ойлобоптур. Бир жаш жигит акырында тигилер үнкүрдө калып калышпасын деп чочулады! Тетчер айымдын эси ооп калды. Полли таеже колдорун тытмалап боздоп ыйлап жиберди.

Бул окуя ооздон оозго, топтон топко, көчөдөн көчөгө тараф отуруп, бир аздан кийин конгуроо чуулгандуу кагылып, бүт шаар тикесинен тик турду! Кардифф тоосундагы окуя эми өз маанисин жоготуп койду, ууруларды бардыгы эстен чыгарды. Аттар токулду, кайыктар кишигэ толду, кеме жөнөтүлдү. Жарым saat өтпөй эле эки жүз киши үнкүргө кеткен чоң жол менен дайраны капитап кетти.

Кырылып калгансып күн бою шаарча ээнсиреп, тымтырс болуп калды. Көп аялдар Полли таеже менен Тетчер айымга келип, аларды сооротуу менен алектеништи. Алар тигилерге кошуулуп ыйлашты, анысы көп сөзгө караганда түзүгүрөөк болду. Түнү бою шаарча зарылып кабар күттү, бирок таң супа салганда, болгону: «Дагы шам жөнөткүлө, тамак жөнөткүлө» деген сөздөр жетти. Тетчер айым аз жерден жинди болуп кете жаздады. Полли таеже дагы. Сот Тетчер үнкүрдөн кайрат айтып, үмүттөндүргөн каттарды жөнөтүп турду, бирок алары жарыткан кубаныч деле алып келген жок.

Уэлстик чал таң атарда бүт денеси момго, ылайга булганып, үйүнө чарчап-чаалыгып кайтты. Ал Хектин эти ысып, өзү жаткырган төшөгүндө турбай жатканын көрдү. Дарыгерлердин баары үнкүргө кеткен, ошондуктан жесир Дуглас келип, оорулууга каралашып отурган. Ал Хектин колунан келишинче карап жатканын, себеби тигил жакшы балабы, жаманбы, баары бир кудайдын пендеси экенин, анан ошол пендени кароосуз таштап кеткенден өткөн күнөөнүн жоктугун божурап айтты. Уэлстик чал Хектин дагы жакшы жактары бар экенин айтканда, жесир минтти:

– Буга бөркүңүздөй ишенсөн болот. Мында да кудайдын эн-тамгасы бар. Ал эч кимди унутпайт. Эч качан унутпайт. Ал өзү жараткан ар бир пендесин эн тамгасы менен белгилейт.

Түшкө жетпей эле чаалыккан адамдардын топтору шаарчага чогула башташты, бирок алдуу-күчтүүлөрү издегенин уланта беришти. Уккан кабары эле ушул болду: үнкүрдүн мурда бир да кишинин буту баспаган бурчтары изилденди, мындан нары бир да бурч, бир да жылга калтырылбастан тинтилет, далистердин булун-бурчтарында кээде алыстан от бүлбүлдөгөнү менен карапы өткөөлдердө учур-учуру менен чала угулган кыйкырык, тапанчанын тарсылдаганы чыгып жатат, саякатчылар дайыма эле өтүп жүрчү жердин бириндеги асканын бетинен шамдын ышы менен чиймelenген «Бекки жана Том» деген жазуу табылды, андан нарагыраактан шамдын майы тамчылаган тасманын үзүмү жатыптыр. Тетчер айым тасманы таанып, ыйлап жиберди. Ал байкуш кызынан ақыркы эстелик болуп ушул калганын, эми ушундай жаман өлүм менин өлөрдүн алдында Беккинин жанында болгон бул тасмадан кымбат ал үчүн эч нерсе жок экенин айтты. Кээде үнкүрдүн түпкүрүнөн жарыктын бүлбүлдөгөн чекити көрүнүп калат, ошондо жыйырмадай киши үн жаңырткан өткөөлдер менен сүйүнүп кыйкырып барышат да, бирок кайра көнүлдөрү чөгүп келишет. Балдар ал жакта жок, тигил жарык болсо издегендерди болуп чыгат.

Дүмөктүү үч күн, үч түн өтүп, арытар saatтар созулуп отуруп, ақыры шаарча үмүтсүз түнгүюкка түштү. Эч кимдин эч нерсеге көңүлү тартпады. Такыбалар уюмунун трактиринде ичимдикти жашыруун сатып жатканы тууралуу кабар угулганда, бул шаардыктар үчүн ойдо жок иш болсо да, шаарчадагылар аны кенеп да койгон жок. Акыл-эсине келгенде Хек ақырын трактирлер жөнүндө кепке кайрылып, жамандыктан күпүү чочулап, өзү ооруп жатканда, такыбалар уюмунун трактиринен эч нерсе табылган жокпу деп сурады.

– Ооба, табылды, – деди жесир.

Хектин көздөрү бакырайып, төшөктөн тура калды:

– Эмне? Эмне бар экен?

– Ичимдик бар экен, эми трактирди жаап салышты. Жата кой, балам, мени чоочутуп жибербединбى!

– Бир эле нерсени мага айтынызычы, бир эле нерсени, суранам сизден, аны Том Сойер таптыбы?

Жесир көз жашын төгүп берди.

– Чишш, чишиш, балам, чишиш. Мен сага мурун эле айтпадым беле, сага сүйлөгөнгө болбойт. Сен аябай, аябай оорусун!

Демек, ичимдиктен бөлөк эч нерсе табышбаптыр. Эгер алтын табылып калганда, айда ызы-чуу болмок. Анда кенч дайынсыз жоголуптур да, дайынсыз! Эмне эле бул аял ыйлап жатат, йа? Анын ыйлай турган эмнеси бар эле?

Бул ойлор өзүнүн чытырман жолдору менен Хектин мээсинде айланып жүрдү, абан ойдон чарчап, ал уктап калды. Жесир өзүнчө кобуранды:

– И, бечара, уктап калды. Том Сойер тапты дейт. Аттиң ай, Том Сойерди бирөө-жарым тапса, жакшы эле го! Кокуй ай, андайлар көп эмес эми, аны табууга үмүтү барлардын, издөөгө күч-кубаты жетчүлөр аз эле калбадыбы!

### 31. Үнкүрдө адашып калышты

Эми Том менен Беккинин сейилге катышканына кайрылалы.

Алар калган балдар менен бирге караңы далистерди аралап, үнкүрдүн мурунтада атактуу кереметтери «Мейманкан», «Ибадаткан», «Алладиндин сарайы» сыйктуу кызыктуу аттары бар жерлерди көрүп жүрүштү. Бир маалда жашынмак оюну башталып, Том менен Бекки кызыгып ойноп отуруп, бир аз чарчаشتады. Андан кийин алар шамдарын башынан бийик кармап, аскаларга көө менен жазылган аттардын, сандардын, даректердин жана ураандардын чырмалган чийиндерин теришитирип, ийри-буйру жолдор менен ылдый түшүштү. Дале төмөндөп, сүйлөшүп отуруп, алар үнкүрдүн кырларындагы эч жазуусуз бөлүгүнө барып калгандарын байкабай калышты. Алар өздөрүнүн аттарын соройгон текчеге жазып, дагы нары жылышты. Бир маалда алар суунун бир кичинекей агымына келишти, ал зоодон агып отуруп, акитаشتы кичинеден жей берип, кылымдар бою сайкалдап, каттуу таштан Ниагараны<sup>10</sup> түзүп койгон. Том ал жакка арык денеси менен соймолоп кирип, Беккини кубандырмакка шаркыратманы жарык кылды. Шаркыратманы артынан ал эки асканын ортосундагы тар тешиктен өтүүчү чукул түшкөн табигый тепкичи таап алып, ошондон улам анын табарман кумары козголуп кетти. Бекки анын чакырганына келип, алар адашпас үчүн көө менен чиймелеп коюп, андан нары изилдөөгө жөнөштү. Алар бул жолго түшүп, анати тиги менен бурулуп, үнкүрдүн жер түбүндөгү сырдуу жайларына улам тереңдеп кирип, далис менен бир топ жүрүштү да, андан кийин дагы бир жерди белгилеп, кийин сыртка чыкканда кеп кыла тургандай, эч ким көрбөгөн табылганы издең, белгисиз тарапка бурулушту. Бир жерден алар кенен үнкүрдү табышты, үстүнөн адамдын буту сыйктуу самсаалаган узун, жылтырак сталактиттер<sup>11</sup> жайнап туруптур. Экөө кубанып, тангалып, аларды айланып өтүштү, эки жактагы жайнаган далистердин бирөөсүн бойлоп жогору чыгышты. Бул далис менен жүрүп отуруп, кадимки бубак сыңары жаркыраган кристалл төшөлгөн абдан кооз булакка келишти. Булак кылымдар бою суунун тынымсыз тамчысынан чогулган сталактит жана сталагмиттерден<sup>12</sup> жаралган, татынакай түркүктөр сүйөгөн, дубалдары бар үнкүрдүн ортосуна жакын эле. Үнкүрдүн чокусуна үйлүп, жыбыраган жарганаттар илинип алышыптыр, жарыктан корккон алардын бир тобу дароо учуп келип, шамга чыркыраган бойдон асылып калып жатышты. Том алардын ыкмаларын билчү, коркунучун дагы билчү. Ал Беккини колунан алып, бириңчи эле жолуккан далиске жетелеп жөнөдү. Дал убагында ошентиптири, себеби Бекки үнкүрдөн чыга берерде, анын колундагы шамын жарганат канаты менен кагып, өчүрүп салды. Жарганаттар алардын артынан көпкө чейин кууду, бирок балдар астынан улам чыккан башка далистерге буйтап кире качып отуруп, ақырында бул ажаан канаттуулардан биротоло кутулушту. Том көп өтпөй жер алдындагы көлдү таап алды, көл мунарыктап созулуп жатты, ошондон улам анын жээги караңыда көрүнбөдү. Томдун көл жээгин изилдегиси келди, бирок адегенде бир пас отуруп, кичине эс алууну чечиши.

Ошондо үнкүрдүн тунжураган жымжырттыгы алгачкы жолу балдардын аң-сезимине суук колун салды.

– Мен башында байкабаптырмын, биз көптөн бери эч кимдин үнүн уга элекпиз да.

– Өзүн ойлоочу, Бекки, биз теренирээк түшүп кеттик, анати дагы биз азыр түндүккөбү, түштүккөбү, чыгышкабы же дагы башка жаккабы канчалык узап кеткенибизди билбейм. Биз аларды биерден уга албайбыз.

<sup>10</sup> Ниагара – дүйнөдөгү эң чоң шаркыратмалардын бири. АКШ менен Канаданын чегинен аккан Ниагара дайрасында.

<sup>11</sup> Сталактит – үнкүрдүн үстүндөгү саландаган акиташ.

<sup>12</sup> Сталагмит – үнкүрдүн астындағы оркайгон акиташ.

Бекки баарын түшүнө баштагансыды.

– Том, биз биерде канча убакыт болдук, ыя? Кайтсак окшойт, ээ?

– Менимче, кайтканыбыз он. Балким, ошенткенибиз он.

– Сен жолду таба аласыңбы, Том? Биерде мен үчүн баары чырмалып-чаташып эле калгандай болду.

– Тапканын го табам, бирок жарганаттар бар да. Алар шамдарыбызды өчүрүп салса, анда балээ басты. Жүр, бөлөк жол менен басалы, тигилерге жолобосок болду.

– Мейли. Бирок биз адашып кетпейбизби, ыя? Анда өтө эле жаман болот! – деди да, кыз ошондо эмне боловрун элестетип, титиреп кетти. Алар бир далиске багыт алып, көпкө унчукпай, ар бир жаңы бурулушка көз жүгүртүп, алардын арасында тааныш жер көрүнөбү деп келатышты, бирок баары эле бейтааныш. Том улам Беккини караган сайын, ал өзүн коркпогон өндүү көрсөтүп жатты, ошондо Том шайыр сүйлөдү:

– Бардыгы жакшы. Бу баягы жол эмес, бирок биз азыр ага да жетебиз!

Бирок ар бир жаңылышынан кийин Томдун үмүтү улам азая берди, анан бир маалда керектүү жолду табам деп отуруп, тобокелге сала берип, ой келди тарапка бурула баштады. Ал мурункудай эле баары жакшы дей берди, бирок дилинде чочулап, акыры анын үнү «Эми болбой калды көрүнөт» дегендөй угулду. Бекки коркуп, тырышып Томго жабышып алды да, ыйлабаганга аракет кылды, бирок жашы болбой эле ага берди. Акыры ал чыдабай кетти:

– Болуптур, жарганат болсо деле тиги жак менен кайталычы! Болбосо биз улам эле адашып атабыз.

– Тыңшачы! – деди тигил.

Тунжураган тымтырстык. Жымжырттык ушунчалык болгондуктан, алар өздөрүнүн дем алгандарынан бери даана угушту. Том кыйкырды. Анын кыйкырыгын кайталаган жаңырык ээн далисте бирөөнүн каткырган күлкүсү сынчары зуулдан келип, бир аз жетип-жетпей жоголуп жатты.

– Йа, койчу, Том, өтө коркунучтуу экен, – деди Бекки.

– Коркунучтуу, бирок кыйкырыш керек, Бекки. Билесиңби, алар бизди угуп калышы мүмкүн, – анан ал кайрадан кыйкырды.

Мүмкүн дегени тиги каткырыктан да коркунучтуу болду, анысы бүт үмүттүн үзүлгөнүн канкуулады. Балдар унчукпай туруп тыңшашты, бирок эч жооп жок. Анан Том тез бурулуп, бачым басты. Бир пастан кийин анын алагды болуп калгандынан Бекки дагы бир нерсе болгонун түшүндү: тигил артка карай жолду таба албай жатат.

– И-ий, Том, сен эч белги койгон эмес турбайсыңбы!

– Бекки, мен ақмактык кылыштырмын! Ушундай ақмактык кылыштырмын! Мен кайтып келерибизди ойлобоптурмун да. Кашибайрыдыкы десе, эми мен жолду таба албайм. Бүт чаташты.

– Том, Том, биз адаштык, биз адаштык! Бул коркунучтуу жерден эч качан чыга албайбыз. Эмнеге тигилерден бөлүнүп кеттик экен!

Бекки жерге отуруп алып, боздоп ыйлап жиберди эле, аны өлүп калабы же мәэсинен айнып кетеби деп Том шашкалактады. Бала кыздын жанына отуруп, аны кучактады, кыз жүзүн анын көкүрөгүнө такап алып, коркуп жатканын, аргасыз өкүнүчүн көргөзүп, тигиге жабышып алды, алыстагы жаңырык анын айтканын шылдыңдагансып, каткырыкка айланды. Том аны сабыр кыл, үмүтүнү үзбө деп

сооротту, кыз болсо, ошентейин эле десе да колунан келбестигин айтты. Том аны ушул оор кырдаалга жеткиргени үчүн өзүн жемелеп, уруша баштады эле, анысы жакшы натыйжа берди. Кыз үмүттү үзбөгөнгө аракет кылып көрөйүн деди да, өйдө туруп, каякка десең, артыңан ээрчийин, болгону сен жанагындай сөздөрдү айтпасаң болду деди. Анткени сен менден ашык күнөөлүү эмессин, деди ал.

Ошентип, алар максатсыз, жөн эле болжолдоп, жолун улантышты, алардын болгон айласы эле – алга жыла бериш керек болчу, токтобостон жыла берүү керек эле. Бир паска болсо да, алардын үмүттү кайра жанданды – үмүттөнө турган бир нерсе тапкандыктан эмес, жөн эле жаштық, кедери али кете электик менен, анын табияты ошондой болот эмеспи.

Бир аздан кийин Том Беккинин шамын алып, өчүрүп салды. Бул сарамжалдык үчүн деп каңкуулады. Көп сөздүн кереги жок болчу. Бекки түшүндү, анын үмүттү кайрадан өчтү. Ал билет, Томдун чөнтөгүндө дагы бир бүтүн шам, чала күйгөн дагы үчөө же төртөө бар, бирок баары бир үнөмдөш керек.

Бара-бара алардын чарчаганы сезиле баштады. Балдар ага моюн сунган жок, анткени убакыт ушунчалык баалуу болуп турганда, эс алуу жөнүндө ойлоонун өзү коркунучтуу нерсе эле. Жыла бериш керек, каякка болсо дагы, кайсы багытта болсо дагы жыла бериш керек, ошондо алар ийгиликке жакындал, анын акыбети кайтат. Ал эми отуруп алыш өлүмдү чакырганга барабар, өздөрүнүн өмүрүн кыскартканга барабар.

Акырында Беккинин буттары алсырап, андан нары кадам шилтөөгө чamasы келбей калды. Ал отурду. Том да эс алганы жанына отурду, аナン алар үйүн, ал жактагы досторун, жылуу төшөгүн, эң негизгиси жарыкты кеп кылышты! Бекки кайра ыйлап кирди, Том болсо канткенде ага жагдайды женилдетүү жолун табарын ойлоого аракеттенди, бирок соороткон сөзүн улам кайталай бергендиктен, анысы өз таасирин жоготуп, эми шылдың катары угулгансыды. Катуу чарчагандыктан Бекки үргүлөп, көздөрү илинип кетти. Том ошого кубанды. Ал кыздын азыңы өңүн карап отуруп, жакшы түштүн таасиринен анын жүзү кайра нурданып, кадимкисиндей болуп баратканын көрдү. Аナン бара-бара өңү жылмайып, ошол бойдон сакталып кала берди. Нурдуу жүзү кандайдыр бир бейгамдыкты алып келип, Томдун жаны жай алды. Ошондо анын кыялышты өткөн күндөрүнө закымдал эскерүүлөрдү карай алып учуп жөнөдү. Ал терең ойго батып отурганда, Бекки секин күлүп, көзүн ачты, бирок күлкүсү бир паста өчүп, анын ордун оор үшкүрүк ээледи.

– И-ий, канттип уктап кеттим экен! Мен эч качан, эч качан ойгонбой койсом, жакшы болмок! Жок! Жок, мен антпейм, Том! Антип карабачы! Мындан кийин антип айтпайм!

– Уктаганыңа сүйүндүм, Бекки. Сен азыр эс алып калдың, эми биз чыга турган жолду табабыз.

– Аракет кылалы, Том. Бирок мен түшүмдө ушунчалык укмуш өлкөнү көрдүм дейсин. Менимче, биз ошоякка баратабыз.

– Мүмкүн, баратабыз, мүмкүн, жок. Көнүлүндү ач, Бекки, аナン аракет кылып көрөлү.

Алар ордунаң туруп, алга карай жөнөштүү, кол кармашып, бирок үмүт жок эле. Алар үңкүрдө канча убактан бери жүргөнүн санап кирди, алардын баамында күндөр менен апталар өтүп кеткенсиди. Бирок андай болушу мүмкүн эмес, анткени алардын шамы дале түгөнө элек. АНдан бери узак мөөнөт өттү, канча экенин алар билбейт. Том акырын басып, суу тамчылаганын тыңшаш керек, булак таап калышыбыз мүмкүн деди. Алар булакты тез эле табышты, Том дагы эс алалы деди. Экөө төң өлөсө чарчады,

бирок Бекки дагы бир пас басканга жарай турганын айтты. Томдун каршы болгону аны таңгалдырды. Ал түшүнбөй калды. Алар отурду, Том өзүнүн шамын тушундагы дубалга ылай менен чаптап койду. Аларды ой басты, көпкө чейин эч нерсе сүйлөнгөн жок. Анан Бекки жымжырттыкты бузду:

– Том, кардым аябай ачты!

Том чөнтөгүнөн бир нерсени алыш чыкты.

– Бул эсиндеби? – деди ал.

Бекки жылмаймыш болду.

– Бул биздин үйлөнүү той токочубуз, Том.

– Ооба, болгону ал тоголок эмес, бирок болгону ушу.

– Мен сейилде муна кийин эскерүү үчүн жаздыктын астына бекитип койгом.

Чоң кишилер үйлөнүү той токочун ошентет го, бирок бул биз үчүн...

Кыз сөзүн жарымынан токтотту. Том токочту сындырды, Бекки аны ышкылуу жеди, Том өз үлүшүн четинен гана тиштеди. Тойду аяктаганга муздак суу да кенен болчу. Бир аздан кийин Бекки жолду улантууну сунуштады эле, Том бир паска унчукпай калды. Анан ал үн катты:

– Бекки, мен сага бирдеме айтсам, кабыл аласыңбы?

Беккинин өңү кубарып кетти, бирок ал макул болду.

– Анда, Бекки, биз ушул ичүүгө суу бар жерде калалы. Бул кичинекей шам биздин ақыркы шамыбыз.

Бекки көз жашына күчүн чыгарып, улуп-уншуп ыйлап кирди. Том аны мүмкүн болушунча сооротту эле, бирок анысы анча жардам берген жок. Акырында, Бекки кайрылды:

– Том!

– И-и, Бекки?

– Алар бизди жоктоп, аナン издейт болуш керек!

– Ооба. Албетте, издейт.

– Балким, алар азыр бизди издең жүрүшкөндүр, Том!

– Менимче, ошондой болсо керек. Ошондой эле болсо керек.

– Качан алар бизди жоктошот болду экен, Том?

– Кемеге кайра барганда деп ойлом.

– Том, анда караңғы кирип калат да. Алар биздин жогубузду байкайт дейсиңби?

– Билбейм. Жок эле дегенде, апаң сени тигилер үйгө жеткенде жоктойт.

Чочуп кеткен Беккинин өңүнөн Том эсине келе калып, чоң ката кетиргенин түшүндү. Беккини ал күнү кечинде үйүндө күтмөк эмес! Балдар тымтырс болуп, ойлонуп калышты. Бир пастан кийин Беккинин кайрадан кайтырганынан улам, Том анын оюна келген нерсе тигиге да келгенин түшүндү: Харпер айымдыкына Беккинин түнөбөгөнүн Тетчер айым билгенче, жекшембинин жарым күнү өтүп кетет.

Балдар көздөрүн кичинекей сынык шамга тигип, анын жай жана аёосуз эрип баратканын карат, акырында жарым карыш билиги гана калганын көрдү, кибиреген от

жалындал, анан бұлбұлдөп барып, тұтұнұ үлдүрөп отуруп, учунда бир аз кармалып, ақыры толугу менен караңтылық өкүм сүрдү.

Томдун кучагында ыйлап жатканын Бекки сезгенге чейин канча убакыт өткөнүн әч ким айта албайт. Экөөнүн түшүнгөнү алар ошол узак мезгилдин аралығында көпкө уйкунун кучагында нес болуп жатып, анан өздөрүнүн азап-кордугун гана сезип, кайра эсine келишти. Том азыр жекшембі болушу керек, же мүмкүн, дүйшөмбү деп болжоду. Ал Беккини сез менен алаксытууга аракет кылды, бирок тигинин кайғысы ушунчалық күчтүү эле, бардық үмүтү үзүлгөн болчу. Том аларды әмгиче жоктошуп, сөзсүз издөө башталган болушу керек деди. Мүмкүн, кыйкырып көрсө, бирөө жарым келип калар. Ал кыйкырып көрдү, бирок караңтыда алыстан кайткан жаңырык ушунчалық коркунучтуу болгондуктан, ал башка кыйкырганын токтотту.

Убакыт өтө берди, ачкалық туткундарды кайрадан кыйнап кирди. Алар Томдун той токочунан калган жарымысын бөлүп жешти. Бирок алар мурункудан да ачка болгондорун сезишти. Бир сындырым тамак алардын ышкысын гана козгоду.

Бир маалда Том:

– Чиш-ш! – деди. – Уктуңбу?

Экөө дем чыгарбай, тыңшап калышты. Алыстан болор-болбос кыйкырыкка окшогон бир добуш угулду. Том дароо эле жооп берип, Беккини колунан алды да, ошол тарапты карай сыйпалап жөнөдү. Бир маалда ал дагы тыңшады, үн дагы угулду, кичине жакыныраактан даана угулду.

– Бул ошолор! – деди Том. – Алар келатат! Жүр, Бекки, эми бардыгы жакшы болот!

Жоголгондордун кубанычы чексиз болчу. Анткени менен алар жай басышты, себеби чункурлар дәэрлик бардық жерде бар болчу, андыктан этият болуш керек эле. Бир аздан кийин эле алар бир чункурга такалып, токтоого аргасыз болушту. Анын терендиги, мүмкүн, уч кадамдыр, мүмкүн, жүздүр, – кандай болсо дагы аны айланып өтүү мүмкүн эмес эле. Том көмкөрөсүнөн жатып, алы жетишинче эңкейди. Түбү көрүнбөйт. Алар ордунда туруп издегендер келгенче күтүшү керек. Алар тыңшады: алыстагы кыйкырыктар улам алыстал бараткан өндүү. Бир оокумдан кийин же дагы бир пастан кийин тигилер биротоло кетип калышты. Жүрөктү зардаткан азап болду го бул! Том үнү бүткөнчө кыйкырды, бирок пайдасыз. Ал Беккини үмүттөндүрүп сүйлөп жатты, ошентип тыңчсызданып күтүү маалы да бүттү, добуш кайра угулбай калды.

Балдар эптең тырмышып отуруп, кайра булакка жетиши. Убакыт узакка созулду, алар кайрадан уктап, кайрадан кайгырып, карды ачып ойгонушту. Томдун болжолунда, бүгүн шейшембі болуш керек. Бир ой анын эсine кылт этти. Жака белде туш тарапка кеткен далистер бар. Бекерчиликтө оор мезгилдин салмагына басылбай, ошолордун бирин кыдырып келген он эмеспи. Ал чөнтөгүнөн батперектин жибин алып чыгып, урчукка байлады да, Бекки менен жолго чыкты. Том жипти чубап, ташты сыйпалап, алдында баратты. Жыйырма кадамдай аттаганда, далистин учу жарга барып такалды. Том чөгөлөй калып, колун ириде астына, анан мүмкүн болушунча бурчтун артына сунду, он тарапка дагы кичине сунайын дегенде, жыйырма эле кадамдай жерден, асканын аркасынан шам көтөргөн бирөөнүн колу көрүндү! Том сүйүнүп кетип кыйкырып жиберди эле, бир маалда ошол колдун артынан чыга калган караан... инди Жонуку экен! Том ордунан жыла албай, шалдайып туруп калды. Анан испандын качып баратканын, көздөн кайым жоголгонун көрүп, Том абдан сүйүнүп кетти. Инди Жо анын үнүн таанып, сотто күбө болгону үчүн келип өлтүрбөгенүнө Том таңыркады. Кыязы, жаңырык анын үнүн өзгөртүп койду көрүнөт. Күмөн жок, ошентти окшойт деген ишенимде калды Том. Коркунуч денесинин ар бир булчунун алсыратты. Эгер анын булакка кайра барганча күчү жетсе, ал ошол жерден

жылбайт, анткени инди Жого кайрадан жолугуп калышы мүмкүн деп ойлоду ал. Ал кимди көргөнүн Беккиге айтуудан сактанды. Жөн эле тобокелге салып кыйкырдым деп койду.

Бирок ачкалыгы менен азаптары жанагыдай коркуп качкандан да күчтүүрөк болду. Булак боюндагы баягы эле тунжураган күтүү, баягы эле алсыраткан уйку көңүлдөрүн чөктүрдү. Балдар карды ачып кыйналганынан ойгонушту. Томдун ойлогону эле: шаршембиби же бейшембиби, мүмкүн, жума же ишемби болбосун, акыры ага аларды издегенин токтолуп койгондой сезилди. Ал дагы бир далисти кыдырып чыкмак болду. Бул жолу ал инди Жо же бөлөк кандай коркунуч болсо дагы тобокелге салды. Бирок Бекки абдан алсырап калган эле. Анын көңүлүк кайгыга батып, аны кайра көтөрүүгө эч болбой калган. Эми кыз кайсы жерде жатса, ошол жерде өлө турган болду, ал өзүнүн өлөрүнө аз калды деди. Эгер кааласа, ал Томго жип менен далистерди кыдыра бергенге уруксат берди. Болгону тезирээк кайра келип, сүйлөшүп турушун суранды, анан ал эң оор акыбалга жеткенде, жанында болуп, бардыгы бүткөнчө колунан кармап турушуна убадасын алды.

Том аны өөп, кекиртеги буулуп туруп, үңкүрдүн оозун таап каларына же аларды издегендөрge жолугууга дагы ишеним бар деди. Анан ал ачкасынан зорго кыймылдан, өлүм жакындал калганына арман кылып, жипти колуна алган бойдон жол издең төрт аяктап жөрмөлөп жөнөдү.

## 32.Алар куткарылды

Шейшембиде түш ооп, эми күүгүм кирди. Сент-Питерсбург шаарчасы дale кайгыда болчу. Жоголгон балдар табылган жок. Жамаат алар учүн чиркеөдө сыйынып жатты, көптөгөн жеке табынуучулар жан-дилинен жалынды, бирок үңкүрдөн жарыткан жакшы кабар келбеди. Издегендөрдин көпчүлүгү түңүлүп, балдар эми табылбай калды го деп, өз тиричилигине кайтышты. Тетчер айым катуу ооруп, үстөккө-босток жөөлүй берди. Анын кызын чакырып, жаздыктан башын көтөргөнүн, бир топко чейин тыңшап туруп, анан кайрадан онтоп, башын кайра жаздыкка койгонун карап туруу ётө кейиштүү көрүнүш дешти эл. Полли таеже да кайгыга батып, буурул чачы биротоло агара түштү. Шаарча шейшемби күндүн кечинде кайгырып, жетимсиреп, уйкуга кирген.

Түн жарымынан ооп калганда шаарчанын конгуроолору тынымсыз катуу чалынды, анан бир маалда көчө чала-була кийинген элге толуп, тигилер кыйкыра башташты: «Тургула! Тургула! Алар табылды! Алар табылды!» Калай көмөч казан менен сурнайлар ызы-чууну күчтөтүп, жыйылган эл сууну карай жөнөштү. Жолдон үстү ачык чыгырыкка Том менен Беккини салып, жабалактап кыйкырып келаткан кишилерди тосуп алышты. Аларды туш тарабынан курчап, ураалап, үйлөрүнө укмуштай салтанат менен чоң көчө аркылуу узатышты.

Шаарча жарыкка толду. Бул түнү эч ким уктаган жок. Ушул түн чакан шаарчада эч качан кайталанбас улуу түн болду. Алгачкы жарым saatтын ичинде шаарчанын тургундары Тетчер соттун үйүнө чууруп кирип, табылгандарды кучактап өөп, Тетчер айымдын колун кысып жатышты. Ал бир нерсени айтмак болуп, дарамети жетпей, сыртка чуркап чыгып, көз жашын көлдөтүп жиберип атты.

Полли таеже кубанычка бөлөндү, Тетчер айым деле ошого жакынdagансыды. Анткени менен эгер үңкүргө жөнөтүлгөн киши бул кубанычтуу кабарды анын жубайына тезирээк жеткиргенде, анын деле кубанычы толук болмок. Том диванда

жатып, аны тегеректеген ынтызар угармандарына өзүнүн укмуштай окуяларын айтып берди, бирок ал қызыктуу болушу үчүн окуяга анча-мынча калпты да кошуп жиберди. Ал баянын кантит Беккини таштап коюп, үңкүрдүн оозун издегени кеткени, анан кантит жиби жеткен эки өткөөлдү аралаганы, анан жибин чоюп отуруп, үчүнчү өткөөлгө барганы, анан артына кайрыла берерде, алдынан күндүзгү нурга окшош бир нерсе жаркырай түшкөнү, анан жибин таштай коюп, тигил жакка жөрмөлөп, өтө баштаганы, кантит башы менен ийиндерин сыртка чыгарып караса, кең Миссисипинин толкундары көз алдында жайкалып жатканы менен жыйынтыктады. Ошондо түн болгондо, ал күндүзгү нурдун жарыгын көрбөйт да, далис менен аралап барбайт да болчу. Ал кантит Беккиге кайтып келип, кубанычтуу кабарды айтканын, анда кыз буга окшогон майда-барат кеп менен аны кыйнабашын суранганын, анткени ал чарчап, жакында өлөрүнө көзү жетип калганын, керек болсо, кыз эмес өзү да ошондой болорун сезип турганын божурап берди. Ал кантит кызды сооротуп, аны эптеп үмүттөндүргөнүн, кантит нуру төгүлгөн көгүш так көзгө учуралганда, кыз өлө сүйүнгөнүн, кантит жылчыктан өзү чыгып, анан Беккиге жардамдашканын, кантит экөө жээкте отуруп, сүйүнгөндөрүнөн ыйлаганын, кантит алардын жанынан бир кишилер кайык менен өтүп баратканда, аларды чакырып, анан алар үңкүрдөн эмелеп чыгып, өлгүдөй ачка экендерин айтканын, кантит тигил кайыктагы кишилер адегенде алардын обу жок баянына ишенбей коюшканын, себеби дайраны бойлоп отурса, үңкүр бул жерден беш чакырым өйдөдө экенин, анан кантит тигилер аларды кайыкка салып, бир үйгө алышп барып, ал жерге токтоп, курсагын тойгузуп, эки-үч saat эс алдырып, ошондо гана караңы киргендө, үйлөрүнө жеткиргенин көркөмдөп кеп куруп берди.

Таң атарда гана Тетчер сот менен эки-үч жардамчысын артынан чубалган жип аркылуу үңкүрдөн таап, аларга кубанычтуу жаңылыкты айтышты.

Том менен Бекки жакын арада байкагандай, тигил үч күн жана үч түн үңкүрдө адашып жүргөндөр, ачка болгондору аларга оцой-олтоң иш эмес экен. Алар шаршембى менен бейшембى күндөрү аябай чарчап, чаалыгып, турбай төшөктө жатышты. Том бейшембиде бир аз турумуш болду, жума күнү шаарчага чыгып, ишембиде кадимкideй оңолуп калды. Бирок Бекки жекшембиге чейин өз бөлмөсүнөн чыккан жок, анын өңү катуу оорудан жаңы айыккансып көрүндү.

Хектин ооруганы жөнүндө угуп, Том жума күнү ага жолукканы барды, бирок ал жаткан бөлмөгө киргизбей коюшту. Ишембى менен жекшембى күндөрү дагы ал кире албады. Ошондон кийин гана аны Хекке күн сайын киргизе башташты, бирок өзүнүн окуяларын айтпай, Хекти капаландыра турган кептерди козгобой отурсун деп эскертишти. Бүт айткандай кылышп жатабы деп, анын жанында жесир Дуглас кошо жүрдү. Том Кардифф тоосундагы окуяларды үйдөн уккан, ошондой эле «албыраган кишинин» өлүгү акыры пристандын жанынан дайрадан табылганын билчү: балким, ал качканга аракет кылганда чөгүп кеткendir.

Үңкүрдөн чыккан соң жарым айдан кийин Том биротоло оңолуп, кан қызыта турган кепке даяр болуп Хек менен көрүшкөнү жөнөдү. Томдун Хектин кызыктырар жаңылыктары бар болчу. Тетчер соттун үйү анын жолунда эле, ал Беккини көрүп кеткени токтоду. Сот менен анын айрым дос-тору Томду кепке чакырып, алардын бирөө андан кайрадан үңкүргө барганды каалайт белең деп тамашалап суралды. Том, өзүнүн ою боюнча, буга каршы эмес экенин айтты. Сот минтти:

– Ко-ош, сага окшогондор дагы бар, Том. Буга эч шек жок. Бирок биз ага каршы чара көрдүк. Мындан нары ал үңкүрдө бир да киши адашпайт.

– Эмнеге?

– Анткени мындан эки апта мурун мен тунуке менен кепталған чоң каалга жасатып, аны үч кулпу менен бекиттирип салғам, анан ачқычтарын алыш койгом.

Том кагаздай кубарып кетти.

– Эмне болду, балам? Бирөө-жарым, бол, тезирәэк! Суу алыш келгиле!

Суу алыш келишти да, Томдун бетине чачышты.

– Мына эми оңолдуң. Сага эмне болду, Том?

– Сот мырза, үңқұрдө инди Жо бар!

### 33. Табылған кенч

Бир пастын ичинде бул кабар желдей тарап, киши толо ондогон кайык Мак Дугалдын үңқұрұн көздөй сүзүп баратты, аларды әэрчип жүргүнчүлөр шыкалған чакан кеме дагы жөнөдү. Том Сойер Тетчер сот менен кошо бир кайыкта отурду.

Үңқұрдұн каалгасын ачканда, күнүрт тунарыкта бардығынын көз алдына кайғылуу көрүнүш тартылды. Инди Жо, сырт жактагы, боштондуктагы жарық, керемет дүйнөгө көзүн тигип, эшиктин жылчығына көмкөрөсүнөн жабышып өлүп калыптыр. Томдун боору ачып кетти, себеби бул бечаранын көргөндөрүн ал дагы өз башынан өткөрбөдү беле. Ал аяп кетти, бирок анткени менен жеңилдей түшүп, әрқиндик жана коопсуздук сезимине бөлөнүп, тигил сотто канкор аргынды күнөөлөп сүйлөгөндөн кийин коркунуч аны кандай кыйнап жүргөнүн мына бүгүн чындал түшүндү.

Инди Жонун канжары тең бөлүнүп, жанында жатыптыр. Эшиктин ылдыйкы калың тактасы кертилип-кесилип калыптыр, инди аябай эле аракет кылған көрүнөт. Бирок ал бекер убара болуптур, анткени тыш тараптагы пайдубал болуп турган аска ташты инди эч нерсе кыла албаптыр, болгону канжары сыныптыр. Пайдубал жок болгондо деле мээнети талаага кетмек экен, анткени инди Жо ылдыйкы тактаны жонуп бүткөндө деле, баары бир эшиктин алдынан чыга албайт болчу. Аны ал билген, ошондуктан кыйналған жанын бир аракет менен алаксыткысы келип, эптеп убакыт өткөрүш учүн гана кыймылдан, тактаны жонсо керек. Үңқұрдұн жылгаларында дайыма саякатчылар ыргытып кеткен беш-алты шамдын калдықтары жатчу, бирок эми алар жок экен. Камалған инди аларды таап, айман салыптыр. Аナン дагы айласы кетип, бир-еки жарғанатты кармаптыр да, аларды да жеп салыптыр, болгону тырмактары жатат. Шордуу бечара ачкадан өлүптур. Кире беришке жакын жерде үстүндөгү сталактиттен кылымдан тамчылаган суудан жараган сталагмит оркоюп турат. Туткун сталагмиттин учун талкалап, аны таш менен кадап койгон экен. Сааттын жадаткыр ар бир үч жолу тыкылдаганы менен жыйырма төрт saatta бир чоң кашык асыл тамчы чогула турган ал ташка кичинекей чункур оюп алыштыр. Ал тамчылар пирамидалар курулуп жатканда деле, Троя ойрон болгондо деле, Рим негизделип жатканда деле, Иса пайгамбарды крестке керип койгондо деле, баскынчы Вильгельм Британия империясын түзүп жатканда деле, Колумб деңизде сүзүп баратканда деле, Лейсингтондогу салғылашуу жаңылык болуп турганда деле тамчылап турган. Эми деле ал тамчылап турат. Булардын баары бүгүнкү күн тарыхтын түштөн ооган маалына, мажаранын (өткөн мезгилдин) күүгүмүнө, андан нары биротоло белгисиздиктин караңғы түнүнө чөгүп кеткенче тамчылай берет. Бардык нерсенин өз максаты менен озуйпасы барбы? Ушул тамчы беш мин жылдан бери талыкпай, бул бир пенденин суусунун кандырганга

сакталып, тамчылап турдубу? Дагы он миң жылдан кийин ал эмки бирөөнүн зарылчылыгына жарап берер бекен? Баары бир. Байкуш аргын асыл тамчыны чогултуш үчүн ташты ойгонунан көп жыл өттү, бирок Мак Дугалдын үңқұрұндөгү кереметтерге сұктанганы келген саякатчы көздөрүн узакка ушул кунарлуу ташка, ошол жай чогулуп жаткан тамчыга тигип турат. Инди Жонун кесеси үңқұрдөгү кереметтердин ичинен бириńчи орунда турат. Жада калса, «Алладиндин ак сарайы» дагы ага тең келе албайт.

Инди Жону үңқұрдүн кире беришине көмүштү. Көмгөнү эл кайыкчан, арабачан, жети чакырым алыстықтагы шаарлардан, чарбалардан жана кыштактардан келди, алар балдарын жана ар кандай азыктарын кошо көтерүнүп алган. Алар кийинчөрөк кеп кылғандай, өлүктү көмгөнү анын дарга асылганын көргөндөй эле табаларын кандырды.

Бул сөөк коюу дагы бир күч алып келаткан ишке кедерги болду – инди Жону кечирүү тууралуу губернатордун наамына арызды токтотуп койду. Арызга далай колдор коюлуп, көз жашына, жалындуу сөздөргө толо чогулуштар болуп, ыйчи аялдардын комитети кара кийинип алып, боздоп ыйлап губернаторду курчамак да, аны ырайымдуу эшек болуп, өз милдетин унтууга чакырып жалынмак. Инди Жо шаарчанын беш жаранын өлтүргөн дешет, бирок анын эмнеси бар экен? Эгер ал шайтандын өзү болгон күнү да кечирүү тууралуу арызга кол коуп, көз жашын төгүп губернаторго жалдыраганга даяр зампар кишилер жайнап табылмак, анткени алардын көз жашы кирпигинин учунда болот эмеспи.

Өлүк коюлган күндүн эртеси маанилүү нерсе тууралуу сүйлөшкөнү Том Хекти эч ким жок жерге ээрчитип барды. Томдун жоруктары тууралуу Хек уэлстик чал менен жесир Дугластан уккан, бирок Том Хекке дагы бир нерселерди уга элегин, ал билбegen дагы бир нерсе бар экенин айттып, ошол тууралуу сүйлөшүш керек деди. Хектин өнү кайгылуу боло түштү. Ал минтти:

– Эмне экенин билем. Сен экинчи сыйынтка баргансың да, туурабы? Анан ичимдиктен бөлөк эчтеке таппай койгонсун. Бу сен экенини мага эч ким айткан эмес, бирок ичимдик жөнүндө угарым менен сен экенини билгем, акчаны табалбаганың дароо эле түшүнгөм, болбосо бөлөккө айтпасаң да, мага эптең бир кабар бербейт белен. Том, менин ал акчаны табарыбызга эч көзүм жетчү эмес.

– Э, Хек, мен трактирдин ээсине бул жөнүндө эч качан айткан эмесмин. Билесиң го, ишембиде биз сейилге кеткенде, трактир татынакай эле болчу. Ошо түнү сен кайтарып калганың эсиндеби?

– Ооба да! Эмнегедир андан бери бир жыл өткөндөй сезилет. Бул мен инди Жонун артынан ақмалап, жесирдин үйүнө ээрчип барган түнү болгон да.

– Аны сен андыдың беле?

– Ооба, бирок сен оозуңу жаап жүр. Менимче, инди Жонун достору калган чыгар, алардын мага жини келип, бир жамандық кылып койбосун. Мен болбогондо, эмгиче ал Техаска качып кетмек.

Анан Хек Томго уэлстик чалдан чала уккан окуяны бүт жалтактап айттып берди.

– Мынакей, – деди Хек, кайрадан башкы маселеге кайрылып. – Экинчи сыйыннан ичимдикти ким алып кеткен болсо, акчаны да ошол алды. Кандай болгон күнү дагы, мен бирдемени так билем, Том, биз үчүн ал акчанын эми дайыны жок!

– Хек, ал акча экинчи сыйыннан дегеле болгон эмес!

– Эмне? – Хек жолдошунун бетин тигиле карады. – Том, сен ал акчанын изине кайра түштүңбү?

– Хек, акча үңқұрдө жатат?

Хектин көздөрү жалындай түштү.

– Дагы бир айтчы, Том!

– Акча үнкүрдө дейм!

– Том, өлүп кетейин дечи? Бу тамашаңбы же чынбы?

– Чын, Хек. Мен өмүрүмдө эч качан айтпаган чындык. Мени менен тиякка барып, аны алыш чыкканга жардам бересинби?

– Бербей анан! Болгону аерге көзүбүз жетип, адашпай барсак, мақулмун.

– Хек, биз ал ишти дүйнөдө бир да кыйынчылыгы жок бүтүрөбүз.

– Абдан жакшы! Сенин акча ошоякта деп ойлошуңа эмне...

– Хек, биз аерге жетип алалычы! Эгер биз аны таппасак, мен сага добулбасымды берем, болгон нерсемди бүт берем! Берем, өлүп кетейин!

– Абдан жакшы, сүйлөштүк. Качан дедин?

– Азыр деле, кааласаң. Күчүң жетеби?

– Үнкүр өтө алыш эмеспи? Жаңы эле кичинеден баса баштадым, турганыма үчтөрт күн эле болду, бир чакырымдан ашык баса албайм. Ай, ушу жете албайм го!

– Эгер эл жүргөн жолго түшсөк, анда беш чакырым болот, Хек, бирок дагы бир иттей кыска жол бар, аны менден бөлөк эч ким билбейт. Хек, мен сени түз эле ошоякка кайык менен жеткирем. Өзүм сууга тұртуп чығып, жеткенде өзүм тартып чыгарып көём. Сенин ага колуң дагы тийбейт.

– Анда эмесе азыр эле кеттик, Том.

– Абдан жакшы. Бизге биртике нан менен эт керек, канжаларыбызды да алабыз, кичинерәэк бир-еки кап, батперектин жибинен эки-үчтү, анан жанагы күкүрт ширенке деген немеден алабыз. Сага айтайынбы, мен ушуларды жанымда болуп калса экен деп нечен ирет тилебедимби.

Түштөн бир аз оогондо, балдар бир жакка кеткен жарандардын биринин кайыгын жалдал, ошол замат жолго чыгышты. «Аңырайган үнкүрдөн» бир нече чакырым ылдыйлаганда, Том мындай деди:

– Тээ тияктагы жарды көрдүңбү, ылдый карай аңырайган үнкүргө чейин бир өңчөй, там да жок, отун короосу да жок, токойлору да бир калыпта. Бирок сен тиги көчүп турган жердеги ак такты көрдүңбү? Ооба, ал менин белгилеримин бири. Эми жәэкке барабыз.

Алар жерге түштү.

– Эми, Хек, биз турган жерден үнкүрдүн оозуна чейин кайырмагың менен эле жетсең болот. Колуңан келсе, таап көрчү аны.

Хек тегеректи бүт аңтарып чыкты, бирок эч нерсе таба албады, Том мактанып калың куурайдын арасына басып барды да, көрсөттү:

– Мынакей! Каракы, Хек, бу деген аймактагы эң оңтойлуу тешик. Сен оозунду бек кармашың керек. Менин каракчы болгум келип жүрбөдү беле, бирок, мен билгем, бизге мына ушундай жер керек, кыйын кезенде качып келгенге да ыңгайлуу. Эми бул биздин жерибиз, биз муну эч кимге айтпайбыз, болгону Жо Харпер менен Бен Рожерске гана айтабыз, анткени алар биздин шайкабызга кирет, ансыз бул сыйктуу иш болбойт. Том Сойердин шайкасы – сонун угутат бекен, йа, Хек?

– Ооба, туура, Том. Биз кимди тонойбуз?

– Э-э, толуп атпайбы! Кишилерди барымталайбыз – көбүнчө ошентет го. – Анан аларды өлтүрөбүзбү?

– Жок, дайыма эле эмес. Үңкүрдө кармал турабыз да, кунун төлөгөндө коё беребиз.

– Кун деген эмне?

– Ал акча. Аларга мүмкүн болушунча акча чогулттурасын, өзгөчө жоро-жолдошунан. Анан аларды бир жыл кармап, анда да төлөбей койсо, өлтүрүп саласын. Дайыма ушундай. Болгону аялдарды өлтүрбөйсүн. Аларды барымтага аласын, бирок өлтүрбөйсүн. Алар дайыма сулуу, бай, анан иттей коркок болот. Алардын сааттары менен буюмдарын аласын, бирок алдында калпагыңды алып, сыйпайы сүйлөшүү керек. Каракчылардан өткөн сыйлык эч ким жок, аны сен каалаган китептен табасын. Аялзаты сени сүйүп калат, анан үңкүрдө бир-эки апта тургандан кийин, ыйлаганын токтотот, андан кийин сен аны кууп да кетире албайсын. Эгер сен айдап жиберсең, анда ал темселеп жүрүп, кайра келет. Бүт эле китепте ушундай.

– Сонун турбайбы, Том. Менимче, бу каракчылыктан да жакшы экен.

– Ооба, бул бүт жагынан сонун, анткени үйгө да жакын, цирк, анан ушу сыйктууларга дагы жакын.

Ошол маалда бардыгы даяр болуп, балдар чункурга кирип кетти. Том алдыда. Алар тешиктиң эң алысқы четине зорго сойлоп жетип, батперек жибинин учун карматты да, жолун улантты. Бир нече кадам аларды булакка жеткирди, ошондо Том денесинин бүт титиреп кеткенин сезди. Ал дубалдын тушундагы топуракка карматылган биликтин калдыгын Хекке көргөзүп, алар Бекки экөө жалындын бир жалбырттап, бир бүлбүлдөп өчүп баратканын тиктеп отурганын айтып берди.

Балдар эми шыбырап сүйлөй баштады, анткени бул жердин тымтыстыгы менен күнүртү алардын үрөйүн учурду. Алар улам узап отуруп, бир маалда Томдун кийинки далисине кирип, анан «аттай турган жерге» жетти. Шамдын жарыгы бул эч кандай аттай турган жер эмей эле, жыйырма же отуз кадам бийиктиги бар жар экенин айкындады. Том шыбырады:

– Азыр мен сага бирдемени көргөзөм, Хек.

Ал шамды өйдө көтөрүп, мындај деди:

– Бурчтун тээ теренцирээк жагын карасаң. Көрдүңбү? Тээ тиги чоң асканын үстүндө, шамдын ышы менен белгиленген.

– Том, ал крест го!

– Эми сенин экинчи сыйынтың каерде экен? Кресттин алдындаңы, йа? Шам көтөргөн инди Жону мен дал ушуерден көргөм!

Хек табышмактуу белгини узакка карап туруп, анан калтыраган үнү менен сүйлөдү:

– Том, биерден кеткенибиз оң го!

– Эмне? Кенчти калтырылпы?

– Ооба, калтырылтыр. Инди Жонун арбагы жака белде эле жүргөн болушу керек.

– Ал жок биерде, Хек, жок биерде. Ал өлгөн жерде болушу керек, үнкүрдүн оозунда, мындан беш чакырым алыстыкта.

– Жок, Том, андай эмес. Ал акчанын айланасында тегеренип жүрөт.  
Арбактардын жүрушүн мен билем го, сен деле билесин.

Хектин сөзү чын чыкпасын деп, Том коркуп калды. Жүрөгү жамандыкты сезгенсиди. Бир маалда ага бир ой келди...

– Бери кара, Хек, экөөбүз тең эмнени дөөдүрөп атабыз! Инди Жонун арбагы крест турган жерге эч качан келе албайт!

Бул сөз дал келди. Ал натыйжалуу болду.

– Том, мен муну ойлобоптурмун. Бирок ошондой да. Крест бар, жолубуз болуптур. Менимче, биз эми ылдый түшөлү да, үкөкчөнү издейли. Том бириңчи түшүп, ылай дөбөнү чукулап, чала-була тепкич жасап келатты. Хек аны ээрчили. Ичинде килейген аска турган чакан үнкүрдүн ичинен төрт жол ачылды. Балдар үчөөнү аңтарып чыкты, натыйжа болгон жок. Асканын түбүнө жакын чункурдан өтө терең эмес бир тешик табышты, ичинде төшөк жайылган жатак, ошондой эле эски арчын, чочконун терисин жана эки-үч тооктун таза мүлжүнгөн сөөктөрүн көрүштү. Бирок ал жерде үкөкчө жок экен. Алар тегерегин бүт издел-изилдей беришти, бирок бекер убара болушту. Том минтип кайрылды:

– Ал кресттин алдында деди беле? Мына бул крестке жакын дегенге болот. Ал асканын алдында боло албайт, себеби аска жерге кирип турат.

Алар бүт жерди дагы бир сыйра тинтип, анан чарчап отуруп калышты. Хек эч нерсени сунуштай алмак эмес. Кийинчөрээк Том минтип айтты:

– Бери карачы, Хек, асканын бир тарабында из бар экен, жерге шамдын майы тамчылаптыр, бирок башка тарабында жок. Эмнеге андай болду экен? Мен мелдешем, акча асканын алдында болуш керек. Мен топуракты каза баштайм.

– Ну оюң жаман эмес, Том! – деди Хек жанданып.

Том Барлоу фирмасынын «Чыныгы» макисин дароо чыгарып каза баштады, бычак төрт карыш кирбей туруп, жыгачка урунду.

– Йа, Хек, муну уктуңбу?

Хек да чукулап, каза баштады. Тез арада биртике такта табылып, аларды чыгарып таштashты. Такталар асканын алдына кеткен табигый конулду жаап туруптур. Том ал жакка кирип, колундагы шамды алышетишинче нары сунду да, бирок жараканын түбүнө чейин көрө албай койгонун айтты. Ал барып көрүп келүүнү сунуштады. Эңкейип, астына өттү, тар жол секинден төмөндөп баратты. Ал желдин агымын ээрчили, ириде онго, анан солго бурулду, Хек аркасынан жүрүп отурду. Том дагы бир аз бурулду да, бир заматтан кийин кыйкырып жиберди:

– Айланайын кудай! Хек, бери карачы!

Ал баягы кенч салынган үкөкчө экен, кичинекей ыңгайлуу үнкүрдү өзү гана ээлептир. Жанында ок-дары салынчу чакан бош чөлөө, кайыш каптагы эки мылтык, эки же үч түгөй эски чокой, кайыш кемер жана суунун тамчысынан эзилип калган майдачуяда ар кандай нерселер жатат.

– Акыры таптык! – деди Хек, өнү өчкөн тыйындарды сапырып жатып. – Биз эми байбыз, Том!

– Хек, мен муну табабыз деп дайыма ойлочумун. Буга ишениш өтө кыйын, бирок биз акыры буга жеттик! Болду эми, калп эле бөйпөндөй бериштин кереги жок. Жүр, чыгарабыз. Кана, үкөкчөнү көтөрө аламбы, көрөйүнчү.

Үкөкчөнүн салмагы элүү кадактай экен. Кыйналып болсо да, аны Том көтөрдү, бирок жетчү жерге жеткире алгыдай эмес.

– Мен да ушундай дегем, – деди ал. – Алар муну тиги сыйынт үйдөн чыгарып баратканда эле, бул оор экени билинип турган. Мен байкагам муну. Менимче, капитарды ала келгеним туура болгон экен.

Акча ошол замат капитарга каторуштуруулду, анан балдар кресттүү аскага жөнөшту.

– Мылтык менен башка буюмдарды деле ала кетпейлиби, – деди Хек.

– Жок, Хек, аларды биерге калтыр. Булардын баары биз каракчылык кылганда кереги тиет. Биз буларды ушуерге сактайбыз, үлпөттөрдү дагы ушуерде өткөрөбүз. Үлпөт өткөргөнгө эң ылайыктуу жер экен.

– Үлпөт деген эмне?

– Ким билсин? Бирок каракчылар дайыма үлпөт өткөрүшөт, ошондуктан биз дагы өткөрүшүбүз керек. Кеттик, Хек, биз биерде көпкө кармалып калдык. Билем, кеч кирип калган болушу керек. Кардым дагы ачты. Кайыкка барганда, ошоерден тамактанып, тамеки тартабыз.

Бир маалда алар куурайдын арасына чыгып, жака белин карап, жээк ээн экенин көргөндөн кийин, көп өтпей кайыкта тамеки тартып, тамактанып отурушту. Күн батып баратканда, алар жээктен сүзүп, жолго чыгышты. Том күүгүмгө чейин жээкти бойлоп сүзүп келатты, Хек менен тамашалашып жүрүп отурду, анан караңгыда жээкке барып токтошту.

– Эми, Хек, – деди Том. – Акчаны биз жесирдин отунканасынын чатырына бекитип көйлү, эртең менен мен келем, ошондо биз аны санап, бөлүп алабыз, андан кийин токойдун арасына, эч ким көрбөй турган жерге катып салабыз. Эми сен биерде тынч жатып, муну кайтарып тур, мен ага чейин чуркап барып, Бенни Тейлордун кол арабасын сурап келейин. Мен тез эле келип калам.

Ал жоголуп кетти да, бир пастан кийин эле кол араба менен келди, эки кичине капиты ичине салып, үстүнө чүпүрөктөрдү ыргытып койду да, анан арабаны сүйрөп жөнөшту. Үэлстиктин үйүнө жеткенде, алар эс алганы токтоду. Алар жаңы жөнөмөк болгондо, чал чыга калып, аларга кайрылды:

– Ой, бу ким?

– Хек менен Том Сойер!

– Кош! Жүргүлө мени менен, балдар, силерди баары күтүп отурат. Биякка, болгула, алдыга баскыла, мен арабаңарды сүйрөп алам. Женцил көрүнгөнү менен, оор экен. Ичиндеги кышпы же темир-тезекпи?

– Темир-тезек, – деди Том.

– Мен да ошондой дедим да. Шаарчанын балдары бүт эле биртике тыыын үчүн куйма жайга темир-тезек ташып жан талашат, андан көрө алар туруктуу бир иш кылса, эки эсе көбүрөөк таппайт беле. Бирок адам өзү ушундай турбайбы. Болгула эрте, болгула!

Балдар эмнеге шашуу керек экенин билгилери келди.

– Эчтеке эмес, жесир Дугластыкына жетери менен билесиңер.

Хек бир нерсени түшүнгөнсүп безилдеди, анткени мындай күнөөсүз жазаларга ал далай дуушар болгон:

– Жонс мырза, биз эчтеке кылган жокпуз.

Уэлстик күлүп калды.

– Билбейм, Хек. Мен эчтекени билбейм, балам. Сен жесир менен жакшы доссунбу?

– Ооба. Биз аны менен жакшы эле доспуз.

– Абдан жакшы анда. Эмнесинен коркуп атасың?

Бул маселе Хектин жай ойлогон мээсинде чайналып бүтпөй калды: аны Том менен чогуу Дуглас айымдын мейманканасына түртүп киргизип коюшту. Жонс мырза арабаны эшиктин түбүнө калтырып, артынан кирди.

Бөлмө аябай жарык экен, шаарчада кичине эле аттуу-баштуу болгон кишилер бүт ушул жерде экен. Тигине Тетчерлер, Харперлер, Рожестер, Полли таеже, Сид, Мэри, чиркөө башчысы, редактор, дагы көптөгөн кишилер, бардыгы жасанып кийинип алышкан. Жесир балдарды өтө мээримдүү тосуп алды, минтип кейпи келишкен эки жанды башка эч ким тосуп албайт эле: алардын бети-башына чейин ылай, шамдын майы менен булганган болчу. Полли таеже уялып, кулагынын учун чейин кызарып чыкты да, кабагын бүркөп, Томду карап, башын чайкады. Анткени менен ал жердегилердин эч кимиси ошол эки бала сезгендин жарымысындай дагы өздөрүн онтойлуу сезе албай турду. Жонс мырза актанып кирди:

– Том али үйүнө бара элек экен, мен болсо муну табалбайм го деп келатсам, бир маалда булар эшигимин алдынан жолукту, мен дароо буларды биякка киргиздим.

– Сиз эң туура кылгансыз, – деди жесир. – Мени менен жүргүлө, балдар.

Ал жатаканага балдарды киргизип, анан минтти:

– Эми жуунуп, кийингиле. Мына эки жаңы кийим: көйнөк, байпак, бардыгы бар. Бу Хектики. Жок, ыракматтын кереги жок, Хек. Бирөөнү Жонс мырза алды, бирөөнү мен алдым. Бирок булар экеөнө төң келет. Муну кийингиле. Биз сilerди күтүп турабыз, сiler кийинип бүткөндөн кийин келгиле.

Анан ал чыгып кетти.

## 34. Жесирдикиндеги кече

Хек минтти:

– Том, жип болсо, терезеден түшүп кетсе болот. Терезе жерден анчалык деле бийик эмес экен.

– Оңбогур, терезеден түшүп эмне кыласың?

– И-ий, мен мындай топ элге көнгөн эмесмин. Мен биерде туралбайм. Мен ылдый жакка барбайм, Том.

– Э-э, коркпо! Эчтеке болбойт. Мен деле каршы болбой турам го. Мен сага көз салып турам.

Сид көрүндү.

– Том, – деди ал. – Таежең сени түштөн кийин аябай күттү. Мэри сага жекшембиде кийчү кийиминди даярдап турат, бардыгы сен үчүн кабатырланып жатат. Айтчы, бу май менен ылайбы кийимиңдердеги?

– Эми, Сид мырза, өз ишиңи кылгын. Андан көрө, биерде эмне болуп атканын айтчы.

– Жесир аял дайыма өткөрүп жүргөн кечелердин эле бири. Бу жолу тиги түнү аны сактап калган уәлстик чал менен анын уулдарынын урматына берип жатат. Анан айттайынбы, эгер билгиң келсе, мен сага бирдеме айтып берем.

– И-и, эмне?

– Анда мындей. Жонс мырза биерде кечинде элди таңгалдырганы атат, бирок мен Полли таежең менен анын сырдашып атканын угуп калдым. Ал небак эле сыр болбой калган да. Муну бардыгы эле билет, калп эле билмексен болгону менен, жесир деле билет. Ошондуктан Жонс мырза Хектин биерде болушун абдан каалаган. Билесиңби, Хексиз тигилердин иши оңунан болбой калат да?

– Кайсы сыр жөнүндө айтып атасың, йа?

– Хек жөнүндө, анын зөөкүрлөрдү ақмалап тапканы жөнүндө. Жонс мырза ошо окуя менен элди таңгалдырып, өзүн көргөзгүсү келип атат, бирок, мелдешем, эч ким ага таңгалбайт деле.

Сид кубанып, өзүнө өзү ыраазы болуп кытмыр күлдү.

– Сид, муну сен айттың беле?

– Э, кандай айырмасы бар? Бирөө айтты, болду да.

– Сид, шаар боюнча мындей итчилик бир гана кишинин колунан келет, сенин гана. Хектин ордунда сен эле болгондо, тоодон безе качат болчусун, зөөкүрлөрдү эч кимге айтпайт да элең. Итчилик гана колунан келет, бөлөктөрдүн бирдемесин мактаса, ичин ырыша түшөт. Ме, алкыш айтпай эле кой, жесир айтмакчы, – анан Том Сиддин кулагынан жетелеп, көчүккө бир-эки тәэп, сыртка кууп жиберди. – Жөнө, кыйын болсоң, Полли таежеме даттана бер, анан эртең дагы бирди көрөсүн.

Бир пастан кийин, жесирдин меймандары жапырт отуруп, тамак иче башташты, балдарга болсо, ошол эле бөлмөдө, ошол учурдун салты боюнча, дубал тарапта чакан дасторкон жайылды. Мезгили келгенде Жонс мырза бир аз сөз сүйлөп, өзү менен уулдарына көрсөтүлгөн сыйы үчүн жесирге ыраазычылыгын айтты да, дагы бир киши бар экенин угузуп, анын жупунулугу...

Ушул сыйктуу сөздөр менен сүрөттөп келип, Хектин бөлөк окуяларга дагы катышканы жөнүндө сырын сөзмөрлүк менен ачып берди, бирок мунусу башка бактылуу маалдагыдай өтө күчтүү таасир калтыра алган жок. Анткени менен жесир аял таңгалганын өтө таасирдүү көргөзүп, Хекке аябай ыраазылык айттып мактагандыктан, Хек жаңы кийимден кысталып, чыдабай турганын унутуп да койду, анткени көпчүлүктүн көнүл буруп, даңазалаганына чыдоо өтө кыйын турға.

Жесир аял Хекти багып алгысы келгенин, анан керектүү акча табылганда, ага жеке бир иш баштаганга жардам берерин айтты. Мына ошондо Томдун да маалы келди. Ал минтти:

– Хек ага муктаж эмес. Хек өзү бай.

Адептүү жана маданияттуу меймандар бул жагымдуу тамашага жабыла күлгөн жок. Бирок жымжырттык бир аз ыңгайсыз боло түштү. Том тымтыстыкты бузду:

– Хектин акчасы бар. Балким, сiler ишенбейсисиң, бирок анын акчасы көп. Жок, күлбәй эле койгула, менимче, сilerге көрсөтүш керек окшойт. Анда кичине күтө тургула.

Том эшикке чуркап кетти. Меймандардын баары эмне кыларын билбей, бири-бирин аң-таң кала карашты, аナン тили буулган Хекке бурулду.

– Сид, Том эмне болуп атат? – деди Полли таеже. – Анын... анын эмне кылып жиберерин дагы билбейсисиң. Мен эч качан...

Ошондо оор капитарынын салмагына бели ийилип, Том кирип келди эле, Полли таеже кебин аягына чыгара албай калды.

Том жайнаган сары тыйындарды тасмалдын үстүнө төгүп жиберди да, аナン миннти:

– Мына, мен эмелес сilerге айттым беле? Мунун жарымысы Хектики, жарымысы болсо менини!

Бул көрүнүш баарынын демин чыгарбай селейтти. Баарынын көзү алайып, бири да ооз ачкан жок. Аナン бир добуштан муун түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Том бүт түшүндүрүп берерин айтты, аナン сөзүн баштады. Баян узун болчу, бирок кызыкка толо эле. Сөз агып жатканда, анын кызыгын бири да бузганга батына албай койду. Ал аяктагандан кийин, Жонс мырза сүйлөдү:

– Мен сilerге бир укмуш окуяны айтайын деп даярдап койдум эле, бирок эми аным эчтекеге жарабай калды окшойт. Бул окуя аны майда-барат кылып койду, моюнга алыш керек.

Акча саналды. Баарысы он эки миң доллардан кичине ашык болду. Арасында мындан да көп байлыгы бар кишилер отурганы менен, мынча үйүлгөн акчаны меймандардын бири дагы буга чейин көргөн эмес.

### 35. Байлыктын экинчи жагы

Окурман Том менен Хектин күтүүсүз келген байлыгы жарды, кичинекей Сент-Питерсбург шаарчасына аябай будун-чаң салганына канаттанса деле болот. Мындей чоң байлык, анын үстүнө накта акча тим эле ишенгис нерсе. Бул тууралуу кеп кылышты, көз артышты, суктанышты, көрө албагандардын кээ бирлеринин акылы ордунан жылып да кетти. Сент-Питерсбург менен коншулаш айылдарда «сыйынт» тамдар бүт антарылды, ар бир тактасы чыгарылып, пайдубалдарына чейин бузушту, ал эле эмес бекитилген акчаны издең, тамдардын алдындагы топурактар казылды. Муну кичине балдар эмес, кыялкечтиги деле жок, чоң кишилер жасашты. Том менен Хек каерге гана барбасын, аларды жакшы тосуп алышп, суктана карап, алардан көздөрүн албай тиктешчү. Балдар мурун алардын сөзү мынчалык баркка ээ болгонун эстей албай коюшту, азыр болсо, алардын ар бир айтканы бааланышп, кайталанышп турду, алардын ар бир кыймылы укмуш туюлчу болду, алар жөнөкөй нерселерди жасоо жана сүйлөө жөндөмүнөн ажырап калгансыды. Ал эле эмес, алардын өмүр баянын чукуп, мурун эле кайталангыс өзгөчө белгилери болгонун таап чыгышты. Шаарчадагы чакан гезит алардын өмүрү тууралуу макала жарыялады.

Жесир Дуглас Хектин акчасын алты пайыз үстөк берүүчү банкка салып койду, Полли таеженин суралычы менен Тетчер сот да Томдукун ошондой кылды. Ар бири

Эми тим эле жайнаган киреше ала турган болду – аптанын жөнөкөй күндөрү бир доллардан, жекшемби күндөрү болсо, жарым доллардан. Чиркөөнүн жетекчиси дагы ошондой киреше алышы керек эле, бирок ага болгону убада берилген, чын-чынында ал анча акча алчу эмес. Ал эми мурунку жөнөкөй заманда бир бүтүн жана чейрек долларга бала бир апта бою тамактанып, ижарага там алыш, окуп, кийинип, ошондой эле жуунуп дагы алмак.

Тетчер соттун Том Сойер тууралуу пикири эң жакшы болчу. Ал кызымды жөнөкөй бала үнкүрдөн эч качан алыш чыкмак эмес дечү.

Бекки атасы менен сырдашып, Том мектепте анын ордуна өзүн сабаттырганын айтып бергенде, сот аябай толкунданып кетти. Аナン ал Том ага болушуп, таяк жегенди өзүнө буруу үчүн ойлоп тапкан калпын айта баштаганда, сот жакшы сезим менен айтылган калптын асылдыгын, айкөлдүгүн, ыйыктыгын баса белгилеп, ал кичине бала жөнүндө Жорж Вашингтондун даңазалуу акыйкаты менен тең коюлуп, тарыхтын беттеринде аны менен кошо чыгарылыши керек деди. Бекки атасынын бүгүнкүдөй нары-бери басып, буту менен жерди тээп, ушуну айтканда эч качан мынчалык бийик, мынчалык жогору көрүнбөгөнүн ойлоду. Ал түз эле барып Томго бул жөнүндө айтып берди.

Тетчер сот Томдун бир кезде улуу мыйзамчы же улуу жоокер болгонун көрүүнү үмүт этчү. Ал Томду улуттук аскердик академияга өткөрүп, аナン өлкөдөгү мыкты укук мектебинде окутуп, аны ушул кесиптердин бирине, мүмкүн, экөөнө тен даярдайм дечү.

Хек Финндин байлыгы, аナン ал жесир Дугластын көз салуусунда болгону, аны коомчулукка аралаштырды, жөн эле эмес, болгондо да түрткүлөп киргизди, ошондуктан Хектин азаптары чыдагыс болуп баратты. Жесирдин үй кызматчылары аны кийиндирип, жуундуруп, бою-башын тарап жана сылап-сыйрап жүрүштү. Бир дагы же булганган жери жок, өтө таза шейшепке жаткырды, андай так болгондо, ал аны дос кылып, жүрөгүнө кысмак. Ал тамакты бычак жана айры менен жеш керек, майлык, чыны, табакчаларды колдонушу керек, китептен сабак окушу керек, чиркөөгө барышы керек.

Ал ушунчалык сылык сүйлөшү керек болгондуктан, оозундагы кеби даамсыз болуп баратты. Каякка бурулбасын маданият торлору менен кишендерине аны байлан, колу-бутун бууп турду. Ал ушундай азаптарга эрдик менен үч апта чыдады, аナン бир күнү качканга туура келди. Кайгыга баткан жесир аял кырк сөзиз саат бою аны ар жерден издеди. Элдин баары боору ачып кабатырланды. Алар өйдөдөн да, ылдыйдан да карады, денесин табабызбы деп, суудан да издеди. Үчүнчү күндүн таңында Том Сойер ақылга салып ойлоп, ээн калган күшкананын артындагы бош чапчактарды аралап жөнөдү да, алардын бириңен эл издеген качкынды тапты. Хек ал жакка түнөп жүрүптур, уурдалган майда-чуйда оокаттын калдыктарын эмелеп жеп, наныштө кылып, эми канжасын чегип, жыргап жаткан экен. Ал жуунган да, таранганды да эмес, баягы эле эркин жана жыргал кезиндеги эски, албыраган кийимин кийип алыштыр. Том аны сууруп чыгып, элдин баарын канчалык кабатыр кылганын айтып берип, кайра үйгө барыш керегин какшады. Хектин өңү кенебеген ыраазычылкытан ажырап, капалуу кайгыга батты. Ал минтип жиберди:

– Ал тууралуу айтпай эле кой, Том. Мен иттей тырыштым, бирок болбоду, эч болбой койду, Том. Бул мен үчүн эмес, мен буга көнгөн эмесмин. Жесир аял мага жакшылык кылды, досчулук кылды, бирок мен алардай жашай албайм. Күнүгө эртөн менен бир маалда тургузат, жуун дейт, өзү тарай баштайт, чачымы бүт жулуп кийондой болду. Отунканага жаткыrbайт, андан тышкary дагы жанагы шайтан алгыр кийимди кийиш керек, аны кийисем тим эле демигип кетем, же анысынан жел кирбейт. Кашайгыр кийими ушунчалык таза, аны кийисем, же жаталбайм, же отуралбайм, же

оонай албайм. Мен болсо ашканадан өмүрү чыгып көргөн эмесмин да! Аナン мен чиркөөгө дагы барып, көл-шал болуп тердешим керек, болгондо да көл-шал болуп. Ал эми даабатты мен жек көрөм! Аерде чымын кармаганга да болбайт, оозунду жап. Жекшембиде кечке чейин бут кийимици чечпей жүр. Жесир конгуроо менен тамактанат, конгуроо менен жатат, конгуроо менен турат – баары ушундай иреттелген, ага чыдабай кетесин!

– Ооба, баары эле ушинтип жүрөт, Хек!

– Том, мага баары бир. Мен баары эмесмин, мен ага чыдай албайм. Тим эле байлап койгонсүйм. Тамак да оңой келет – минтсе, жашоонун деле кызыкчылыгы кетип калат го. Мен балыкка барганга суранышым керек, сууга кириңүүгө суранышым керек, шайтан алгырдыкы, эмне болсо суранып турушум керек экен! Ал эми сыйлык сүйлөй бергенден мен жүдөп кетем, күнүгө тамдын башына чыгып, бакырып-өкүрүп алам, кичине оозума даам барсын деп. Жесир тамеки чектирбейт, кыйкыртпайт, эстетпайт, чирентпайт, тырмантпайт, элдин көзүнчө (анан аябай кыжыры менен сөгүнүп алды) ... анан, атаңын көрү десе, дайыма эле сыйына берет! Мен эч качан мындай катынды көргөн эмесмин! Качып кетүүгө туура келди. Башка арга жок эле. Аナン дагы жакында окуу башталат, ага барыш керек, мен ага чыдабай кеттим, Том. Укчу, Том, бай болом деп эле өлүп кетиш керек эмес да. Ал деген тырышып, жан талашып, көл-шал болуп тердеп, тытынып иштей бересин, бирок эчтекеге жетпесин дегенди билдирет. Азыр мага мына бул кийим жагат, бул чапчак жагат. Эми менин биерден кетким келбейт. Том, жанагы акча болбогондо, мен бул азаптарга кабылбайт элем, ошон учун менин үлүшүмү сен ал, мага болсо кээде он тыйындан берип тур, улам бере бербе, себеби мен аракет кылып таппасам, кызыгы кетип калат. Эми сен баргын дагы, жесирди эпте соороткун, мага таарынбасын.

– Жок, Хек, мен анте албайм. Анда жакшы иш болбай калат. Андан көрө, сен дагы бир аз чыдап, аракеттенип көрбөйсүңбү, ошондо сага жага баштайт.

– Жага баштайт имиш! Ооба, отура берсен, оттун чогу деле жага баштайт. Жок, Том, менин бай болгум келбейт, тигилер көнүп калган үп үйлөрүндө жашагым келбейт. Мен токойду, суунун боюн, чапчакты жакшы көрөм, мен ушуерге калам. Өлүп кетсин баары! Карасаң, биз жаңы эле мылтык, үңқүр, каракчылыкка бүт ээ болгондо, тиги кашайгырдыкы жолдон чыга калып, бүт бузду да!

Том ыңгайлуу учур келгенин түшүндү:

– Бери кара, Хек, бай болуу мен учун каракчылыкка жол тоспойт.

– Йа! Кашайгырдыкы, сен чындалп айтыв атасыңбы, Том!

– Мен алдында кандай отурган болсом, дал ошондой чын. Бирок, Хек, өзүн билесин го, жакшы кийинбесен, биз сени шайкабызга кошпойбуз.

Хектин өңү өчө түштү.

– Кошпойсуңарбы, Том? Силер мени каракчылыкка кошподуңар беле?

– Ооба, бирок ал башка болчу да. Шайка каракчылардан канча бийик турат дайсин, дайыма ошондой. Көпчүлүк өлкөдө алар ак сөөктөрдөн болот – бектер жана башкалар.

– Том, сен мурдатан эле мени менен дос эмес белен. Сен эми мени кабыл албай коёсунбу? Сен анте албайсын, Том, чынбы?

– Хек, мен антпейт элем, бирок аргасызмын, эл эмне дейт? «И-и, карасаң, Том Сойердин шайкасында жалаң эле албырагандар экен дебейби». Алар сени айтат, Хек. Сен андай болбошуң керек, мен да андай болбайм.

Хек көпкө унчукпай, ичинен бушайман болду. Акырында ал минтти:

– Мейли, мен кайра жесирдикине бир айга барып турайын, чыдайын. Анан карап көрөйүн, мұмкүн, көнүп кетермин, эгер сiler мени шайкага кошсоңор, Том.

– Жакшы болот, Хек, сүйлөштүк! Жүр, досум, мен жесирден сени жайына кой бир аз деп суранайын.

– Ошентчи, Том, ошентесинби? Эң жакшы! Эгерде ал мага обу жок жабыша берсе, мен уурданып тамеки тарта берем, сөгүнө да берем. Сен качан шайканы чогултуп, каракчылыкка чыгасың?

– Жакында. Мұмкүн, бүгүн эле кечинде чогулуп, кабыл ала баштайбыз.

– Эмне кылабыз дейсиң?

– Кабыл алабыз.

– Аның әмне дегениң?

– Ал деген биз бири-бирибизге жардам беребиз, кескилеп сойсо да, шайкабыздын сырын эч кимге айтпайбыз, эгер шайкабыздан бирөөгө кимдир-бирөө тиисе, аны, аның үй-бүлөсүн бүт тыйпыл кылабыз деп ант беребиз.

– Мына жыргал! Укмуш турбайбы, Том, айтып коёюн!

– Ананчы! Ант берүү да түн ортосунда, ээн, коркунучтуу жерде өтөт. Буга тиги сыйынт үй жакшы эле, бирок аны азыр таптакыр казгылап салышыптыр.

– Ооба, кандай болсо да, түн ортосу жакшы, Том!

– Жакшы болбой анан! Дагы сiler антты табыттын башында туруп берип, каныңар менен кол коёсуңар.

– Эми, мына, күп окшошту! Бу каракчы болгондон да өлө жакшы экен! өлөр-өлгөнүмчө жесирдикинде турам, Том. Анан мен чыныгы, накта каракчы болсом, анан бардыгы мен жөнүндө кеп кылса, ишенип турам, ал мени багып алганына өтө ыраазы болот!

## *Kорутунду*

*Бул окуя ушинтип бутөт. Бул бир баланын баяны болгондуктан, ал ушул жерден токтошу керек. Эгер ал улана берсе, анда чоң кишинин баяны болуп калат. Чоң киши тууралуу баян жазғанда, чекит кайсы жерге коюлары алдын-ала белгилүү, ал үйлөнүү тоюна жеткенде коюлат. Ал эми балдар тууралуу жазғанда, чекитти ыңгайы келген жерден коё берсе болот.*

*Бул китеттин кейипкерлеринин көпчулугу азыр деле бар, бардар жсана бактылуу жасашат. Балким, өз учурунда кенже кейипкерлердин кийинки тағдырына кайрылып, алардын кандай адам болгонун байкайбыз, ошондуктан алардын азыркы турмуши тууралуу көп сөз кылыштын кереги жок.*

**1876-жыл.**